

365 КУН ЖОМОҚ



УДК 821.51-93

ББК 83.8

Y-99

Редакторлор: Сабыр Иптаров, Батма Абдухамирова

Дизайнер: Абийбила Абдукаrimov

Которгон жана түзгөндөр: Асылбек Жоодонбеков, Роза Абдыкулова

2-басылышы 2014-жылы чыккан.

Y-99

**365 Күн жомок. / Которгон жана тұз.: А. Жоодонбеков,
Р. Абдыкулова. Онд. 3 бас -Б.: 2015. -472 б.**

ISBN 978-9967-27-696-3

Жыйнакка күн сайын бала-бакыраныздар менен бапырап олтуруп, аларға окуп берип, баарлашууга арналған 365 жомок камтылды. Анда кыргыз эл жомоктору менен бирге эле англіс, түрк, орус тилдеринде басылып чыккан жомоктор да которулуп, топтолду. Андан тышкary учурдагы балдардың дүйнө таанымына ылайык интернет булактарынан алынған жомоктор да киргизилди.

Жомоктор ата-энелерге, бала бакчалардын, балдар үйлөрүнүн тарбиячыларына, башталғыч класстардын мугалимдерине, жалпы эле таалим-тарбия жагында иштеген адистердин көнери чөйрөсүнө арналат.

Y 4803300100-15

УДК 821.51-93

ISBN 978-9967-27-696-3

ББК 83.8

Которгон жана түзгөндөр:

© Асылбек Жоодонбеков,

Роза Абдыкулова.

2015

Түзүүчүлөрдөн

Урматтуу ата-энелер, тарбиячылар, бобөктөр!

Сиздерге күн сайын бала-бакыраныздар менен бапырап олтуруп, аларга окуп берип, баарлашууга арналган жомоктор сунуш кылынат. Алар бардыгы 365 жомоктуу камтыйт.

Жыйнакка кыргыз эл жомоктору менен биргэ эле английс, түрк, орус тилдеринде басылып чыккан жомоктор да которулуп, топтолду. Анын көпчүлүгүн Эрдал Демиркыран тарабынан түрк тилинде даярдалган “Ар күнгө бир жомок” (Her Güne Bir Masal) аттуу китептеги жомоктор түзөт. Андан тышкary учурдагы балдардын дүйнө таанымына ылайык интернет булактарынан алынган жомоктор да киргизилди. Алардын айрымдары түстүү сүрөттөр менен коштолгон.

Жомоктордо дүйнөдөгү ар кандай улуттардын кулк-мүнөзү, тарыхы, маданияты, жер жана адам аттары сыйктуу маалыматтар кездешет. Ошону менен катар балдар жаныбарлар, жаратылыш, адамдын табияты тууралуу маалыматтарга да ээ болот.

Жомоктордун дагы бир өзгөчөлүгү ар бири бир беттен ашпаган, кыскалыгында. Жомоктор 1-январдан баштап 31-декабрга чейин уланат. Демек, күн сайын балдар менен чогуу 365 жомоктуу жыл ичинде окуп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.

Муну менен биргэ балаңыздын китең окуу маданиятын калыптандырып, анын китеңке болгон кызыгуусун арттыра аласыз. Балдардын китең окуу көндүмү системага салынат. Жомоктуу окуу менен гана чектелбестен, андагы кызыктуу окуяларды балдар менен чогуу талкуулайсыз. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша, алдын ала окуп, жеткиликтүү тил менен айттын берсениз да болот.

Ата-энелерден тышкary жомокторду тарбиячылар бала бакчаларда, балдар үйлөрүндө атайын окуу саатын уюштуруп, окуп берүүгө ынгайлуу. Педагогдор башталгыч класстардын окуучулары учун адеп, адабий окуу, мекен таануу сабактарында аларды кошумча окуу материалы катары колдонсо да болот.

Жомок жолу бүтпөсүн

Адатта, «жомок» деген сөзү эшиткенде, көз алдыга бала кезибизде чон ата-чоң энелерибиз, ата-апаларыбыз, ага-эжелерибиз жөн гана зоок үчүн эмес, атайын дайынданып, дымактанып, дилгирленип айтып берчү, чыныгы турмуш-тагыдай, бирок кандайдыр бир кереметтүү кубулуштар, укмуштуу окуялар, касиеттүү каармандар менен коштолгон, сөзсүз ак менен кара, акыйкат менен жалган, жакшылык менен жамандык күрешүп, акыры ар убак адилеттик жеңип чыккан таасирдүү, тарбиялык баяндар тартылат.

Ал эми абалкы замандарда «жомок» десе кыргыз баласынын эсine дароо «Манас» жомогу, аны айткан улуу жомокчулардын бейнеси келчү. Анткени, «Байыркынын жомогу, баштаса келер оролу, эзелкинин жомогу, эстебесек болобу» деп элибизде «жомок» - Айкөл Манас тууралуу албан баянды, эскирбес эл тарыхы тууралуу дастанды туюнтуп, касиеттүү адамдар аркылуу аздектелип айтылып, муундан муунга мурасталып берилүүчү салттуу маданияттын өрнөгүн билдириген.

Салттуу элдик маданияттын айдынынан карасак, «жомок» түшүнүгү эки мааниде туюмдалган: жомок жана жөө жомок. «Манаста» жомок мындай чечмеленет: «Мунун жармы төгүн, жармы чын, жанында турган киши жок. Көбү төгүн, көбү чын, көрүп келген киши жок». Демек, жомок - элдин билген-билбegen, көргөн-көрбөгөн, түшүнгөн-түшүнбөгөн туюм-сезиминин синтезинен жаралган, турмуштук окуяларга, туу туткан каармандарга байланган, элдик улуу идеялар менен унтуулгус эрдик идеалдарды даңазалаган көнө, көркөм дөөлөттөр болгон. Жомоктун анча өнүкпөгөн түрүн «жамак» дешкен.

Ошондой эле жомоктун прозалык, б.а. учпаган, шашпаган түрү да бар. Ал – жөө жомок. Адатта, ал: «Илгері - илгері...» же «Бар экен, жок экен...» деп «парадоксалдуу» башталып келип, ырааттуу, жай, логикалуу өнүгүп олтурат. Эмне үчүн жөө жомоктор дайыма ушул сөздөр менен башталат? Себеби, бул түшүнүктөрдүн мааниси абсолюттуу биримдикти туюнтуп турат: «илгері» деген сөз бир эле учурда эки маанини: откөндү жана келечекти билдирисе, «бар-жок» - кош маанидеги бир бүтүн акыйкәтты сыппаттайт. Себеби, жомокто айтылган маалымат кечээки эле күнгө тийиштүү эмес, ал келечекте да кездешүүчү нерсе. Ошон үчүн «бүгүн көргөн эртен жок, ушундай тура дүйнө бок» делет.

Ушундан улам «жомок» түшүнүгүнө берилип жүргөн «чындыкка негизделбegen, ойдон чыгарылган, апыртмалуу элдик оозеки чыгарма, фольклордук ча-



кан жанр» деген аныктама бери болгондо бир жактуу. Бул кыргыз элинин дүйнө таанымындагы «жомок» дүйнөсүнүн армын да, алкагын да, маңызын да, таризин да туура туюнта албайт. Элибиздин кээ бир «кенедей», «кенже» деп аталып жүргөн дастандары айрым элдердин «дөөдөй» деген дөөлөттерүнөн қоломдуду болушу, баарыдан мурда, алардын «конул ачуу» учун гана айтылбаганын айныксызы далилдеп турбайбы.

Биз да бутгун өз балдарыбыз, өз урпагыбыз үчүн жомокчу болуубуз, аларды жомок дүйнөсү аркылуу адам кылып өстүрүү аракетин көрүүбүз зарыл болуп турат. Бекеринен улуу адамдардын бардыгы бир ооздон өз чыгармачылыгынын башатын бала кезиндеги жомокторго, алардан алган таасирлерге байланыштырышпаса керек. Жомокто баяндалган окуялар аркылуу ар бир адам ар нерсеге карата мамилесин өзу аныктап, алардан өзүнө керектүү тыянакты өзү чыгарып, өзү өрнөк алат. Өзүн адам кылып тарбиялоого өзү нук табат.

Ч.Айтматов «Ак кеме» повестин адегендө «Жомоктон кийин» деп атаган. Ал минтип башталат: «Бу баланын эки жомогу боло турган. Бири - жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда». Откөндү сактоо – аны кайталап, көччүрмөсүн көбөйтүү эмес. Сактоо – салттуу үлгүдө жаңыны жаратуу. Жомок бир сөзүн калтырбай жаттап айтууга көчкөндө очёт. Сактап турруунун кубаты – жаратып туррууда! Жараткан ошол касиети менен улуу. Адамзат урпак жаратуу менен гана өзүн сактап кала алат. Жомок да жаратып, жаңыртып, жардан турушу менен түбөлүк.

Жомок наристенин жан дүйнөсүнө эненин сүтү менен кириши керек. Ошондо гана ал соөө менен чыгат. Жомоктун таалими үй-бүлөлүк тарбияда да, билим берүү системасында да, турмуштун өзүндө да бекем карманган турмуштук туу эрежебиз болушу шарт. Бул китең ата-энелердин, чондордун өздөрү гана эргип окуган чыгармасы эмес, баласы, небереси колунан түшүрбөй, асыл буюму катары аздектеп урунган, андагы каармандар эчен жыл эсте сакталып, узак жылдар турмушту коштол, ақыл-көнеш берген, күттүү үй-бүлөнүн куунак турмушун дәнәкерлөгөн татына таберик, таалимдүү көркөм мүлк болсун дейли. Эмессе, жомок жолу бүтпөсүн...

C.Иппаров,
эл таануучу



Январь



Январь

- 1-январь. Акылдуу бала. Кыргыз жомогу.
- 2-январь. Алा чымчыктың жыл сүрүүсү. Италия жомогу.
- 3-январь. Жакшылык жомогу. Поляк жомогу.
- 4-январь. Зебранын териси эмнеге ала тилке? Африка жомогу.
- 5-январь. Сылан короз менен түлкү. Орус жомогу.
- 6-январь. Столдун жомогу. Венгр жомогу.
- 7-январь. Похон жана сыйкырдуу шуру. Румын жомогу.
- 8-январь. Карга менен түлкү. Француз жомогу.
- 9-январь. Ач көз карышкыр менен илегилек. Грек жомогу.
- 10-январь. Пилдин көжир баласы. Африка жомогу.
- 11-январь. Калпычы мышык. Индус жомогу.
- 12-январь. Ишке ашкан үч тилек. Грек жомогу.
- 13-январь. Эмне үчүн көйнөр жазында ак, кышында боз тон кийишет? Монгол жомогу.
- 14-январь. Билерман күш. Француз жомогу.
- 15-январь. Бүркүт менен түлкү. Кыргыз жомогу.
- 16-январь. Баарын жеген жырткыч карышкыр. Норвегия жомогу.
- 17-январь. Жалган жомок. Немец жомогу.
- 18-январь. Желдеткич. Япон жомогу.
- 19-январь. Өзүнө суктантан кийик. Француз жомогу.
- 20-январь. Алтын кесинди. Белорус жомогу.
- 21-январь. Хан каалаган бакалар. Италия жомогу.
- 22-январь. Таканын мыгы. Немец жомогу.
- 23-январь. Таш палоо. Норвегия жомогу.
- 24-январь. Дениздин көздөрү. Венгр жомогу.
- 25-январь. Короз менен түлкү. Орус жомогу.
- 26-январь. Кичинекей чычкандын саякты. Аляска жомогу.
- 27-январь. Салмагы күмүш менен бааланган кара буудай. Литва жомогу.
- 28-январь. Карыган карышкыр. Чех жомогу.
- 29-январь. Түлкүнүн күйругунун учу эмне үчүн ак түстө? Норвегия жомогу.
- 30-январь. Чөө менен кирпи. Африка жомогу.
- 31-январь. Чомотой саятчы. Кыргыз жомогу.



1-январь



Ақылдуу бала

Кыргыз жомогү

Илгери-илгери өткөн заманда бир шаарда өзгөчө ақылдуу, баамчыл бала болгон экен. Ал бала ақылдуу болуп, ар дайым ойлонуп иш кылган, көргөн билгендерин терең андаган, зээндүү бала эле.

Бир жолу башка жактан келген бир кишиге жолугат. Ал киши көптөн бери төөсүн таптай, көп жол жүрүп келе жаткан болот. Жок дегенде ушул бала көрдү бекен? -деп баладан төөнүн эсси сурайт.

– Балам, көптөн бери бир төөмдү жоготуп издең жүрөм. Силер жактан өтүп калса, көрүп калган жерин жокпу? -деп сөз баштгайт.

– Ал төөнүздүн арткы буттарынын бири аксак эмес беле?

– Ооба, ооба дал ошондой. Төөмдүн арткы бир буту ооручу эле.

– Төөдө куржунга салынган буудай жок беле?

– Ооба, ошондой, бар болчу. Төөнүн куржунунда буудай бар болчу. Ошону менен кошо жоготкон элем.

– Төөнүн өнү ак беле?

– Ооба, өнү ак болчу. Демек, балам, сен менин төөмдү көргөн турбайсыңбы.

– Жок, байке, мен сиздин төөнүздү көргөн жерим жок.

Баланын бул жообуна таң калган киши андан кайра сурайт.

– Балам, сен менин төөмдү көрбөсөн, анан төөнүн аксак экенин, куржунунда буудай бар экенин, төөнүн өнүн кайдан билесиң?

Ошондо бала мындай деп жооп берген экен:

– Мен сиздин төөнүздү көргөн жокмун. Мен кайсы бир төөнүн жалгыз келип жыгачка кашынып, сүйкөнгөнүн анын изинен көрдүм. Ал жердеги изди карасам, төөнүн изи экен. Төөнүн бир буту жерге тийбептири. Төө аксан баскан экен. Төө кашынган жerde бир аз буудай төгүлүптур. Андагы куржун жыгачка илинип тешилген экен. Анан ал төө сүйкөнгөн жыгачта төөнүн жүндерү турат. Анын өнү ағыш экен. Төөнүн баскан изине көңүл бурсак, ал батыш тараапка бағыт алыштыр, -деген экен.

Кичинекей баланын мындай ақылына, анын баамчылдыгына баа берип, киши аябай таң калып, ыраазы болгон экен.





2-январь



Ала чымчыктын жыл сүрүүсү

Италия жомогу

Aла чымчыктын балапаны өз алдынча уядан учуп чыккандай жетиле элек эле. Дарактан даракка, үйлердүн чатырына улам учуп-конуп, сайрандан жүрдү. Кеч киргендө дарактын көндөйүн таап жайгашты да, канаттарын алдыша жайып эс алды.

Убакыт отүп, айланага суук түшкөн мезгилде балапан чабалекейдин уясын таап алды. Уя жумшак түктөр төшөлүп, абдан ынгайлуу жасалган экен. Бир күнү ошол уяда уктап жатса, түн бир оокумда үндөр чыга баштады. Уя тарантагы терезеден жарык жанып, шатыра шатман үндөр угулду. Аны укканды балапан аябай коркуп кетти. Уядан чыга калып, дарактын бутагына конуп терезеден эмне болуп жатканын байкагысы келди. Караса бөлмөнүн төбөсүнө чейин жеткен абдан кооз арча турган экен. Арчанын астында түркүн-түркүн оюнчуктар жана баштыктар бар эле. Балдар арчанын айланасында чуркап ойноп жүрүшүптүр.

Балапан адамдардын түн бир оокумда уктабастан, шаан-шөкөт кылып жатканын түшүнө албады. Анткени ал откөн жазда эле жумурткадан чыккандыктан, адамдардын каада-салттарын, майрамдарын билчү эмес.

Бир маалда адамдар жарыкты өчүрүп уктагандан кийин гана балапан кайрадан уйкуга кирди. Таңга маал күндүн жарыгынан улам чочуп ойгонду. Чабалекейлердин сайраганы тим эле кулакты жарчудай. Балапан аларга ачууланып минтти:

– Эмне кыйкырып жатасына! Түнүчүндө адамдардын ызы-чусу басылбайт, эми силердикى өттү! Эмне болуп жатат деги? -деп кыйкырды.

– Бүгүн жаңы жылдын биринчи күнү. Бул күнү биз дагы адамдар сыйктуу эле кубанабыз.

– Эмне үчүн?

– Ээ, балапан! Сенин кабарың жок тура. Бүгүн 1-январь. Жылдын биринчи күнү. Эми күн узарып, ақырындан жаз келет.

– Январь? Ал эмнеси. Жыл сүрүү деген эмне?



– Түшүнүктүү, сен эч нерсе билбейт турбайсыңбы! Жакында эле жумурткадан чыксаң керек. Жыл сүрүү - бул жылдык санак. Бир жыл бир нече айдан турат. Анын биринчи айы - январь. Ал - күштүн түмшүгү. Артынан он ай, башкача айтканда, күштүн мүчөсү сымал. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Эн акыркысы - декабрь. Январь күштүн түмшүгү болсо, декабрь күштүн күйругу сымал. Түшүндүнбү?

– Жок. Чынын айтсам күйрук, түмшүк жана мүчө деген сездер гана эсимде калды. Калгандары мен үчүн татаал экен.

– Мени кара! - деди картас күш. Сен бир аз токойдо, талааларда учуп тажрыбы топто. Ай бүткөн кезде кел. Мен да ушул үйде жашайм. Ошондо мен сага кийинки ай тууралуу маалымат берем, - деди.

– Макул! -деген бойдон балапан бул дүйнөнү таанып-билиүү үчүн жолго чыкты.



3-январь



Жакшылык жомогу

Поляк жомогу

Kаф тоосунун ары жагындагы жомоктор дүйнөсүндө бийкечтин бир баласы болуптур. Бир күнү периштөлөр ал баланын жанына топтолушат. Бийкеч перилерден минтип өтүнет:

– Бул балага эн кымбат жана пайдалуу нерселерди белек кылгылачы? Аны уккан биринчи периште:

– Мен сага көргөн адам суктана турган сулуулукту берем! -дейт. Анда экинчи периште:

– Сага көк түстүү көз берем, сен караган ар бир нерсенди түшүнөсүң, а сени тиктегендин башы айланат, -дейт.

Үчүнчү периште болсо:

– Шынга бойлдуу болосун, эч кимдин бою сеникиндей болбойт. Сага караган суктантат, -деп айтат.

Төртүнчү периште эңкейип:

– Бай болосун, жашоодон эч кыйналбай жашайсың, мен сага байлык берем! – деп шыбырайт.

Бийкеч бир саамга ойлонуп: “сулуулук убактылуу нерсе, келет кетет. Шамал



эн сууу дарак пальманы заматта айласын кетирип уйпалайт. Бай болсоң байлыгыңды элге таратылган соң эч ким аны сүйбөйт. Таратса, өзү жакырланат. Демек, сilerдин бобөккө берген белектериң утурумдук эле болуп калды”, -дейт.

Периштeler башка эмне берсек болот деп бир саамга ойлоно калышат.

-Мен ага жакшылыкты, бакубатчылыкты каалайм. Күндүн жарык, жылуулук берген жакшылыгын берем. Жүрөктөн чыккан жакшылык да күндүкүндөй адамга жашоо тартуулайт. Жакшылыгы болбогон байлыктын өзүмчүлдүктөн айырмасы жок. Жакшылыгы болбогон сүйүү адамды басыннат. Сiler берген белектер утурумдук, ал эми жакшылык болсо өмүр бою калат. Түбү жок күдүк сымал. Канча суу алсан, ошончо дагы көп суу чыгат.

Андан соң бийкеч бобөккө ийилип:

- Жүрөгүн жылуу, мээримдүү болсун, бөбөк! -деген экен.



4-январь



Зебранын териси эмнеге ала тилке?

Африка жомогу

Токойдун жапайы эшектери арстан үчүн эн даамдуу тамак болгондуктан, алар арстандан балдарын коргоочу экен. Бирок бардык айбанаттардын балдары сымал жапайы эшектердин такайлары да үйүрден алыстап ойнап кетишчүү.

Бир күнү такай үйүрден алыстап кетип, жалгыз калганын байкайт. Өтө эле алыстап, тааныбаган жерлерге чейин кетип калыптыр. Аナン ал ыйлай баштайт, бирок чара жок. Кайра кантип жол таап кетээрин билбейт. Капсынан ага чоң бир жаныбар жакынрайт. Алгач такай сары жалдуу, узун күйруктуу жаныбар жардам берет деп үмүттөнөт. Ал жакындаған сайын апасы айткан “абайла” деген жаныбарга етө түспөлдөш экенин сезет.

Жан соогалап токойду көздөй качат, артынан арстан кууп жөнөйт. Такай калып отуруп, өзү бата ала турган жерге кире качат. Арстан ал жерге батпай коёт. Ошентип кечке ошол жerde асылып калган такай тилке-тилке болуп күнгө күйүп калат.

Ошондон бери такай кичинекей зебрага айланып, андан тарагандардын териси ала тилке болуп калыптыр.





5-январь



Сылан короз менен тұлқу

Орус жомогу

Tұлқу үч күндөн бери жәрге тамак таппай шимшип жүрет. Кекиртегинен бир тилим да тамак өтө злек. Башы айланып, тенселип баратса, мандайынан бир короз чыга калат. Сүйүңғонун тулкусу чынала түшөт. Элтеп бир жолун таап, аны качыrbай карман жейин дегендө эки көзү торт. “Эгер ал баамдан калса качат, бийик бир жерге түнөп алса, мен ага жетпей калам да, олжомду жотуп дагы ачка калам”, - деп ойлон коркups кетет. Аナン ал корозду азыр зле көрө калғандай тиктеп:

– Саламатсыңбы, короз! Сени бир жерден көргөндөй болуп турал. Экөөбүз бир жерден кездешкен жок белек? - деп суроо салат. Кайра сезүн улап:

– Эстедим, сенин атан менин досум болчу. Бул аймактың эң таанымал корозу зле. Ал кыйкырганда коншу айылдын короздоруна чейин угулуп турчу. Сен да атаңдай моюну улун короз экенсин, жакшы кыйкырсан керек. Мен ыргакка, музыкага абдан жакынмын. Мага бир ыр ырдал бере аласыңбы? -дейт.

Короз болсо тұлқунұн мактоосуна алданып, канаттарын ачып жаап, башын кой-көндөтүп, онго-солго бурулуп, өзүн көрсөткөнгө аракет жасайды да, моюнун созуп, кыйкыра баштайды. Берилип кыйкырып жатып, көздөрүн жуумп алат. Дал ушул абалды күтүп жаткан тұлқу корозду кекиртектен алат. Аны тиштеген бойдон качып жонойт.

Талаада иштеп жаткан айылдықтар тұлқуну көрүп, колдоруна союл алдып, артынан кубалайт.

– Биздин корозду ташта! - деп кыйкырышып артынан сая түшүшөт.

Качып бараткан тұлқүгө короз:

– Тұлқұ досум! Биздин айылдын адамдары аябай бат чуркашат. Алар сага бат зле жетип, сени олтүрүп коюшат. Мен да ортодо жаман абалда калам. Таяк жеп сени менен кошо олғонден корө сага жем болгонум артык. Эң жакшысы, сен аларға бул силердин корозунар эмес, менин корозум! - деп кыйкыр. Балким ошондо алар сени кубалаганын токтотушат, -дейт.

Тұлқу буга макул болот да минтип кыйкыра баштайды:

– Бул силердикі эмес, менин корозум! Дал ошол убакта короз анын оозунан бошонуп, дарактын шагына секирип. Ушинтип короз өзүн куткарат. Ал эми тұлқұ болсо айылдықтардын колунан күттүлдүбү, жокпу, бүтүнкү күнгө чейин белгисиз.



❀❀❀
6-январь
❀❀❀

Столдун жомогу

Венгр жомогу

Кыш жакындаң калгандыктан, күштар токойду үбактылуу калтырышып, жылуу жактарга бет алышты. Суук шамал канатсыз болгонуна карабай дарактардын арасына кирип, ары-бери чимирилип жатты. Айрым күштар алыска кете албагандыктан шаарга түшүштү. Дарактар да титиреп үшүтөнүң карабастан, үмүттөрү үзүлө элек эле. Анткени каардуу кыштын артынан жаздын келерин, алар кайра бучүр байларын, күштар кайра учуп келип, бул жерлерге уя саларын билишчү. Эмен дарагы гана кала, себеби жанындағы соң эмен дарагын кыйып алып кетишти. Буга чейин бул жерден кыйылган меше дарагынан такыр кабар жок.

Кыш өтүп, жаз да жаркырап келди. Конулу жайдары ала чымчык эмендин бутагына келип конду. Сени кубандырайын,- деп келдим, сенин аган бардар бир үйдө шкаф болуптур. Бутактары, жалбырактары калбаптыр, бирок мен аны дароо тааныдым. Сага салам жолдоду.

Кичинекей эмендин айланасында күштар сайрап жаткан. Бирок ал агасын аябай сагынган эле. Агасының жанында стол болуп, аны менен чогуу болууну самады.

Бир күнү усталар келип, кичинекей эмendi үйүнө алып кетишти да, стол жасап коюшту. Бир бөлмөдө агасы менен бирге турганына аябай сүйүндү.



7-январь



Похон жана сыйкырдуу шуру

Румын жомогу

Бир кыштакта жашаган жакыр адамдын Похон деген баласы бар экен. Ал күндөрдүн бириnde акча табуу үчүн шаарга жөнедү. Курулуш иштеринде иштеп, акча таап, ал акчасына бир жылан, бир мышык жана бир ит сатып алды.

Похондун сүйүктүү айбанаттары абдан тез чоноюшту. Бир күнү жылан:

— Мен жыландардын падышасынын баласымын. Мени атамдын сарайына алып барсан, сага атам көп белек тартуулайт, -дейт.

Алар тоо-талаалардан өтүп барып, жыландар өлкөсүнө барышат. Караолчу жыландар Похонду токтоткондо, жыландын баласы ал-жайды түшүндүрөт.

Жыландардын падышасы болсо эчак өлдү деген баласын көрүп, сүйүнүп кырк күн той берет. Кыркынчы күнү Похонду чакыртып:

— Сага сыйкырдуу шуру берейин. Муну эртөн менен он колуна, күндүз тилиңдин астына, кеч киргендө сол колуна кармасаң, бүт тилегин ишке ашат, -дейт.

Үйүнө кайткан сон, шурунун жардамы менен өзү жашаган аймактын сулуу бийкечине үйлөнөт. Атайын сарай салдырып жашап калат. Күндөрдүн бириnde бийкечтин бир жоокери Похондун байышында шурунун ролу бар экенин билип, аны уурдан алат. Ошентип Похон болгон байлыгынан кол жууйт.

Аябай жакырданган Похон көчөдө жатып күн көрүп жүрүп, ити, мышыгы менен бир шаарга туш келет. Шаардагы сарайдын ичинде тепкичте отурган эки адамды көрөт. Алар баягы өзүнүн аялы, экинчиси болсо шуруну уурдан алган жоокер болот. Алар колдорундагы сыйкырдуу шуру менен ойноп отурушуптур. Бир кезде Похондун ити аларга үрүп асыла баштайт. Коркуп кеткен аял менен жоокердин колдорунан шуру ыргып кетет. Мышык шуруну илип алып Похонго берет.

Похон шурунун касиети менен кыштактан үй сатып алып, бир кедейдин кызына үйлонот. Жер айдан, дыйканчылык кылыш күн көрөт. Шуруну болсо деңизге ыргытып жиберип, жыргап-куунап жашап калат.





8-январь



Карга менен тұлқу

Француз жомогу

Карга бир жерден быштак таап, даракта конуп алып, жегенге даярданып жаткан кезде, дарактын астынан анка тұлқу етүп бараткан болот. Быштактын жытын сезген тұлқу дарактын башын караса карға отурат:

– Саламатсызбы! карга, кийиминиз сонун жарашиптыр, -дейт. Карга болсо “амалкой тұлқу сүйлөй бер, сенин максатын эштеп менин быштагымды жеш” деп ичинен сүйленоп, үн кептайды.

Карға даракта тұнөп калса да, тұлқу сөзүн токтотпой уланта бериптири.

– Оо, карга, сиздин кийиминиз зе эмес, солекетүнүз да асмандын падышасы болғон бүркүттүкүнөн жарашиктуу жана сүрдүү. Сизди карап алып, түрү суук бүркүттүн әмнеге асмандын падышасы болуп калғанына түк түшүнбейм.

Карға бүркүттү корө алчу эмес. Ага тұлқунүн сөзү майдай жага түштү. Колундагы быштагын алдырып ийгендөн коркups, тұлқуге жооп бере албады. Бирок аны мактаган сайын жибип баратты.

Анда тұлқу:

– Карға ага, сиздин тулқунузга топ келген үнүнүз да мени суктандырат. Бул жакка келатын, қоңғогөн күштардын, аттүгүл булбулдун үнүн да угуп көрдүм. Анын үнү сиздин үнүнүздүн жанында шоона эшпейт, -дейт.

Үнү менен өзүн абдан жактырган карға анда да жооп кайтара албады.

Тұлқу эми өзү менен сүйлөшүп жатқандай түр көрсөттү. Мен булбулдун да, тоту күштүн да үнүн уктум, эми карға ағамдын үнүн уксам, башкалардықына салыштырып, анын үнүнүн канчалық мүкамдуу экенин байқайт злем.

Карғанын ичи тар зле. Ал тәсірим берген үнүн да башкаларга угузгусу келбейт экен.

Ошол маалда карға чыдабай кетип, оозун чоң ачып “каак”, “каак”, “каак” деп күйкырып жиберди зле, оозундагы быштак ыргып кетти. Ошону зле күтүп турған тұлқу моюнун созуп, илип алды да:

– Эх, өзүн ашықта сүйгөн келесоо карға! Күштардын үнүнүн жанында сенин үнүн айкырган эшкелинидей зле. Бирок сендей өзүн сүйгөн жана мактаганды жакши корғондор болбосо, биз кантит жашайт злек, -деп быштакты тищеп алып жолуна түштү. Карға уялғанынан жердин астына кире қаңты.



9-январь



Ач көз карышкыр менен илегилек

Грек жомогу

Байыртадан эле карышкыр эң ач көз айбанаттардан. Көргөн нерсенин баарын жакшы-жаман дебей жеп-жутат. Алдынан чыккан жандыты жөн көб бербеген жырткыч.

Күндөрдүн биринде ошол ач көз карышкырдын карды ачып, соргоктугу карман өлүп кала жаздайт. Картан койду сукулдан жеп жатып сөөгү тамагына тыгылып калат. Көзүнөн жаш куюлуп, жаны көзүнө көрүнүп, канчалык жан талашса да, сөөкту чыгара албайт. Убакыт өткөн сайын тамагына теренирээк тыгылып, аябай оорутат. Айласы кетет. Бир маалда ал батқакта бака издең жүргөн илегилекке көзү түштө.

– Илегилек, мен сени жакшы көрөм! Мага сенден башка эч ким жардам бере албайт. Оор абалдамын, өлөйүн деп калдым. Менин тамагымдагы сөөкту узун түмшүгүң менен алыш чыксан, сага абдан ыраазы болор элем.

– Андай болсо ач оозунду! -дейт илегилек.

– Аа, -деп карышкыр оозун ачып берет. Илегилек түмшүгү менен кекиrtleкке батып калган ичке сөөкту издей баштайт. Акыры аны табат да, түмшүгү менен илип чыгарат.

Карышкырдын жаны жай алыш, терен дем алат. Тескери бурулат да, илегилекти карап койбостон басып кетет.

– Эй! -деп илегилек артынан кыйкырат. Эмне сөзүнө турбайсын же сен ыраазылыкты ушинтип билдиресици? Мен сени бир өлүмдөн куткарсам, ырахматыңды да айтпастан кетип баратканың эмне!

– Акылсыз, илегилек десе! Сен азуулуу карышкырдын оозуна башыңды салдын. Андан башыңды аман сактап калдың. Ошондөн өткөн ыраазычылык болобу?

Аны укканды карышкырдын артынан караган бойдон оозун ачып калат да:

– Эх! Жашоо кандай кызык. Карышкырга жакшылык кылам деп жатып, озүм жем болуп кала жаздапмын да. Бирок баары бир жолдуу экенмин, -деп үшкүрүнүп отуруп калат.



•••
10-январь
•••

Пилдин көжир баласы

Африка жомогу

Aфриканын батышындагы аймакта бир пилдин үйүрү жашаптыр. Булардын көнжеси абдан тентек жана көжир экен.

Бир жолу алар саякатка чыга турган болушат.

Пилдин атасы:

- Биз менен бар, -дейт.
- Жок, мен силер менен барбаймын, -деп жооп берет көнже пил.
- Балам, кел экөөбүз чогуу басалы, -деп энеси жалбарат.
- Жок, барбаймын, -дейт көнже пил коңтүгүн карматып.
- Анда жүрү биз менен, жолдон ойнойбуз, -деп улуу бир туугандары суралышат.
- Жок, силер менен да барбаймын! -деп жооп берет ал.

Ошентип, көжирдигинен улам аны үйгө калтырып башкалары жолго чыгышат.

Ал жалгыз калып өз алдынча ойнот. Бирок бир топ убакыт өткөндөн кийин эриге баштайт. Ал кичинекей пил болуп калгандыгы учун аябай ката болот. Мындан кийин кичинекей пил болбайм, кичинекей пил болуу кызыксыз турат.

– Анда эмне болсом? -деп бир саамга ойлонуп калат.

Ошол мезгилде так секирип ойноп жүргөн эликтү көрөт. Карабы, кандай жакшы! -дейт ичинен. Ошентип элик болууну чечет. Эликтү туурап секире баштайт. Бирок калың, оор буттары бири-бирине тийип, жыгылып түшөт. Анан ал:

- Элик болуу анча деле кызыктуу эмес экен. Андан көре маймыл болоюончү, -дейт маймылды көрүп. Маймылдар турган бакка барып:
- Эй, мен мындан кийин маймылмын! -деп жар салат.

Маймылдар таң калып, пилдин жанына келишет. Устуне чыгышат, бирөө кулагынан тартып көрөт, экинчиси куйругуна асылат, дагы бирөө жаңгак менен башка согот. Көжир пил тентек маймылдардын арасынан араң дегенде качып чыгат.

Жолдон бактан-бакка учуп-конуп кубулжуй сайраган totu күшкү жолугуп, аны жактырып калат да, минтип кайрылат:



— Мен да тоту күш болгум келет, мага учканды үйрөтөсүңбү?

— Албетте, үйрөтөмүн, -деп жооп берет тоту күш ага. Экөө жолдун жээгинде-ги жарга барышат.

— Кел, учалы! -деп бир кезде тоту күш канат жаят. Пил аны туурап учмак болот. Ошентип эки бутун талтайтып туруп, өзүн жардан таштап жибергенин байкабай да калат. Тоту күш канатын жайып бийиктеп баратса, пил ылдый тоголонгтон бойдон жөнөйт. Бир кезде башы менен барып көлчүк сүуга сайылат. Ылай суудан элтеп өйдө турат. Устүнүн баары ылай, дene бою да ооруп калыптыр.

— Эх, тоту күш болгон жаман тура! Кой, пил эле бойдон калганым жакшы, - дейт ал.

Ошентип өз ата-энесин жана бир туугандарын издең жөнөйт. Алар менен жолго чыкпаганына өкүнгөндөй...



11-январь



Калпычы мышык

Индус жомогу

Илгери Срипур деген бир аймакта Сударян деген падыша болгон экен. Ошол аймакта Сахарадатта деген соодагер жашачу. Бир күнү соода-гердин банкаларынын бирөөсүнүн оозу ачык калып, ага мышык башын салып иет. Аナン ал башын чыгара албай мыёлолой баштайт. Дүкөндүн ээлери мыёлогоң мышыктын үнүн угуп чуркап келишип, башын чыгарууга аракет кылышат, бирок колдорунан келбейт. Банканы сындырууну чечишет, бирок банканын оозу мышыктын мойнунда билериктей болуп тагылган бойдон калат. Чочуп калган мышык талааны көздөй чуркап жөнөйт. Аны көргөн чыч-кандар алапайын таппай кача башташат.

— Менден кичиагыла, силерге тийбейм деп ант ичтим, андыктан, мойнума шакек тагып алдым, -деп калп айтып чычкандарды ишендерит. Ага ишенген чычкандар күнде ары-бери это башташат. Алар ээришин, үйлөрүнө кайткан мезгилде эң артта баратканын карман алып, жеп турат. Бул жоругун күнүгө кайталайт.

Чычкандардын арасында Удно, Манико аттуу сыйлуу чычкандар бар эле. Бир

күнү чычкандар Уднону таптай калышат, ал экинчи күнү да келбейт. Акыры аны мышык жеп койгонун түшүнүштөт. Санаганда жуз чычкан жоголгонун билишет. Ошондон кийин мышыктын жаңына таптакыр жолобой калышат.

Ошентип өмүр бою чычкандарга пайдасы тийген ақылман Удно мышыкка жем болуп, чычкандардын көзүн биротоло ачкан экен.



12-январь



Ишке ашкан үч тилек

Грек жомогу

Байыркы доорлордо грек кедейлери жашаган бир айылда өтө кедей жаш жубайлар жашашыптыр. Жаңыдан гана үйлөнүшкон эле. Бири-бирин жакшы көрүшчү, бирок жокчулуктун айынан экөөнүн ортосунда чырчатактар тез-тез чыгып турчу.

Бир күнү аялы талаадан күйөөсүнөн мурун үйүнө келет. Кечки тамакка эмне кылсам деп ойлонуп отуруп калат. Үйдө колго илине турган эч нерсе жок болчу. Эмне болсо да, бир шорпо жасармын деп казанга суу күят. Оюна эмне үчүн мынча жардыбыз деген ойлор келет, ошол эле мезгилде күйөөсүнө абдан даамдуу тамак жасай албагандыгына бушайман болот. Ошентип кыбырап жүргөндө очок тараңтан үндөр угулуп, бир периште кыз пайда болот да, аялга кайрылып:

— Үч тилек тилесен болот, бирок үч тилектен ашпасын. Бул тилектер ишке ашат. Тилектеринди алмаштыра албайсын. Бир жолу эмнени айтсан, ошол ишке ашат. Акылдуу мамиле кыла алаар бекенсин? -дейт.

Ошентип баяғы периште кыз кайрадан көздөн кайым болот.

Өткөн нерсеге ишене албай, өнүмбү же түшүмбү, -деп башы маң болот. Бирок эмнеси болсо да бир көрөйүн деп, ойлоно калат.

Кечки тамакка мыкты бышырылган чучук болсо, -дейт.

Асмандан чын эле бир табак чучук түшөт.

Бир аздан кийин күйөөсү үйүнө келет. Аялы болгон окуяны айтып берет. Алдыларында бышкан даяр тамак турат, бирок ал экөө тамактанып алганды да ойлонбостон, эмне тилесек деп пландай башташат. Күйөөсү ат, араба, мал десе, аялы үй, бакча жана ар кыл буюмдарды айттат. Акыры экөөнүн бир пикирге келе албасына көзү жеткен күйөөсү ордунан туруп баратып табакка колу ти-

йип, андагы чучукту төгүп алат. Аял ачусун тыя албай:

— Андан көрө ушул чучуктар сенин бетине жабышып калсачы! -деп айтып жиберет. Чучуктар ушуну эле күтүп турғансып, шып эле әркектин бетине жабыша түштөт. Экөө тен коркуп, чучуктарды чыгарғанга аракет кылышат, чыкпайт. Айалары кеткенде:

— Чучуктар адамдын бетинен чыксын! -деп айтууга аргасыз болот.

Чучуктар жабышкан беттен бошоп, табакка түшет. Бирок заматтын ортосунда каалаган олжого ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн куру жалак калганы үчүн көнүлдерү чөгүнкү эле.



13-январь



Эмне үчүн коёндор жазында ак, кышында боз тон кийишет?

Монгол жомогу

Бир күнү кар коёнге арманын айта баштаптыр:

— Коён, езүмдү аябай алсыз сезип жатам. Күч-кубатым кетип барапат, елөт окшойм.

— Анда сен эрип барапкан турбайсыңбы, -деп коён ыйлай баштаптыр.

Менин эң жакын досумсун, үстүндө ойночу элем. Түлкү чыга калса, сага кирип кетчүмүн. Сага тошөк катары жатып, жаздык кылып жазданчумун. Сен то-нумдай аппак болуп, мени душмандарымдан коргоочу элэн. Эрибе эрибе, мен сенсиз эмне кылам?- деп коён ыйлай баштайт.

Аны көрүп кар да ыйлай баштайт, Ал ыйлаган сайын эрий берет.

Бир кездे коён минтет:

— Азыр кыш перисине барып сени эритпе деп суранам. Анан ал кыш перисине барып айтат. Кыш периси мындейдай дейт:

— Кардын эришин токтото албайм, бирок сага жардам бере алам. Бир жылдан кийин кар досуң кайра келет. Ал эми сага болсо душмандарыңдан коргонуш үчүн бул белекти берем. Жазында боз тон кышында ак тон кийип жүр. Ошондо коён ыйлаганын токтотот. Ошол күнден бери коёндор жазында боз, кышында ак тон кийип калышыптыр.



●●●
14-январь
●●●

Билерман күш

Француз жомогу

Илгери илгери бир заманда бардык калктар бакубат жашаган жалаң бактылуулардын мамлекети болуптур. Бирок ага карабастан, ал мамлекетти башкарган хан менен ханышанын арманы бар экен. Бир күнү алардын үч баласын төн бүркүт ала качып кеткенин ханышанын синдиси элге билдириет.

Ал аймакта жашаган бир карыянын чакан үйүндө эки уул жана жылдыз көздүү бир кызы бар экен. Алар бой жетип чоойгондо:

— Балдарым, мен силердин өз атанаң эмесмин. Силерди мен талаадан таап алгам. Өз ата-эненерди табышынар керек. Бирок мынча жылдан кийин таба алаар бекенсинар. Белгисиз өлкөдө бардык нерсени билген бир күш бар. Ошол силерге жардам берет. Бирок ал күшке жетүү абдан татаал. Ал айдың-талаалардын ортосунда мин жылдык өмүрү бар дарактын ичинде жашайт. Ага баратканда силерди азгырган, алдаган көп нерсeler учурдайт. Аларга такыр көнүл бурбастан жолунарды уланта берсөнөр, акыры таап барасынар, -дейт карыя.

Алгач эн улуусу сапарга чыгыптыр. Абышка айткандай эле азгырык үндөр чыга баштаптыр, ал такыр артын тиктебей баратып, акыры кызыгып кетип, артын караар замат айкелгэ айланып калат.

Күтө-күтө келбеген сон, карыянын экинчи уулу да сапарка чыгат. Ал да ушундай окуяны башынан откоруп айкелгэ айланат. Андан сон, жылдыз көздүү кызы сапарга чыгат. Бирок ал эч артына карабастан жүрүп отуруп, жанагы абышка айткан даракка жетет. Айткандай эле дарактын так ортосундагы тешикте бир күш отурган болот. Күш сүйлөй баштаганда, ага чейин угулуп жаткан бардык үндөр токтол, жымжырттык орнойт. Күш кызга дарактын түбүндө аккан суудан айланадагы бардык айкелдерге сүрүп чык, -деген кенешин берет. Кыздын агалары жана өз атасы да ошол айкелдердин арасында экен. Көрсө, хан дагы өз балдарын издең жолго чыгып, айкелгэ айланып калган эле. Хан бул кызды жана анын эки агасын жактырып, ак сарайга алып барат. Хан атайын дасторконду жайдырып, аларды конок кылат. Аңгыча терезеден бир күш кирип, дасторконго конуп калат. Ал баяты бизге тааңыш күш эле.

— Булар силердин балдарыңар. Буларды ханышшанын сиңдилери кызганчаактык менен сарайдан чыгарып салышкан, -дейт.

Муну уккан хан менен ханышаabdan кубанышат. Ал эми ханышшанын эки сиңдиси сарайдан качып чыгып, жок болушат.



15-январь



Бүркүт менен тұлқу

Кыргыз жомогу

Бир мезгилдерде бүркүт менен тұлқу өтө ынтымактуу дос болушат. Бири-бирибизге кара санашибайлы деп убадалашат. Ошондон көп убакыт етпөй бүркүт бир жыгачка уя салат, ал жыгачтын түбүнө тұлқу тууп, бачикилерин бага баштайт.

Тұлқу бир күнү бачикилерин калтырып, алыс жакка жем издең кетет.

Ошол учурда бүркүттүн карды ачып, дарактын тубұндогү тұлқунүн бачикилерин жеп салат. Нык тойғондуктан уйкуга кирет.

Бир аздан кийин олжосун тишип тұлқу келет. Караса балдары жок. Ал: “алыстан душман келбейт. Бул карасанатайлық бүркүттүн колунан келди”, -деп дароо түшүнет. Көз жашын көлдөтүп ыйлайт. Кармашайын десе, алы жете турған эмес. Бирок жер-жеберине жетип каргайт.

Эң аягында: “Сом темирге балка бар, чонсунганды ал да бар”, -деп өзүнө өзү кайрат берип, эптеп чыдайт. Кекенип туруп, сенин балапандарынды мен жеп, сага күйт салсам, арманым болбостур, -деп көз жашын аарчыйт.

Акыры тағдыр өзүнүн калыстыгын көрсөтөт. Тұлқунүн abdan күйүт менен жаш төккөнүн укса керек. Бат эле алай-дулей түшүрүп, катуу шамал согот. Таши менен топурактарды учурат. Бүркүт уя салған жыгач түбүнөн омкорулуп, кулап түштөт. Анын куурап калған бутактарына чагылған тийип, ал алоолонуп өрттөн баштайт. Балапандар окчун жерге кулап түшүп жаараланат. Тұлқунүн көктөн тилегени жерден табылып, мойсоп тынат. Ынтымак менен шергти бузган бүркүт да ошентип балапандарынан кол жууйт.

●●●
16-январь
●●●

Баарын жеген жырткыч карышкыр

Норвегия жомогу

Жаш чабан койлорун жайып жүргөн. Түшкү тамагын жейин деп жаңы эле отурса, мандаїына бир карышкыр келип калат. Карышкыр:

– Тамагынды бер, болбосо бир коюнду жейм! -дайт. Тамагын бербей койсо, айтканындаи эле бир коюн жеп кетет. Эртеси да ошондой эле окуя кайталанат. Ошентип жети күндө жети коюн жеп көйт. Чабандын атасы: “Жети койду таап кел!” -деп баласын үйдөн куйт. Чабан жолдон карышкырга жолугат.

– Менин жети коюм кана, карышкыр?

– Бул жерде, - деп курсагын көрсөтөт да, -сен да батасын, -деп аны да жутуп алат. Аларды издең үйдүн кызматчысы жолго чыгат. Ал да карышкырга жолугуп, жети кой менен чабанды издең жүргөнүн айтат. Карышкыр курсагында экенин, ал да батаарын айтып, жутуп көст. Алардын баарын издең чабандын жардамчысы жолго чыгат. Ал да карышкырга туш келип, ага жем болот. Баарын издең, үй ээсинин өзү ити менен жолго чыгат. Карышкырга жолукканда:

– Жети коюм, койчум, кызматчым жана жардамчымды жоготтум. Аларды көрғөн жоксунбу? -деп сурайт. Карышкыр ага:

– Баары курсагымда, сен да батасын, -деп аны да жутуп көйт.

Аларды издең аялы мышыгы менен жолго чыгат. Тоодо карышкырга жолугуп:

– Жети коюбуз, койчубуз, кызматчыбыз, жардамчыбыз жана абышкам ити менен жоголду, көрғөн жоксунбу, -дайт. Карышкыр:

– Баары курсагымда, силер да батасыңар, -деп жутуп алат.

Карышкырдын курсагы аябай чоңоуп, жутуп алгандары баттай калат. Ал эми анда жаткан ит мышыкты көрғөндө кубалап кирет. Алардын курч тырмактары карышкырдын кардын жарып иет. Ичиндегилер эркиндикке чыгып, таза абадан ырахаттана дем алат.





17-январь



Жалган жомок

Немең жомогу

Жомогумду жакшылап уккула. Бул өз көзүм менен көргөн нерселер, көзүмдү жумганда да көзүмө көрүнгөн нерселер. Бирок эки көзүмдү эмес, бир көзүмдү жумуп, бир көзүмдү ачып көргөн нерселер.

Асмандан анардай кыпкызыл эки тоокту көрдүм. Тооктордун курсагы асманды карап, чалкалап учуп баратыштырып. Баштары жерди карап калыптыр. Алардын үстүнө тегирмен таш, анын үстүнөн чоң бир керки учуп баратыштыр.

Күн абдан ысыгандыктан, адамдардын жүзүнөн мончок-мончок тер агып жаткан. Бирок дарыя муз болуп тонуп калган экен, балдар анын үстүнөн акырын басып өтүп баратышкан. Муздун так ортосунда бир бака төшөккө отуруп алып шире ичип жаткан.

Баканын төшөгүнөн бир коён чыкты. Ал талаага карай качып жөнөдү. Анын маңдайынан үч жигит чыкты. Алардын биригинин көзү азиз, экинчиси болсо дүлөй, үчүнчүсү чолок. Төргүнчүсү жок эле. Алар коёнду кармоого аракет кылышты.

Көзү сокур коёнду көрдү, дүлөй коёндун үнүн укту, чолок болсо кармоо үчүн артынан куул баратты. Көзге көрүнбөгөнү болсо, коёнду кулактарынан карман жоругу көтөрдү.

Коён ушинтип колго түштү. Мага ишенбесенер, жанымдагылардан сурагыла. Кемедеги бардык адамдар мууну көрүштү. Дарыянын суусу тонуп калгандыктан, кемебиз кургактыкта баратканда, коёндун канттип колго түшкөнүн көрдүк.

Кеме менен тоого жеттик. Ал жерден чаяндын кийик кууп баратканын көрдүк. Ал жерге жакын үйдүн чатырында бир уй отуруп алыш, короздой кыйкырып жатыптыр. Анын айланасында эчки сымал чымындар учуп жүргөн экен, аларды карман чөнтөгүмө салып койдум.

Жомок бүттү, эми силердин уктаар мезгилиниер келди.



●●●
18-январь
●●●

Желдеткич

Япон жомогу

Байыркы заманда жаш койчу жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү жука экен. Бир күн кокустан айылдын картан балыкчысынын кызын көрүп калат. Аны көрөр замат ашык болот. Кызды күндүзү кыялданып, түнү түшүндө көрөт. Кыз да ал жигитке ашык болот. Тез эле баш кошууну ойлошот. Кыздын атасы кызын улгайган, бай соодагерге турмушка бергиси келип:

— Соодагер менен баш кошсоң, биздин да абалыбыз онолот. Мындан кийин ал койчу менен жолукпайсын! -дейт.

Кыз боздол ыйлайт, жигит болсо мындаи абалга чыдабай ал жерден башка жакка көчуп кетет. Баратып, чытырман токойго туш келет. Карангы киргендиктен, түнду өткөрүү үчүн дарактын көндөйүнө жайгашат. Түн бир оокумда ызы-чууну утат. Көндөйдөн башын чыгарып караса, ак чачтуу токой ажыдаары улгайган адамды кармап, даракка байлан жатып:

— Сени жейм. Менин эртең мененки тамагым болосун! – дейт да, ажыдаар уйкуга кирет. Анын конурутунан токой жаңырат. Чабан акырын барып карыяны бошотуп жиберет.

Карыя жигитке ыраазычылык билдирип:

— Өмүрүмдү сактап калдың, сага бул желдеткичи берем. Муну менен кимди үч жолу желпisen, ал заматта жашара түшөт, -дейт.

Жаш чабан аябай сүйүнүп кайра үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинде тойго бараткан адамдарга жолугат, корсө кыз менен соодагердин тою болуп жаткан экен.

Тойго улгайган соодагер араң басып баратыптыр. Кыз болсо абдан сулуу. Каалоосуз турмушка чыгып жатканы көрүнүп турат.

Жаш чабан “менин сүйгөнүм бактылуу болсун, мен бул улгайган соодагерди жаш жигитке айландырайын”, -деп аны үч жолу желпийт.

Соодагердин буурул чачтары каарып, бетиндеги бырыштар жоголуп, жапжаш жигит болуп чыга келет. Ачкөз соодагер буга да каниет кылбай, чабандын колунан желдеткичи жулуп алып, озун желпип кирет.



— Дагы жашаргым келет! -деп кыйкырат. Ошондо ал сөөмөйүн оозуна саяган кичинекей бөбөккө айланып калат.

Айылдыктар муну көргөн соң, эми буга аял эмес, тарбиячы керек дешет.

Ошондон кийин кыз андан кутулуп, жигитке турмушка чыгат. Алар ошентип бактылуу жашап калышат.



19-январь



Өзүнө суктанган кийик

Француз жомогу

Илгери асман тиреген дарактары бар токойдо бир кийик жашачу экен. Ал кийиктердин эң күлүгү, шамдагайы боло турган. Айбанаттар эле эмес, аңчылар да кууп жете алчу эмес. Кээде ал шамал менен да жарышчу. Токойдогу сандаган суулар, андар да тоскоолдук кыла алчу эмес. Күүлөнүп барып секиргенде, башкалар аттай албаган, суулардын ары жагында боло калчу. Бирок ал ичке, ыкчам буттарына ыраазы болбостон, узун моюну менен мактандыч.

Токойдун так ортосунда бир түздүктө атып чыккан суу бар эле. Ал топтолуп отуруп көл пайда болуптур. Жердин теренинен чыккандыктан суу абдан турук. Бардык айбанаттар ошол сүрөттөн ичишчүй. Кийик да ошол көлдөн суу ичип, суунун тунуктугунаң өзүнүн келбетин көрүп суктанчу. Мүйүздөрүнөн баштап, моюнун узундугуна, анын ар бир бүткүмүнө карачу. Бирок моюнуна суктандычы менен ичке буттарын жактырчу эмес.

Мындай көркөм моюнум жана таажыдай болгон мүйүздөрүм менен айбанаттардын падышасы болууга татыктуумун! Менден сулуу айбанат жок. Падыша боло албайм, анткени буттарым аябай ичке. Мындай сулуу башым менен моюнга ичке буттарым жараша бербейт. Аттин, бири кем дүйнө! -деп ойлонуп кыжалат болот.

Күндөрдүн биринде баяты көлгө барып өзүн каранып суктандып жаткан кезде көлдүн баш жагынан аңчынын тайганы көрүнүп калат. Кийик тайгандан коркуп, көлдүн аркы бетине секирип, токойду көздөй качып жөнөйт. Бир мезгилде артын кылчайып караса ит кууп келе жаткан болот. Бир канча иттер артынан сая түшкөнүн байкайт.

Чытырман токойдун ичинде кийик болгон күчү менен чуркайт. Бирок канчалык бат чуркаса да анын мүйүзү менен моону токойдун бутактарына илинип тоскоол болот. Бир кезде мүйүзү бактын бутагына илинип жыла албай калат. Артынан келе жаткан иттерди эстегендө көркөм моонум менен таажыдай болгон мүйүздөрүмдүн зиянын тартып мени куткарып жүргөн ичке буттарымдын баркын эми билип отурам деп өкүнгөн экен.



20-январь



Алтын кесинди

Белорус жомогу

Белорус кыштактарынын бириnde сараң бай жашаган экен. Ак сөөк катмарына кирген бул адам дыйкандарына тамак, атүгүл сууну да уруксатсыз берчү эмес экен. Айылдын бир тургуну айылдаштарына:

– Мен бул байдан таждым, аны бизге суу эмес, дасторкон жайып, тамак бере турган кыламын! -деп башкаларга сөз берет. Айылдаштары ага ишене беришипейт. Кийинки күнү байдын мандайына барып, ийилip салам берип жатып, сырдуу көз караш менен ага:

– Сиздин жеринизден момунча алтын таап алсан, баасы канча болот? -деп муштумун көрсөтөт. Бай анын муштумунундай алтынды көз алдына элестетип:

– Эмне, сенин муштумунчалык алтынбы? Отур, отур. Бир нерселер ич, шашылба. Айланасындагыларды да чакырып, суусундук сунат.

– Байым, рахмат! Эгер табылган алтын момунчалык болсочу? -деп эки муштумун көрсөтөт.

– Жердешим, сен шашылба, алтындын баасын чыгаруу оңой, сен шараптан ич, -деп кызматчыларына чойчөктү толтуртат. Дыйкан шараптан ичиp, эки жагын каранат.

– Байым, эгер сенин жеринен чыккан алтын менин башымчалык чондукта болсо, наркы канча болот? -дептири. Бай сүйүнүп кетип, кызматчыларына: “Тез дасторкон жайгыла! Бул досумдун курсагын тойгузалы. Уйдө эмне тамак болсо баарын чыгаргыла!” -дейт. Дыйкан ичиp-жеп курсагын тойгузат. Чыдамсыздык менен алтындардын кайда экенин билгиси келип отурган бай:

– Алтындарды кайда койдун же бир жерге бекитип койдунбу? – деп сурайт.

— Жок байым, мен болгону эгер алтын чыкса, баасы канча болов экен, -деген ойдо сурал койдум, -деп байга карайт.

Байдын абдан ачуусу келип:

— Жогол көзүмө көрүнбөй! Келесоо! -деп ач кыйкырык салат.

Анда дыйкан:

— Ооба, мен келесоо болоюн. Бир жутум суу да бербеген байдын келесоо дыйканына дасторкон жайып, конок кылганы ақылдуулукка жатабы? Сенин оюң боюнча кимибиз келесообуз? -деп суроо таштап өз жолуна түшкөн экен.



21-январь



Хан каалаган бакалар

Италия жомогу

Илгери Олимп тоолорунун этектеринде Юпитер кудайы жашачу. Ал тоолордун, дениздердин жана айбанаттардын кудайы экен.

Тоо этегинде бир соң көл болуптур. Бул көлдө бакалар бар эле. Алар алгач абдан бактылуу жашашчы. Аларага эч ким кийлигишчү эмес. Каалагандай сүзүп, ойноп жүрүшчү.

Бирок бакалар андай жашоодон да тажай башташыптыр. Юпитер кудайдан өз-дөрүү үчүн бир падыша берүүсүн суралып кайрылышыптыр. Ал падыша бизди башкарсын, кандай жашашыбыз керектигин бизге көрсөтсүн! -дейт бакалар чурулдашып.

Алгач юпитер алардын айтканына маани бербейт, бирок бакалар юпитерди тажатып, кечке сайран туруп альшат. Акыры юпитер колундагы бир талды көлдүн ортосуна ыргытат.

— Мына бул тал силерге падыша болсун! -дейт.

Көлдүн ортосуна түшкөн талдан чочулашып, чурулдаганын токтотушат. Юпитер бизге жиберген падышанын үнү каттуу чыкпаса да бизге бир күнү көргүлүктүү көрсөтөт го деп ойлошот.

Бир нече чүн өткөндөн кийин бакалардын бири ал талга жакындан көрөт. Тишишт, падыша үн каттайт. Акырында үстүнө чыгып секире баштгайт. Падыша ага да жооп кайтарбайт.

Аны көргөн бакалардын баары барып, талды тепкилешип, үстүнө чыгып се-

кирип ойношот, натыйжада падышаны абдан кирдetiшет. Анын падыша болушун каалашпай, бизге башка падыша бер деген талапты коюшат. Акыры юпитер аларга жыланды падыша кылыш жөнөтөт. Бакалар үн катпаган падышадан кийин жиберилген жылан падышасына жоломок тургай жакын баргандан коркушат. Жылан өзүнө эң жакын келген бакаларды бир жутуп, сугунуп койчу. Натыйжада бакалар юпитерден башка падыша сурай баштаган кезде ал:

— Мен силерге алтажакшы падыша жөнөттүм, бирок силер аны жактырган жоксунар. Андан кийин каардуу падыша жөнөттүм, эми аны жактырып кабылдагыла. Антпесенер, мындан дагы каардуу падыша жиберемин,- дейт. Ошол мезгилден бери бакаларга суу жыландар падышалык кылыш калган дешет.



22-январь



Таканын мығы

Немец жомогу

Дыйкан түшүмүн жыйнап алыш, сатуу үчүн шаарга келет. Жашылча-жемиштерин кыска убакытта сатып, кыштакка кайтуу даярдыгын көрөт. Шаардан алган туз, шекерлерди капка топтойт да, арасына акча салган кесесин бекитет. Жолдо баратып, хангя жолугат. Жем жана суу бериш үчүн атын жемканага байлайт. Хандын үйүне кирип тамактанып, муздак шире ичет.

Бир аздан сон такачы келип, атыңыздын сол бутунун такасынын бир мығы түшүп калыптыр, кагып коёонбу? -деп сурайт.

— Жок, аз эле жол калды, кыштак жакын, -деп жооп берет. Анткени таканы каккыча бир топ убакыт өтмөк.

Жолдо баратып экинчи бир жерде эс алганда ал жерден да “атыңыздын сол бутунун такасынын эки мығы түшүп калыптыр” дешет.

— Жок, эки кадам жер калды, -деп жолун улантат.

Бир кезде ат чолондой баштайт. Ал аттын аксаганына карабай жолун улайт, бир маалда ат такыр баса албай калат.

Дыйкан эмне кыларын билбей башын тырман отуруп калат.

Каранғы кире баштайт. “Жолдон киши тоногучтар чыкса, алтын салынган капчыгымды алса эмне болот?” -деп коркот.

Акыры баспаган атын калтырууга аргасыз болот. Эптеп үйүнө барып, чарча-

ган бойдон жатып калат.

Бүгүнкү ишти эртөңкиге калтырсан ушундай болот. Бир мыкты убагында урбагандыктан улам атынан айрылды. Маселени татаалдаша электе чечпесен, байлығынды, мал-мұлқұнду, жада калса өзүндү да жоготуп коюшун мүмкүн. Ал ушул окуядан кийин әч нерсеге кош көңүл мамиле қылбоо керектигин билди.



23-январь



Таш палоо

Норвегия жомогу

Аскер согуштан кийин үйүнө кайтып келаткан болот. Көп күнден бери ач калып, бир үзүм нан да жеген эмес. Жолдо ысык-суукта калып, туш келди жерлерге жатып ар кандай окуяларга туш болот. Бир күнү кетип баратып жупуну үйгө туш келет. Аскер ал үйдүн эшигин ачып:

– Чон эне, узак сапардан келатам, аябай чарчадым, бир аз эс алганга уруксат бер, -дейт.

– Кел, балам, бирок жегенге эчтекем жок. Болсо, сенден аямак белем, -деп чон эне колундагысын чыгаргысы келбейт. Чындығында, үйүндө тамак жаса-ғанга азық-түлүгү бар экен. Жоокер кемпирдин алдан жатканын баамдайт.

– Макул, мен бир аз уктап эс алайын, анан жолго чыгайын. Очоктун түбүндө жылынып отуруп, чон энеге:

– Мобул турган таштан палоо жасаса болот. Мен жасап берейин, -дептир.

– Макул, бирок таштан кантип палоо болсун! -деп кемпир тан калат. Жоокер:

– Болот, сонун болот, -деп казанга суу куюп, ташты ичине салат. Очоктогу отту күчтөкөн мезгилде суу кайнап чыгат. Суу кайнаган сон тузун көрүп жатып, туз кем болуп атканын айтат. Кемпир үйүнөн туз таап келет.

Бир аз убакыт өткөн сон, казанда кайнап жаткан суунун даамын татып көрүп бир аз буурчагыбыз болсо мыкты болоор эле дегенде, чон эне тұра калып бир баштық буурчак алып келет. Тамактын жыты аңқыган кездे сонун болгонун, бирок майы азыраак болуп жатканын айтат, кемпир бир аз май болгондугун айтып, алып келе калат.

Кемпир палоонун даамын татуу үчүн чыдамсыздык менен күтөт. Жоокер тамак даяр болгондо ичиндеги ташты алып салып, дасторконго коёт, экөө отуруп

чогуу тамактанышат. Чоң энэ таш палоону аябай жактырат.

— Кандай сонун тамак жасадың! Ушунча жашка келип, таштан палоо жасаса боло тургандыгын түк билбептирмөн, -деп таң калганын жашырбайт.

Жоокердин жүзүнө кызыл жүгүрүп, жылмайып коёт.



24-январь



Дениздин көздөрү

Венгр жомогу

Трансильвания тоолорунда адамдын таманы тие элек бир жер бар экен. Ореөндө күштардын сайраганы жана суунун агымынын үнүнөн башка эч нерсе угубайт. Аңчылар менен токойчулардын буту бул өреөнгө баса элек.

Ээн өреөндө эркин өскөн дарактар куураса, ордуна жаны дарактар өсүп чыгат.

Өреөндүн эң бийик чокуларында күрөң жана коюу көк түстө чөптөр өсчү экен. Чөптөрдүн арасында ак гүлдер боло турган. Ал гүлдөрдү үзгүсүү келгендөр ага эч качан жете алчу эмес. Анткени топурак борпоң болгондуктан дайыма көчүп турчу. Негизи, ал жер суунун үстүндө өскөн чөптөр менен жабылган жер эле. Ал жерде басып жүргөндөр көлдүн үстүндө баратканын эч баамдабайт.

Бул көлгө жогорудан караганда жүздөгөн кичинекей көлчүктөр көрүнөт. Алар коюу көк түстө болгондуктан, көп сандаган кичинекей көк көздөр тиктеп тургандай. Бул көлдүн пайда болуу баяны мындай: Бул тоонун ары жагында дагы бир көл бар. “Азиз Анна” көлү деп аталат. Откөн убакта бул эки көл суу перилеринин мамлекети болгон экен. Анда көк сакалдуу перилердин атасы алтын чачтуу перилеринин сууга түшкөнүн карап отурчу экен. Бойлору бир карыш келген перилер жалбырактардын үстүндө ойнооп, бутактан бутакка аттап, күш, айбанаттар менен ойношчу. Таза сууларга жуунушуп, гүлдер менен денелерин кургатышып, көпөлөктөрдү кармап учушчу экен. Перилер ырдай баштаганда күштар да кулак түрүп, аларды тыңшап калышчы. Алардын мындай кызыктуу жашоосу көлдүн жээгине адамдар келип жайгашканда токтооптур.

Алар көлдүн жээгине чиркөө курушат. Адамдардын ызы-чуусу, падыша жана анын пери кыздарынын тынчын алат. Алар мындан кийин көлдүн жээги-

не чыга албай калышат. Ошондон улам бардык перилер тоо этегиндеи башка көлгө көчүшөт. Бирок чиркөөдөгү конгуроонун үнү ошол жерге чейин угул-гандыктан, алар ал көлдүн үстүн толук бойдон чөп менен жаап алышат. Анын үстүнө гүлдөрдү өстүрүшөт. Бул чөп жана гүлдөр жыл өткөн сайын көбейүп отурагат. Перилер кәэде суудан чыгып айлананы караш учун кээ бир жерлеринен жылчыкчаларды калтырып коюшат. Көлдүн үстүндөгү кек көздөрдүн икаясы ушундайча болгон экен.



25-январь



Короз менен тұлқұ

Орус жомогу

Короз тұлқунүн жытын алыстан сезип, шакка коно калды. Тұлқұ да көрзудун жакын жерде экенин сезип, кантит кармап алсам деп, ал түнө-ғон дарактын түбүнө келип турду.

— Оо, мырза короз! Согуш бүтүп урушкандар жарапшып жаткан чагы. Мени сизге элчи катары жөнөтүштү. Мындан кийин канаттуу, канатсыздар тұлқудөн коркпой эле койсун. Дарактан түшүнүз, бир кучакташып, элдешели, -дейт.

Короз такыр үн каттай угуп отура берет.

— Эмне? Сен кандай корозсун, тұлқулөр менен канаттуу үй айбанаттарынын достуругун ушинтип кабыл алганы жатасыңбы? Түш, достошолу, убактым жок, башкаларга да барышым керек.

Короз дагы деле укмаксан болуп отура берет.

— Досум, түш ылдыйга. Шашыл, кел кучакташалы, -деп дарактын башындағы корозду караса, сүйлөйүн деп жаткан экен.

— Элдешели десен, бул жакшы нерсе. Бул кабарды сенин айтып келишин мени кубандырды. Сени менен кучакташат элем, бирок башка элдешкиси келген айбанаттар да бар экен. Тәэ тиякта чуркап келаткан эки чоң ит да сени менен кучакташып элдешүү үчүн келатат окшойт. Токто, мен да ылдый түшөйүн, төртөөбүз кучакташып элдешин алалы, -дейт короз.

Анда тұлқұ:

— Жок, жок! Унутуп қалған турбаймынбы, менин абдан маанилүү бир ишим бар зле, -деп айтып бүтпей жатып качып жөнөйт.

Короз болсо тұлқуну табалай карап каткырып күлүп кала берет.





26-январь



Кичинекей чычкандын саякаты

Аляскалыктардын жомогу

Kүндөрдүн бириңде чычкандардын эң көнжеси көтөрүлүшкө чыгат. Дүйнө кыдырып, көп жерлерди көрө турғандыгын жар салат. Ата-энесин, чоң энесин укпайт, айтканынан кайтпайт. Аргасыз чоң энеси небересине жол азыгын даярдайт.

Кичинекей чычкан чыгып, сапарынын көпчүлүк бөлүгүн жолдун жээгинде ги дебөчөнүн үстүндө өткөрөт. Эртең менен үйдөн чыгып кеч киргенде кайра кайтып келет.

– Чоң эне! Бул дүйнөдө эн күчтүү, эн тын жана эн эр жүрөк чычкан меммин! -деп кыйырат.

– Кантит муун байкадың?

– Жолдо баратканымда астыман бир дениз көрүндү. Абдан чоң дениз экен. Аркы өйүзгө сүзүп өттүм. Мынчалык жакшы сүзө турғандыгымды өзүм да билчү эмесмин.

– Ал дениз кайсы жерде экен?

– Ийинден чыккандан кийин чыгышты көздөй баргандা.

– Аа, ал денизди билемин, кийиктин баскан изине топтолгон суу ал. Андан кийин эмне болду?

– Астыман укмуштуудай бийик тоо чыкты. Эн үстүндө токой бар экен. Чур-кап барып секиргенимде токойду ашып түштүм.

– Аа, оба, ал токой момолойдун уясынын үстүндөгү топуракка чыккан чөп.

– Андан соң астыман эки аюу чыкты. Ал экөө согушуп жаткан экен. Мен алардан корккон жокмун. Экөөнү төң токмоктоп туруп, ажыратып койдум.

– Аа, сен аары менен чымынды айтып жатасын. Алар күнүгө бири-бири менен чырдашып турушат.

Кичинекей чычкан ыйлай баштады. -Чоң денизди кийиктин изине толгон суу дейсин, токойду момолойдун уясынын кире беришиндеги чөп дейсин, аюуларды болсо аары менен чымын дейсин, анда мен кантит дүйнөнүн эн күчтүү чычканы боло алам?

Чоң энеси чычканды кучагына алып, өөп:



— Эгер мунун баарын жасаган болсон, сен күчтүүсүн! Азырынча сен кичине-кейсін, көргөн нерселерин сен үчүн эң чоң тоскоолдуктар. Бирок чоңайғондо андан дагы көп тоскоолдуктар чыгат, сен ага даяр бол, -деп жооткон экен.



27-январь



Салмагы күмүш менен бааланган кара буудай

Литва жомогу

Илгери бир кыштакта абдан бай адам болгон экен. Ал байлыгын башка адамдардын эсебинен тапчы. Кургакчылық менен өткөн жаздан кийин айылдын кембагалдарынан кап-кап кара буудай топтот кампасына жыйып коёт.

Ал ойлогондой эле кийинки жылы ачарчылык болот. Кедей адамдардын ундары калбай, байга барып кара буудай сурашыптыр. Алар өздөрү саткан кара буудайларын кайра күмүш акчага сатып альшат. Кыштактын бир кедей адамы арандан зорго топтогон күмүш акчасы менен байга барат.

— Кара буудай кымбаттады, эми бир күмүш эмес, эки күмүш акча болду, — дейт бай. Кедей үйүнө барып болгон буюмдарын сатып акча кылыш, кайра байга барса:

— Кеч калдың, дагы кымбаттады, килосу төрт күмүш акча болду, -деп бербей коёт.

Кедейдин үйүндө сатканга эчтеке калбаптыр. Байдын үйүнөн чыгып баратып үйүндөгү акча олтурган балдарын эстейт. Кантип куру жалак үйгө барам?- деп ойлоп, андан көрө асынып алганым он деп байдын бакчасындагы бир дарактын түбүнө барып, курун чыгарып, даракка жакындайт. Дарактын түбүндөгү чоң ташты жылдырууну ойлойт. Ташты арандан зорго жылдырганда астынан алтын, күмүш толтурулган чункурду көрөт.

Кедей куржунуна алтын күмүш толтурат. Байга барып, бардык кара буудайларын сатып алып кыштактын кедейлерине таратат. Бай кедейден алган “алтын”, “күмүш” акчасын катуу үчүн бакчага барып ташты оодарса алтындары азая түшкөнүн байкайт. Ошол жерден жүрөгү карман, жыгылып калат.





28-январь



Карыган карышкыр

Чех жомогу

Aбдан картайып, тиштери түшүп, булчук күчтерүнөн алсыраган карышкыр мындан кийин адамдар менен достук мамиледе болууну чөт. Үнкүрунө эң жакын жердеги койчунун жайытына барат:

– Сен мени жакшы тааныйсың, сенин койлоруна аябай ач калсам гана тиш салам. Эгерде менин кардымды тойгузуп турсаңар, эч кимге тийбейм. Бир да кой-козуга жолобойм.

– Досум, сенин курсагын тоёбу деги? Сени менен андай келишим түзэ албайм. Азыр дебөттерүмдү агыта элкте көзүмө көрүнбөй жоголгун! Карышкыр экинчи жайытка барат.

– Бир жылдын ичинде сага абдан көп зыян келтиришим мүмкүн. Көп зыян тарткын келбесе, мага бир жылда алты кой бер. Тынчтыкта жашайлы. Бири-бирибизге зыян келтирбейли, -дейт. Аны уккан адам:

– Алты койбу, алты кой бир короо болот. Карышкыр соодалашканга да даяр. Бешке, төртке ал тургай үчкө деле макул боло турган. Бирок койчунун такыр бергиси келбейт.

– Душманымга бир кой да бербейм, түшүндүнбү! Керек болсо сенин жазанды берем, -деп кыйкырат.

Карышкыр үчүнчү койчуга барат.

– Мага бир кой берсен, жыл бою зыян тартпай жашайсың. Менин аймагымда, мен жүргөн жерлерде койлорунду каалашынча жая бересин.

Койчу карышкырга шылдың көз менен карап:

– Эй карышкыр! Сен өзү канча жаштасың?

– Сага менин жашымдын эмне кереги бар?

– Тиштерин деле калбаптыр. Бир канча жыл мурун ушундай сунуш менен келсен, балким, макул болот элем. Эми тиши жок карышкырдан ким коркмок эле. Карышкыр жолго чыгып төртүнчү койчуга барат. Уялты:

– Койчу досум, кой айдаган итиндин олуп калганын уктум. Эгер уруксат берсен, анын ордун мен басайын. Башкаларды жолотпой кайтарайын.

– Ооба, ооба, башкалардан коргошуна ишенейин. Бирок сенден ким коргойт!

Карышкыр андан да жолу болбой бешинчи койчуга барат.

– Менин терим сага жагабы? Эгерде мени өлгүчө багып турсан, теримди сага калтырам.

– Жогол бул жерден. Сенин качан өлөрүндү, канча жашарынды ким билет.

– Таш боор адамдар, -деп карышкыр абдан ачууланат. Ачуу менен кечинде кой короого барып, жүздөгөн койлордун кардын жарат. Төрт койчу менен он ит карышкырды токтото албайт. Акырында карышкырды карманп өлтүрүшөт. Бирок абдан көп зиянга учурашт.

Бул картан карышкырга калыстык кылбадык деп, койчулар бири-бирине күнөөлүү карашат. Кеч болсо да катабызды мойнубузга алалы. Оңолом деп өзү келсе, жолун тостук. Жаш кезинде тарттырган зияндарын карыганда толтураар беле деп отуруп калышкан экен.



29-январь



Тұлқұнұн күйругунун учу эмне үчүн ак түстө?

Норвегия жомогу

Илгери өткөн заманда бир кемпир өзүнүн малдарын бага турған чабан издел жолго чыгат. Көп жол жүрүп отуруп, бир аюуга туш келет.

Аюу:

– Кайда баратасын, эй, кемпир? -деп конур үнү менен сурайт.

– Малдарымды бакканга бир чабан издел баратам.

– Мени чабан кылып алчы? -дептир аюу.

– Эмнеге болбосун, -дейт кемпир эринин түрүп. Малды топточу көрөйүн.

Аюу “буу-буу” деп кыйкыра баштаптыр.

– Болбойт, сен мага чабан боло албайсын, -деп сапарын андан ары улантыптыр. Баратып карышкырга жолугуптур.

– Кайда баратасын, кемпир,-дейт карышкыр, тиштерин кычыратып.

– Бир чабан издел баратам.

– Мени чабан кылып алчы?

– Эмнеге болбосун, кана, малымды топточ берчи, көрөйүн,-дейт.

Карышкыр “уууу, ууу” деп улуй баштайт.



- Болбойт, сен мага чабан боло албайсың, -дейт да жолун андан ары улайт.
 Бир күнү кемпирдин маңдайына бир тұлқу чыгат:
 — Кайда баратасың, кемпир? -деп сылышкысаа суроо узатат.
 — Мен чабан издең жүрөм.
 — Анда мени чабан кылып алчы?
 — Менин малымды чакырып топточу, көрөйүн.
 — Халлали халлали,-деп кыйкырат тұлқу.
 — Сенин үнүндү жактырдым, сени ишке алдым.

Тұлқу мал кайтарып жүрүп бириңчи күнү әчкилерди, әкинчи күнү койлорду үчүнчү күнү үйларды жеп салат.

Кечинде үйгө жалғыз келгенде кемпир малын сурайт. Тұлқу:

— Баштарты дарыяда, күйруктарты өроөндө калды -деп жооп берет.

Кемпир сызырып аткан сары майын таштап, мал жайылған жерди көздөй жөнөйт. Ангыча тұлқу сары майды сугунуп жиберет. Кемпир ошол мезгилде кирип келет да, чойчөктөгү май менен тұлқунү согуп калат. Май тұлқунүн күйругуна тиет. Ошол күнден бери тұлқулөрдүн күйругуту ак түste болуп калған экен.



30-январь



Чөө менен кирпи

Африка жомогу

Илгери откөн заманда чөө менен кирпи дос болушуптур. Чогуу жүрүшүптур. Чөө өзүнүн чондугуна, күчтүүлүгүнө салып, кирпини шылдыңдап жүдөтө берчу экен.

Чөө кирпиге суроо салат:

- Досум, сен тузактан куттууунун канча жолун билесин?
 — Ээ, мен эч бир жолун билбейм. Бардык билгендөримди топтосом дагы бир ыкмага жетпейт.
 — А сенчи?
 — Ээ, менде ыкма көп. Мен билген жолдор жүздөн ашат.
 Дагы бир күнү экөө кезигишип бир айылга келишет. Айылдын чекесиндеги үйдүн терезеси ачык экенин көрүп, бөлмөнүн ичине секиришет.
 — Орого кирип, көзге көрүнгөн нерселердин баарын жеп, тоюп алышат. Чан-

дая тойгон кирпи досуна кайрылат:

— Сенин үстүнө чыгып терезеден карайын. Кирпи чөөнүн үстүнө чыгат да, терезеден сыртка секирет. Менин билген ыкмам ушул эле. Жалғыз болсом, ал жактан чыга албайт элем. Бирок сен жүздөгөн ыкмаларды билет эмессиңби. Бул жерден куттуунун да жолу бардыр, бери атта.

Кирпи кутулат, бирок чөө ал жактан чыга албай калат.



31-январь



Чомотой саятчы

Кыргыз жомогу

Бир күнү кузгун Чомотой саятчыга келди, салам берип күнгөй-тескейден көргөн-билгенин айтып берип, көпкө аңгемелешти. Андан соң, шашып ыйлап жиберди. Чомотой мурун шайыр отурган эле, муун көрүп катуу чочуп кетти. “Эмне капан бар, Куке, батыраак айтып жиберчи. Менин колумдан келген иш болсо жардамдашайын, кимdir биреөден ыза көрдүнбү, же байбичен көрүнбөй калыптыр, сыркообу?” “Жок”, -деди кузгун. Ар жылда алты балапандуу болобуз, чоноюп темир канат болгондо эле уянын кырына чыгамын деп, биз жокто учуп өлүп кальшат. Уяны зоого, жыгачка да салып көрдүк, эч пайда чыкпады, Чомоке. Бүгүн кемпирим кайтарып калды. Кандай айла кыла-быз? Быйыл да бирөөнөн ажырадык.

Чомотой саятчы кемпирин чакырып: “Байбиче, бир түрүм шоона ала келчи”, -деди. Кемпири алыш келген шоонаны кузгунга берип: “Эси жок десе, ме муун менен балапандарды уянын кырына эч жакка жетпес кылып бутуна байлап койгун”, -деди. Кузгун кубанып, Чомотайдун акылына ыраазы болуп, алкыш айтып, шоонаны алыш үйүнө жөнөдү. Келди да, балапандарын жалғыздан бутунаң байлап, уяга бекитип койду. Кайда барса да, капарсыз учуп кете берүүчү болушту. Балапандар канатын күүлөп уча турган болгондо, буттарын чечип учуруп чыгышты. Кузгун кубанып: “Эми Чомотайдун акысынан куттулуу керек”, -деди. Алыску Каухар Төрдөн балдарынын баарына чүкөдөй каухар тиштетип келип Чомотайго беришти. Карыя да кубанып, балапандардын жонунан сылап эркелетти.

Мына ошондон кийин кузгун дайыма балапандарын аман-эсен учурат экен.



Февраль



Февраль

- 1-февраль. Акылдуу дыйкан жан алгычты кантит алдады? Япон жомогу.
- 2-февраль. Жаштык булагы. Румын жомогу.
- 3-февраль. Териси сыйрылган карышкыр. Немец жомогу.
- 4-февраль. Ит менен ат. Орус жомогу.
- 5-февраль. Карышкыр чабан болгондо. Чех жомогу.
- 6-февраль. Дүйнөнүн ишенчээк адамдары. Француз жомогу.
- 7-февраль. Куу, турна жана чаян. Орус жомогу.
- 8-февраль. Аксаган эшек менен карышкыр. Грек жомогу.
- 9-февраль. Козу менен балык. Немец жомогу.
- 10-февраль. Бай адам жана анын малайы. Италия жомогу.
- 11-февраль. Кашкулак менен түлкү. Япон жомогу.
- 12-февраль. Бүркүт менен конуз. Кыргыз жомогу.
- 13-февраль. Кедей адамдын акылдуу кызы. Румын жомогу.
- 14-февраль. Жоголгон мырза. Норвегия жомогу.
- 15-февраль. Сүйлөөк каздар менен түлкү. Немец жомогу.
- 16-февраль. Леопарддар таш бакаларды эмне үчүн жактырышпайт? Африка жомогу.
- 17-февраль. Арчалар эмнеге узак жашашат? Сибирь жомогу.
- 18-февраль. Жалкоо күкүк. Кытай жомогу.
- 19-февраль. Япон суалеси кантит жааралды? Япон жомогу.
- 20-февраль. Иттин жакшылыгы. Чех жомогу.
- 21-февраль. Чөөлөрдүн падышасы пил болсо... Африка жомогу.
- 22-февраль. Күн менен түн бири-биринен кантит бөлүндү? Япон жомогу.
- 23-февраль. Уста жана күжүрмөн аюу. Италия жомогу.
- 24-февраль. Төрт балапандуу таранчы. Немец жомогу.
- 25-февраль. Төөлөрдүн буттары эмнеге ийри? Африка жомогу.
- 26-февраль. Армандуу уку менен көгүчкөн. Венгр жомогу.
- 27-февраль. Куу чөө. Индус жомогу.
- 28-февраль. Мадрид, Рим жана кичинекей тоок. Италия жомогу.
- 29-февраль. Балта жутар. Кыргыз жомогу.

❀❀❀
1-февраль
❀❀❀

Ақылдуу дыйкан жан алгычты кантит алдады?

Япон жомогу

Бул окуя илгери илгери откөн заманда чон атабыз бала кезинде болгон экен. Карыя балдарын багып эштеп оокат кылып жургөн кезде маңдайынан бир Тенгу деген жан алгыч чыгат. Тенгудан элдин баары коркот. Ал адамдарды башкы душман катары көрчү.

— Сени жейм, -дейт Тенгу карыяга.

Карыяны титирек басып коркуп кетет. Бирок билдирибестен:


— Сенин Тенгу экенинди кайдан билем, эгер билсем жан соога, бирок сени кубулуп турат дечү эле. Анык Тенгу болсон, биздин айылдын эң чон дарагы болчу, көрйүн, -дейт. Тенгу карыяны ишендирүү үчүн дарак болуп кубулат.

Эми бир чон ташка айлан дегенде, ар түстүү таш болуп кубула түшөт. Карыя:

— Дарак менен таш— чон нерселер, кымындай буурчак болуп кубула аласыңбы? -дейт. Тенгу күлүп:

— Бул сенин ақыркы каалоон, андан кийин сени жейм, -деп каткырат. Тенгу буурчакка айланаар замат карыя аны оозуна салып чайнап, жутуп иет.

Карыянын амалкөйлүгү менен ошол аймактагы эң коркунучтуу жоо болгон Тенгудан ушинтип кутулушкан экен.





2-февраль



Жаштық булагы

Румын жомогу

Илгери откөн заманда картаң кемпир-чал Карпат тоо этектеринде жашап, эки тооктун жумурткасы, жапайы өсүмдүктөр жана бүлдүркөн терип күн откерүшчү экен.

Бир күнү кемпир үйүндө чалын токойдан келет деп күтүп жаткан. Чалы кечиккенинен эмне болду экен, аюуга жолуктубу? Биздин этибиз жукарды, сөөгүбүз катыды деп, ал ойду кубалайт. Бир аздан кийин кайра эле чокудан кулап кеттиби деп сарсанас болуп отурган мезгилде, жаш жигит отүп бараткан болот.

- Сен кимсин? -деп суроо салат. Жигит:
- Мен сенин абышканымын, -деп жооп берет ал.
- Сага эмне болду, эртең менен чал элен, эми жаш жигит болуп алыптырысың?
- Өзүмдү женил сезип, оор жүктөн арылып, ырахаттанып калдым.

Кемпир окуяны ийне жибине чейин билгиси келет. Жигит:

– Эртең менен тоого чыкканда аябай чарчаган элем. Бүлдүркөн издең жүрүп бышкан мөмөлөрдү көрдүм. Аларды терип жатып мурун барбаган жерлерге чейин жетиптиргүн. Абдан чанкагандыктан, булактан суу ичиш, уктап калыптырымын. Ойгонуп үйгө келдим”.

- Абышка, сен жаштық булагын тапкан турбайсыңбы. Мени да ошол жерге алып бар, -дейт кемпир.

- Эртең менен баралы, бүгүн кеч кирип кетти.

Кийинки күнү күн чыкканда булакка карай жөнөшөт.

- Мен бүлдүркөн терейин, сен суу ич, бирок үч жутум гана ич, мен ошончо эле ичкем, -дейт абышкасы.

Кемпир канча жутум ичкенин эстей албайт, уктап турғандан кийин абышкасы аны таптай калат, акыры кичинекей ымыркай кыздын бадалдын түбүндө ыйлан жатканын көрөт. Кемпиринин абдан көп суу ичкенин андайт.

Бойго жеткен эр жигит жалайыкка оролгон бөбөктү эмне кылат? Бөбөктү кантип багаарын билбей башы маң болот. Азыркыга чейин ошол булактын түбүндө ойлонуп отурат имиши.

●●●
3-февраль
●●●

Териси сыйрылган карышкыр

Немец жомогу

Kарышкыр бир күнү токайдун падышасы арстандын ооруп калганын угуп:

— Оо, арстаным, сиздин ооруп калганынызды угуп, жардам кылайын деп, тоо-ташты ашып жетип келдим.

Арстан:

— Айтчы, кана, менин оорума эмне даба болот?

— Сиздин аймагынызда бир семиз түлкү бар. Анын терисин сыйрытып ичинизге тартканда айыгасыз.

Арстан түлкүнү “тез келсин!” -деп чакыртат.

Амалкөй түлкү арстандын үнкүрунө жакын жерде жашагандыктан карышкырдын кандай кенеш бергендинин кабары бар. Ал абдан көп сарымсак жеп алды, ылайга оонап, падышанын алдына келет.

Арстан падыша:

— Оо, сүйүктүү кулум түлкү, кел сени кучактайын, -дейт.

— Мен да сиз менен жакшылап учурашканга эки көзүм төрт, бирок сарымсак жеп алдым эле. Терим да ылай, баткак.

— Эмне болду сага?

— Сиздин ооруп жатканынызды угуп, саздакта, баткакта жашаган үкүгө аран жеттим. Аナン дартыңызга даба таптым.

— Чындан элеби? -деди арстан падыша.

— Сиздин кулдарыныздын арасында куйруксуз карышкыр бар экен. Анын териси сыйрылып, сиздин артыңызга коюлса, заматта жакшы болуп кетесиз, -деп жооп берет.

Арстан карышкырды чакырганда, сүйүнгөн бойдон түлкүнүн терисин көрөм деп барат. Арстандын жан-жөкөрлөрү карышкырды күтүп жаткан экен.

Карышкыр буга чейин куйругунан ажыраганы аз келгенип, эми терисинен да айрылыптыр.



4-февраль



Ит менен ат

Орус жомогу

Ит менен ат ымалаш болушуп, кожоонга чогуу кызмат кылыша турган. Ат итке караганда картаныраак экен. Ал бир аз оор басырыктуу, ит болсо абдан жаш, баарын билем, баары колуман келет деп дердеңдеп турган кези. Ит атка:

— Сен бул үйдө эчтеке деле кылбайсын. Сени жумашшпайт. Мен болсо үйдү кайтарам, көп иш кылам,- десе, ат:

— Сен чындан эле көп иш кыласын,— деп жооп берет.

— Ооба, мен көп иш кылам, күн чыга электе турам. Тоокторго карайм, кожноонум тургандан кийин чогуу айланабыз. Үйгө келип бир нерселер шам-шум эткен соң, башка иштер башталат. Сен ал мезгилде акырда уктап жаткан болосун. Түштөн кийин кайра үйдү кайтарам. Буудай салган челектөргө тыйын чычканды, тоокторго түлкүнү жолотпой карайм. Чоочун бирөө келсе үйдөгүлөрдү ойготом. Сени уурдал кетишпесин деп, сага да кароолчулук кылам. Булардын баарын сен кыла аласыңбы?


Ат да бир саамга ойлоно түшүп:

— Туура, айтканында кажет жок. Бирок сенин иштермандыгың башкаларды сындоого негиз боло албайт. Мен жайында талаада иштебесем, түшүмдү алып келип сен айткан идишке толтурбасам, бул үйдө жашоо токтоп калышы мүмкүн. Анда сенин бул үйгө эмне керегиң бар.

Аттын айткандарынын тууралыгын ит кабыл алгысы келбей, үрүмүш болуп сыртты көздөй чуркап чыгып кетет.

Ошондун баштап бул тууралуу сез баштабай калган экен.





●●●
5-февраль
●●●

Карышкыр чабан болгондо

Чех жомогу

Kарышкыр менен койчу кошуна туруп калышат. Ошол күндөн баштап карышкырдын ой-санаасы олжого түйтунуу эле. Бир күнү адамча киининп койлорго жакындайт. Ошол маалда чабан түшкү тамактан соң күш уйкуга кирет. Уктаардын астында жардамчысына койлорго көз салуусун етүнот.

Жардамчы дөбөткө сөөк ыргытып, койлорду кайтаргын деп коюп, өзү башка иш менен алек. Курсагы тойгон дебөт ныксырап койлорду кичинекей күчүккө дайындал, ал да оозун ачып жатып калат.

Күчүк баары уктаса, мен эмнеге уктабайм деп нааразы. Бир маалда койлордун четинен койчунун өзүнө окшош кийинген караан көрүнөт. Күчүк ага маани деле бербейт. Көзү сүзүлүп турган жеринде уктап кетет.

Ач карышкыр үчүн бул абдан жагымдуу жагдай эле. Койлорду бир кысыкка алып барып камоо үчүн айдал женөйт.

Астындагы койлордун кайсынысын жара тартсам деп көнүлү жайдары.

Бул бир короо кой мага бир жылга жетет. Кезип-тозуп тамак издең уbara болбый деп, кубанычы ичине батпай ырдан, адатынча бийик-бийик үн чыгарып, улуп да нет. Карышкырдын ачuu үнүнөн уктап жаткандар жабырт ойгонушуп, көптөп карышкырды камап алышат. Карышкыр чабан менен иттерден эттеп кутулуп, ошондон кийин коншусунун койлоруна жолобос болгон экен.

●●●
6-февраль
●●●

Дүйнөнүн ишенчээк адамдары

Француз жомогу

Iлгери өткөн заманда бир аялдын эки уулу болгон экен. Балдарынын бирөөсү согушта өлүп, экинчиси алыста жашачу. Күндердүн бириnde кемпирдин үйүнүн жанынан өтүп бараткан бир аскер суусап суу

сурайт.

Кемпир суу берип жатып:

- Сен кимсин, кайдан келдин, кайда баратасын? – деп сурайт.
- Мен аркы дүйнөдөн келе жатам, эне.

Кемпир сүйүнүп о дүйнө кеткен баласынан кабар алам деп:

- Менин балам да о дүйнөдө, тааныйсыңбы?
- Тааныйм, жакшы журет. Бирок кийимге муктаж, мага берсенер алыш ба-рып берейин, -дейт.

Кемпир баласына тиешелүү бардык кийимдерди жана акча салып, аскерге карматат. Кичи уулу келгенде ага окуяны айтып берсе, абдан ачууланып, эмне мынча ишенчээксин деп таң калат. Ўйдөн чыгып баратып:

- Сенден да өткөн ишенчээк бар болсо, кайра сага келем, болбосо келбейм,-дайт энесине.

Сарайдын астынан өтүп баратып, терезеде отурган аялды көрүп калат, анын бакчасында жүргөн чокчого кемпирдин баласы ийилип салам берет. Аялга кемпирдин баласы:

- Эртең боло турган агамдын тоюона чочконузду чакырып келдим, -деп су-райт.
- Макул, бирок тойго башкача кийинни барсын,-дейт. Кийинтип, ат арабага отургузушат.

Арабага чочкону отургузгандан кийин, кемпирдин баласы энесинен да ишенчээк адамдар бар экенин көрүп үйүнө кайткан экен.



7-февраль



Куу, турна жана чаян

Орус жомогу

Буюмдар жана айбанаттардын бири-бири менен сүйлөшө алган заманда көлдүн жээгинде жашаган бир ат араба болгон экен. Ат арабаны тору тай көл жээгине тартып барып, оттон кеткен бойдон кайра келбептири. Байкуш ат араба суукта үшүп, шамал болгон сайын кыйчылдаганы менен ордунан жыла албайт. Ал бир туугандарынын жанына канчалык барғысы келсе да, атсыз эч жакка бара албасы белгилүү да. Бир күнү балык башын суудан чы-

гарып, эмнени күтүп атканын сурайт. Ат араба болсо орто жолго ташталганын, үйүнө кете албай тургандыгын айттат.

— Байкуш, ат араба, сага жардам бергим келет. Бирок сени жалгыз түртүп бара албайм да. Бироо-жарым келип калса, сени үйүнө чейин түртүп алып баралы, -дейт. Балык суу жээктеп турса чаян келип калат. Чаян арабага:

— Сага жардам берейин, окуяны уктум, -дейт. Балык жардам берүүчүлөр эки киши болдук, -деп сүйүнөт.

Шамалда канаттарын жайып, учуп жүргөн куу көлдүн жээгине конот. Ат араба аябай сүйүнөт, анткени ага жардам бергендердин саны үчкө көбөйдү.

Ак куу чындан эле куу күш экен. Арабага жардам бергенге даяр экендигин айттат. Куу арабанын астына, турна балыгы капталына, ал эми чаян аркасына турат. Баары чогуу канчалык аракет кылса да, бир кадам да алга жылбаптыр. Ошондо куу асманга, балык болсо көлгө, ал эми чаян атка тартат. Карапты кире баштаганда чаян чарчагандыктан, көлгө кирип кетип калат.

— Түнүң бейпил болсун, араба. Мен дагы кеттим, -дейт балык.

Куу эмне кылаарын билбей, акыры ал да учуп кетип калат. Ат араба болсо эмне үчүн үчөөлөп мени жылдыра алышпады деп ойлонот.

Так ошол мезгилиде дарактан үкүнүн үнү чыгат:

— Билесиңбى, масселе эмнеде? Алардын ортосунда түшүнбөстүк болду. Сени куу асманга, балык суга, чаян жээкке тартты. Үчөө бир тарапка тартканда эчак үйүнө жетмексиц.

Араба аябай жаман абалда болуп, тору тайды күтөт. Аны уккан тору тай арабаны үйгө тартып барат. Араба туугандары менен көрүшүп жыргап-куунап жашап калган экен.



8-февраль



Аксаган эшек менен карышкыр

Грек жомогу

Эшек серүүн жерде жатса. бирөөнүн аны карай чуркап келатканын көрөт. Жакшылап караса алп карышкыр экен. Бир нерсе кылышым керек деп ойлоно калат. Мындайда эшектин башы жакшы иштеп кетчү.

— Ай, ай бутум, чолок бутум, карышкыр досум, сени мага тенирим жөнөттү го. Жардам бер, бутумдагы тикенди чыгар, -деп кыйкырат.



Карышкыр муну тикени менен жесем кекиртегиме батып калып, мени кыйнайт деп ойлонот. Эң жакшысы мен аны сакайтайын, кантсе да, менден качып кутула албайт деген чечимге келет.

Эшек артқы бутун карышкырга узатат. Тикен каякта деп издең жатканда эшк аны башка табет. Карышкырдын башы айланып, көздөрү каранғылап жыгылат.

Өзүнө келип караса эшк жок. Көрсө, ал кыр ашып качып кетиптири.

Карышкыр өзүнө ачууланат. Атаң сага касапчылыкты кандай үйреттү эле. Оорукчанды карап эмне кыласын? Өлбөй калганың шүтүр де, -деп өзүн-өзү тилдейт. Ушундан кийин башка иштер менен алектенбейм деп, өзүнө сөз берген экен.



9-февраль



Козу менен балык

Немец жомогу

Илгери өткон заманда эки жетим болгон экен. Алардын өгөй энеси бул эки бир тууганга жаман мамиле кылат. Өгөй энесинен коркушуп, кечке көлдүн жээгинде айылдын балдары менен ойноп убакыт өткөрушүчү. Башка балдар түшкү тамактанууга кеткенде, ал эки бир тууган алардын чыышынын чыдамсыздык менен күтүшчү.

Эшикте көңүлдүү ойногон балдардын үнүн уккан өгөй эне:

– Оюндуң эмне экенин мен силерге көрсөтөм, -деп ойлонот.

Колуна бир чойчөк алып, сыйкырдуу суудан куюп:

Бул чойчөк бошосун, толсун,

Айткандарым заматта болсун.

Бар болсун, жок болсун.

Кыз козу, бала балык болсун, -деп сыйкыр сөздөрдү айтаар менен кыз козуга, бала балыкка айланат. Айланада жашыл шибер өсүп турганына карабай козу ачка бойдон, суудагы бир тууганын көрүүнү самап отурат. Балык болсо, суунун жээгинде бир тууганын күтөт. Такыр бири-биринен ажырагысы келбеген бир туугандар абдан кыйналышат.

Бир нече күндөн кийин өгөй эне ашчысына жәэктеги козуну союп келүүсүн буюрат. Ашчы жетип келгенде козу балык тарапка карап:



“Бир боорум, менин жашоом бүтүп баратат. Сен менсиз кантесин. Ар кандай жырткычтардан сак бол”, -дейт.

Муну уккан ашчы окуянын чоо-жайын түшүнүп, аларды коншу айылдын билерманына алып барат. Ал сыйкырдын түйүнүн чече алчу. Бир туугандарды мурунку абалына келтиреет. Эки бир тууган таежелеринин айылына барышып, бакубат жашап калышат.



10-февраль



Бай адам жана анын малайы

Италия жомогу

Бир бай адам кыштын күнү өзүнүн малайын ээрчитип, шаардан үйүнө кайтып келе жатты. Бай болгонунан улам, башкаларды өзүнө тенебей, төшүн кере малайынын алдында баратат. Малайы болсо бутуна чарык, үстүнө жамакчы чапан кийип артта. Бул экөө эки башка дүйнөнүн адамдары сыйктуу. Бай малайы менен сүйлөшчүү эмес, керек учурда гана ага буйруктарды бере турган.

Кеч кирип, суук түшүп калган кез эле. Экөө тен ойлуу келатканда, токойдон бир аюу чыгат. Бай эмне болуп кеткенин түшүнө электе аюунун ченгелинде катлат. Аюу байды мыкчыган бояонча, күркүрөп онго солго баса баштайт. Бай болсо “жан соогалап”, малайынан жардам сурайт. Малайы колундагы балта менен аюуну койгулап кирет. Бирок аюунун терисинен чапан кийген байды аюунун коё бергиси жок.

Малай байынын бошонун чыгышы үчүн болгон аракетин кылат. Ал гана түрсун өзүнө кол салса да кайыл эле. Ал аюуну балта менен бир урайын деп ынгайын келтире албайт. Балта байдын башына тийип кетпесин деп коркот.

Оңтойу келип калганда аюну башка бир көоп, “жан соогалаган” байды куткарый алат. Бай кутулганы менен анын чапаны аюунун ченгелинен жана балтадан жыртылып калган эле.

Бай малайына ачууланып:

– Акмак! Эч бир ишти кынтыксыз кыла албайсын, -деп акшыя карайт. Малай:

– О, байым! Эмнемден жаздым? -деп сурайт.

— Дагы менден сурап көёт. Карабы, чапанымдын абалын! Мунун баасын төлөйсүң! Малай болсо байдын бул түркейлүгүнө бир чети таң калса, бир чети ачуусу келет. Экөө андан ары жолун улашат. Ошондон кийин малай байына жардам бердиби, жокпу белгисиз.



11-февраль



Кашкулак менен тұлқу

Япон жомогу

Токайдогу кашкулак менен тұлқу абдан жакын дос экен. Жеген ичкендепри ортот, ойносо да дайыма чогуу. Токайдо айбанаттар көп болгонуна карабастан, токчулук өкүм сүрчү.

Бир күнү аң улоочулар токайдо толуп кетиптири. Айбанаттар башка токайго качууну ойлошот. Бирок тұлқу менен кашкулактын кеткилери келбейт. Алар аңчылар кетер күндү күтүшөт. Ийиндеринен сыртка чыгышпайт. Алар ойлогондой эле мергенчилер токайдон кетишет. Бирок токайдо эч бир жандық, ооздоруна илине турган эч нерсе жок. Аттүл чычкан, бака, курт да калбаптыр.

Тұлқу мындей абалдан эптең чыгууну ойлонот. Кашкулакка:

— Мен таптым, сен өлүмүш болуп жат, калганын өзүм жасайм, -дейт.

Тұлқу аңчыдай болуп кийинип, кашкулакты желкесине көтөруп базарга баратып, бир тери саткан дүкөнгө туш келет.

— Сага өмүрүнде көрбөгөндөй кашкулактын терисин алып келдим, бирок баасы абдан кымбат! -деп соодалашып отуруп, тұлқу кашкулакты көп акчага сатат.

Алган акчасына тамак-аш сатып алып, курсагын тойгозуп, токайго жөнөйт. Ал эми кашкулак күргүмдө дүкөндөн качып чыгып, токайго барат. Ал жерден тұлқу алып келген азыктарды жешет да, дагы бир тери саткан дүкөнчүнү дал ушинтип алдашат. Акыры базардагы бардық тери саткан дүкөнчүлерду алдан бүтүшөт. Ошентип эки дос тұлқунұн амалкойлүгү менен токайдо кор болбой күн кечиришкен экен.

●●●
12-февраль
●●●

Бүркүт менен конуз

Кыргыз жомогу

Бүркүт асманды айланып жүрүп көнду көрүп качырып сала берет. Кор-
кок байкуш алыстан ажал келе жатканын сезип:

— Жан соога! -деп конузга жетип барат. Ал тездик менен көнду тे-
зекке калкалай салат. Бүркүт көндүн жашынган жерин көрүп калган. Ал чокуп
отуруп алган кезде конуз бүркүткө мындай дейт:

— Баатыр, жан соога, бечара күнүн көрсүн деп жалынып жалбарат. Анын етү-
нүчүнө кулак салбастан, бүркүт көнду дароо жеп, өзөк жалгайт.

Болгон ызысына чыдабай конуз:

— Сенин тукумунду курутпасамбы! -деп ант кылат. Бүркүт кай жерге уя сал-
басын конуз жылып барып, жумурткасын кулатып таштап, тукумун курут кы-
лат.

Бүркүт канаттуунун зору болгону менен өзү кетирген катаны ойлоп да кой-
гон жок. Ал:

— Мен кандай айла кыламын, тоого барсам дагы ойго барсам дагы, конуз кө-
лөкөчө артыман калбай жүрүп, жумурткамды бүт талкалады, -деп пайгамбарга
арызданат.

Пайгамбардын боору ачып, бүркүттүн уясын өз койнуна алат. Муну байкап
калган конуз кекенет. Конуз кыкты тоголоктоп барып жумурткаларга аралаш-
тырып салат. Кыкты көрүп пайгамбар күүйм деп жатып жумурткаларды да
куүп, баарысын жерге таштап салат. Бүркүтке түн түшүп жумурткаларынан
ажырайт. Мына ошол мезгилден кийин урук чачып жаткан маалда эч качан
бүркүт уя салбай калыптыр. Эч кимди эч качан колунан келбейт деп кемсин-
түүгө жарабайт тұра.



13-февраль



Кедей адамдын ақылдуу кызы

Румын жомогу

Бир айылда абдан жакыр үй-бүлө жашаган экен. Алар чандада гана тамак жешкендиктен, суу да көп ичишчү эмес. Мал-мүлкү болбогон менен, балдары аябай көп экен. Сүзгүчтүн канча тешиги болсо аларда ошончо бала болгон дешет. Эн улуу кызы ақылы менен бир туугандарына каралашып турчу.

Бул жакыр үй-бүлөгө айыл башчысы боорооруп:

– Ачкалыктан өлүп каласынар. Сага жер берем, ага там салып, калганына эгин эгип, балдарыңды бак, -дейт.

– Үй-бүлө үчүн мындай сунуш жазда соккон жылуу желдей жакшы кабар эле. Ар бири келечекке план тузуп, андан соң гана укташыптыр.

Кедей эртеси күнү көрсөтүлгөн жерге барып үйдүн пайдубалын куруу үчүн жер каза баштайт. Эртеси күнү кечке казып, үйүнө кетет. Карапты кирип калгандыктан чункурдун, үстүн жаппай калат.

Түнүчүндө ага бай кошунасынын ую түшүп өлүп калат.

Кедей коншудан чункурду жаппай кеткендиги үчүн кечирим сурап, күнөөсүн мойнунда алат. Коншусу уйду төлөп берүүсүн талап кылат. Кедейде бир тыйын да акча жок.

Экөө маселени чечип берүүсүн өтүнүп, айыл башчысына барышат. Айыл башчы экөөнү тен угуп көрүп:

– Силдерден үч нерсени сурайм, эгер ким туура жооп берсе, ал жеңген болот. Дүйнөдо эң семиз, эң күлүк жана эң жакшы нерсе эмне? Үч күн ойлонгула, -дейт.

Үйдүн ээси эч ойлонбой үйүнө келет. Кедей башын тырмап жообун ойлоно баштайт. Аны көргөн улуу кызы атасынан эмне болгонун сурайт. Кызы атасынын абалын билген соң:

– Мен сага жардам берем, ата. Сен көп ойлонбо, -дейт.

Үч күн откон соң айыл башчысынын жанына келишет. Биринчиси менин баккан чочком семиз. Аябай майлуу, -дейт.

Анда кедей:



— Менимче жер семиз. Элди багат.

— Ал эми эң ылдам бул-менин атым, укмуштуудай күлүк, -деп жооп берет коншусу экинчи суроого. Кедей болсо ойдун эң күлүк экендигин айтат. Эң жакшы нерсе-бул сиздин кылган жакшылыгыныз,-дайт жагалданып бардар адам. Ал эми кедей болсо жаратылыштын жакшылыгы эң жакшы нерсе деп жооп берет. Анткени табиятка каршиabdандептерс мамиле кылганыбызга карабай, далае ошол табияттын жакшылыгын көрүп келе жатабыз. Айыл башчы кедейдин жоопторун жактырып, аны коншусунун доосунан куткарған экен.



14-февраль



Жоголгон мырза

Норвегия жомогу

Падышанын уулу Лини достору менен кийикке аң уулап жүрүп жоголуп кетет. Аны үч күн издең таба альшпайт. Падыша аны ким тапса, дүнүйөсүнүн жарымын берерин жарыя кылат.

Падышанын карамагындагы аймакта Сигни деген сулуу кыз жашачу экен. Сигни да ханзааданы табуу үчүн үч күндүк азық алыш токойго жөнөйт. Үчүнчү күнү бир үнкүргө туш келип, ичине кирсе,abdанд кооз экен. Эки жатак, анын башында тааныш эмес жазуулар бар экендигин көрөт. Жатактын биринде Лини уктап жаткан экен, бирок кыз аны такыр ойгото албайт. Акыры кыз үнкүрдүн бир бурчунажашынып, эмне бolor экен деп күтүп калат.

Үнкүргө эки аял кирет, бири аябай айбаттуу, сулуу болот. Ал Лининин жанына келип, ойготуу үчүн булбулдай сайрайт. Лини ойгонгондо аял ага колун сунуп, аялдыкка алуусун етүнөт. Лини макул болбогон соң, кайрадан уктатып коёт. Аялдар да уктап, эртең менен кайра үнкүрдөн чыгып кетишет. Кыз дал алар жасагандай кылып Линини ойготот. Лини Сигнини көрүп сүйүнөт. Экөө аялдарга карши план түзүшөт. Линини кыз кайра уктатат. Кечинде баягы эки аял келип, кечээ кылгандарын кайталашат. Лини аны менен баш кошоорун, бирок шарт коё тургандыгын айтат. Ал жатактын үстүндөгү жазуунун маанисин айтып берүүлөрүн талап кылат. Анда мени каалаган жерине учур деп жазылган экен.

Аялдар эртең менен кеткенде, Лини менен кыз сыйкырдуу жатактын жардамы менен падышанын сарайына учуп барышып, бактылуу жашап калышат.



•••
15-февраль
•••

Сүйлөөк каздар менен тұлқу

Немең жомогу

Tамак издең жүргөн тұлқу маңдайынан чыккан каздарды көрүп аябай сүйүнуп кетти. Каздардын эсси көрүнбейт, ити да жок. Тұлқу шилекейи ағып, алакандарын ушалап:

– Булар мениң конокко чакырган турбайбы, каздарды катары менен жегенден башка ишим жок.

Тұлқу каздарды карман алганда каздар коркups, какылдашат, ыйлашат, бирок майнап чыкпайт. Тұлқунұн каздарды коң берейин деген ою жок.

– Дагы әмне каалайсыңар? Қырк жылдан бери бириңчи жолу жолдуу болуп, силердей семиз каздар колума тийсе, коң берип келесо болуптурмұнбұ?

Каздар тұлқунұн коң бербестигин андаган сон, әң улуусу:

– Ой тұлқу, сен бизди жем қыласың, бирок биздин әң акыркы өтүнүчүбүздү ишке ашыр деп суранат. Тұлқу бул өтүнүчкө макул болуп:

– Эмне арманыңар бар, айтқыла,-дейт.

– Билесиң, биз ырдаганды аябай жакшы көрөбүз. Ар бирибиздин жакшы көргөн ырыбызды ырдаганга уруксат бер. Ыр бизге өлүмдүн ачуулугун сезидирбейт. Кими биз ырыбызды бүттүрсөк, катарыбыз менен жей бересиң. Ушул биздин шарттыбызды аткар. Ким ырдан бүтсө гана жейсисиң. Ал әми калгандарыбыз болсо сен тамактанып жатканда, ырдан берип турабыз. Тұлқута бул сунуш абдан жагып макул болот.

Бириңчи баштаган каз моюнун мүмкүн болушунча айыл тарапка созуп, қалыпташты.

– Каа, каа, каа.

Ал бүткөндө әкинчиси, андан сон үчүнчүсү баштайды. Тұлқу бириңчи казды әми жеп баштайын дегенде айыл тараптан адамдардын карааны көрүнүп, чуркап келе жаткандығын көрөт, алардын колдорунда союл, куралдары бар зе. Бир аз мурун өзүн арстандай сезип жаткан тұлқу каздарға алданғандығын сезип, куйругутын кыпчып качууга аргасыз болот.

•••
16-февраль
•••

Леопарддар таш бакаларды эмне үчүн жактырышпайт?

Африка жомогу

Илгери таш бака менен леопард ынтымакта жашап, жакын дос болушкан экен. Алар көпкө дейре жалаң гана жемиштер менен тамактанышат. Бир күнү эт жегилери келип, ан уулаганга чыгышат. Тузак далярдап, өздөрү үчүн кичинекей кепе жасашат. Алгач антилопа кармашат. Леопард этти тазалап, жалбырак менен жаап коёт да, кийинки олжосун кармоого кетет. Эликтин баласын кармашат. Үйлөрүнө кайтардан бир күн мурун этти экиге болуп, жаап коюшат. Таш бака:

– Менин үй-бүлөм чоң, леопардга бул эт көптүк кылат, -деп ага тиешелүү этти өзүнүн баштыгына салып, аныкына таш толтуруп коёт.

Леопард балдарым эт жемей болду деп сүйүнүп үйүнө барат. Барса, үйүндөгүлөр чөп кайнатып жаткан болот.

– Казанды бошоткула, мен силерге эт алып келдим дегенде балдары сүйүнүп кол чаап иет. Леопард баштыгын ачса, жалаң таш экен.

– Муну ким кылганын билем! -деп абдан ачууланат. Ошондон кийин таш баканы көргөн сайын леопарддын иттатайы тутулуп, үстүнөн басып өтүп кетчү болуптур. Леопард таш баканын кылыгын азыркыга чейин кечире элек дешет.

•••
17-февраль
•••

Арчалар эмнеге узак жашашат?

Сибирь жомогу

Сибирь токойлорундагы айбанаттар көп болгон жерде бир эр журөк жигит жашашу. Ал жапайы айбанаттар менен куушуп ойногонду жакшы керчү.

Бир күнү айбанаттар менен журүп саздак жерге туш болот. Саздын ары жагы



корунбойт. Ал жакта эмне болду экен деп кызыгат. Катуу чуркап келип секирет. Саздагы даракка минип калат. Жакшылап караса, ал саздак эмес эле чөп экен. Ээр токулган, жүгөн салынган коёндор ойнот жүрүптүр. Таң калып карап турса, саздакта майда жандыктар да бар экен. Алар коёндорго ат мингендей эле минип алышыптыр. Арасынан бирөөсү жигитке:

— Мен бул жердин падышасымын! Биздин эң чоң душманыбыз уйчу бала. Ал зыян келтирип, балдарыбызды олтүрөт, коёндорубузду жок кылат. Үйлерүбүздү ерттейт, жолдорубузду казып салат. Бизди бул баләэден куткарчы, -дейт.

Жигит курал-жарагын алып, уйчу бала менен беттешин женип алат.

— Сен бизге жакшылык кылдын, биз ыраазычылык билдирибиз. Билесинби, бизде мүрөктүн суусу бар, аны ичкен адам өлбөйт. Биз аны ичебиз. Сага да андан алып келип берели, -деп убада беришет.

Жигит сүйүнүп уйнүө келет. Жакындарына окуяны төкпөй-чачпай айтып берет. Элдин баары саздактан келген жаныбарларын күтүп тамак-аш даярдашат.

Бир күнү саз жактан үн чыгат. Бала-чака, чоң кичине дебей баары кызыгып ошол жакка барып карашса, коёндорду аттай минип алган саз жандыктарын көрүп боору эзилгенче күлүшет. Алардын падышасы мууну кемсингүү деп кабылдап, колундагы алып келе жаткан сууну арчанын түбүнө куюп иет. Келген жолу менен кайра тез эле кетип калышат.

Адамдарга караганда арчалардын узун өмүрлүү болуп калышы ушундан улам деген аныз кеп бар.



18-февраль

ЖАЛКОО КҮКҮК

Кытай жомогу

Kүкүк жарагандан бери жалкоо күш. Уя салгысы келбейт, бирөөлөрдүн уясын тартып алат, жада калса бирөөлөрдүн жумурткаларын алып баарып башкалардын уясына салып коёт. Өзүнүн балапандарын да баккысы келбейт, башка күштардын жумурткасына кошуп салат.

Ошол күкүк кыш келип, аба суук болуп калган мезгилде үшүй баштайт. Кечинде карганын уясына барып:

— Мени бир түн конок кыласынбы? -дейт.



Түнөп эртеси күнү раҳматын айтып кетип калат. Ысық болгондо чардан жүре берип, аба суүй баштаганда кайра каргага келет.

— Карга сенин үйүндө калсам болобу, -дейт. Аргасыз карга:

— Болот, бирок өзүнө бир үй салбасан болбойт ко, -деп макул болот.

Карга ал кеткен сон өзүнчө минтип ачууланат, мен салсам, ал чардан жүрүп, анан үшүгөндө менин уяды пайдаланса! Мен эмне келесоомунбу?

Бир күнү жамғыр төгүп атканда күкүк кайра келет.

— Карга досум, там салып жатсам жамғыр жаап ииди. Бул түнү да сеникине калсам кантет?

— Болбойт, мен сага уянды сал деп көп жолу айттым! Мени укпадын!

— Акыркы жолу калайын бүгүн?

— Жок! -деп жооп берет карга.

Ал түн күкүк жамғырда калат. Түнү бою жааган жамғыр соогүнө чейин жетет. Жаанды муздай тоңуп калат.

Эртең менен туар замат уя салууга киришет.



19-февраль



Япон сулалеси кантип жаралды?

Япон жомогу

Xодери белгилүү балыкчы эле. Бир тууганы Хоори болсо анчы болгон экен. Экоо төң өз тармактары боюнча мыктылардын мыктысы атыгышкан. Бир күнү кесиптерин алмаштырып, иштеп көрүшет. Бирок Ходери аң уулоочулукту жөндөй албайт. Ал эми Хоори болсо балык кармай албады. Ходери бир тууганынын жаасын кайра берип, өзүнүн кайырмагын сураса, Хоори кайырмакты жоготуп жибергендин айтты. Ходери бул жагдайга капаланып, кайырмагын таап келбесе сүйлөшпөй тургандыгын билдири. Хоори абдан капаланды. Дениздин жээгинде жүрсө алдынан дениздердин ақылманы Чики Чужуно Одзи чыкты.

— Эмне мынча көнүлүң чөгүнкү, балам? -деди.

Хоори болгон окуяны айтып берген сон:

— Капаланба, ар бир нерсенин чарасы болот -деп, дениз есүмдүктөрүнөн бир се-





бет өрдү да, себеттин ичине Хоорини отургузуп, дениздин түбүнө түшурду. Хоори дениз астындагы жашоого абдан таң калды. Өсүмдүктөрдүн арасында жүрүп, бир сарайды көрдү. Сарайдан бир кыз чыгып, Хоорини көрүп кайра кирип кетти.

Бул дениз падышасынын сарайы болчу, кыз болсо падышанын кызы экен. Хоорини падыша чакырып эмнеге келгенин сураганда, кайырмагын издең жүргөнүн айтты. Падыша бардык балыктарга кайырмакты табуусун буюрду. Кайырмак табылганда Хоори да сарайда жашаганга көнө түшкөн экен. Падыша менен кыз да Хоорини жактырып калат. Анын кетишин каалабай, кызын ага турмушка берет.

Хоори бир нече жыл еткон соң, бир тууганын сагынып, анын кайырмагын беришим керек деп падышадан уруксат алыш жолго чыкты. Аялы:

— Мен кош бойлуумун, бир күн сенин сарайыңа келем, ошол жерде жашайбыз, -деп узатып калды.

Бир күнү катту шамал болуп, чагылган чартылдап, жаңы төрөлгөн уулу менен аялы кирип келди. Бул санжыра боюнча япон өкүмдәрүүнүн сулалеси ушул бала-дан тараган экен.



20-февраль



Иттин жакшылығы

Чех жомогу

Бир ууру байдын үйүнүн жанынан өтүп баратып, терезесинен үйдүн ичиндеги эмеректерди көрөт. Дубалда илинген портреттер, стодлогу идиштерди баамдаган соң, бул үйдөн капиты толтуруп чыкса боло тур-гандыгына көзү жетти.

Ууру бир нече күн байкоо жүргүзүп, кайсы убакта үйдө эч ким болбойт? Кан-ча киши жашайт? Баарын акмалап үйрөндү. Бир гана чон маселе үйдүн абдан чон ити бар эле. Өзгөчө курч тиштери, тайманбас көзү чоочундарга абдан сүр-дүү көрүнчү.

Ууру да тажрыйбалуу, мындај иттердин далайын коргөн неме экен. Ал эки сыйндырым нанды эттин сорпосуна салып, анын ичине колбаса коюп, итке бер-мекчи болот.

Панарын жагып үйдү көздөй жөнөйт. Ит аны көрүп ырылдай баштгайт. Итке:

— Кел, көрчү, мен сага эмне алыш келдим, -деп, баягы даярдаган нанын берет. Ит “ууруулар эмне мынча келесоо болушат!” -деп ойлойт.

— Мени бир сындырым нан менен алдагысы келеби? Түн бир оокумда чоочун бирөө нан берип жатса, ою туз эмес да. Ит арылдан ууруга асылат. Итке талангтан ууру арандан зорго качып кутулат. Ошондон кийин ууру такыр ити бар үйлөргө жолобой калыптыр.



21-февраль



Чөөлөрдүн падышасы пил болсо...

Африка жомогу

Токойдо чөөлөр жээрge тамагы жок ач калган кез эле. Карыя чөө:

— Курсакты тойгузбасак болбойт, сiler күтүп тургула, -деп пилди из-деп жөнөдү. Пилдин конурутгуда жаңыртып бир дарактын түбүнде уктап жаткан экен.

Чөө ага кыйкырды эле, ал үчүн чымындын ызылдаганындай да сезилбей уктай берди. Айласы кеткен чөө пилдин калың бутунан тиштеди эле ойгонуп кетти.

— Кымбаттуу досум! Кечирип кой, сени такыр ойгото албагандыктан, тиштөөгө туура келди. Сага жакшы кабарым бар. Биз чөөлөр өзүбүзгө падыша кылып, сени шайлайлы деп жатабыз, макулсунбу?

Аны уккан пил ойлонуп калды. Анан ал башындағы шапкасын ондол:

— Иштерим көп, бирок сiler мени тандаган болсоңор, мен макулмун. Бир гана шартым бар. Мага күнүгө эртең менен бир казан толо мөмө алыш келип берип турасынар. Аңсыз падыша боло албайм! Анда чөө:

— Албетте, сага каалаганыңды, ал турсун кеч күздө муз аралашкан бал да берип турабыз, -дейт.

Пилдин шилекей ағып, чөөнүн артынан ээрчип жөнөйт. Кытмыр чөө аны саздак жерге ээрчитип бараткан эле. Саз чөөнү көтөргөнү менен пилди көтөрө албай, ал улам баткакка баташтайт.

Көкүрөгүнө чейин баткакка батып кеткен пил:

- Чөө, мени куткарчы, мен сенин падышанымын да! -деди.
- Оо, пилим, менин күчүм сизди куткарғанга кайдан жетсис?
- Анда чөөлөрдүн баарын чакыр! Мен сilerдин падышанармын да!
- Алар аябай ачка. Өздөрү аран турган немелер сени куткармак беле? -дейт.



Пил эмне кылмак. Кышка деп катып койгон тамак-ашынын кайда экенин чөөгө айттып берди. Чөөлөр пилдин каткан тамагын жеп, курсактарын тойгузушту. Аナン пилди чогуу куткарышты.

Бирок пил болсо кышка даярдаган тамактарынан куру жалак калды.



22-февраль



Күн менен түн бири-биринин кантип бөлүндү?

Япон жомогу

И занаги менен Изанами кудайы асмандағы асма көпүрөдөн кийин де-циздин ортосундагы Оногоро аралын жаратты. Бул аралдын ортосуна бийик, кооз тирек орнотушту. Изанаги тиректин оң жагынан, Изанами болсо сол жагынан айланды. Аягында бир жерден жолугушту.

Алгач Изанами:

– Ах, кандай гана сулуу жигит! Изанаминин озунуп биринчи сүйлөгөнүнө макул болбостон “тиректи кайра айланалы”, -деди.

Кайра айланышты. Мунусунда Изанаги сөз баштады.

– Ах, кандай гана сулуу кыз! Алар ўйленүшүп баш кошушту.

Аралдарды, дарыяларды, өсүмдүктөрдү жана айбанаттарды жаратышты.

Аナン мындаи деди:

– Сегиз арал мамлекетин, тоолорун, дарыяларын, өсүмдүк жана айбанаттарын жараттык. Күн тенири Ама Тарасу да ушинтип жараган. Ата-энеси Ама Тарасуну асманга жөнёттү. Ошол күндөн бери ал нурларын дүйнөгө таратууда.

Экинчи баласы ай Тенири Чуки Йуми болду. Анын күмүш нурлары бир тууганынын алтын нурларындай эле сонун эле. Мындан улам аны да асманга жөнётүштү.

Асмандағы бул эки бир тууган бардык бир туугандар сымал кәэде уруша кетишичү. Балдарынын урушпоосу үчүн Изанами менен Изагани алар үчүн эки башка жол салышты. Күн менен түн ушинтип бөлүнүп калган экен.





23-февраль



Уста жана күжүрмөн аюу

Италия жомогу

Тоо этегиндеги токойдун жээгинде бир адам жашаган экен. Ал адам дый-канчылык кылчу эмес. Ат, өгүздөрдү арабага куруу үчүн колдонулган моюнтурук жасоо менен алектенип, дыйкандарга сатып бардар турчу. Токойго барып, зарыл дарактарды кесип, аларды ийип, бүгүп кургатчу. Токойдо жашаган жандыктар адамды дайыма көргөндүктөн, зыянсыз экендигин билишчү. Келгенде качышчу эмес. Аларга тамактын калдыктарын, жем бергендиктен өз адамдай кабыл алышчу. Аттүгүл, ээрчиp үйүнө чейин келишчү. Алардын ичинде бир аюу бар эле. Устанын үйүнүн айланасындагы бакчадан кетчү эмес. Жыгач устанын чебердигине суктанып, өзү да ошондой уста болгусу келчу экен.

Күндөрдүн бириндеги устаны туурагысы келди. Устанын дайыма жыгач кыйган жерине келип, жаш көчтөттердү жулду. Дайыма көрүп жүргөндөй устаны туурап, моюнтурук жасаганга кириши. Бирок жыгачты ийейин десе эле, карс-карс этип четинен сына баштайт. Токойго барып жаңыларын алып келсе да сывнат. Аюу ушинтип отуруп бир топ жердин бак-дарактарын жок кылат. Бирок ишинен майнап чыкпайт. Тажаганда устанын үйүнө барат.

— Уста, менин аракетимен эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Айлар бою сенин жасаганынды байкап, ар бир кыймылынды кайталадым. Кайсы жыгачты колдонгонунду да билем. Бирок жасасайын десем, болбой жатат.

Уста аюуга:

— Кесипти жалаң гана байкоо менен үйрөнө албайсың? Кайра-кайра жасап, сабырдуулук менен үйрөнүшүн керек. Сенин кемчилигин сабырсыздыгың. Жыгачка заматта бычым бергүй келет. Жыгачты акырындык менен бүгүп, кургатып, анан устачылыкка пайдалануу керек. Бул сенин кесибиң эмес. Андан көрө бул ишти жасабай эле кой, -деп кенеш берет.

Ошондо аюу чындалап эле уста болоюн деген оюнан баш тарткан имиш.

●●●
24-февраль
●●●

Төрт балапандуу таарчы

Немец жомогу

Жайдын толуп турган кезинде таарчы төрт балапанын чоңойтуп жаткан. Күндүзү аларга жем таап келип берет. Убакыт өткөн сайын балапандарынын торолуп атканына кубанат.

Алар канат байлап, уядан чыгып, учканды үйрөнүп жатканда каттуу шамал аларды уясынан учуруп кетет. Апасы балдарынын коштошпой учуп кеткенине ыза болот. Кыш келгенде төрт балапан учуп келип, апасы менен учурашып, кантип шамал учуруп кеткенин, эми жашоолору кантип етүп жатканын баян-дап беришет. Алардын эн улуусу:

– Алгач талаада жашап сөөлжан топтодум. Алча, алмурат жеп, ач калган жокмун.

Энеси:

– Жашоо татаал, башкаларга тийиштүү нерселерди жесен, башына мүшкүл иш түшүшү мүмкүн,-дейт.

Экинчиси:

– Мен адамдарга жакын бир жерде жашадым. Алардын таштандыларын, үй жандыктарына берген тамактардан жеп, кыйналган деле жокмун.

Энеси:

– Балам, адамдардын жанында, ақмакчылык да көп болот. Бул да коркунуч алып келет,-дейт.

Үчүнчүсү:

– Мен жолдон тапкан нерселер менен курсагымды тойгозуп жүрдүм,-дейт.

– Жолдор коркунучтуу, сен жем топтоп жүргөндө, тентек балдар таш менен согушу мүмкүн.

Төргүнчүсү:

– А мен болсо токойдо каалаганымдай жашадым.

– Кенжем болгонуна карабай, эң акылдуу сен болуптурсун. Эркин жашоо гана эң жакшы жашоо болот. Сенин жашооң башкаларга өрнөк болот деген экен.



25-февраль

Төөлөрдүн буттары эмнеге ийри?

Африка жомогу

Төөлөрү көп арап мамлекетинде бир башкacha тайлак туулуп, буга чейин башка тайлактар жасабаган нерселерди жасагысы келчу экен. Бир күнү атасына:

— Мен учкүм келет, -дейт.

— Балам, төөлөр учпайт, канаттуу күштар, жарганаттар, чымындар, аарылар, көпөлөктөр учат. Кээ бир тыын чычкандар менен балыктардын учканын да угуп жүрөм. Бирок төөнүн учканын көргөн эмесмин. Сенин канатың жок, учканды кой, оюнду өзгөрт! -дейт атасы.

Тентек тайлак оюнан кайтпай, күштардын түктөрүн, атүгүл, каздардын жана ердөктөрдүн канаттарын топтойт. Түктөрден өзүнө канат жасайт. Аларды бири-бирине байлан, тепкич менен мунарага чыгат. Ал жерден өзүн ылдый таштап, канаттарын серпип-серпип калат. Эки канаты чачырап кетет. Өзү таштай болуп жерди көздөй кулайт. Бирок аны кандайдыр бир керемет күч колдоп, жерге кулабай, мунаранын түбүндөгү кездеме саткан соодагердин кездемелеринин үстүнө түшөт. Ээсинен таяк жебеш үчүн качканга аракет кылат. Бирок жакшы чуркай албайт. Көрсө, мунарадан учуп түшүп келатканда, эки буту эки жакка талтайып калыптыр. Ошол окуядан кийин төөлөрдүн буттары ийри болуп калган экен.



26-февраль

Армандуу үкү менен көгүчкөн

Венгр жомогу

Картан үкү бактын бутагына конуп алыш, капалуу отурган. Аны байкап калган көгүчкөн:

— Сүйүктүү үкү, сени ката кылган эмне? Жаздын келгенине машырканып, кубансаң боло! -дейт.

— Кайдан кубанайын, карыбым, ал аз келгенсип ооруп калыптырмын, жал-

гыздык болсо жанга батат, -дейт үкү.

– Ой, сенде бала, небере, тууган деген жокпу?

– Балалуу болуш үчүн үйлөнүш керек эле. Үй-бүлөлүү болуу да оной иш эмес да. Эгерде бала-чакалуу болсом, керээли-кечке баламды багам деп куурал иштеп журмөкмүн. Туугандарым менен болсо мамилем начар, көп жылдардан бери алар менен катташпайм. Билесин, досту биз тандайбыз, бирок тууганды тандай албайбыз. Айттор, мага туугандарым жакпайт, ошондуктан алар менен мамиле түзгүм келбейт.

– Буга чейин бир да досун болгон жокпу?

– Ээ, достор адамдын башына маселе жарагат. Тенирим мени достордон куткарсын, мен душмандардан коргоно алам, билесин. Достор адамды артынан канжар менен урат. Аларга ишенсен, бир күнү күтүүсүздөн оор абалга алып келишет. Эн жакшысы эч ким менен дос болбош керек!

– Эй, үкү! Сенин жашоондо жактырган бирөөн болду беле деги?

– Жок, мен эч качан эч кимди жактырган эмесмин.

– Ээ, андай болсо арыздануунун да кереги жок.

Ошентип көгүчкөн ага айтаарын айтып, токойдун жыпар жытын жыттап, өз жолуна түшкөн экен.



27-февраль



Куу чөө

Индус жомогу

Mаймыл арстанды, ал эми арстан маймылды олтүрүптур. Ал мындаиды чаболуптур.

Ратнапур аймагында Ратнасика аттуу жигит жашачу экен. Мунун эң жакшы коргөн иши ан уулоочулук болгон дешет. Ал көбүнчө арстанга ууга чыккандыктан “арстан олтүргүч баатыр” деген атка конунгтур. Айланадагы бардык арстандар анын атын укканда жүрөктөрү зыркырап, абдан коркушчу.

Ошондун улам ал аймактагы арстандар башка жакка жер которуп кетишкен. Ошол аймакта бир чөө үйүрү менен жашачу. Ургаачы чөө бир күн:

– Биз балдарды ишеничтүү бир жерге көчүрүшүбүз керек. Аба муздал, суук түшө баштады. Ооруп калышы мүмкүн, - дейт.

Эркек чөө ийин издең жүрүп, ақырында арстандар таштап кеткен үнкүрдү табат. Балдарын ошол жерге көчүрүп барышат. Түнү бою эркек чөө балдарын үнкүрдүн кире беришинде кайтарып чыкчу болот.

Бир түнү ал адаттагыдай эле үнкүрдүн оозунда отурса, аларды көздөй бир арстан чуркап келе жатканын көрөт.

Арстан падышанын каарынан качып, бул аймакка жер которгон эле. Чөө арстанга күчү жетпей турганын билет. Ошол эле мезгилде бир чара көрбөсө, анын үй-бүлөсүнө коркунуч бар эле. Ошондуктан башына бир ой келип, түгөйүнө кыйкырат:

– Арстан келатат. Мен үнкүрдүн оозунда күтөм, мен сага ханышам,-деп кийкырганда, сен мага “үгүп жатам, таксырым, арстан өлтүргүч мырзам! Кандай буйрук бересиз!” -деп жооп бер.

Бир аздан кийин арстан ийинге жакындаганда, чөө арстанды эми көргөндөй ийинге башын буруп үн чыгарат.

– Ханышам!

– Үгүп жатам, таксыр, арстан өлтүргүч мырзам! Кандай буйрук бересиз? -деп жооп берет. Аны уккан арстан дароо токтоп, коркуп кетет да, артын карабай качып жөнөйт. Тоо этегине жетип калганда дарактын башында отурған маймылды кезиктириет. Маймыл ага:

– Дардес арстан! Эмне мынча тез алдандын? Ал падыша эмес, болгону бир чөө, -дейт.

Арстан маймылдын экөөбүз кайра чогуу баразы дегенине макул болот, бирок коркконунан анын куйругуна өзүнүн куйругун байлап алат. Үнкүргө жеткенде экөөнүн келатканын көргөн чөө:

– Азamatсың, маймыл! Качып кеткен арстанды куйругуңа байлап, бутумдун алдына алып келдин. Сени баш вазир кылып дайындай! Арстанды кармаш оңойбу? -деп алаканын ушалайт.

Коркконунан жаны чыккан арстан маймылды сүйрөгөн бойдон качып кетет. Болгон күчү менен чуркап баратып, кулап аскага урунуп өлүшөт.

Жомоктун аягы ушундай. Ошондон улам арстанды маймыл, маймылды арстан өлтүргөн деген имиш эл оозунда айтылып жүрөт.

28-февраль

Мадрид, Рим жана кичинекей тоок

Италия жомогу

Yзак убакыт корушпой жүрүп, Рим менен Мадрид аттуу эки пикирлеш жолугуп калышат. Түн ичинде Римдин аттары жоголуп кетет. Курсактары аябай ачат, колдорунда болгону кичинекей тоок бар эле.

– Бул тоокту белүп жесек, экөөбүз тен ач калабыз. Ошондуктан бул тоокту бирөөбүз гана жейли. Жок дегенде бирөөбүз тойгандой бололу, -дейт Мадрид.

– Макул, бирок кимибиз жейбиз, -дейт Рим.

– Экөөбүз тен азыр жатып уктайлы, көргөн түштөрүбүздү унуптайлы. Ким эң жакшы түш көрсө, ошол жесин, -дейт Мадрид.

Түн бир оокумда Мадрид туруп тоокту жеп, тооп алып кайра уктап калат. Эртең менен Рим түшүн айта баштый:

– Түшүмде хан сарайында отуруптурмун. Алмаз, изумруд таштар менен кооздолгон тактым бар экен. Бир даназалуу жердин падышасы окшойм. Айланамда кызматчы кыздар жайнайт. Алдыма бир дасторкон жайылды.

Жашоомдо мындай дасторкон көргөн эмесмин! Тамактардан даам татайын десем, эмнеден баштаарымды билбейм. Ырчылар, бийчилер... А сен түшүндө эмне көрдүн?

– Мен дагы сени көрдүм, сен айткандай падыша экенсин. Досум жакшы тамактарды алдына кюоп жеп жаткан экен, эми бул тоокту жебейт да деп, тоокту мен жеп салдым. Сен ал жерде жыргап ошончо тамак жеп жатсан, бул кичинекей тоокту жебейт элең да, чынбы?

Римдин кыжыры кайнайт, бирок сөз кайтара албай отуруп калат.



29-февраль



Балта жутар

Кыргыз жомогу

Илгери бир заманда Чомотой аттуу саятчы болгон экен. Ал бүт күштардын тилин билчү экен. Бир күнү өз ўйунун жанында дөңде отурса, бир көк жору учуп келет да, Чомотой саятчыга салам берет. Андан соң саятчыга катуу таарыныч айтат: “Мен болсом бардык күштүн чону, зору, төрөсү болом. Анын үстүнө сакалдуумун, жүндөрүм да буудайыктыкындай чаар. Таз жорудай тарп аңдып, сасыган эт жебеймин. Тишиме, тамагыма жумшак деп соөк гана жеймин. Бир гана адамзатка таарынычым-мени жада калса бүркүткө да тенебей жору деп коюшат экен, өз атымдан эле айттайбы? Кумайыктын энеси буудайык десе болбойбу”, -дептир. Чомотой карыя боору эзилгенче күлүп:

— Мына, мына муну жутуп жиберчи, мен бир жакшы ат берейин, -деп колундагы ак балтаны сунду. Көк жору “ап” эткизе сугунуп жибериптири. Ошондо саятчы:

— Анык “балта жутар” экенсин, -дептир.

Кек жору ошондон баштап “Балта жутар” аталыптыр жана саятчынын койгон атына ушул күнгө чейин ыраазы экен.



Март



Март

- 1-март. Аюу, түлкү жана бир чойчек май. Норвегия жомогу.
- 2-март. Ала чымчыктын жыл сүрүүсү. Италия жомогу.
- 3-март. Дениздин суусу эмнеге туздуу? Япон жомогу.
- 4-март. Мышык менен ордектүн достуту. Венгр жомогу.
- 5-март. Коркок чабалекей. Венгр жомогу.
- 6-март. Карышкыр менен түлкү. Француз жомогу.
- 7-март. Кедей менен жылан. Немец жомогу.
- 8-март. Энелер күнү. Чех жомогу.
- 9-март. Ат жалгыздыкты кантип женди? Венгр жомогу.
- 10-март. Айбанаттардын узун кулак падышасы. Чех жомогу.
- 11-март. Бүргө менен чымын. Швед жомогу.
- 12-март. Шамалдын баштан өткөргөндөрү. Африка жомогу.
- 13-март. Түлкүдөн даарыгер чыгабы? Орус жомогу.
- 14-март. Жылкы болгон өгүз. Кыргыз жомогу.
- 15-март. Чайнектин тағдыры. Дания жомогу.
- 16-март. Күкүк менен Зейнеп. Кыргыз жомогу.
- 17-март. Ала була каздар. Башкырт жомогу.
- 18-март. Дениз аттары кантип пайда болду? Филиппин жомогу.
- 19-март. Жети күн. Венгр жомогу.
- 20-март. Жакшылык кайтабы? Венгр жомогу.
- 21-март. Чабалекейлер. Венгр жомогу.
- 22-март. Индеец менен иттин достуту. Индеец жомогу.
- 23-март. Эмне үчүн күкүк башкалардын уясына жумурткалайт? Африка жомогу.
- 24-март. Жолборсту алдаган түлкү. Азия жомогу.
- 25-март. Бүтпөс жомок. Орус жомогу.
- 26-март. Төөлөр кантип жарапалды? Грек жомогу.
- 27-март. Арстан менен зебра. Африка жомогу.
- 28-март. Түлкү, аюу жана кедей. Венгр жомогу.
- 29-март. Чабалакей эмне үчүн даракка уя салбайт? Африка жомогу.
- 30-март. Күч бирдикте. Кыргыз жомогу.
- 31-март. Атасы менен баласы. Кыргыз жомогу.



1-март

Аюу, түлкү жана бир чойчөк май

Норвегия жомогу

Aюу менен түлкү абдан жакын дос экен. Түлкүнүн айтканы боюнча алардын ортосунан суу да өтпөйт, ал эми аюунун айтканы боюнча досу каалаган кезинде сызга отургузуп коёт.

Бир күнү экөө айланып жүрүп дыйкандын арабасынан бир чойчөк майдын түшүп калганын көрүштөт. Кышында жейбиз деп, бүлдүркөндүн түбүнө көемпүү коюшат. Уктап, эртен менен турара замат түлкү секирип туруп:

– Келатам, келатам, -деп кыйкырган бойдон чуркап кетет. Уйкусу каттуу аюу аны укаса да, кайра уктап калат.

Түлкү катып койгон майларынан бир аз жеп кайра келет. Келип уктап, кайра турушканда аюу түлкүнүн оозунун айланасынын эмнеге май болгонун сурайт.

– Биздин туугандардын бириси балалуу болуптур, алар тамак беришти, аябай жедик да, ошондон, -деп койду.

– Аюу атын ким коюшту десе, түлкү бир саамга ойлонуп, “Даамын таттым” коюшту, -деп жооп берди.

Кийинки күнү түлкү дагы “келатам” деп кыйкырган бойдон кетип, эртеси күнү дагы бир тууганынын балалуу болгонун айтат. Атын “Жарымы калды” коюшканын, үчүнчү күнү баягы кылышын кайталап, абдан сулуу бала туулганын аюуга кабарлап, атын “Бүттү” деп коюшканын айтат.

Бир күнү аюунун май жегиси келип, бир даам татсам деп барып караса, бош идиш турат. Ачууланып:

– Муну экообүздөн башка эч ким билчү эмес. Муну сен эле жедин, -деп ачууланат.

Түлкү куулугун пайдаланып:

– Балким, сен жедин. Түнү басып кетчү адатың бар эле. Экообүз чогуу кайра бир түн жатып королү, эртен менен кимдин оозу майланат экен, -деп аюуга бир тийди.

Уйкусу каттуу болгон аюу кайра эле терең уйкуга кирди. Түлкү идиштеги майдын калдыгын алып келип, аюунун оозунун тегерегине сүйкөп койду.

Эртен менен аюу ойгонуп, оозунун май экенин байкап, чындал эле мен же-гем го деп ойлооп, түлкүден уяллып калды.





2-март



Ала чымчыктын жыл сүрүүсү

Италия жомогу

Aла чымчык дарыя тарапка учту. Учуп баратып дарыялардын үнүн укуту. Булактардан чыккан таза суулар агып отуруп, дарыяларга көшүлганнын көрдү.

Дарыянын көрүнүшү ала чымчыкты коркутту. Суунун үстүндөгү калың муз эрип, көк түстөгү сууга айланган эле. Айланадагы бардык муздар эрип, дарыяга кошуулуп агып жаткан. Ала чымчык учуп баратып ак-кара түстөгү назик күштү көрдү.

— Чиви, Чиви, эмнеге күйругунду эки жакка чайпап жатасың?

Анда назик күш:

— Сен мени тааныбайсыңбы? Менин атамы Күйрук шыйпаңдаткыч.

Ушундай да ат болот бекен деп таңыркап сураганда, дарыя тараптан кулакты тешин кете турғандай бир ачуу үн чыкты. Күйрук шыйпаңдаткыч чочуп, экинчи даракка барып конду. Ала чымчык турган жеринен жылган жок. Дарыянын үстүндөгү муздун жарылганын байкады. Муздун астынан аккан кардын суусу музду жарып ийди. Дарыянын суулары жарылган муздар менен кошо агып жатты. Бир кезде суудагы ар кыл күштэр: жапайы өрдөктөр, каздар кайрадан дарыянын жанданганына сүйүнүп жатышты. Аккан суулардан жем издей баштاشты.

Ала чымчык болгон күчү менен эң улгайган чымчыктын жанына учуп барды.

— Муз жарылды, муз жарылды! -деди. Улгайган чымчык ага:

— Көрүп турғаныңдай жаз алгач кырларга, анан дарыяга келет. Март айы бардарчылык айы. Сен азыр токойго бар, ал жакта эмне болуп аткандыгын көрүп, анан кайра мага кел, -деди.

Ала чымчык толкундануу менен токойду көздөй учту.



3-март



Дениздин суусу эмнеге туздуу?

Япон жомогу

Илгери ёткөн заманда эки бир тууган болуптур. Улуусу бардар турса, кичүүсү жакыр турчу экен. Антип-минтип жаны жыл жакындан калыптыр. Кичүүсүнүн жаны жылды тосуу үчүн бир табак күрүчү да жок болгондуктан, агасынан күрүч сурап барат. Агасы болсо каардуу, кара ниет адам эле, көп акчасы жана күрүчү болгонуна карабай, тууганына бир табак күрүч да бербей коёт.

Кичүүсү үйүнө ката болуп баратып, жолдон ак сакалдуу карыяга жолугат. Ал карыяга болгон окуяны айттып берет. Карыя:

– Ээ, балам, сен ага ката болбо, мен сага арпа нан берем. Аны алыш, токойдо-ту үнкүргө бар. Ал жерде эргежелдер жашайт. Нанды аларга берсөн, алар сага алтын жана күмүш беришет. Аларды такыр алба, бир нерсе берели, каалага-нынды айт десе, таш жаргылчагын сура, -дейт.

Карыя айткандай болот. Эргежелдер алтын, күмүш, асыл таштарын сунушта-ганына карабай, жаргылчагын гана аларын айттат. Эргежелдер:

– Жаргылчак биздин эң негизги байлыгыбыз. Макул берели, кармагычынан онго бурасан каалаганың орундалат, солго бурасаң токтойт,-дешет.

Кубанган жигит үйүнө барат, күрүч каалайм, көп күрүчүм болсун -дейт. Тे-тирмenden күрүч ага баштайт. Сол тарабын бураганда, токтоң калат. Жубайы экөө таң атканча үй, буюм, мал, акча, асыл таштардын баарын алышат. Кечинде досторун чакырышып, дасторкон жайышат.

Агасы алар мынча байлыкты кайдан алганын билгиси келип, андый баштайт. Бир күнү колуна жаргылчак алган ииниси мындай дегенини угуп калат:

– Таттуу, таттуу, таттуу каалайм!

Аңгыча айланага таттуу жайнап кетет. Агасы иинисинин жаргылчагын уур-дап, дарыянын жээгингидеги кайыгына түшөт. Бир аралга барып, каалаган нер-сесин алгысы келет.

Кайыктын калагын тартып жатып курсагы ачат. Жанындағы нанды, жумурт-каны чыгарат, бирок тузду алууну унуктан экен. Жаргылчак оюна келип, ай-лантып, туз туз туз каалайм, -дейт. Тегирмenden туз ага баштайт. Кантип ток-

тотууну билбей, далдырап туруп калат. Кыска убакытта кайыгы тузга толуп калат. Жарғылчактын сабын солго бураганды билбейт, туз чыга берет. Токтобой ага бергендиңен деңиздин суусу түздуу болуп калган имиш.



4-март



Мышык менен өрдөктүн достугу

Венгр жомогу

Бир замандарда чоң токайдун четинде чакан там бар экен. Ал там кичинекей көрүнгөнү менен чоң бакчасы бар эле. Бакчанын чондугун ушундан билгиле, өрдөк аны айланып чыгуу үчүн эртөн менен жолго чыкса, кечинде араң жетчү экен.

Бир күнү өрдөк бакчаны айлануу үчүн эртелеп жолго чыгат, бир гана кемчилиги жаңында тууганы, досу жок. Жолдон алмурат дарагынын астында отурган мышыкка жолугат. Мышык:

- Кутмандуу таңын менен, өрдөк, сен жалгызысыбы? - деп суроо берет.
- Ооба, мен да жалгызмын, -деп жооп берет өрдөк.
- Бирок бул таң каларлык деле нерсе эмес. Адатта мышыктар жалгыз болот, бирок өрдөктүн жалгыз жүргөнүн биринчи жолу көрүп жатам.
- Ооба, мен жалгызмын, сени менен дос болсом болобу?

Мышык сүйүнүп:

- Ооба, кел бакчаны чогуу айланалы,-дейт.
- Болот, болот, чогуу сууга да сүзбүз.
- Сүзбүзбү? Мен сүзгөндү билбейм, сууну жактыра бербейм.
- Оңой, канаттарыңды чырпып, пардалуу буттарыңды кыймылдатасын.
- Менин канатым жок, пардалуу бутум да жок. Эгер кааласаң, даракка чыгабыз. Бул абдан кызыктуу оюн, -дейт мышык.
- Мен даракка чыга албайм, тырмактарым да жок.

Эки кичинекей жандык бири-бириңен айырмалуу экендиктерин андашат. Бир маалда аларды көздөй чуркап келе жаткан итти көрүп калышат. Экоо тен коркуп бири-бириң кучакташат. Ит алардын жаңынан чуркап өтүп кетет.

Өрдөк:

- Мен даракка чыга албайм, сен сууда сүзэ албайсын, бирок корккон кезде



бири-бирибизге жөлөк боло алат экенбиз. Демек эн жакын досторбуз. Айырма-быз болсо ортобуздагы мамилени суутпайт. Эмне дейсин?

Мышык:

— Ооба, биз эн жакын дос боло алабыз. Жүр, бакчаны чогуу айланалы, -дейт. Ошентип өрдөк менен мышык бакчаны чогуу айланышат.



5-март



Коркок чабалекей

Венгр жомогу

Илгери откөн заманда бир ойноок, акылдуу мышык болгон экен. Бардык нерсеге башын салып, жыттап, даам татып көрчү. Ойнооктуктан сырткары аябай ақылдуу да экен. Ал абдан сезимтал болгондугу үчүн, эс тутуму да абдан жакшы эле.

Бир күнү тырмактарын алгач сууга, анан буудай салган капка салат. Ным бутуна буудайдын жабышканын көрүп, оюна бир нерсе келет. Буудай эгилген талаага барып, чалкасынан жатып, таманын жорору каратып алат да, таманын-дагы буудайларды күштар келип жешин күтөт.

Күштар чындан эле мышыктын таманындагы буудайларды машак деп ойлоп учуп келип коно башташат. Мышык шамдагайлык менен алардын бириң карман алат. Ақылдуу мышык күнүгө ушул ыкманы кайталап, таманына конгон күштарды карман жечү экен.

Мышыктын мындай жоругун бир баамчыл чабалекей байкап калат. Бирок ал абдан коркок болгондуктан, талаадагы буудайлардын баары мышыктын таманына жабышкан деп ойлойт.

Ошол күндөн баштап буудай эгилген талаага жолбой калат. Мышыкка жем болгондон корккон чабалекей такыр талаага барбастан, ачка калган дешет.



6-март



Карышкыр менен тұлқу

Француз жомогу

Тұлқу соң казды карман алып, ачка отурған балдарына алып баратып карышкырга жолутуп калат.

— Казды мага бер! -дейт карышкыр көзүн қызартып. Тұлқунұн балдарынын ачка отурғаны менен иши жок. Ошентип ал казды алып, тұлқуну кууп иет. Тұлқу аябай ачууланып, “шашила, бир күнү өчүмдү алам” деп өзүнө-өзү ант берет.

Тұлқу бир күнү дарыянын жээгінде бир балық карман алып жеп жаткан. Соң балыктын күйругу гана калғанда карышкыр алыстан көрүнөт. Карышкыр тұлқудөн балыктын күйругун тартып алат, анда тұлқу өч алуу убагы келди деп ойлонот да, карышкырга мынданай дейт:

- Кааласан, мындан да чонураак балық кармайлы.
- Кантитп кармайбыз, мен балық кармаганды билбейм, -дейт карышкыр.
- Ой, ал опоной эле, бир себет жана бир аз жип болсо жетет. Сен аны тап, калғанын мага кой, -дейт.

Карышкыр жакын жердеги қыштактан себет менен жип таап келет.

Тұлқу жиптін бир учун себетке, әкинчи учун карышкырдын күйругуна байлайт да:

— Эми дарыяга киребиз, сен алдыга бас, мен артыңан күйругум менен балыктарды себетти көздөй кууймун, деңизден чыккандан кийин балыктарды бөлүшүп алабыз. Бирок сен суунун ичинде жүргөндө артыңа такыр караба, антсен балыктар чочуп кетет да качып кетишет, -деп катуу көрсөтмө берет. Карышкыр ага макул болуп, сууга киришет. Карышкыр алдыда, тұлқу болсо күйругун бир бул жакка, бир тигил жакка шыйпаңдатымыш болуп, себетке суунун астындағы таштарды толтура берет.

Себет барган сайын оорлошо баштайт, дарыянын ортосуна келгенде оорлошуп, карышкыр араң тартып калат.

Ошондо карышкыр тұлқүтө:

— Тұлқу досум, себет толду окшойт, экөөбүзгө жетет ко ушул балық, -дейт.

Ал эми тұлқу ага минтип жооп берет:



— Макул, сен күтө тур, мен жээктен бир кап таап келейин да, себетти бошо-тоюн,- деп карышкырды күйругуна себет байланган бойдон таштап коёт. Өзү чуркаган бойдон айылга барат да:

— Малыңардын душманы карышкыр дарыянын ортосунда турат, -деп кыштактын элине кыйкырат. Кыштактын эли союлдарды алып, дарыянын ортосундагы карышкырды көздөй жөнөйт. Бир топ караандын келе жатканын көргөн карышкыр жулкунуп атып, күйругу үзүлүп кетет. Ошентип карышкыр күйрук-суз калат.



7-март



Кедей менен жылан

Немец жомогу

Kыштын суугунда дыйкан айдоо жерине көз салып койгону чыгат. Да-рактарына коён, эчки зыян берип-бербегенин текшерет. Карда тулку, карышкырдын изи бар жогун карайт. Баскан сайын тоңуп калган кардан кырч-күрч деп үн чыгат. Тоңуп калган дарыянын жанынан етүп баратканда:

— Өлүп баратам, мага жардам бер! Сууктан тоңуп жатам, -деген үн угутат.

Айланасын карап, эчтеке таптай, жолун улантат. Кайра эле:

— Өлүп баратам, мага жардам бер, суукта тоңуп жатам! -деген үн кайталанат.

Адам жакшылап караса, жылан жардам сурап аткан экен. Таштап кеткенге конұлұ тынчыбай, өнгөтүгүн салып үйүн алып келет. Чүпүреккө ороп, очоктун жанына коёт. Жылан жылынган соң, баарын уннуп, эски кылыштарын баштайды. Оролгон жеринен чыгып, аны куткарған кедейдин бутун көздөй жөнөйт. Чагайын деген кезде кедей жыланды көрүп калып, балта менен чаап жиберет.

-Демек, жан чыкмайын жаман мүнөз калбайт тура. Мен аны өлүмден сактап калдым, ал болсо жаман адатын карматып мени чагайын деди,- деген экен.







8-март



Энелер күнү

Чех жомогу

Илгери өткөн заманда жомоктор дүйнөсүндө Янчика аттуу тил алчаак, бирок абдан тентек бир бала болуптур. Анын кичинекей сыйкырдуу оюнчугу бolor эле.

“Хип хоп тилегим каалаган кылышына кирейин”-деп койсо, анын каалаганы ишке ашчу. Кээде чымчык болуп учса, кээде тыйын чычкан болуп дарактарга чыгып, кээде элик болуп ойночу.

Бир күнү мамалакка айланып, токойго барып, бир картан аюуга жолутат.

– Кутмандуу күнүнүз менен, карыя аюу. Мени көрүп, мамалак деп ойлобо. Мен жомоктор дүйнөсүндөгү Янчикамын.

– Аа, сен тууралуу көп уккам.

– Чабалакей болуп учканымда бүркүт мага кол салганын уктунуз беле?

– Аа, кантып бүркүттөн качып кутулдун эле? Бир жерге жашынып калдыңбы?

– Жомоктор дүйнөсүндөгү ўйуме, апамдын жанына качып кеткем. Апам мени бүркүттөн сактап калган.

– Кердүнбү, балам! Апанын болгону кандай жакшы! -дейт аюу. Бирок укканаима караганда балык да болгон экенсин.

– Балыкчылар мени суудан карман алышп, келбетиме аябай суктанып жатышканда, апам келип куткарған.

– Апалау болгон кандай гана жакшы!

– Ооба да. Мен кааласам жылдыздарга чейин бара алам, кааласам деңиздердин түбүнө түшүп кете алам. Жер астына да кире алам, башыма бир иш келсе, апам куткарып каларын билем. Ўйғө келгенимде апам мени өөп кучактыйт. Кичинекей бир баланын сыйкырдуу оюнчугунун болгону абдан жакшы, бирок апасынын болгону андан да жакшы! Силер эмне деп ойлойсунар, балдар?

●●●
9-март
●●●

Ат жалғыздыкты кантип женди?

Венгр жомогу

Kариянын жалғыз атынан башка әч нерсеси жок эле. Аттын да таянаары карыя. Бир күнү ал жалғыздыктан тажап, өзүнө окшош жылкылардын үйрүнө кошулыгусу келди. Кожоонунан уруксат алды.

Бирок кечке қырларда айланып жүрүп, бир да жылкы аттууну көрө албады. Капаланган ат чарчап түлкүнүн үңқурунүн жанына жата кетти. Түлкүнүн баласы чыга калып, ак боз ат жатканын көрүп, кайра артка кире качты. Түлкү аландаган баласынан эмне болгонун сураса, баласы ага минтип айтты:

- Кар жааган го чамасы, сыртта чоң ала була нерсе турат. Энеси:
- Жайында кар жаачы беле! Ал эмне экен? -деп чыгып караса, бир ак боз ат уктап жатыптыр.

Түлкү атты кантип кетириүүнүн айласын таптай, карышкырга барып минтет:

- Карышкыр, менин үйүмдүн жанында бир олжо бар. Мен аны үйүмө киргизейин десем, батпай жатат. Балким сенин үйүнө батат, анан экөөбүз белүп аларбыз!

Карышкыр “макул” деп ичинен мылжыйып күлүп, “үйүмө киргизип алайын анан калганын көрөрбүз” -деп ойлонот.

Барып атты көрүп, “бул мага бир жумага жетет”, -деп ичинен сүйүнөт. Бирок мууну үйүмө кантип алып барам? – дегенде, түлкү карышкырга мындаи сунуш киргизет:

– Ой, ал оңой эле. Күйругун сенин күйругуна байлап тарт, мен артынан түртөйүн, ошентип алып баралы.

Айткандарындай кылышат, бирок ат чочуп кетип секирип туруп, карышкырды сүйрөгөн бойдон үйүн көздөй чуркап жөнөйт.

Үйгө жеткиче карышкыр өлүп калат. Аттын кожоону карышкырдын терисин сыйрып, базарга алып барып сатат да, анын акчасына ат сатып алат.

Ошентип буйруктанбы, же аттын үнү кудайга жеткенби, айтор, ат жалғыздыктан кутулуп түгөйлүү болгон экен.



10-март

Айбанаттардын узун кулак падышасы

Чех жомогү

Aйбанаттар бир күнү өздөрүнө падыша шайлап алгылары келет. Арстан олжосуна кетсе, аюу бал издең, карышкыр кой андыш, кантып олжо түйтүнсам деп, убара тартып жүрүшкөн. Ал эми тулкү болсо тооккандан тешик издең кыйналып аткан. Натыйжада жырткычтардын эч кимиси шайлоого катышпай калат.

Эшектер тартыпти сактап, бардыгы шайлоого катышышат. Ошентип эшектердин күнү тууп, алардын ичинен падыша шайланат. Шайланган эшек шашылыши түрдө башыны таажыны киет. Мыкты тикмечке арстандын терисинен кийим тикирип киет. Эшектер менен сүйлөшпей, качырларды тоготпой жалаң аттар менен жүргүп калат. Карышкырлардан жан сакчыларды, түлкүлөрден караполчуларды кызматка алат.

Эшектер абдан ачууланат. Эртеби-кечпі бизди эстейт деп үмүттөнүшөт. Караса, андай болчудай түрү жок. Алар нааразычылық билдирие башташат:

— Биз, эшектер, узун кулакты падыша кылып шайладык. Эми болсо ал айланасына аттарды топтот алды. Жырткычтарды сакчылыкка алды. Биз эстен чыгып калдык. Эшек падышага ушул жарашкан иши? -дешет алар.

Узун кулак падыша муну угуп калат. Украй калышы да мүмкүн эмес эле. Падыша катары мындай ушак айынга абдан ачуусу келет. Арстан терисинен тигилген тонун, таажысын кийип бардык эшектерди топтойт.

— Урматтуу эшектер! -деп сөзүн баштайт. Бул убакка чейин эшектен падыша шайланчу эмес эле. Бизге чоң оомат келди. Мындай жолдуулукту кандай сезбейсинер сiler? Сilerдин ичиндерден чыгып, арстанды, жолборсту, карышкырды, түлкүнү башкарып жатканга сүйүнбийсүңөрбү? Андан көрө мага жардам бербейсинерби? Баарыңар акмаксыңар, өзүңөрдү гана ойлойсунар. Мен болсо сilerди да ойлойм, оюм түз. Эгер макул болбосонор, таажымды, тонумду берейин, падышалыгымды таштап сilerге кошулаїын.

Эшектер таң калып карашат. Айлананы караса жырткычтардын бардыгы тегерете курчап альшыптыр. Бул жерде сен начар падышасың деген эшек чыгышы мүмкүн эмес эле. Эшектердин баары узун кулак падышаны алкышташат.



— Жашасын падыша! Жашасын алгачкы эшек падыша! -деп кыйкырышат.
Андан кийин сакчылардан эптеп сууруулуп чыгышып, жолдоруна түшүшөт.



11-март



Бүргө менен чымын

Швед жомогу

Жаш жигит төшөктө уктап жаткан эле. Ошол маалда төшөктүн бир бурчунан бүргө менен чымын жолугушуп калат. Бүргө чымынга:

— Сен аябай жакшынакай чымынсың, канаттарың да абдан жылтырап турат. Буттарыңды кайраштырып тазалаганың мага жагат. Бир гана кемчилигин-көзүң сыртка чыгып турат, ушуну эле таптакыр түшүнбөйм, -дейт. Анда чымын:

— Күлө берип көздөрүм ушундай болуп калган,-деп жооп берет. Бүргө анырая карап:

— Кайгы-капага толгон бул дүйнөдө күлө турган нерселерди кайдан табасың? -дейт.

— Оо, андай күлкүлүү окуяларды мен издебейм. Күлкүлүү нерселер алдыман чыгат. Мисалы чачы түшүп калган бир адамдын башына коном. Ал болсо менден кутулуш учун башын чаап иет. Анын кыйкырган үнүн бир уксан, күлө берип бооруң эзилет. Ой азыр да күлкүм келип жатат.

— Бүргө, сен да жакшынакайсың, тулку-боюн жараашыктуу. Бир кемчилигин-белиндин бир аз ийрилиги. Бул бүкүрүлүк кайдан? -деп сурады.

— Оор жүк көтөргөндөн болду. Мисалы, ушул жигитти да төшөктөн көтөрүп тургуда алам.

— Чын элеби, эгер аны төшөктөн тургуда алсан, сен дүйнөдөгү эн күчтүү жансын, -деди чымын.

— Анда мени байкап тур, -деп жууркандын астына кирип кетет.

Бир нечэ убакыттан кийин уктап жаткан адам онго-солго оонап, тырманып турға калат. Аны коруп каткырып күлгөн чымындын көзү чанагынан дагы да чыга түшкөн экен.





12-март



Шамалдын баштан өткөргөндөрү

Африка жомогу

Илгери өткөн заманда шамал адам кейпинде болчу. Ал да адамдардай жер жүзүндө жашап, айбанаттарга ан уулачу. Убакыт келип, бардык жандыктар сымал шамал да картаят.

– Эмне кылсам? – деп ойлонот. Ошол убакта ал күтүүсүздөн чоң күшкү айланат. Канаттарын ачып, абага учат. Кырларды, көлдөрдү, токойлорду басып өтөт. Тоолорго келгенче такыр эс албай жолун улайт. Тоодон өзүнө бир жай табат. Ушундан тартып, анын уясы ошол жер болот.

Ар күнү канаттарын жайып, өзүнө олжо издечүй. Күчтүү тулкусу, жайылган канаттары, курч көздөрү менен алыс мамлекеттерге барып, дүйнөгө саякат кылчу. Бул жандыктын мурун шамал болгонун эч ким билчү эмес.

Акыры чарчап эски уясына кайтып келип, жатып уктап калат. Эч көздөрүн ачпай уктайт. Ойгонгондо өзүн абдан жаш, күчтүү сезип калат. Көрсө, ал шамалга айланып калыптыр. Ошол күндөн баштап тоолорду, түздүктөрдү, токойлорду, дениздерди жана көлдөрдү кучагына алып согуп калган экен.



13-март



Түлкүдөн даарыгер чыгабы?

Орус жомогу

Айбанаттар дүйнөсүнүн падышасы арстан бир күнү ооруп калат. Башы чымырап, көздөрү ачышып, мээси чайкалгансыйт. Жан жөкөрлөрү то-кайдун дарыгери аюуну чакырып келишет. Аюу арстанды карап:

– Башын каттуу жибек кездеме менен таңгыла. Астына бир чөлөк бал койгула. Жесин, ашып калса мага алып келгиле, -дейт.

Арстан этеп балдын жарымын жейт, калганын аюу жейт, бирок арстандын башынын оорусу такыр токтобойт.

Төрт коёнду алып келип, курмандыкка чалышат. Чар тарапка арстандын

ооруп жатканын кабарлашат. Ар кимдин айткан сунушун аткарса да, эч баш оорусу токтобойт. Бир күнү караса, айланасында түлкү жок.

— Эмне үчүн түлкүгө менин ооруп жатканым айтылган жок? Тез чакыргыла, -дейт. Түлкүнүн душманы карышкыр:

— Арстан падышыбыз ооруп жатат. Жүр чогуу барып дартына даба табалы десем, картаң арстан елсо өлсүн деп койду, -деди.

Арстан аябай ачууланганда, жанында турган үч дарак кулап түшөт.

— Тез менин жаныма түлкүнү тириү алдырып келгиле! -деп күркүрөйт. Айбаннаттар түлкүнү арстанга алып келишиет.

Арстан:

— Сен жөнүндө карышкырдын айткандары туурабы? -деп сурайт.

Түлкү шамалдан ийилген мажүрүм талдан да төмөн башын жерге салып:

— Жок падышам, мен эч качан антпейм.

Арстан:

— Анда эмнеге келбедин? -деп ачуулуу карайт.

— Сиз үчүн дары издел, ааламды кыдырып жүргөм.

Арстан:

— Дары таптыңбы, анан? -деп кыйкырат.

— Ооба, падышам, тириү карышкырдын түктөрүн кайнатып, өсүмдүк тамыры менен аралаштырып башынызга сүйкөсөнүз айыгат, -дейт.

Арстан карышкырды карматып, түлкү айткан дарыны башына сыйпатат. Ошентип, карышкыр түлкүнүн сазайын берем деп атып, өзү кармалат. Карышкыр ошол күндөн баштап эч кимге көрүнбөй качып калган дешет.



14-март



ЖЫЛКЫ БОЛГОН ӨГҮЗ

Кыргыз жомогу

3енги баба уйдун тукуму. Бир өгүз өзүнүн уй болуп жаралгына капа болчу экен. Сасык мурун уй дейт. Мындан көрө жылкы болсомчы. Алар таза болот, күлүк келет, мүчесү ду сулуу деп ойлонуп отуруп, мен жылкыларга кошуулуп кетсем, анан жылкыга окшоп кетермин деп жылкыларга кошуулуп кетет. Жылкылар оттосо оттоң, жуушаса жуушап жүрө берет. Уйларды



көрөйүн деген көзү жок.

Күндөрдүн бир күнүндө жетим кулунга карышыр тиет. Өгүз сүзүп, эптеп аман алыш калышат. Бир далайга жылкылардың жанында жылкы болуп жүре берет. Күндөрдүн бириңде карышыр өгүзгө тиет. Жылкынын баары бирөө да карабай үрккөн бойдон кетип калат. Ылдыйкы сазда жүргөн уйлар, өнкүлдөп жүгүрүп келип, өгүздүн шайы ооп калганда карышырдың сүзүп өлтүрүп, өгүзду куткарып калышат. Ошондо өгүз өзүнүн текеберлик кылыш жаңылганын билген экен. “Өз өлтүрбөйт, жат жалгабайт” деген сөз ушундан калыштыр.



15-март



Чайнектин тагдыры

Дания жомогу

Илгери-илгери өзүн аябай жакшы көрөн чайнек болуптур. Көкүрөгүн көтөрүп өзүн көрсөткөнгө маш эле. Фарфордон жасалган узун моюнүн, ичке кармагычын абдан жактырчу. Бир аз жарака кеткен капкагын гана такыр сөз кылчу эмес.

— Менин досторум-чыны, шекер салгыч, табак бир аз кемчилигимди апрытшат. Мен эмнеге начар жактарымды көрсөтөйүн, -деп өзүнүн жакшы жактарын гана айтчу. Эч ким төрт тарабы келишкен боло албайт да, жада калса даамдар да андай эмес. Ар кимдин жакшы-жаман тарабы бар. Мен да ошондоймун. Мен таптакыр кынтыксыз болсом, бардык чайнектердин падышасы болмокмун да. Негизги буюм менмин. Даамдуу чайларды демдейм.

Бир күнү чайнекке жаман иш болот. Колу эп келбegen коноктун колунан чайнек түшүп кетет. Байкуш чайнектин оозу, кармагычы сынат. Чайнек өз кызматын аткара албаган абалга келет. Чайнек:

— Бул окуяны эч унута албайм. Эч ким таарынган да жок. Сонун чай демдеген күндөрүмдү унтушуп, мени бурчка ыргытып коюшту. Кийинки күнү келген кайырчыга берип иишишти.

Кайырчы чындал эле жакыр экен. Эки сындырым нан үчүн керели кечке жүрөт. Эми кайырчынын үйүнде чайнектин кийинки жашоосу башталды. Ал андан кийин чайнек катары кызмат кылган жок. Ичине топурак толтуруп, пияз отургузушту. Пияздан ичке бир гүл есө баштады. Ал чоң сонун гүл болуп, жай



мезгилинин күнүндөй бажырайды.

Бир күн кожоон карап туруп:

— Муну жакшынакай челекке котороюн, -деп, чайнекти сыйндырып, гулду чыгарып алысты.

Чайнек:

— Азыр таштандыда сынган бойдан жатам. Ага өкүнбейм, анткени өткөн күндөрүм эсте калды, аны менден эч ким ала албайт. Чынбы? - деген бойдан кала берди.



16-март



Құқұқ менен Зейнеп

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери бир күш жыгачтын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандарынын биригинин аты Құқұқ, екинчисинин аты Зейнеп экен. Алар убагы келгенде чоноюп, уядан учуга жакындан калат. Акыры учуга Құқұқ менен Зейнеп даярдык керүп, алмак-салмак канаттарын қүүлөп, машига башташат.

Бир күнү Зейнеп канаттарын қүүлөп, анан ордуна келип жаткан соң, Құқұқ уянын қырына чығып талпына башттайт. Бир кезде Құқұқ кулап кетет да, анкилдек атып отуруп жердин жаракасына кирип кеткен экен. Уяда калған Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей, чыйпылдан-чыркырап кала берет. Құқұқ ошол бойдан дайынсыз жоголот.

Кечинде Құқұқ менен Зейнептін ата-әнеси келип, Құқұктүн уядан кулап жаракага кирип кеткенин угуп, артынан издел жөнөштөт. Алар да жердин жаракасына кирген боюнча дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалғыз “Құқұқ” деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндейн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып “Құқұқ” деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Құқұқ болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калған бир тууганы Зейнепті сагынганынан “Зейнеп” дей берет экен. Алар бири - бирин издел, үн алышып сайрап, жолугушарына жакын калғанда таң атып кетет экен да, жер алдындағысы “эртөн издейинчи” деп жалколоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо “эмі таң атсынчы” дейт экен. Ошентип ушул кезге чейин экөө бири-бирин таба албай жүрөт имиши.



17-март



Ала була каздар

Башкырт жомогу

Илгери-илгери кар таштай катуу, аскалар булуттай жумшак кезде каздардын баары аппак экен. Ала-була каздар тантакыр жок эле. Анда ала-була каздар кайдан чыкты? Бул жомок ошол жөнүндө айтып берет.


Бир адам балдарды алдап алып кетип, башка жактарга алып барып сатып жиберчү экен. Бир күнү Халиме деген кызды карман алып, капаска салып көт. Кыз качып кетпесин деп, анын жанына сыйкырдуу ак таштарды тизет. Бул таштар Халимеден такыр көзүн албайт. Кадам бастыrbайт. Ошентип ал адам Халимени капаска салып, тамак катары чийки буудай менен сууну кооп кетип калат. Качан тамактана тургандыгынын чечимин да таштар чыгарчу.

Халиме жума бою ыйласа да пайда жок. Гүлдөй болгон жүзү саргайып кетет. Арыктап ийнедей болуп калат.

Кантин билди жерден чыksam деп, күнү-түнү ойлонот. Ал камалып турган жердин эшиги, дубалы да аябай калың. Таштар да андан көзүн алыспайт. Эшиктин алдында гана кичинекей жылчыкча бар экен. Бул тешиктен каздын балапаны гана аран ётө ала тургандай. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу максатында Күдайдан аны казга айлантуусун сурана башттайт.

Дал ошол мезгилде тилегени ишке ашып, тулку бою кичирейе башттайт. Кичирейип отуруп жаны жумурткадан чыккан балапанга айланат. Кичинекей канаттарын чырпып тешиктен чыгып кетет. Жаман көздүү таштар эчтекени түшүнбөй карап калышат. Анын Халиме экенин түшүнүшкөндө, алар да каздарга айланып артынан кууп жөнөштөт. Халиме суунун жээгиндеги каздарга кошуулуп кетет. Каздар анын чоочун экенин байкап, какылыктап башташканда сазга жашынып калат. Таштар Халимени таба албай үйүнө кайтышат.

Халима кутулганы менен кайра сулуу кыз абалына кубула албай калат. Анын башка каздардан айырмасы түктөрү ала була эле. Натыйжада дүйнөдөгү бардык ала-була каздар Халименин тукумунан тараган дешет.





18-март



Дениз аттары кантип пайда болду?

Филиппин жомогу

Илгери откөн заманда Кавите аралында абдан татынакай эки тай жашап, алардын кудайы Аманикабле болгон экен. Тайлар жашыл аймакта оюн салып, чуркап жүрүшчү. Бир күнү аларга көздөй келе жаткан адамдар менен иттерди көрүштө.

Тайдын бирөөсү:

- Булар бизди кармоо үчүн келатат, -десе, экинчиси:
- Биз аларга эмне кылдык? -дейт.

Адамдар иттери менен кошо аларды кууп жөнөйт, качып баратып тердешет. Тоолорду ашышат, ороондөрден, токойлордон өтүшөт, адамдардан кутула алыштайт. Эн аягында дениздин жээгине келишет да:

– Дениз кудайы Аманикабле, бизге жардам бер!- деп суралышат. Ал дениздин түбүндөгү сарайынан угуп калат. Дароо шамалына буйрук берет. Алар эки тайды денизге көздөй түртөт.

Тайлар абдан коркушат. Дем альшса да суулардын ортосунда түмчугуп кала тургандай болушат. Аларды кудайы- эсси дениз астына жайгаштырып жиберет. Алардын курсактарын тойгүзсүн деп, дениздин астына таштарды жайгаштырат. Ушул окуядан кийин алар дениздин алдында жашап калышат.

Дениз аттары ушинтип жаралып калган экен.



19-март



Жети күн

Венгр жомогу

А аламдын аркы четинде бир кыр бар. Ал ушунчалық кооз жер экен, өсүмдүктөрдүн бардыгы өсчү. Күн түндү ушул жерде өткөрчү. Күн чыккан кезде ай менен жылдыздар келип түнөп кетишчү.

Дүйнөнүн жети жалкоосу: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби жана жекшемби бул жерде жашачу. Дайыма чөптөрдүн үстүндө жатышчү.

Күн буларды кыймылга келтирүү үчүн аябай аракет жасаганы менен, майнап чыкчу эмес. Бир күнү акыл сурап досу шамалды чакырат.

Шамал:

– Азыр аябай чарчап турам. Бул жерге келгенге чейин үч дениз, тогуз тоо, токсон тогуз талааны ашып келдим. Бир аз эс алган соң бул жалкоолорду кыймылга келтире турган оюн уюштурам, -дейт.

Эртен менен күн чыккан кезде шамал да чогуу чыгат. Ал дүйшөмбүнү өзүнүн жанына алып, дүйнөнү кыдырат.

Дүйшөмбү келгенде:

– Аябай кооз жерлерде болдум. Мамлекеттерди, тоолорду, дениздерди, сууларды көрдүм. Адамдардын кубанычына, жаныбарлардын майрамына туш келдим. Өсүмдүктөрдүн өжөрлүгүн көрдүм. Ал саякаттын аябай майнаптуу болгондугун башкалар менен бөлүшүп бутүрө албайт. Эртеси күнү шейшемби жолго чыгат. Кечинде ал да кубануу менен кайтат. Кезек шаршембиге келгенде жолго чыгаарда, курдаштары ага дүйнөгө белектерди ала барышын айтат. Куржунауна суу толтуруп, кээ бир жерлерге барганда жамтыр жаадырат. Кечинде кайтканда адамдардын, айбанаттардын жамғырга абдан кубангынын айтып келет.

Бейшемби да суудан мол алып барып аябай төктүрөт. Эки күн бою жааган жамғырдын өтө кубаныч тартуулаганын байкайт.

Мындан улам жума ысык күндү алып барат. Анын артынан ишемби менен жекшемби дүйнөнү кезет. Дүйнөнүн жети жалкоосу бул саякатты абдан жакши көрүшкөндүктөн, ошол күндөн баштап жумасына бир күн дүйнөнү кыдырышат. Башка күндөрү болсо шибердин үстүндө эс алышат экен.



20-март



ЖАКШЫЛЫҚ КАЙТАБЫ?

Венгр жомогу

Aл күн карышкыр үчүн окуяларга бай эле. Алгач тузакка чалынып, эптеп кутулат. Андан кийин токойдо баратса, алдынан мергенчилер чыгат. Бурулуп качып жөнөсө, мергенчилер артынан сая түшүп кууп алышат. Жолунан кап көтөргөн кедейдин баратканын көрөт.

– Мени куткар, мергенчилер артымдан келатат.

Анда кедей:

– Сени кантип куткарам? -дейт.

– Жонундагы капка сал.

Кедей кабындагы жүгөрүлөрдү төгүп, карышкырды салат. Бир аздан кийин чындан эле аңчылар жетип келишиет.

– Бул жерден карышкыр көргөн жоксунбу?

– Жок, -деп жооп берет.

Аңчылар кеткен соң кантан карышкырды чыгарып:

– Жолун ачык болсун, -дейт. Карышкыр:

– Токто, кете турганымды каяктан билесин. Алгач сени жейм, -дейт.

Кедей:

– Сени куткарып калдым. Сен жакшылыкка ушундай жооп кайтарасыңбы?

Карышкыр:

– Бул жашоодо жакшылыктын кайрымы жок экендигин дагы эле биле электиңбى?

– Муну башкалардан да сурап көрөлү. Эгер сен айткандай жакшылыктын пайдасы жок дешсе, мени жей бересин, -дейт кедей.

Алар жолдо чогуу баратышса, алдыларынан бир бээ чыгат.

– Мен он жыл кожоюнума кызмат кылдым. Анын талаасында, бакчасында жүк ташыдым. Мындан сырткары ага он кулун тууп бердим. Бирок эми мени карыдың деп чыгарып салды. Карышкырдын дегени туура, жакшылыктын кайрымы жок, -деди.

Бир аздан соң ит менен жолугушушат. Ал:

– Өмүр бою кожоюнума кызмат кылдым. Күн-түн дебей үйүн кайтардым.



Малдарына көз, кулак болдум. Ал үчүн жанымды да аябайт элем, бирок аяғы эмне болду, үйдөн чыгарылдым. Жакшылыктын кайрымы жок, бул чындык, карышкыр туура айтат, -деди.

Дал ошол мезгилде бир түлкү келет. Бирок түлкү суроого жооп бербей түрүп суроо менен кайрылат.

– Мынчалык чоң айбан бул капка кантип батты?

– Батты, -дейт кедей. Түлкү жок ишене албайм дегиче карышкыр далилдөө үчүн капка кире калат. Кедей түлкүнүн амалын дароо аңдан, кантын оозун байлай калат. Түлкү:

– Жакшылыкты билиш керек, билбеген жазасын алышы керек,-дейт.

Кедей:

– Жазалоо эмне экендигин билесиңбى,- деп, канты ары-бери копшойт. Андан соң аны алып барып аңчыларга тапшырды.



21-март



Чабалекейлер

Венгр жомому

Март айынын алгачкы күндөрүнде эртең менен ысык төшөктө жатканыбызда атам кирип:

– Жалкоolor, тургула, терезелериңди ачкыла, карагылачы эмнелер учуп келиптири. Конокторубуз түнү учуп келишти, силер менен саламдашып жатат, уккула, -деди. Төшөктөн ыргып түрүп, терезеге чуркап барсак, күштар сайрап жатыптыр:

Бир чабалекей үй-бүлөсү менен үйдүн кире беришине өздөрүнө үй куруп жаткан экен. Эми булар биз менен болушат. Ылай топтот келип, ооздорундагы шилекейлери менен нымдаштырып, такшалган устадай иштеп жатышат. Алардын ар бир кыймылдары көз алдыга бир нерселерди элестетет. Мисалы,

– Ылай дагы барбы?

– Азыр алып келем.

– Кичине дагы мага бер.

– Мынакей.

– Бир аз саман да керек.



- Чарчадык го.
- Жегенге эмне бар?
- Эмне жегиң келип жатат?
- Күрт болсо кана?
- Кеттик тамактанганга,-сыяктуу маанилерди берген кыймыл– аракеттер.
- Баары “пыр” деп учуп кетишти. Бакчанын жаңы казылган топурагындагы сөөлжандарды терип жей баштashты. Курсактарын тойгузушту.
- Бир жумада ўйлөрүн да куруп бүтгүштү. Өсүмдүктөргө зиян келтирген топурактагы курт-кумурсткаларды жешти. Талаалар жер-жемиши эккенге даяр эле.
- Чабалекайлер биздин ўйғо кубаныч, берекет алыш келишти. Бакчабызда помидор, калемпир жана буурчак жайнады.



22-март



Индеец менен иттин достуругу

Индеец жомогу

Yчу көрүнбөгөн катаал аймакта бир индеец жашачу. Бул индеептин аялы жана торт жаштагы баласы бар эле. Кышкысын кар калың болгондуктан, тамак-аш табуу ото кыйынга турчу.

Бир күнү этке таба албай ўйнө келатып, аялынын ўйдө баласы менен сүйлөшүп жатканын угуп калат. Ал баласына:

– Балам, ыйлаба, атан кеч калганына караганда бир олжо тапты, аны алыш келатат. Алыш келген нерсесин тамак кылып берем, -деп баласын сооротуп жатыптыр.

Индеец ўйнө кирбестен колума бир нерсе илинип калаар деп артка кайтат. Карда бир из көрүп аны кууп барса, эч нерсе жок. Таң атып калганда, алдынан бир карышкыр чыкты да, адамча сүйлөп:

– Индеец, эмнеге мынча кабагың бүркөө? -деди.

– Абалым начар, канча күндөн бери аялым менен балам ачка. Бүгүн да бош барсам, балам чыдай албайт.

– Сен бул бадалдардын артына жашын. Мен жаам менен окторумду сага таштап, маньдайдан жапайы донуздарды сага карай айдайм. Өзүндүн окторунду змес, менин окторумду колдон! -деп көрсөтмө берет.



Ошентип, карышкыр көздөн кайым болот.

Аңчы карышкыр таштап кеткен оқторду кармалап көрсө, өзүнүкүнө кара-
гана жупуну экен. Бирок карышкырдын айтканын эсинен чыгарбайт. Жапайы
донуздарды көреөр замат карышкырдын огу менен жаасын колуна алат. Бир
аздан соң сүрүсүн көрүп, алтоосун кулатат. Акырында өзүнүн огу менен атса
тийбей калат. Бир канча убакыттан кийин карышкыр келип:

– Кандай болду. Ата алдыңбы?

Индеец болгон окуянын бардыгын айтып берди. Акыркы жетинчисинин
жаза кеткенин сөз кылды.

Карышкыр ага:

– Мен сага айтпадым беле менин огумду колдон деп, эчтеке эмес, бул кышка
жетет, -деди. Ошентип экөөлөп терилерин сыйырышты. Аңчы эки донуздан
этин карышкырга берди. Өзү болсо алып кете тургандай эт алды. Калган бөлү-
гүн сактап кояшту.

Үй-булесү эт бышырып жеп, курсактарын тойгузушту. Эртеси этти каткан
жерине келиши. Ал убакта карышкырдын бүлөсү да ошол жерге келген эле.
Алар бири-бирине дос бололу деп сөз беришти. Индеецтин аялы карышкыр-
дын бөлтүрүктөрүнө эт бышырып берип, курсактарын тойгузду. Бөлтүрүктөр
үй жаныбарына айланды. Алар көчкөнгө да жардам бере баштاشты. Ошондон
тартып иттер индеецтердин эң жакын досу болуп калган экен.



23-март



Эмне үчүн күкүк башкалардын уясына жумуртка лайт?

Африка жомогу

Дүйнө жарагандан бери күкүктүн куу күш экенин элдин баары били-
шет. Жалкоо күкүк өзү үчүн уя жасоону эч ойлобойт. Жумуртка лайт
турган убакта башка күштар салған уяларга барат. Алар жокто уялары-
на конул, жумурткаларын таштап кетип калат.

Ал күкүктүн баласы чоңойгон соң энеси жасагандай кылкыты кылат. Жу-
мурткадан чыгып-чыкпай жатып, жаңы жумурткадан чыккандарды тұртуп тұ-
шурүп, энеси алып келген тамактарды өзү гана жегиси келет. А чын-чынына



келгенде, анын өзүнүн апасы да эмес ал күш.

Африка жомогу күкүк эмне үчүн жумурткаларын башка уяга тууп калышканы тууралуу баяндап берет.

Илгери өткөн заманда жер эне бардык күштарды конокко чакырат. Аларга сонун тамактарды берип тойгузат. Ар бир күш өзүнчө сайрайт. Белгилүү бир убакыттан кийин баары чарчаптыр. Күкүктүн үнү жагымсыз экен. Бардык күштар токтосо да, күкүк такыр токтобой коёт. Жер эне ага сыйлык бергиси келип:

— Сен бардык күштардын ичинде аракетчил, сыйга татыктуусун. Мындан кийин сен уя салбайсын. Жумурткаларыңды башка күштардын уясына таштасан болот. Алар сенин балапандарыңды чоңойтушат. Эч бир күш сага карши чыкпайт, -дейт.

Бүгүн да жер эненин айтканы боюнча күкүктөр ошентишет.



24-март



Жолборсту алдаган түлкү

Азия жомогу

Токойдо бардык айбанаттардын жүрөгүнүн үшүн алган бир жолборс болгон экен. Ал токайдогу жандыктардын кимисин жегиси келсе, карманп жей турган. Жолборстон корккон айбанаттардын кулкусунан тамак отпөй, сарсанага батышчу.

Бир күнү түлкү:

— Мындаи болбойт. Баары бир өлөбүз. Андан көрө жолборс менен сүйлөшөлү. Күнүгө арабыздан бирөөнү чүчү кулак менен ага берели, андан башкага кол салбасын, -дейт.

Айбанаттар түлкүнүн сунушун кабыл альшат. Арапарынан элчини тандап жөнөтүшөт. Жолборс макул болот, бул шартка ылайык жей турган олжосу бутун алдына келип атса, мындан өткөн жыргал барбы?

Ошентип күнүгө бир айбанатты жолборско берип турушат. Түлкү чүчү кулак кармаганда ал:

— Мен бара албайм, -деп баш тартат. Айбанаттар ачууланып түлкүгө кыйкырышат:

— Баары барат, а сен эмнеге барбайсын? Сен да барасын!



Аягында тұлқу жолборско барууга мажбур болот. Кечке жуук жолборстун ийинине барса жолборс аябай ачка экен. Кечке күтүп отурған жолборс тұлқунұн келгенине ачуусы келип:

– Сен келдиңби, эттүү бирөө жок беле?

– Жок, мырзам, чынында, менин жээним келе жатты эле. Бирок жолдо анын алдынан башка бир жолборс чыкты. Мындан улам кайра чүчү кулак кармадык. Мен чыктым, ошон учун мен келдим, -дейт тұлку.

– Эмне, менден башка да жолборс барбы?

– Ооба, сиздин бир атаандашыңыз бар.

– Тез мени ага алып бар! Мен ага корсетом.

Тұлқу жолборстун астына тұшуп жөнөп калат. Тұлқу коркуп баратканына жолборстун ачуусы келип, мени менен баратып да коркосунбу? Тез үстүмө мингин. Каранғы кире электе, мени ал жолборстун жаңына алып бар, -дейт.

Тұлқу жолборсту бир жарга алып барат. Төмөн жагы тунук көл экен.

– Сиздин атаандашыңыз ылдыйда. Анын жонундагы менин жээним.

Жолборс суудан өзүнүн көлөкөсүн көрүп, мага атаандашкан ушул экен деп, жардан ылдый секириет. Дал ошол мезгилде тұлқу жолборстун үстүнөн ыргып тұшуп калат.

Ақылдуу тұлқу токайдогу бардык айбанаттарды жолборстон ошентип күткарый калган экен.



25-март

БҮТПӨС ЖОМОК

Орус жомогу

Илгери откөн заманда бир кыштакта Каканбуки аттуу аңчы жашачу. Аңчылыкка чыкканда жолдуу болуп, куру кол кайтчу эмес. Бирок бир күнү анын жолу болбой, керәэли кечке жүргөнүнө карабастан, колуна илине турган эч нерсе таба албайт.

Кечинде жонундагы куржуны бош кайтат. Бул жолу кийик, коён, ал тургай кыргоол да жок. Эртенкіге чейин ачка калууга туура келет, -деп ойлонуп отуруп калат. Капыстан мурдун жарган эттін жыты келет. Жыт чыккан жакка кайрай басса, бакчада бир кемпир каздын этин бышырып жаткан экен.

Каканбукинин тамак жегиси келет. Кантитп бир үзүм эт алып жесем деп ойло-



нуп туруп калған мезгилде дарактын башынан бир карга сайрап баштайды.

— Каак-каак-каак.

Каканбуки күштүн тилин билген неме экен, карга:

— Ал же, же, -деп жатканын түшүнөт.

— Кантип жейм, кемпир мага берген жок го.

Кемпир болсо:

— Мен ага эт бермек элем, ал тамак жегиси келгенин айткан жок, -деп ойлоноңтады.

Карга какылдаганын улантат.

— Каак-каак-каак.

Эгер Каканбуки тамак сураса, кемпир тамак берет эле. Каканбуки тамак жеңгендө, биздин жомогубуз андан ары уланат эле.



26-март



Төөлөр кантип жаралды?

Грек жомогу

Бир мезгилдерде адамзаттын жана айбанаттардын тенири Юпитер эле. Бир күнү жылкы Юпитердин астынан чыгып:

— Адамзаттын, айбанаттардын тенири, Юпитер, сенден бир нерсе сүрайын дедим эле. Кээде сүудан өзүмдү карап, абдан сулуу жаныбар болгонума кубанамын. Бирок кемчиликтөрим да бар экенин билем.

— Кандай кемчиликтөрим бар, -деп суроо салат Юпитер. Эгер колумдан келсө жардам берейин. Жылкы ойлонуп, айтып кирет:

— Эгер буттарым бир аз ичкерээк болгондо, дагы тезирээк чуркайт элем.

Анда Юпитер:

— Болгон суралычың, тилегиң ушулбү? -дейт.

Жылкы андан ары сөзүн улайт:

— Моюнум да ойлогонумдай болбой атат, карышкыр же койдукуна салыштырмалуу жакшы эле, бирок ак куунукундай жараашыктуу эмес.

Юпитер:

— Дагы, -деп сөздү коштойт.

— Сандарым дагы калыныраак жана күчтүү болсо. Анда азыркыдан да көп

жүк ташыйт элем.

– Башка дагы кандай каалоолорун бар, түпкү максатынды айт,-деп жылкыны тиктейт.

– Адам баласы да мингендиги үчүн ээр-токум менин тулкумдун бир мүчөсү болсо, эркин жүрөт элем.

Юпитер:

– Макул, анда, бир аз күт.

Юпитер колун асманга көтөрөт, булат жерге жакындап, жерди жаап калат. Кайра булат асманга көтөрүлгөндө, жылкынын өмүрүндө көрбөгөн жаныбарга айланып калганын көрөт. Жылкы Юпитерге айткандай, буту ичке, узун, ак куунун моюундай моюну бар, жоон сандуу, үстүндө ээр токум сымал бүкүрүлүк да бар экен.

– Ушундай болгун келди беле, -деп жылкыга кайрылат.

– Жок, жок, эч качан, -деп кыйкырып жиберет.

Анда Юпитер:

– Мындан кийин дайыма кандай болсон, ошондой бойдон кал, башкага көз артпа. Төөнү сага сабак болсун деп, ааламга жаратып койдум, -деген экен.

Төөлөрдүн пайда болушу ушул окуядан кийин болгон дешет.



27-март



Арстан менен зебра

Африка жомогу

Aфриканын кең талааларында арстан жана анын баласы жашачу. Бир күнү энеси баласына:

– Эгер мууну жесен, эртен кечке чейин ток жүрөсүн, уйкун келет,- деп баласына зебранын такайын калтырып, ан уулоочулукка чыгып кетет. Ошентип арстан зебра экөө чогуу калат. Ал бул күнгө чейин ала тилkelүү жандыкты такыр коргөн эмес. Абдан татына экен деп, жактырып калат. Зебра болсо арстандын баласынан чочулап, ары-бери секире башттайт.

– Мага зиян келтирибе, суранамын, -дейт ал.

– Сен кыймылдуу окшойсун.

Зебра:

— Энен мени карман алганда, эс-учумду жоготуп кооптурмун, эми өзүмө келдим, -деп жооп берет. Арстандын баласы:

— Менден коркпой эле кой, мен сага зыян келтирибейм. Сени менен ойносом болобу? -деп сурайт.

Экөө кечке чейин куушуп ойноп, дос болушат. Карангы киргенде арстан келип, баласына ачууланып:

— Менин балам зебра менен дос болбойт! Зебра биз үчүн тамак! Таң аткыча зебраны жейсин, же менден мындан кийин такыр тамак сурабайсын, -дейт.

Зебра менен арстандын баласы качып жөнөштөт. Үч күн, үч түн өткөн сон бир шиберге барышат. Зебра оттоп кирет. Арстан да жеп көрөт, эч даамы жок. Кайра оозунан чыгарып таштайт. Суудан ичиш, курсагын тойгузууга аракет кылат.

— Мен сенин курсагыңдын ач экенин билем, сен мени жешин керек, -дейт зебра арстанга.

— Эч качан! Сени жегендөн көрө ачкачылыктан өлгөнүм артык, -деп жооп берет ал.

Эки дос бири-бирин кучактап ыйлап башташат. Асмандағы ай аларды байқап турған болот. Сахра жылдызына:

— Карабы, арстан менен зебра бири-бирин кучактап ыйлай жатышат, -дейт.

Сахра жылдызы экөөнү кыйналбасын деп, айкелгө айлантып салат.

Азыркы күндө дагы Африка буюмдарында алардын достурутун айгинелеген сүрөттердү көрө аласынар. Алардын достуту дале уланууда.



28-март



Тұлқұ, аюу жана кедей

Венгр жомогу

Kедей бир күнү әки өгүзүн алыш, талаага бараткан болот. Танга жуук болгондуктан, айлана тыптынч. Токойго жеткенде ызы-чуу үндөр угутла баштайт. Үн чыккан жакты караса, дарактардын арасында соң аюу менен кичинекей коён урушуп жаткан экен. Аюу ачууланып коёнду кубалап журуптур. Кедей аюунун абалын көрүп, аябай каткырып күлөт. Аюу коёнду кууп баратып, адамды көрүп:

— Күле турған эмне бар, азыр сени әки өгүзүң менен кошо жеп салбайын!

Кедей аябай коркуп кетип:

– Мага боорун оорубаса да, үй-бүлөмдү ойло. Кечке чейин талаада иштеп алайын, балдарым ач калбасын, -дейт.

Аюу буга макул болот. Кедей талаада иштеп жатса, түлкү келип:

– Эмне мынча капалуусун? -деп кедейден сурайт.

Кедей окуяны башынан аягына чейин айтып берген сон, түлкү аюунун эч нерсе кыла албастыгын айтып, “аюу келгенде мен дарактын башынан үн чыгарам, аюу сенден булар кимдер деп сураса, аңчылар деп жооп бер. Ал сенден жардам сураганда кантын оозун ачып аюуну киргиз да, оозун бууп кой. Мен: капит эмне бар? -деп сураганда, сен “көмүр” деп жооп бергин. Мен сага ишенбей балта менен чапкын деп буйрук берем. Ошол маалда аюунун коркконунан жүрөгү жарылып өлүп калат”, -дейт.

Андан тышкary түлкү: “Айткандарым орундалып калса, сен мага тогуз тоок бересин”- деген шарт коёт. Кедей тоогу болбогонуна карабастан аюудан куттулуш үчүн түлкүнүн айткандарына макул болот.

Түлкүнүн айткандары орундалып, кедей аюудан кутулат. Кедей үйүнө баргана, окуяны төкпой-чачпай аялына айтып берет. Түлкүнү эмне кылып ыраазы кылсам? деп ойлонуп жатып, акылыңды колдон деген сөзү такыр эсинен кетпейт.

Кийинки күнү түлкү кедейдин эшигинин алдына келип:

– Кедей досум, тоокторун даярбы? -деп сурайт.

– Азыр алып келатам -дейт да, иттей үрүп баштайт. Түлкү коркуп кетип:

– Эмне итиң барбы? -деп кыйкырат. Кедей:

– Ооба, эки итим бар. Сенин жытыңды сезишиби окшойт, -деп жооп берет.

Анда түлкү:

– Досум, эшигинди ача көрбө, тоокторунду албайм, менин шашылыш ишим бар. Кийин жолугушабыз, -деп токойго карай качып кетет.

Кедей болсо күлкүсүн тыя албай кала берет. Түлкүдөн женил кутулганына аябай сүйүнөт.



29-март



Чабалекей эмне үчүн даракка уя салбайт?

Африка жомогу

Чабалекейлер, адатта, дарактардын бутактарына уя салбайт. Алар уяларын уйдүн шыбына, дубалдардын бурчтарына салышат. Кээде почта кутучаларына да уя салган күндөрү болот. Мунун себебин билесинербى? Анда көңүл киоуп угуп тургула.

Илгери өткөн заманда чабалекей анжир дарагынын бутагына уя салмакчы болот. Күн жылып анын балапан чыгара турган кези жакындаса да, чабалекей дaleя сала эзек экен. Бир анжир дарагын тандап, андан сурайт:

- Сүйүктүү анжир дарагы, сенин бутагына уя салсам болобу?
- Болот, бирок етө оор болбосун, -дейт анжир.

Ал анжирдин шартына таарына түшсө да, уя салуу тууралуу оюнан кайттайт. Дарак болсо өзүнчө турва айттым деп ойлойт.

Чабалекей буга чейин анжир дарагынын абдан морт экендигинен кабары жок эле. Бул жонундо эч кимден сураган да жок. Уям бекем болсун деп эң жакшы чырпыктарды, самандарды жана бутактарды ташып келет. Бирок уя оорлошкон сайын анжирдин бутагынын күчү кетет. Уяны толук салып, акыркы чырпыкты койгондо дал ортосунан чорт сыйнип кетет.

Чабалекейдин кылган эмгеги текке кетет. Ушул окуядан кийин чабалекейдин көңүлү калат. Башка дарактарга салсам да, ушундай болушу мүмкүн деген ой менен дарактарга уя салуудан таптакыр баш тартат.



30-март



Күч бирдикте

Кыргыз жомогу

Илгери өткөн заманда бир карыя жашаган экен. Анын тогуз уулу болуптур. Алар атасынын айтканын укпай, кандай кааласа ошондой бири - бирине мамиле кылышчу экен. Улуусу кичүүсүн уруп, кичүүсү улуусун урматтабай жүрчү экен.

Акылдуу карыянын балдарынын мындай начар чыкканына аябай эл күлүшчү.

Бир күнү карыя тогуз чырпык алыш келип, балдарына:

– Балдарым, силердин күчүнөрдү сынап көрөйүн. Бул тогуз чырпыкты тобу менен карман сындырып көргүлечүчү, -дейт.

Балдарынын ар бири сындыруу үчүн аракет кылса да майнап чыкпайт.

Баары чарчаган сон, атасы чырпыктан бирден берген кезде оңой эле сындырып салышат.

Карыя балдарын отургузуп:

– Мына, көрдүнөрбү, мен силердин келечегинерден абдан корком. Эгер силер ынтымакта жашасаңар, эч бир душман силерди жеңе албайт. Демек, күч бирдикте.

Бир нече күн өткөндөн кийин карыя көз жумат. Андан кийин балдары улуусу кичүүсүн ызаттаап, кичүүсү улуусун сыйлап ынтымакта жашап калышкан экен. Ошол күндөн бери кыргыз элинде күч биримдикте деген сөз калышкан экен.



31- март



Атасы менен баласы

Кыргыз жомогу

Бир кишинин там-туң басып, тили жаныдан чыгып келаткан баласы атасынан: “Бул эмне, тигил эмне?” – деп күнүгө миң жолу сураса да, атасы кубанып, жетине албай жооп бере берчу экен. Баласы эр жетип чоноюп, өзү да балалуу болот. Атасы карып, көзү алысты көрбөй тунарыктап калат. Бир күнү дөңдө отуруп, алысыраакта бир караанды тааный албаган атасы баласынан:

- Балам, тетиги караан эмне? – деп сурайт.
- Карга, – деп жооп берет баласы.

Аңгыча карга башка жакка учуп-конуп, жорголоп чуркап кетет. Атасы аны көрүп, дагы айрып тааный албай:

- Тигил караан эмне, балам? – деп дагы сурайт.
- Ал кара карга, – деп жооп берет баласы.

Карга жөн турмак беле, дагы бир жакка учуп кетет. Атасы ал жактан дагы бир караанды көрүп:

- Балам, тиги караан эмне? – деп сурайт.
- Ошондо баласынын ачусу келип:
- Ал сен жута турган капкара нерсе! – деп жооп берет.
- Ушундан улам “ата-энэ балага түтөт, бала ата-энеге түтпойт” деген сөз айтылып калыптыр.



Апрель



Апрель

- 1-апрель. Багбан менен эшеги. Орус жомогу.
- 2-апрель. Коёндун эрини эмнеге жырык? Африка жомогу.
- 3-апрель. Мышик менен келген жакшылык. Норвегия жомогу.
- 4-апрель. Арстан менен чычкан. Орус жомогу.
- 5-апрель. Балыктар эмнеге сүйлөшпөйт? Япон жомогу.
- 6-апрель. Пилдер эмнеге чычкандарды жакшы көрүштө? Африка жомогу.
- 7-апрель. Улактар менен карышкыр. Немец жомогу.
- 8-апрель. Чоң ата, жардам бер! Норвегия жомогу.
- 9-апрель. Алдар көсө жана бай. Казак жомогу
- 10-апрель. Бардар агасы менен кедей иниси. Сибирь жомогу.
- 11-апрель. Ақылмандын жообу. Кыргыз жомогу.
- 12-апрель. Куу мышык менен картаң чычкан. Венгр жомогу.
- 13-апрель. Хандын жомокчу кулу. Орус жомогу.
- 14-апрель. Эки бир тууган. Абхаз жомогу.
- 15-апрель. Акыркы бака. Африка жомогу.
- 16-апрель. Садага берүү. Англис жомогу.
- 17-апрель. Таштандыга орук. Болгар жомогу.
- 18-апрель. Бийиктикке секириүүнүн чемпиону. Дания жомогу.
- 19-апрель. Ажыдаарга айланган Чанын жомогу. Кытай жомогу.
- 20-апрель. Кымбат мышыктар. Италия жомогу.
- 21-апрель. Куу суусар. Немец жомогу.
- 22-апрель. Жалкоо бала менен сагызган. Сибирь жомогу.
- 23-апрель. Ким коёндон дагы коркогураак? Италия жомогу.
- 24-апрель. Токойдогу будильник. Немец жомогу.
- 25-апрель. Сыйкырдуу кетмен. Уйгур жомогу.
- 26-апрель. Семиз хан менен жаш жигит. Француз жомогу.
- 27-апрель. Чабалекей менен жылан. Кыргыз жомогу.
- 28-апрель. Дүлөйлөрдүн кыштагы. Уйгур жомогу.
- 29-апрель. Тоолук Лангамуд. Норвегия жомогу.
- 30-апрель. Апенди казан сатып алганда. Кыргыз жомогу



1-апрель



Багбан менен эшеги

Орус жомогу

Бир мезгилдерде капуста, дарбыз, коон эккен багбан болгон экен. Ал иштерман багбан атка конот. Түшүмү бышканды базарга алып чыгып сатчу. Анын мөмө-жемиштери кардарларга жагып, соодасы жакшы журушпэр эле. Ал багбан өзүнө аябай жогору баа берчү.

Бир күнү анын талаасына күштар толуп алып, бышып турган жер-жемиштерин жеп кирет. Багбан аларды кууса да кайра келип, убаракерчилик тарттырат. Акыры эшегин талаага жетелеп барып:

– Жүк ташысам, оор жүктүн баарын жүктөйсүң деп капаланчу элең. Бул же-миштерди кайтаргын! Эч кимди жолотпо! Эгерде кечке чейин жакшы кайтарсан, кечинде сага бир чака арпа берем, -дейт.

Эшек кечинде арпа жейт экенмин деп, сүйүнгөнүнөн айкырып-кыйкырган бойдон жумушка киришет. Жашылча талаасына кирсе кара булат капитагандай болуп күштар толуп алыптыр. Эшек кыйкырып, арткы буттары менен тепсе, алдынкы эки буту менен чапчып, ал туртай башы менен да сүзгүлөп күштарды кууйт. Алыстан карап турган багбан асманга учкан күштарды көргөндө эшегин кубаттаап, абдан сүйүнөт.

Кечке жуук келип караса бир да күш калбаптыр, бирок бышып турган жер-жемиштердин бардыгын эшек эзип тебелеп салыптыр. Дыйкандын ачуусу башына чыгып, колуна таяк алып эшекти кууп жөнөйт.

Алыстан коншусу көрүп калып, эшекти актагым келбейт, бирок жер-жемиштерди эшекке ишенип кайтарткан туурабы? - деп ойлонот.







2-апрель



Коёндун эрини эмнеге жырык?

Африка жомогу

Бул дүйнө менен кош айтышкандан кийин эмне болот? деп адамзат дайыма кызыгат. Бирок эч ким мунун жообун билбейт. Алар ойлонуп отуруп, муну Ай тениринен сурашат. Ай тенири аябай узакта болгондуктан, суураатында жооп менен бирге эки айбанатты кошуп жиберет. Алар коён менен бака эле. Экөө алгач чогуу жолго чыгышат. Ар түрдүү кыйынчылыктарды бирге тартып, дарыяларды, тоолорду бири-бирине жардам берип ашишат.

Бирок адамдарга жакындай баштаганда коёндун өзүмчүлдүгү кармайт, Тенирдин айткандарын биринчи сүйүнчүлөгүсү келет. Аябай жай кыймылдаган бакадан тажап:

– Капа болбо, досум, мен тезирээк адамдардын кыштагына бара берейин. Бул жактап баштап өз алдыбызча кете алабыз, -дейт.

Анда бака кыйкырып:

– Жалгыз кете албайсың, Ай тенири кабарды жеткирүүнү экөөбүзгө тапшырган, ошондуктан экөөбүз чогуу барышыбыз керек, -дейт.

Бирок коён заматта бакадан алыстап кеткен.

Адамдарга барса, алар Ай тениринин берген жообун чыдамсыздык менен күтүп жатышкан экен. Коён Ай тениринин эмне деп жооп бергенин эстей албай көйт да, ушунча адам күтүп аткандан кийин, бир жооп айтыш керек деп:

– Айтенири бардык адамдар олушот, кайра тирилишпейт, -деп айткандыгы тууралуу кабар берет. Адамдар ыйлай башташат. Анткени алар тиги дүйнөдө да жашагылары келишет экен. Аңгыча бака жетип келип калат. Ал:

– Айтенири адамдар, тиги дүйнөдө кайра тирилип жашайт,- деп жооп берген-дигин айтат.

Коёнгө ачууланган адамдар аны ташбарангца алышат. Бир таш эрининин так үстүнү келип тиет. Ошол күндөн бери коёндордун эрини жырык болуп калған дешет.

●●●
3-апрель
●●●

Мышык менен келген жакшылык

Норвегия жомогу

Илгери аябай ичи тар адам жашаган экен. Акча чогулткандан башка кыларга иши жок. Башкаларга карызга акча берип, эки эсे үстөгү менен кайтарып алчы.

Бул бай өлген соң, байлыгы анын уулу Сигмундка калат. Сигмунд атасынан айырмаланып, абдан жакшы адам экен. Анын түшүндө бир адам:

— Сенин атаң акчаларды арам жол менен топтоду. Сен бул акчалардын жарымын эртең жакырларга тарат. Жарымын денизге ыргыт, үстүнө калкып чыккан белүтү гана сенини, -дейт.

Жигит түшүндө айтылгандай бир бөлүгүн жакырларга бөлүп берет. Жарымын денизге ыргытып карап турса, бир нерсе сууда калкып жүрөт. Алып караса, болгону үч тыйын акча экен. Менин акчам ушул экен деп алып, сапарга чыгат. Жолдо баратып бир жерге түнөп калат. Түнөгөн жайдын кожоюну карыган кемпир экен. Кечинде кемпир берген сорпону ичип жатса бурчтан бир жаныбар көзүн албай тиктеп туруптур. Түсү кара, мурутуузун жана күйруктуу жаныбар экен.

— Мынрай жандык эч көргөн жок элем, -дейт Сигмунд кемпирге.

Кемпир:

— Бул мышык, биздин мамлекетте абдан көп, -дейт.

Сигмунд чөнтөгүндөгү үч тыйынды чыгарып:

— Болгон акчам ушул, мага бул мышыкты сатасынарыбы? -деп сурайт.

Мышыкты сатып алыш сапарын улайт. Үч ай жол жүргөн соң, башка бир мамлекетке келет. Ошол күнү мамлекеттин ханы жакырларга тамак берип жаткан экен. Сигмунд да барып кошулат. Тамак аябай көп экен. Айланада жырткыч айбанаттар жүргөн болот. Куйругуузун, мурду чон жандыктар столго чыгабыз деп, адамдардын тынчын алыш жаткан болот. Сигмунд бул эмне болгон немелер, -деп таң калат. Жанында отурган киши:

— Чычкандар. Өлтүрүп бүтүре албай койдук. Бириң өлтүрсөн, экинчиси үчтү түйт. Бул көйгөйдү чечүү биздин колдон келбейт экен, -дейт.

Сигмунд капка салган мышыкты бошотоор замат мышык чыга калып, чыч-



кандарга кол салат. Чычкандар ар тарапка качып жоголот. Мындан кийин чычкандар бул жакка келгис болот.

Хан аябай сүйүнүп, Сигмундка белектерди тартуулайт. Аны аскер жардамчысы кылып дайындайт. Ошентип Сигмунд менен мышыгы мамлекетти чычкандардан куткарый, алкышка татышкан экен.



4-апрель



Арстан менен чычкан

Орус жомогу

Арстан уктап жатканда чычкан анын үстүнөн жөргөлөп бара жаткан. Арстан ойгонуп кетип, чычканды кармап алат. Чычкан арстанга:
 – Мени көй берсөң, сага бир жакшылык кылам, -деп жалынат. Чычканын жакшылык кылам дегенине арстан күлүп жиберет. Кийин анчылар арстанды кармап альшып, жыгачка таңып коюшат. Чычкан арстандын күрүлдөгөнүн угуп, чуркап келип, арканды кырчып таштайт:
 – Билесинбі, мен жакшылык кылам десем, сен күлдүң зле. Мына чычканын колунан да жакшылык келет, -деген экен.



5-апрель



Балыктар эмнеге сүйлөшпөйт?

Япон жомогу

Илгери ааламдагы бардык жандуу жана жансыз нерселер өз тилинде сүйлөчү. Дарыялар шаркырап, шамалдар шуулдап, мышыктар мыёлоноп, иттер үрүп, токойлор жаңырып, жалбырактар шуулдап, аарылар ызылдап, чегирткелер сайрачу экен.

Азыркыдан айырмаланып, ал мезгилде балыктар да ырдачу. Алар дениз, дарыя, көл, суулардын терекинде жашашкандыктан, үндөрүн башкалар да уксун дешип, катуу ырдап, сүйлөшө турган. Анысы аз келгесин, бири-бири менен көп урушуп-талашышчу. Бакыра берип, ооздору да чонооп кеткен экен. Алар

урушчаак болгондуктан, башкалар алар менен мамиле тұзгұсұ келчу эмес.

Бир күнү балыктар топтолуп, жыйын өткөрүп атышкан. Баары тең сүйлөгөндүктөн, жыйындарынын бүтөр түрү жок. Күн батып, жылдыздар асманга кетөрүлсө да, балыктар дәле тартышып жатышат. Атуғул, уктоо мезгили келгенин да унутуп калышыптыр.

Суулардың үстүндө жадыраган кең асман чагылат. Жылдыздар жарк-журк этип, саманчынын жолу акырын жылып баратканда. Бир маалда алар жылдыздарды карап:

– Кийимдери кандай сонун, биздин алтыныбыз, күмүшшүбүз да жок. Түн периси бизге эле этке бербептири, -деп таарынышат.

Түн периси дал ошол мезгилде етүп бараткан экен, балыктарга ачуусу келет:

– Сiler алтындан, күмүштөн кийим каалайсыңарбы, макул берейин, бирок анын ордуна сiler мага үнүнөрдү бересинер, -дейт.

Балыктар макул болот. Ошол күнден бери балыктар кооз кийимдерди алышип, бирок үндерүнөн кол жуушкан экен.



6-апрель



Пилдер эмнеге чычкандарды жакшы көрүшөт?

Африка жомогу

Илгери Африка токойлорунда жашаган пилдер кәэде кыштактарға ба-рып, адамдарға таандық банандарды жеп, аларға кол салған учурлар болуп турчу. Пилдерден коргонуу үчүн адамдар дубалдарды курушса да, аларды тебелеп-тепсешчү. Анысы аз келгесинп, бак-дарактарды сындырып, үйлөрдү бузуп, бала-чакага коркунуч туудурчу.

Жергилиттүү жашоочулардын бири буга бир чара көрүү керек деген чечим чыгарат. Дарактан кесип жаа, оқ жасайт. Уулуу өсүмдүктөрдүн уусун чыгарып октун учун малат да, пилдердин келишин күтөт.

Чычкан пилдерди өлтүрүү аракеттерин байкап калып, түнү бою жааларды кемирип, керектен чыгарат. Кийинки күнү пилдер келген учурда адамдар аларға каршы эч нерсе колдоно албай калат. Чычкан пилдерге барып, адамдар абдан



тажагандыгын, алар жаалданса, сөзсүз пилдерге согуш жарыялай тургандыгын тили тешилгиче айтат.

— Кечээ мен жааларды кемирип салып силерди өлүмдөн куткардым, бирок мен дайыма эле анте албайм. Силер өзүңөрдү куткарғыла, -дейт.

Пилдер чычкандардын айткандары абдан олуттуу экендиктерин, мындан кийин душмандык кыльша турган болсо, чоң жоого кабыла тургандыктарын сезишип, адамдарга зыян келтирбей калышат.

Ошол күндөн бери пилдер чычкандарга аяр мамиле жасап калышыптыр.



7-апрель



Улактар менен карышкыр

Немец жомогу

Э

чки балдарына тамак издең баратып:

— Чөп топтол келейин, кечки тамакты жасайын. Мен жокто ким келсе да эшикти ачпагыла, -деп көрсөтмө берет.

Кетип баратып, терезеден:

— Сыр сөздү билесинер. “Жаман карышкыр жогол” деп, айтмайынча эч кимге ачпагыла, -дейт.

Бирок ошол кезде карышкыр тыншап турган экен. Эчки кетери менен келип эшикти каккылап, үнүн эчкиникине окшотуп:

— Балдарым, эшикти ачыла, бир нерсени алганды унутуп калыптырмын, -дейт. Улактар:

— Ачабыз, бирок сыр сөздү айт, -дешет.

Карышкыр толкунданып:

— Жаман карышкыр жогол, жаман карышкыр жогол деп эки жолу кайталайт.

Толкунданып, конур үн менен айткандыктан, улактар эшикти ачарын, бирок алгач анын бутун көрсөтүшү керектигин айтышат.

Эшиктиң тешигинен карашса, энесинин татынакай бутунан башка бутту көрүштө. Эшикти ачтай, тескерисинче, столдорду таяп коюшат.

Карышкыр болсо ач калса да, ал жерден кетүүгө мажбур болот.



8-апрель



Чоң ата, жардам бер!

Норвегия жомогу

Бир кыштакта эки кошунанын айдоо жери болгон экен. Алардын байыраагы бул айдоо жерлер мага гана тиешелүү болсо деп басса-турсы ойлонот. Бир тууганына ар кандай шылтоолорду айтып жерди толугу менен өзүнө алганга аракет кылат. Анын да жашоосу бар, ага бергиси келбейт.

Бир күнү кошунасы:

— Кел, экөөбүз сүйлөшүп алалы. Түшүм жыйнаганда ким көп жыйнаса, бул айдоо жерлер ошонуку болсун. Бул сунушумду кабыл аласын же жерди мага таштап кетесин! -дейт. Ошентип ал сунушту аргасыз кабыл алат.

Жеринен кол жууп калуу коркунучу бар. Анткени кошунанын туугандары көп, алар жардам берет. Ал эми өзү болсо жалгыз, эч кимиси жок.

Бир күнү алдынан бейтааныш бир карыя чыгып калат. Капаланганын коруп, суроо салат. Ал окуяны төкпөй-чачпай айтып берет.

Карыя:

— Сен капаланба. Жардамга муктаж болгон кезде: Чоң ата, жардам бер! деп кыйкыр, мен жардамга келем, буюрса баары жакшы болот, -дейт.

Түшүм жыйноо мезгили келгенде, чалгысын алып талаага барат. Кошунасын караса, он киши топтоп жатыптыр. Алардын көптүгүн көргөндөн кийин, анча кишинин жумушун жалгыз жасай албастыгын ойлоп, капаланнат. Ошол маалда карыя эсине түшөт.

— Чоң ата, жардам бер! -деп кыйкырып иет.

Кошунасы жана анын туугандары карап мыскылдан күлүшөт.

— Жинди болуп калган го, -дешет.

Кошуна дагы бир жолу “чоң ата, жардам бер!” -деп кыйкырат.

Ошол маалда кайдан-жайдан белгисиз бир адам пайда болот. Ал чапанынан чалгысын алып чыгып, чагылгандай тездик менен оруп кирет.

Кошуна жана анын туугандары оозун ачкан бойдон туруп калышат. Бейтааныш адам абдан ыкчам иштегендиктен, түш оогонго чейин эле оруп бүтүрө тургандай. Бардар кошуна ачуусу келип, аны барып бир тебет. Чоочун



киши аны сезип да койбайт. Тескерисинче, кошунанын буту ага жабышып чырпай калат. Эгинди оруп бүткөн сон, жабышып калган бардар кошунаны да алган бойдон көздөн кайым болот.

Айдоо жер жакыр кошунага калат. Ал эми бардар кошуна өзүмчүлдүгүнүн айынан ошентип жазага кабылат.



9-апрель



Алдар көсө жана бай

Казак жомогу

Казакстандын айдың-талааларынын биринде Алдар көсө аттуу бир жаш жигит жашачу. Алдар көсө акылдуу, жаш, күчтүү эле. Айылдын байларын дайыма ашкерелеп, аларды терс кылыштары үчүн шылдынга алчу. Жакыр болгонуна карабастан, акылы менен бир нерселерди ойлооп таап, жашоосун элден кем кылбай өткөрө турган.

Бул айылдын эң байы Четир аттуу киши өзү бай болсо да, акылы жок киши болгон экен. Анын койлору ушунчалык көп болгондуктан, эртен менен санап баштаса, кечинде аран аягына чыкчу.

Күндөрдүн биринде Алдар көсө Четирге барып:

– Ага, эки кесе толчудай күмүш акчам бар, бирок аларды салганга кесем жок, уучумда ташып жүрүп тажадым. Мен күмүш акчаларды сага берейин, сен ордуна бир козу бер, -дейт. Бай абдан сүйүнүп, бир козуну берет да, кубангынын билдирибестен:

– Алдар көсө, сенин көңүлүндү калтыргым келбейт, сага каралашайын, - демиш болот.

Анда Алдар көсө:

– Байым, мен мындан баш тарттым. Эң жакшысы сен мага бир эчки бер, ордуна мен сага эки кесе күмүш акча, анан бир козу берейин, -дейт. Бай ойлонуп, бир эчкиден бир козу менен эки кесе күмүш акча кымбат деп макул болуптур. Бирок Алдар көсө кайра ойлонуп:

– Байым, эң жакшысы сен мага семиз кой бер, ордуна мен сага эки кесе күмүш акча, бир козу жана бир эчки берейин, -дейт.

Бай бул келесоо Алдар көсөнү алдайын, жакшы болду деп ойлонот да, семиз

кайго анын айткандарын алмаштырганга шашат.

Семиз койду алып Алдар көсө өз жолуна түшет. Ал эми бай өзүнүн козусун, эчкисин жана ага чейин алданып жүрүп берген эки кесе күмүш акчасын алып, сүйүнгөн бойдан койлорунун жанына кетет.

Силердин оюнар боонча ким кимди аллады?



10-апрель



Бардар агасы менен кедей иниси

Сибирь жомогу

Илгери өткөн заманда эки бир тууган кошуна жашашчы. Улуусунун жери кенен, малы көп болгон экен. Талаа иштери ушунчалык көп болгондуктан, өзү жалғыз әптей алчу эмес.

Бир күнү инисиңе барып:

– Бул күндөрдө сенин көп деле ишин жоктой. Башка жерлерде иштегендөн көрө менин талаамда иште. Таң аткандан кечке чейин иштесен, бир кап ун берем, -дейт.

Иниси агасынын жат немедей иш саатын абдан баса белгилегендигине бир аз капаланса да макул болот. Анткени ал, чындыгында эле, иш издең жүртөн. Күн чыга электе агасынын талаасына барат. Эс албай кечке иштейт. Ал тургай тамакка да убакыт коротпостон, иш учурунда бир аз гана өзөк жалгайт. Анткени анын максаты батыраак талаа ишин бүтүрүү эле.

Кеч кирип, күн батат. Иниси иш бүтүп, унду алып үйгө кетүүнү ойлойт.

Агасы талаага келип:

– Мындай болбойт. Күн батты, бирок аз болсо да жарык берген айдын жарыгы тийип турат. Таптакыр эч нерсе көрүнбөй калганча иштешин керек. Айдын жарыгы тийип турганда ишиңди уланткының деген шартты көйт.

Иниси эчтеке дебей иштей берет. Бирок агасынан бул ынсансыздыгына кантип жооп кайтарам деп ойлонот.

Таң аткыча иштеп, үйүнө барып, жуунуп, курсагын тойгузуп, аナン агасынын кына келет. Үйден бир бүтүн жана бир жамалган кап ала келет.

Агасы канты көрғөндө:

– Сага бир кап ун десем эки кап көтөрүп келдиңби? -дейт.



— Күндүн бир тууганы болот да, каптын шериги болбайт бекен? Эми сен бул экөөнү төң толтурушуң керек, -деп таштап коёт.

Агасы эчтеке дей албай эки капка тен ун салып толтуруп берет.



11-апрель



Ақылмандын жообу

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери бир элдин ханы болуптур. Ал күндөрдүн биринде ооруп калат. Каардуу хан жигиттерине кайрылып элин кыдырып, дартына даба таап келүүлөрүн буюрат. Жигиттери бүтүн элди кыдырып, жер антарып дарыгер, эмчи-домчуларды алып келишет. Бирок эч бир дарыгер, эмчи-домчу ханды айыктыра албай коюшат. Хан желдеттерине ақылмандарды чогултуусун буюрат. Хандын желдеттери ақылмандардын баарын чогултат. Аларды хан сарайга хандын алдына алып келишет. Ақылмандар ары ойлонуп бери ойлонуп хандын дартына даба таба албай коюшат. Хандын оорусу күчө-ғондоң күчөп барат. Калган ақылмандарды чогултуушат. Ар бири өз ойлорун айтышат, бирок эч бири айыктыра албай коюшат. Ақылмандардын арасынан биреөсү ханды бактылуу адамдын көйнөгү гана айыктыра алат деп айтат. Ошол мезгилден баштап хандын вазирлери мамлекеттеги эң бактылуу адамды издең башташат. Эң бай соодагерден:

— Сен бактылуусунбۇ? -деп сурашат.

— Жок, шаарда башка соодагерлердин байлыгы меникинен ашып баратат. Менин байлыгым мамлекетте кийинки орундарга калып барат, -дейт.

Андан соң алар бир өлкөнүн падышасына барат. Ал да бактылуу эместигин айтат. Кошуна өлкөнүн падышасынын меникинен көп байлыгы бар деп жооп берет. Айласы кеткен вазирлар, желдеттер өз оозунан “мен бактылуумун” дей турган адамды издең жөнөштөт.

Акыры тоо таш аралап кетип баратышып бир үнкүрдөн кирип чыккан кичинекей балдарды көрүшөт. Акырын барып ал үнкүрдү андып калышат. Үнкүрде бир адам сүйлөп жаткан болот. Үнкүр ичиндеги адам балдарына жалынып эркелетип: “Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын. Силер менин бактымсынар”- дейт. Адам оозунан бул сездүү уккан вазирлар дароо үнкүргө кирип барып

адамдан дагы бир жолу: “Бактылуусунбу?” - деп сурашат. Адам да: “Ооба, мен бактылуумун”, - дейт. “Андай болсо кейнөгүңдү чеч,” - дешет. Анда адам күлүп, кейнөгү жоктугун айтат. Мындан кийин вазирлер хан сарайга кайтышат. Хан ақылманды чакыртып, бактылуу адам таппагандыгын айтат. Анда ақылман силер бактылуу адамды таптайсыңа, анткени бактылуулар силерден кийин жарапат деп жооп бериптири.



12-апрель



Күү мышык менен картан چычкан

Венгр жомогу

Илгерн-илгери бир күү мышык жашаптыр. Ал چычкандарга күн көрсөтчү эмес. Чычкандар тешиктен баш багып, нан салгычка чыга албай калышат. Алар такыр чыкпай калгандан кийин мышык ачка калат. Мышык башка ыкма ойлоп таппасам болбайт деп, текчеге асылып күн бою кыймылдабай, үнүн да чыгарбай туруп калат.

Мышык башка жакка кетти деп, тамак-аш издең киришет. Чычкандардын эң чону текчеде жабышып турган чычканды көрүп башкаларга кабарлайт. Карапса, мышык жансыз, кыймылсыз. Чычкандар сүйүнүп, мышыкка тийишип, мурутунан чоюшат. Алар чогулуп калган мезгилде бир канчасын кармап алат. Калганда-ры “жан соогалап” качып кутулушат.

Ошентип дагы бир нече күн чычкандар такыр сыртка чыкпай калышат. Ун салган күптиң астынан тешик тешип, ошол жерден тамактансышат. Мышык муну да байкап калат да ун салган күптиң ичине кирип, унга көмүлүп алат. Чычкандар курсагы ачып кепкө келишиет. Мышык дагы көбөйсүн деп күтүп калат.

Чычкандардын ичинде тажрыйбалуу, улгайган чычкан бар эле, ал ар бир кадамын текшерип турчу. Ал күптиң ичин текшерип атып, ак куйрук менен ак мурутту көрөт.

— Эй, достор, ушул жашка келгенге чейин ун салынган күптиң ак куйрук же ак мурут көргөн эмесмин. Бардыгыңа качыла! - деп кыйкырат. Чычкандар тапыран качып жөношот. Мышык бир да чычкан кармай албай калат. Ошентип бул жолкусунда тажрыйбалуу чычкан жакындарын мышыктан күткарып, аны ачка калтырышкан экен.





13-апрель

Хандын жомокчу кулу

Орус жомогу

Илгери өткөн заманда дениздин ары жагында бир мамлекеттин ханы жомокту аябай жактырчу экен. Өзгөчө кулунун айткан жомокторун сабдан жактырчу экен. Бирок кулга анын бул адаты жакпайт. Күнүте ханга жомок айта берип, акыры айта турган жомок таптай калат. Аягында ханга бир оюн көрсөтүүнү ойлойт. Бир күнү дагы бир жомок айта башттайт.

– Урматтуу ханым, биз экообуз жолго чыгып, билбеген бир мамлекетке жол алыптырыбыз.

Хан тактысына кенен жайгашып отура калат.

– Кетип барагабыз, кетип барагабыз, кетип барагабыз, -деп жарым saatтай айтат. Хан ачуусу келип:

– Жетет, каякка чейин барыптырыбыз? -деп сурайт.

– Азыр ханым, жол узун. Чыгып отуруп... чыгып отуруп... Аягында бир тоонун этегине келиптирибиз.

Хан чыдабай кетип:

– Жогол, эрген улантасын.

Кийинки күнү кечээ келген жерден жомогун улайт:

– Акыры бир тоонун чокусуна жетиптирибиз, кайра ылдыйга түшүптүрбүз, түшүп барагабыз, түшүп барагабыз, түшүп барагабыз...

Хан чыдай албай кууп жөнөйт.

Үчүнчү күнү хан:

– Кайра-кайра узун-узун айта корбо, жомоктун өзүн айт. Анан эмне болду?

– Астыбыздан тозоктун сакчысы чыгыптыр. Анын көтөргөн бир куржунунда таштандылар, экинчи куржунунда бал бар экен. Сизди бал коюлганга, мени болсо таштанды коюлганга салышыптыр.

Хан бул сөздү жактырып:

– Туура кылган. Сенин ордуң таштандыда, менини болсо балдын арасында, -дейт.

Жомокчу сөзүн улайт:

– Биз ал жерде көпкө туруп калган соң шайтан келиптири. Экообузду тен ал

жерден чыгарып, бири-биринердин үстүнөрдү тазалагыла, -дейт.

– Кантип тазаланышыбыз керек экендиги тууралуу так көрсөтмө бериптири.

Хан:

– Кантип?

– Мен сизди, сиз мени жалашыңыз керек экен.

Хан ачууланат, бирок кулунун куулугуна да таң калат.

– Ай, тозокко түшкүр десе, бул жүз алтынды ал да, кет. Мындан кийин сага жомок айттырбайм деген экен.



14-апрель



Эки бир тууган

Абхаз жомогу

Илгери өткөн заманда аскалуу тоодо эки бир тууган жашаган экен. Эртепел аччылыкка чыгып, кечинде олжо менен үйлөрүнө кайтып, балдарын багышчу.

Бир күнү аччылык кылып жүрүшүп кеч киргенин байкабай калышат. Бул тоодо карангы киргенде айланада эчтеке көрүнбөй калчу экен. Тоодон түшүп келе жатып, улуусу энтеп отуп кетсе кичүүсүнүн буту тайып кетип, илиннип калат. Колун коё берсе жардан учат, бутуна эч нерсе илинбейт, айланана карангы. Таң атканча асылып турууга мажбур болот.

Акыры алдан-күчтөн тая баштайт. Агасына:

– Ага, күчүм калган жок, эмне кыларымды билбейм. Анда агасы:

– Эн жакшы, - деп жооп берет. Инисинин кыжыры кайнап бул эмнеси деп чырала түшөт. Агасы сезүн андан ары улайт:

– Сен өлүп калсан, менин малым кобейт, -дейт.

Иниси ызырынып, дагы чымырканат. Агасы:

– Аялына да үйленүүге туура келет, - деп инисинин абдан кыжырын кайнатат.

Иниси айбан агам бар экен, мен өлбөстөн, мунун жазасын беришим керек деп, таң атканча чымырканып чыдан турат. Жарык киргенде бутун коё турган жерди таап жардан чыгат да, агасын качырып кирет. Агасы:

– Сабыр кыл, өзүндү колго ал. Сага түн бою күч берип турган ким болду? -дейт. Анда иниси:

– Өжөрлүк менен оч алуу болду.



— Мен сага мындай сөздөрдү сени чыйралтуу, кайраттандыруу учун айттым. Болбосо чыдай алмак эмессин. Кээде ачуулануу адамдарга күч берет. Сен да ежөрлүк жана ачуун менен өз өмүрүнди сактап калдың, иничегим, -дейт.

Иниси баарын түшүнүп, агасына ыраазычылыгын билдирген экен.



15-апрель



Акыркы бака

Африка жомогу

Африкада айбанаттардан бир эле илегилек калыптыр. Ал жалгыз бир кыштакта жашачу. Эч кимиси жок. Бака карман жеп, күн көрчү.

Бакаларды жактырчу экен, баарын карман жей берип, айланада бака калбай калат. Дарыяларда бакалар түгөнгөндө, көлдөргө барат. Ал жердеги бакалар да түгөнөт. Бир гана бака калат, ал өзүнө чункур казат, суу толтуруп жашынып аман калат.

Илегилек бака таптай айласы кетип, үйүнө келип, от жагып жылынып отурат. Сууктан үшүтөн бака алыстан илегилектин жаккан отун көрүп, мен да баарын жылынайын, үшүп кеттим, ашып кетсе ал бир көзүмдү алаттыр деп, анын үйүнө келип, эшигин каккылайт.

— Мага да бир аз от бересиңбى?

— Бул ким? -деп кыйкырат үйдүн ичинен илегилек.

Бака өзүнүн атын айткысы келбей:

— Мен жакшылыкты сүйген энемин, -дейт.

Илегилек:

— Жакшылыкты сүйген эне, мен отту жаңы эле күйгүздүм, чок боло зек. Кечке бака издеп жүрдүм, кеч келдим. Чок болгондо, сага сөзсүз берем, -дейт.

Бака бул сездү угар замат:

— Менин бир көзүмдү эле эмес, өзүмдү толук жечүдөй түрү бар экен,- деп качкан бойдон кетет. Бака экенин ага айтпагандыгы учун аябай сүйнөт.

Ошол бакадан улам бакалардын тукуму уланып, азыркыга чейин жашап келе жаткан имиш.



16-апрель



Садага берүү

Англис жомогу

Kаардуу кыш күнүндө жол боюнда тилемчи кемпир өткөн кеткенден садага сурап уучун ачып отуруптур. Кар күчөп бетке чаап жаап жатыптыр.

Башын пальтосунун жакасы менен кардан коргоп келе жаткан бир жаш жигит кемпирди көрүп калат. Садага бергиси келет, бирок мээлейинен колун чыгаргысы келбейт. Анткен менен ушундай суукта тилемчилик кылыш отурган кемпирге аябай бооруу ооруп:

– Байкүш кемпир, сенин ишиң татаал, жараткан жардамчың болсун! -дейт.

Кемпир садага албаса да, жигиттин сөзүнө ыраазы болуп, рахматын айтат.

Дагы бир аздан кийин машина менен бараткан бай адам кемпирди көрүп калат. Машинаны токтоттуруп, акча капчыгын ачканда суук ыркырап бетке уруп, акча колунан ыргып кетет. Шашылып чыгарылган алтын экенин кеч байкайт.

Ал эми жаш жигит үйүнө жетип, дасторконго отурганда да кемпирдин элеси, отурганы эстен чыкпай коёт. Акыры эшикке чыгып кемпирге жөнөйт. Кемпир бай адам ыргыткан алтынды кардан издең жаткан экен. Жаш жигит кемпирди үйүнө алып келет да, чогуу тамактанышат.

Ал түнү дүйнө жакшылыктар күнүнө байдын ыргыткан алтыны жазылбаптыр. Бирок жаш жигиттин кылган жакшылыгы жазылган экен.





17-апрель



Таштандыга өрүк

Болгар жомогу

Бир бакчанын ортосунда жайгашкан жалғыз үйдө атасы менен уулу жашчу экен. Убакыт өтүп уулу үй-бүлө кура турган куракка келет. Атасы тегеректен уулуна туура келе турган кыз таба албай убара болот. Балам өзүнө туура келе турган жарга үйлөнүп бактылуу болушу керек дегенде, ак эткенден так этет.

Күз келип калган маалда бакчасындагы бышып калган өрүктөрден үзүп, себекте салып айылга жөнөйт.

— Оо, эл, таштандыларынарды мага бергиле, мен анын ордуна силерге өрүк берем, -деп кыйкырат.

Эл мындай сунушка таң калышып, суроолуу карашат. Айрымдар таштандыларын алып чыгып өрүккө алмаштыра башташат. Бир маалда бир бийкеч эки ууч таштанды көтөрүп чыгып, өрүккө алмашуусун өтүнгөндө:

— Сиздин таштандыларыныз абдан эле аз экен. Өрүктү да аз аласыз, көбүрөөк таштанды топтогон жоксузбы? -дейт.

Кыз болсо:

— Үйдө таптакыр таштанды турбайт, мууну кошунадан алдым, -дейт.

Адам “ушул кыз келин болууга татыктуу” деп, кыздын ата-энеси менен кудалашат. Үйүнө алып барып кырк күн, кырк түн той берет. Кыштактагылардын баары тойго катышат.



18-апрель

Бийиктикке секириүүнүн чемпиону

Дания жомогу

Бүргө, чегиртке жана пилдин тишинен жасалган библо бака өздөрүнчө: “Бийиктиктен секириүүдө чемпион ким болот?” -деп сүйлөшүп жатышыптыр. Алар талашып бир пикирге келе албай күч сынашып көрөлүдешет.

– Жигиттер сыйлыксыз жарышкыла, женген адам кызыма үйлөнөт, -дейт ал жердин падышасы.

Бириңчи бүргө башттайт. Аябай маданияттуу экен. Чогулгандарга ийилип салам берип, аялдарга өзгөчө тазим этет.

Экинчи чегиртке чыгат. Бүргөгө караганда чонураак, анысы аз келгесин жашыл кийими өзүнү күп жарашиптыр. Уруусунун тарыхы Египетке чейин бара турганын айтып мактанат. Бүгүн деле ал жерлерде бизди абдан урматташат, сыйлуубуз, -деп сезүн улайт.

Пилдин тишинен жасалган бака болсо эчтеке айтпаптыр. Ал “Сөз күмүшке тете болсо, жымжырттык алтынга тете” деген сөздү абдан жактырчу экен. Анын мындай макалды жактыра тургандыгын тааныгандар жакшы билишчү.

Жарыш башталганда бүргө ушунчалык күч менен секирген экен, өзү ортодо корүнбөй калыптыр. Кээ бироолор көрбөй калып, секирген жок деп да чыгат. Чегиртке бүргөнүн секиргенинин жарымына араң жетет. Олдоксон кыймылдаган чегиртке падышанын бетине барып бир тиет. Падыша иренжип, көнүлү айланы түшөт. Бака болсо эң аз бийиктикке секиргени менен, жакын жерде отурган бийкечтин колуна келип түшөт. Падыша:

– Баарыңар көрүп тургандай, мелдештин женүүчүсү кызымдын колуна келип отурду, -деп жарыялайт. Ошентип бака мелдештин женүүчүсү болот.

Бүргө менен чегиртке ачууланышса да, бир нерсе деп унчуга алышпай, женилгендиктерин мойнуна алышыптыр.



19-апрель



Ажыдаарга айланган Чанын жомогу

Кытай жомогу

Ча деген жигит кыштактын эң жакыр жашаган адамы экен. Биреөлөрдүн уюн багып, күнүн көрчү. Бир күнү Ча чөп оргонго барат. Коюу жашыл чөптөрдү оруп үйүнө алыш келет да, эртеси күнү кайра ошол жерде дагы чөп чыгып калганын байкайт.

— Бул кантип мындай болду? Бир күндө кайра кантип өсүп чыкты? -деп, жерди текшерет. Ошол жерден жылтыраган бир бермет таап алат. Ча берметти алыш үйүнө келет. Бай биреөгө сатарбыз деп эннеси күрүч салган капка салыш коёт. Күнде күрүчтөн тамак жасаганына карабастан, каптагы күрүч кебейө берет.

Берметти алыш акча салган кесеге койсо, акча да түгөткөн сайын кебейө берет. Ча байыган сайын ичи тар боло баштайт. Кампасы толо күрүч болгонуна карабастан, кайырчыларга бир ууч да күрүч бербейт.

Мурун кыштактагылар Чаны жакшы көрүшсө, эми элдин баары жек көрөт. Эч кимге кошулбай жалгыз жүрөт. Кайда жүрсө берметин колунан түшүрбөйт.

Бир күнү суу жээктеп эс алганы чыгат. Уктап ойгонуп бети колун жуугусу келет. Суга эңкейгенде ага тиктеп турган ажыдаарды көрөт. Ча ажыдаардын дал өзү экенин түшүнүп кемчиликтерин сезе баштайт, бирок кеч болуп калган. Ошентип ал ажыдаарга айланат. Ал аймактан мындан кийин эч ким Чаны жолуктурган эмес экен.



20-апрель



Кымбат мышыктар

Италия жомогу

Илгери Италиянын Венедик аймагында жакыр, бирок адамгерчиликтүү жигит жашаган экен. Бул жаш жигиттин үй-бүлөсү да жакыр жашачу эле. Мындан улам жакшы жашоо учун сапарга чыгат.

Дүйнөнү кыдырып, таанууну максат катары кабылдайт. Бир күнү суу жээк-

теп жүрүп, адаттан башкача кийинген адамды көрөт. Адам куржунунан эки мышык чыгарат. Аларды жыттагылагандан кийин, денизге ыргытууга даярданып калат. Жаш жигит адамдын эмне кылгысы келгенин түшүнгөн соң дароо бир алтын акчасын сунат.

— Мындан башка акчам жок, муну ал да, мышыктарынды мага бер, -дейт.

Адам алтынды алып, мышыктарды жаш жигитке берет. Жигит ошол күнү кемеге жумушчу болуп орношот. Бир канча күндөн кийин бейиштей кооз аралга келип токтошот. Жаш жигит жана анын үч досу аралга калып калышат. Арапды айланып жүрүп жергилуктүү калк менен таанышышат. Саз, камыштардан курулган тамдарда жашашат. Араптын падышасы той берет. Ушунчалык байдасторкон жасашат, анда күштүн сүтүнөн башкасынын бардыгы бар. Тамакты алып келгенде чычкандар жабылып чуркашат.

— Ах, ах, ушул чычкандардын азабы еттү. Аранарадан кимде-ким чыгып буларды жоготсо, байлыгымдын жарымын берет элем, -дейт падыша.

Жаш жигит дасторкондон тұра калып эки мышыгын падышага сунат.

— Падышам, бул мышыктар сиздерди күткарат. Мен бул мышыктарды силерге белек кылам.

Чындаپ эле эки мышык он мунёттө дасторкондогу чычкандарды жок кылып иет. Падыша сүйүнгөнүнөн байлыгынын жарымынан көбүн жаш жигитке берет.

Жаш жигит менен үч досу байлыкка түйтүнушуп Италияга кайтышат.

Ал жердеги ичи тар соодагер окуяны угуп калып, бардық байлыгын сатып, асыл таштарды алып сапарга аттанат. Бул асыл таштарды падышага берсем, мага толтура байлык берет, анткени эки мышыкка ушунча байлык бергенинине караганда, менин асыл таштарым үчүн андан көп берет деп ойлойт.

Аны да араптын падышасы түркүн тамактар менен конок кылып, бири-бинине белек берүү аземи келгенде соодагер асыл таштарын сунат, ал эми падыша буга жооп кылып эмне берерин билбей, баркыттан жасалған жаздықтардын үстүндө оттурғузулған эки мышык алдырып:

— Бул араптың эң чон байлыгы ушуулар. Сизге тартуулайм, -дейт.

Соодагер бардық байлыгынан кол жууп, эки мышык менен Италияга келген экен.



21-апрель



Күй сүусар

Немец жомомугу

Токойдогу чынар терек тынчтыктын символу экен. Чынар теректин үсүндө бүркүт уялап, жумурткалас, анын түбүндөгү тешикке жапайы донуз жайгашып, төлдөптүр. Бул экөө тынчтыкта, достукта жашашчу.

Үчүнчү болуп сүусар келгенден баштап абал өзгөрөт. Анын чынар терекке келген күндөн тарта максаты бул терекке жалгыз ээлик кылуу эле.

Теректи ичинен тешип отуруп, үстүндөгү бүркүттүн уясына, түбүндөгү жапайы донуздан үйүнө чейин бара тургандай жол салат. Сүусар бүркүт менен донуздан достугун көрө албайт. Бир күнү бүркүткө чыгып:

— Бүркүт досум, экөөбүз тен коркунчтабыз. Жапайы донуз күнүгө теректин түбүн казып жатат. Эгер сен жокто терек жыгылса балдарын оор абалда калат. Аナン аларды жапайы донуз жалмап коёт, этият бололу, -дейт.

Андан соң теректин түбүндөгү жапайы донузга барып:

— Ах, досум, бул канга сүусаган бүркүт экөөбүз үчүн чон душман. Ал сенин балдарынды жеш үчүн ынгайлдуу шартты эле күтүп турат. Экөөбүз тен коркунчтабыз, абалайлайлы, -дейт.

Ошол күндөн баштап ийининен чыкпай, коркуп жаткандай оюн корсөтөт. Түнү чыгып, олжосун таап курсагын тойгозуп жүрөт.

Тынчы кеткен бүркүт менен донуз уяларынан чыкпай бир-бирин аңдышат. Бул күтүү ушунчалык узак убакытка созулгандыктан, бүркүттүн да донуздан да балдары өлүп калат.

Экөө тен ызаларына чыдабай, теректи калтырышып башка жакка көчүп кетишет. Алар бири-бирин күнөөлөшөт. Ишенчээтиктиң курмандыгы болгондугун түшүнүшпөйт.

Сүусар болсо максатына жетип, чынар терекке жалгыз ээлик кылып, жашап калган экен.



22-апрель



Жалкоо бала менен сагызган

Сибирь жомогу

Сибирь талааларында бир жалкоо бала жашаптыр. Ал аябай жалкоо болгондуктан, керели-кечке бутунун учун да кыймылдатпай, суу жээгинде асманды тиктеп жата берчу.

Жайдын ысык күнүндө дарыянын жээгинде жалкоолонуп жатыптыр. Сууга киргиси келет, бирок эринет.

– Күн аябай ысык. Суу болсо кандай серин, -деп карап отурат.

Айланада жүргөн сагызган аны угуп калып:

– Сен да сууга кирбейсинби. Чечин, серин сууга түш, -дайт.

– Сууга түш, сууга түш, -деп жалкоо бала сагызганды кайталайт да, андан ары сөзүн улайт:

– Сууга чөгүп өлсөмчү?

– Балырларды кармасан, чөкпойсүн.

– Балырларды карма, балырларды карма, алар колумду кесип кетсечи?

– Мээлей кийсен, кеспейт.

– Мээлей кий деген онай, мээлей суу болуп калсачы?

– Күнгө жайып кургатасын да.

– Кургатасын деген онай, кургатканда жыртылып калсачы?

– Эчтеке болбойт. Жамайсын.

– Жамайсын деген онай, колума ийне кирип кетсе эмне болот?

– Ийне кирбейт, колуна оймок тагасын.

Жалкоо бала сагызгандын шакылдаганына жооп берип жетишле албай, акыры таш менен кууп жиберет.

– Мага ақыл айткыдай сен кимсин, акмак. Мен сага көрсөтөм ақыл үйрөткөндү, -деп кийкырат.

Сагызганды таш менен согом деп жатып тулку боюн башкара албай сууга тушуп кетет. Сагызган пырр деп учуп кетет.

Жалкоо бала суудан шалбырап чыгып жатканда, сагызган башка күштарга аны кантитп кыймылга келтиргенин айтып берип күлүп жаткан экен.



23-апрель



Ким көндон дагы коркогураак?

Италия жомогу

Токойдо көндүн үй-бүлөсү жашаган экен. Адатта, көндор коркок болгондуктан, үйүр-үйүр болуп, бири-бирине жакын жашашат. А бул көндүн үй-бүлөсү аябай коркок эле. Жакын жерден элик өтсө демдерин чыгарбай жашына калышчу. Улүл алдыларынан чыкса да, жұз метр ыраакқа качып жөнөшет. Ал тургай, күзүнде саргарып түшкөн жалбырактын дабышынан да коркуп, денелерин калтырак басчу.

Акыры башка жерге көчолу деген чечим чыгарышат. Ал жерде коркунучтуу өч нерсе болбошу керек. Ошентип талаша башташат. Бири кайык жасап суунун аркы ейүзүнө етүүнү сунуштаса, калгандары ал жакта сабиз жана шириң чөптер жок -дешип, каршы чыгышат.

– Минтип коркуп отурсак ачка калып, коркуудан жүрөгүбүз жарылат, мындан ары минтип жашаганга болбойт, -дейт карыя көн. Дагы бирөө:

– Жандуунун баары бизди кууйт: Адамдар! Иттер! Эликтөр! Улүлдер! Жада калса саргайган жалбырактар! Баары бизге душман!

– Коркуп өлгөндөн көрө сууга секирили, мин жолу өлгөндөн көрө бир жолу ололу, -дейт бирөөсү.

Ошентип көн аттуунун баары көлдү көздөй чуркайт. Көлдүн жээгине жеткенде, күнгө кактансып жаткан бакалар алардан коркушуп, сууга секиришет.

– Токтогула!-деп кыйкырат картан көн. Бир аз шашылдык окшойт. Бизден да коркоттор бар экен бул жашоодо. Кайра кайталы, келген жерибизге кетели. Конгөн жерибизде билген душмандарбыз менен чогуу жашайлы. Демек, жандыктын баары бири-биринен коркот тура. Эн күчтүү айбанаттын да корккону бар. Маанилүүсү ошону биле жүрүш керек турбайбы, -деген экен.



24-апрель



Токойдогу будильник

Немец жомогу

Tокойго баргандардын биринин будильниги түшүп калат. Ал токайдун так ортосунда экен. Анын кызматы saat, минута, секунданы, кыскасы убакытты көрсөтүү эле.

Бир күнү эки чычкан будильники коруп калат.

– Кутмандуу күнүңүз менен шапкалуу байке!

– “Тик-так, тик-так” деп saat иштей берет.

Чычкандардын бири saatка жакындап:

-Сиз бир топчусузбы? -деп сурайт.

– “Тик-так, тик-так”. Экинчи чычкан:

– Жок бул топчу эмес, бир айбанатка окшош экен, -дейт.

Саат “тик -так” дей берет. Чычкан коркуп кетип:

– Бул айбанат чычкан жеши мүмкүнбү? -дейт.

Саат чычкандардын маңыздыгына чыдабай; “Зыррррр!” - деп чырылдап кирет. Чычкандар коркуп качып жөнөштөт. Алдынан чыккан айбанаттарга мышыктан да коркунчутту айбанатка жолуккандарын айтышат. Муну уккан эки шумкар saatтын жанына келет.

– Кутмандуу күнүңүз менен, мырза! Сиз эртең мененки тамакка чычкан жей-сизби?

– “Тик-так, тик-так.”

Шумкарлар бири-бирин тиктеп кайра суроо узатат:

– Сиз уча аласызыбы?

Саат тажап кетип; “Зыррррр” деп чырылдап иет.

Шумкарлар дарактын башына уча качышат. Токайдогу айбанаттарга темир тоок көргөндөрүн айтышат.

Эки кирпи saat менен таанышууну чечет. Алар saatка жакындап келип:

– Сиз бир билерман окшойсуз?

Тажаган saat; “Зыррррр” деп чырылдап иет.

Кирпилер качып барышып: “Токойго бир билерман келиптir,” - деп кабар-лашат.

Дарактагы үкү баарын көрүп турган экен.

— Ушул болбогон будильник үчүн эмне мынча ызы-чуу болуп жатышат? -деп башка тарапка учуп кетет. Үкүнүн канаттарынын чыккан үндөн корккон saat бир жолу:

— “Тик” -деп туруп калат.

Бул анын акыркы “тик - тагы” болгон экен. Ошондон баштап ал убакытты көрсөтпөй калган дешет.



25-апрель



Сыйкырдуу кетмен

Уйгур жомогу

Илгери бир падыша жана анын эгиз балдары болгон экен. Бул эки уул бой жетип, жигит болушат.

Күндердүн биринде эгиздер эч тамак жебей, бир жутум суу да ич-пей калышат. Алар абдан арыктап кетишет. Падыша уулдарынын дартына даба таба ала турган адамды издетет.

Уулдары бир күнү келип:

— Ата, биз сапарга чыгалы, дартыбызга даба издейли, -дешет.

Эки жигит жолго чыгып, капыстан бир карыяга жолугушат. Карыя кетмен менен катып калган жерди чаап жумшартып жаткан экен. Алар өздөрүнүн чоожайын карыяга айтып беришет.

— Чоң ата, биздин дартыбызга даба таба аласыңбы?

— Бул дарттын дабасын мен билем, бирок алгач бул талааны кечке чейин казып, эртен өзинди себишим керек. Эгер силер мага жардам кылсанар, мен дагы силерге жардам берем, -дайт.

Падышанын уулдары кийимдерин чечишип жерди казып киришет. Абышка кемпирине барып:

— Кечкиге таруудан палоо бышыр! Көп жаса, баары желет, -дейт.

Эки жигит ишти батыраак бүтүрүп, дарттарына даба болгон нерсени алсак деп, шымаланып талаада иштешет. Түн кирип ай көтөрүлгөндө жерди казып бүтүрүштөт.

Дасторконго отурушат, абдан ачка болгондуктан, таруудан жасалган па-

лоонун бардыгын жегендерине карабастан, тойбай калгандай болушат.

– Чоң ата, бул палоого сыйкырдуу бир нерсе коштунарбы? -деп сурашат, -мындай даамдуу тамак такыр жей элек болчубуз.

– Кайдагы сыйкырдуулук. Мунун сырды эртеден кечке талаада иштеп, жумуш кылганыңарда, -дептир чал.

Шахзадалар дартка даба эмне экенин ошондо түшүнүшөт. Атасынын жанына барышып, бакчаларын өздөрү карап, багбанчылык кылып, ден-соолуктарын чыңашкан экен.



26-апрель



Семиз хан менен жаш жигит

Француз жомогу

Илгери откон заманда семиз, кабагы ачылбаган бир хан болгон экен. Ал дүйнөнүн эң чоң мамлекетинин биригин ханы болгонуна карабастан, кылаарга иш таптай, керээли кечке тамакка күчүн чыгарчу дешет.

Бир күнү сарайдын терезесине бир күш келип конот. Тумшугундагы бир тал сары чачты ханга берип:

– Бул бир сулуу кыздын чачы, ал сенин жарың болусу керек. Эгер ага үйленсөн бактылуу болосун, кабагың ачылат, -дейт да учуп кетет.

Хан ал сары чачты кармалап, аны таап бактылуу өмүр өткөргүсү келет. Хан чар тарапка адамдарын жөнөтүп кызды издетет. Бирок эч ким таба албайт. Хандин алтын чачтуу кызды издел жүргөнүн айылда жашаган жакыр жигит да утат. Ал бир күнү баратып үңкүр көрөт, үңкүрдүн ичине кирсе адам баскан жол бар экен, ал жол менен баратып, бир кемпирге жолугат.

– Кайда баратасын? -дейт кемпир.

– Дүйнө сулуусун издең жүром, -деп жооп берет ал. Кемпир:

– Бул татаал иш, бирок ушул жерге чейин келгенинде караганда коркпос жигит экенсин. Мен сага жардам берөм. Бул жол менен түз барсан, сарайга туш болосун. Ал сарайдын жетинчи кабатындагы жетимиши жетинчи белмөдө сулуу кыз уктап жатат. Сарайга кирүү кыйын, эшигинин алдында үч баштуу сакчы иттер бар. Алар жакын келгендин баарын жок кылат. Бул шишедеги майды ал. Сарайга түнү киресин, кирерден мурун шишедеги майды денене сүртсөн иттер сени

көрбөй калат. Жетинчи кабаттын жетимиш жетинчи бөлмөсүнө кирип, уктап жаткан кыздын чачынан беш тал үзүп ал. Бул чач талдарын сол колундун бармактарына оро. Ошондо кыз ойгонуп, сенин артындан ээрчийт, -дейт.

Жигит кемпир айткандай кылат. Артынан кыз ээрчип жөнөйт.

Үнкүрдөн чыккан кезде түн мезгили экен. Кыздын чачтары эшикке нур чашып күндүзгүдөй жарық боло түшөт. Жигит кызды жактырып калат, бирок ханга алып барууса керектигин билет.

Сарайга жакындалган кезде кыз ыйлай баштайт.

— Суранам? Мени ал семиз ханга алып барба! Мен сени менен калгым келет, сен мени куткардың, -деп жалбарат.

Жаш жигит өзү да кызды абдан жактырып калгандыктан, сарайга баруудан баш тартат. Алар башка мамлекетке кетишет да, бактылуу өмүр сүрүп жашап калышат.

Семиз хан болсо ачууланып, капаланып жатып дагы семирип кеткен экен.



27-апрель



Чабалекей менен жылан

Кыргыз жомогу

Эки чабалекей келди. Уя жасай баштاشты. Балчыкты күнгө, кылга ара-лаштырышты. Биринин үстүнүн экинчисин кичинеден алып келип жатышты. Бир нече күндөн кийин чойчөктөй болгон уя даяр болду. Уяннын сырты быдыр ала. Ылайга аралаштырган жүн, кылдар самсаалап чыгып турду. Чабалекейдин бири күн-түн дебей уясында жатты. Экинчиси ага тамак ташып келет.

Бир нече күндөн кийин беш балапан чыгарды. Балапандар энеси жем алып келгенде, жандары калышчу эмес. Бардыгы тең оозун ачып ага умтулчу. Бир күнү түш мезгили. Чабалекей балапандарына жем берип болду. Уясында эс алып жаткан. Бир убакта устундун түбүндө жаткан жыланды көрүп коркуп кетти.

— Ой, сен ким болосун, аты-жөнүндү айтчы?

— Менин ким экенимди тааныбайсыңбы, кана, өзүн айтчы!

— Ким болмок элең. Жылансың!

— Мына айтпадымбы, бийик тургандыктан тааныбай жатасын. Бери түшүп келсөн, сүйлөшөлү, -деп жылан тилин соймандотуп, башын көтөрдү.

— Тигини! Мени алдап жатканын көр. Сен жылансын. Жанына барсам чагып аласын. Жыландан коркому, -деди чабалекай.

— Жыландан мен да корком. Анын тили узун. Тилинин учунда уусу болот. Менин тишим абдан майды. Тилим гана узун, -деп тилин соймандотуп койду.

— Жылан болбосон, анан эмнесин? -деди чабалекай таң калып.

— Кескелдирик болом!

— Кескелдириктин буттары болчу эле, сенин буттарын кана? -деди чабалекай.

— Сен кескелдириктин көбүн көргөн эмес турбайсыңбы. Кээ бир кескелдириктерде бут жок болот, -деди жылан.

— Жок ишенбейм, жылан элесин! -деди.

— Мага ишенбейт экенсинг го, эмесе жанына барып ишендирейин. Жылан устунга оролуп, жогору сойлой баштады. Чабалекай балдарымды жылан жейт экен деп коркту. Уясынан учуп, тышка чыкты. Кайта уясына келди. Балдарынын оозун ачып жем сураганын көрдү.

— Шордуу, балдарым ай! Оозуңарды ачып жем сурайсынар. Өзүнөр бирөөгө жем болгону жатканыңарды билбейсинер. Байкуштарым, ай! -деп чабалекай чырылдап жиберди. Жылан сойлоп чыгып келе жатты. Чабалекай чырылдап тышка учуп чыкты. Кайта учуп келип, балдарын коргомокчу болду. Чырылдап учуп канаты менен жыланды чаап өттү. Жылан тоготуп койгон жок.

Үйдүн жанындагы жол менен өгүз минген абышка тоодон келе жаткан. Ал үйдүн жанына келди. Тамга кирип чыгып, чырылдап жүргөн чабалекейди көрүп, таң калды.

Тамдын эки жагын карап туруп, ичине кирди. Чабалекейдин уясына башын жаны салып бара жаткан жыланды көрдү. Колундагы ыргай сабоосу менен жыланды бел талаштыра чаап-чаап жиберди. Жылан тоголоктошуп жерге түштү. Бирөөгө зордук кылам деген жылан ошентип өлүмгө дуушар болду. Чабалекай балдарынын аман калганына кубанды. Абышкага алкыш айтты.



28-апрель



Дүлөйлөрдүн кыштагы

Уйгур жомогу

Илгери бийик тоолордун арасында бир кыштак болгон экен. Кыштактагылардын баары дүлөй эле. Андыктан бири-бирин түшүнүү өтө кыйын. Бир күнү кыштакта жашаган бир дүлөйдүн эчкilerи жоголуп кетет. Эчкilerин издең жүрүп талаада иштеп жаткан адам менен учурашып:

– Үч эчки көргөн жоксунбу? -деп жансайт. Ал да дүлөй болгондуктан түшүнбөй:

– Эмне деп жатасың? -деп кыйкырат да, - бул талаа меники, тээтиги даракка чейин деп сөөмөйү менен көрсөтөт. Эчкilerин издең адам суроосуна жооп алгандай, ал көрсөткөн тарапка бет алат. Айткандай эле ошол тараптан эчкilerin таап алат. Кайра келатып талаада иштеген жанагы кишини көрүп:

– Ыраазычылык билдирип, ал таап бергендиги үчүн чолок улакты ага тартууларын айтат.

Дыйкан аны күнөөлөп жаткандай түшүнүп:

– Мен бул улактын бутуна тиймек тургай, сенин эчкilerинди көргөн да жокмун, мени жөн жерден күнөөлөбө - деп жансайт.

Акыры экөө төң бири - бирин түшүнө албаган соң, атчан адамдын өтүп баралканын көрүп, калыстык кылуусун өтүнүшөт. Окуя мындай болду деп эчкilerдин эсси сез башттайт:

– Мен эчкilerимди издең бараткам. Бул киши эчкilerimдин кайда экенин айтты. Мен ага бул жакшылыгы үчүн бир улак берейин десем, аз көрүп жатат, -дейт. Дыйкан:

– Мен бул жerde талаамды айдал жатсам, бул адам пайда болду. Бул талаа кимдики деп сураганда, меники дедим, анан ал кетип калып, кайтып келатканда үч эчкини айдал алыптыр. Бирөөнүн буту чолок экен. Мен анын бутун сындырган эмесмин, бул адамга түшүндүрчү деп аттын тизгинин карман турул алат. Ат кишенеп жиберет. Аттын эсси ачууланып:

– Бул менин атым, эмне себептен менин атымды талашып жатасын, мен муну тай кезинде сатып алгам. Сага эмнеге бермек элем, -деп кыйкырат.

Үчөө талашып жатып, акыры казыга барышат. Үчөө төң кезеги менен окуяны

казыга түшүндүрүшөт. Казы:

— Айдын жаңырганын айтып жатасына, демек, эртең майрам кылсак болот экен, -дейт. Үч урушчаак бири-бирин тиктешет.

Биз элдешпесек, казы бизди түрмөгө салчудай деп, үн чыгарбастан тараң ке-тишет.



29-апрель



Тоолук Лангамуд

Норвегия жомогу

Tоо этегинде Лангамуд деген бирөө жашаган экен. Анын үйү тоо этегинде болгондуктан, тоолук Лангамуд деген ат менен таанымал болот.

Аябай жакшы ниеттүү адам болгондуктан, аны аялы да жакшы көрчү экен.

Бир куну аялы ага:

— Акчабыз жок, бирок эки уубуз бар. Алып барып бирөөсүн базарга сат! Ага бир нерселер сатып аларбыз, -дейт.

Макул, -деп Лангамуд бир уюн алыш базарга барат. Кечке отурат, уюна бир да кардар чыкпайт. Кеч киргенде кыштагына кайра кайтат. Жолдо баратып эшкекчен адамга жолугат.

— Ушул эшкек менен сенин уюнду алмаштыралыбы, -дейт жолоочу.

— Болот, -деп Лангамуд уюн эшкекке алмаштырып иет. Андан ары жолун улап баратып, бир аялга жолугат. Аял Лангамудка:

— Сен эшкекти эмне кыласын? Менин эчкимди алсан боло, жок дегенде сүтүн ичесин, -дейт. Ошентип эшкекке эчкини алмаштырып иет. Дағы жолун улап баратса алдынан бир бала чыгат. Ал Лангамудка:

— Эчкини багуу кыйын, андан корө сен тоокту ал. Сен муну багып да кыйналбайсын, жумурткасын алыш жейсин,- дейт. Ага да макул болот.

Кеч кирип калган кезде, ханға жолугүп калат. Анын курсагы ачып келе жаткан экен, ага тоокту бышырып берин курсагын тойтазат.

Үйүнө жакындағанда кошунасы жолугуп калып, уюнун чоо-жайын сурайт, ага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет.

— Эми аялың сени шыпыргы менен тосуп алат, -дейт кошунасы.

— Мен аялым менен жакшымын, эчтеке дебейт,-дайт ал. Кошунасы экөө мәлдеше кетишет. Үйүнө барганды аялына:

- Уйду бир эшек менен алмаштырдым, -десе.
- Туура кылыштырысын, эшек бизге керек, -дейт.
- Бирок эшкети эчкиге алмаштырдым.
- Макул эчки деле пайдалуу.
- Эчкини бир тоокко алмаштырдым.
- Тооктон жумуртка алабыз, туура кылыштырысын, -деп аялы колдойт.
- Тоокту курсагым ачканда тамакка алмаштырдым, -дейт.
- Мейли, сен аман болсон болду, – дейт аялы камырабай.

Кошунасы макулдашкан боюнча Лангамудка жүз алтын берүүгө аргасыз болот.



30-апрель



Апенди казан сатып алганда

Кыргыз жомогу

Илгери апенди казан сатып алайын деп базарга барган экен. Казанды алайп келе жатса, жамгыр жаап, жол тайгак болуптур. Апенди асман-ды карап: “Оо, кудай, ушул белден аман-эсен чыksam, түлөө кылып, ушул казан менен бир атала кылып берейин” -деп жалынат.

Жонго чыккандан кийин: “Эми мындан биягы эңкейиш эмеспи, түлөө кылуунун эмне кереги бар,” - деп кетип баратса, тайгаланып жыгылып кетип, казаны сынып калат, анда апенди ордунан турбастан: “Оо, кудай, мен тамаша кылсам, сиз чыны менен эле жыгып, казанымды сындырдыңызыбы? -деп кете берген экен.



Май



Май

- 1-май. Санаачыл кыз. Норвегия жомогу.
- 2-май. Тұлқұ менен карышкыр. Норвегия жомогу.
- 3-май. Карынын сөзүн капка сал. Кыргыз жомогу.
- 4-май. Багбан менен чептин кароолчусу. Немец жомогу.
- 5-май. Үйрөнчүк бала менен падышанын кызы. Венгр жомогу.
- 6-май. Тұлқұ менен карышкыр конгуроодон әмне үчүн коркушат? Белорус жомогу.
- 7-май. Ит менен мышык әмне үчүн өч? Кытай жомогу.
- 8-май. Көк чөө. Индус жомогу.
- 9-май. Өтүкчүлүк да кесиппи? Эстон жомогу.
- 10-май. Аюу, маймыл жана донуз. Немец жомогу.
- 11-май. Даугава дарыясы кантит пайда болду? Литва жомогу.
- 12-май. Апендинин эшени алдаганы. Кыргыз жомогу.
- 13-май. Жоогазын ғулуне айланган шахзада. Венгр жомогу.
- 14-май. Сага жараша болом. Литва жомогу.
- 15-май. Падыша арстандың үнкүрү. Француз жомогу.
- 16-май. Аты жок чоң ата. Француз жомогу.
- 17-май. Құзғұ каранған Каталин. Венгр жомогу.
- 18-май. Кичинекей чабалекей менен чоң эне. Япон жомогу.
- 19-май. Арстан менен чабан. Италия жомогу.
- 20-май. Шамалдуу жомок. Немец жомогу.
- 21-май. Байдын жакырдығы. Немец жомогу.
- 22-май. Ақылман карыя менен падыша. Абхаз жомогу.
- 23-май. Торгой. Кыргыз жомогу.
- 24-май. Баланын жаткан төшөгү. Немец жомогу.
- 25-май. Отунчунун уулу, капчық, мүштөк жана калпак. Француз жомогу.
- 26-май. Аюу менен карыя дыйкандын достуғу. Чех жомогу.
- 27-май. Үқүлөр ырдаганды кантит үйрөнүштү? Эстон жомогу.
- 28-май. Ат, тұлқұ жана арстан. Грек жомогу.
- 29-май. Жылдыз көйнөктүү кыз. Немец жомогу.
- 30-май. Ысык–Көл. Кыргыз жомогу.
- 31-май. Карга мурун бала. Румын жомогу.



1-май



Санаачыл кыз

Норвегия жомогу

Түндүктүн кооз мамлекеттеринин бири болгон Норвегиянын кыштактастырынын биринде атасы, энеси жана кызы болуп бир үй-бүлө бири-бириң сүйүп, урматтан жашашчу экен. Кыз бойго жетип калса да кардар жок же кыздың жактырганы жок. Бир күнү кончу кыштактан бир жигит келет.

— Мен кызынызга үйлөнүү үчүн анын колун сурал келдим, -дейт.

Ата-энеси, атугүл, кызы абдан сүйүнот. Апасы жигитке торт, наан бышырат. Тамак жеп жатып суусашат. Атасы кызына чоң жыгач чөлөктөн суусундук алып келүүсүн суралат.

Жаш кыз жыгач чөлөктөн оозун ачып, кыялданып чойчөктү кармаган бойдон туруп калат. Бул жаш жигит мага үйлөнсө, бир балалуу болсок, аны чоңойтсом, бирок башы ооруп калса эмне кылам? -деп жатып чойчөк толуп ташып жатканын байкабайт.

Кыз копко жоголуп кеткендиктен, энеси эмне кеч калды деп барып карал, кызына суроо салат:

— Эмне кыльып жатасың?

— Бул жигит менен баш кошсом, бир уулдуу болсок, аナン анын башы ооруулуу болуп калса эмне кылам?

— Чын эле, -деп энеси кошо баш катырып кирет.

Атасы алардын артынан барат. Суу ташып жатыптыр. Атасы келер замат кызы:

— Ата, мен бул жигитке турмушка чыksam, балабыз болсо анын да башы ооруй берссе, мен эмне кылам? -деп сурайт. Атасы да аларга кошуулуп баш катырып кирет.

Жаш жигит күтө берип, белгилүү бир убакыт өткөн соң тынчсызданып барып караса, үчөө төң ойлонуп турган болот.

Жигитти көргөн кыздын атасы:

— Уулум, сен биздин кызыбызга үйлөнсөн, бир уулдуу болсоңор, анын башы ооруса эмне кылабыз?

Жигит мындаи ыксыз санаа тарткан үй-бүлөнүн абалына абдан таң калуу менен шапкасын да албай качып кеткен экен.





2-май

Тұлқу менен карышкыр

Норвегия жомоғы

Тұлқу куулугу менен айланасындағыларга абдан таанымал болот. Чынында эле куулугунун чеги жок эле. Кечке жуук қыштакқа барып кайсы үйде ит бар-жок экендигин аныктап, бар болсо жаткан жерин тектап алғандан кийин гана тоокторго уурулук кылчу экен. Жылдар бою уурулук менен алектенгендингіне карабастан, бир да жолу колго түшкөн эмес.

Бир күнү адаттагыдай эле қыштакқа барат. Иттер уктай элек, тооккана бекем жабылган. Эч бир арга таба албастан артка кайтат. Жолдон бир кудукка туш болот.

Эки жутум суу уурттайын, ашказаным аз да болсо өзөк жалгасын деп ойлонот. Кудукка башын салса абдан терен казылган экен. Суунун түбүндө чоң быштактын жатканын көрөт.

Өзүнүн жолдуулугуна ичи-ичине батпай кубанат. Кудукка байланған чаканы алып, ичине түштөт да ылдылай баштайды. Күтүүсүздөн экинчи бир чаканын жогору тартылып баратканын байкайт. Бул кудук эки чакалуу эле. Бир чаканы ылдый түшүрсөң экинчиси жогору көтөрүлөт.

Тұлқу дагы ылдый төмөндөп баратып, суунун түбүндөгү быштак эмес эле айдын сууга чагылышы экенин аңдайды.

Тұлқу кудуктан кантип чыгам деп айласы кетип отурғанда карышкыр олжо издел жүрүп, аны көрүп калат.

– Тұлқу досум, ал жерде эмне қылып жатасын?

– Бироо жарым келип калаар деп күтүп жаткам, мынча чоң быштакты жалғыз бүтүрө турған эмесмин, кел сен да же, -дейт.

– Жегим келет, бирок кантип түшөм, -деп карышкырдын көзү чачырап кетет.

Тұлқу чакага отуруп ылдый түшө турғандығын түшүндүрүп берет. Карышкыр түшүп баштағанда, тұлқу экинчи чака менен жогору көтөрүлөт.

Карышкыр ачууланып:

– Мени күткар, -деп кыйкырат. Тұлқу:

– Тұну бою сен же сага окшогон дарданбай келип калаар деп күттүм. Сен да күт, бироо жарым келип калаар, -деп үнү ишенимдүү чыгат.

Ошентип ышкырган бойдан қудуктан алыстан өз жолуна түштөт.



3-май



Карынын сөзүн капка сал

Кыргыз жомогу

Илгери өткөн заманда өзүнүн байлыгына, бийлигине ишенген хан жашаптыр. Бир айылга баш болуп, элин башкарып туруптур. Анын бийлиги абдан күчтүү болгон экен. Бир күнү хан айылдагы кары-картаңдардын баарын жардан ыргытып өлтүрүүнү буйрук кылат. Желдеттери буйрукту так аткарышат.

Айылдагы бир жаш улан да атасын алып жарга карай бет алат. Атасын жардан ыргытаарда атасы ага тиктеп жылмаят. Бала атасынын жылмаусунун себебин сураганда:

— Балам, сен да мендей болоорсун, мен да сендей кезимде атамды дал ушинтип жардан ыргыткам, -дейт. Аны уккан бала атасын жарга ыргыттай, үйүнө алып барып, ханга көрсөтпөй сандыкка салып багат.

Бир күнү хан калкына көлдүн түбүндө жаткан алтын салынган кумараны алууларын буйрук кылат. Эр азаматтардын баары алтынды алуу үчүн көлгө түшүшүп, кайра кайтпайт. Бул корүнүш бир нече күнгө чейин созулат. Бул окуяларды жаш улан атасына айттып берет. Ким алтын салынган кумараны алып чыкса, ал адамдын бардык каалоосун орундатарын жарыялайт. Анда атасы баласына:

— Балам, бул кумара көлдүн түбүндө эмес, анын жээгинде өскөн бактын башында турат, анын көлөкөсү көлгө түшүп турат. Сен көлгө түшпөй бакка чык.

Жаш улан бакка чыгып, алтынды ханга алып келип берет. Таң калган хан баладан алтынды кантип алганын сурайт. Жаш улан атасынын айтканы боюнча көлдөн эмес, бактын башынан алганын айттып берет. Ошол күндөн тарта хан айылдагы кары - картаңдарды сыйлап, алардын кеп-кеңешин угуп, элдин башын бириктирип жашап калган экен.



4-май



Багбан менен чептин кароолчусу

Немец жомогу

Илгери откон заманда чептин жаңында бир багбан жашаган экен. Багбандын курчалган бакчасы бейиштин төрүндөй кооз эле. Ал жерде таң аткандан баштап эмгектенип, жемиштерин сугарып, көчөттерүү нүн чонойгонуна суктанып карап отурчу.

Бир күнү бакчага келип абдан таң калыштуу окуяга күбө болот. Капусталары желген, гүлдөрү үзүлгөн, жашыл салаттык чөптөрүнүн тепсөлгенин көрөт. Муну көн кылды го деп ойлоп, ачууланып, чептин кароолчусуна арызданат:

– Мага жардам кыл, эмгегим текке кетпиди, маңдай теримди төккөн бакчама көн кирип, баарын тебелеп-тепсеп тамтыгын чыгарыптыр. Ал менден уруксат сурабастан, бакчама киргинге кандай акысы бар?

Кароолчу:

– Муну кылган көн экени так далилденди? -деп сурайт.

– Ооба, -дейт багбан.

– Эртөн ал аланкөздү кармайлы, таң заардан даяр бол, -дейт.

Таң аттай кароолчу баштаган топ багбанга барышат.

– Курсакты тойгузбастан маселе чечилбейт, сен биздин курсагыбызды тойгуз, -деп отуруп калышат. “Макул”- деп, нан, чучук чыгарат, бакчадан калемпир алып келет. Кароолчулар тамактанишат, бирок тоюштрайт. Түш ойт, кароолчулар дале тойбойт, акыры багбан менен аялы жалгыз кюон союшат.

Кечке жуук коноктор тойгондон кийин эс алууну чечишет.

– Кеч кирди, көнду эртөн кармайлы, -деп уйкуга киришет.

Эртеси күнү көнду издең жөнөштөт. Алар көнду издең жүрүп бакчаны тебелеп-тепсеп салышат, атүгүл арыктар да бузулат.

Бир капустанын артынан көндүн чыкканын коруп кубалашат. Чептин кароолчусу:

– Биз ишибизди бүтүрдүк, көндү бакчадан кубаладык, -деп жолдошторун ээрчитип кетип калат.

Кароолчулар кеткен сон, багбан согуш майданыныңдай абалга келген бакчасын карап:



-Эч кимди чакыrbай эле койсом болмок экен, -деп ойлонот. Эки капустанын айынан кароолчуларды чакырдым. Алар болсо жүз көндүн жүз жылда тарттыра турган зиянын тарттырышты. Бул окуя мен учун абдан чон сабак болду деп, - башын мыкчып кала берген экен.



5-май



Үйрөнчүк бала менен падышанын кызы

Венгр жомогу

Илгери откөн заманда кедей бир бала дүйнө таануу үчүн сапарга чыгат. Жер кезип элдердин жашаган жерлерин көрүү, аларды таануу, салттарын үйрөнүүнү каалады. Кеч киргендө дарактардын түбүндө уктайм, курсагым ачканда кыштактагылар тамак беришет, болбосо жол боюндагы мөмөжемиштерден үзүп, кээде буудайларды, буурчактарды топтолп жейм, -деп ойлойт.

Күндөр өтө берди. Өз мамлекетинен алыстап жүрүп отуруп башка мамлекетке келди. Барган жерлеринде жергилуктуүлөр анын каяктан каякка баратканын билгилери келишет. Ал кыдырган жерлери, элдер тууралуу айтып бергенде абдан кызыгуу менен угушат. Тамак беришет, жатаарга келгенде эпеп түнөп чыгуу үчүн жупуну бир жай сурайт. Жатканга жер чыгаар дешип падышанын сарайна алып барышат.

Сарайдагылар жаш жигиттин өтө маалыматтуу адам экенин баамдап, күштүн сүтүнөн башка бардык нерсени дасторконго кенен жайып, конок кыльшат. Жигит бейтааныш бир бийкечтин жанына отурат. Эки жаш бири- бирине абдан жарашат экен.

– Падышам, -деп кайрылат ханыша. Бул жаш жигит биздин кызыбызды көрғөнү келген болуп жүрбөсүн. Ага үйлөнгүсү келип жаткандай.

Падыша:

– Жок, андай болушу мүмкүн эмес, бул кедей, катардагы үйрөнчүк, -дейт.

Түнү уктаарга орун даярдашат. Жатаарда күтүүсүздөн талаадан топтогон майда дандын калдыктары чөнтөгүнөн төгүлүп кеткендиктен түн бою аларды топтолубакыт откөрөт. Падышанын адамдары таң аткыча жаш жигиттин укта-багандыгын байкашып, ханышага айтышат.

Ханыша:

— Көрдүнбү, бул мырза жигит, начар салынган төшөктө жата албады.

Кийинки күнү жигитке калың төшөк даярдашат. Көп күндөн бери уктай албаган жаш жигит кыймылдабай уктайт.

Эртең менен турганда падыша менен ханыша жигитти мырзадай кабыл алып, түшкө жуук “кызыбызды сага беребиз” деп кабарлашат. Жаш жигит кедей, эчтекеси жок экенин айтса да, ишенбей коюшат.

Мамлекетте кырк күн той болуп, падыша жаш жигитке байлыгынын жарымын берет. Жылдар өткөн соң, алар бала-бакыралуу болушат. Жаш жигит барган сайын падыша менен канышанын купулунна толот. Анын кайсы катмардан чыкканы унтулуп, эң кадырлуу ханзаада катарында жашап калган экен.



6-май



Тұлқұ менен карышқыр конгуроодон эмне үчүн коркушат?

Белорус жомогу

Kыштактын аймактык укук кызматкері ошол аймактын эң күн тұлқусун ишке сала турған. Бул экөөнүн кызматташуусу аябай майнаптуу болуп, үзүрүн корушчұ. Тұлқұ жасаган иштеринен эч кынтық кетирчұ эмес.

Бир күнү укук кызматкері:

— Досум, сен жасаган ишиңдин устасысын. Сага эмне белек тартууласам, -деп суроо салат.

— Сен конгуроолоруңдуң бириң мага бер, анын үнүн уккандар узактан эле менин келе жатканымды билишсін.

— Макул берейин, бирок жогото турған болсон, жазаланасын, -дейт. Тұлқұ бул шартка макул болот.

Ошентип тұлқұ конгуроону алып мойнуна тагат. Ал келе жатканда укук кызматкері экен деп баары сый көрсөтүштөт. Мындан улам тұлқұнун қөңүлүү көтөрүлүп, маанайы куунак жүрөт.

Тұлқұ менен карышқыр эски достордон болгонуна карабастан, карышқыр тұлқұнү жактыра берчү эмес. Бир күнү карышқыр эски достугуна салып тұлқүгө:

— Конгуроонду бир saatka бере тұрасынбы? -деп сурап калат.

Тұлқу конгуроону берип жатып:

— Жогото көрбө, бул жоголсо укук қызматкері теримди тескерисинен сыйрыт, -деп катуу табыштайды.

Карышкыр тұлқунүн бул сөзүнө маани бербейт. Ал түз эле чабандардын жайлоосуна барат да:

— Менин укук қызматкері жиберди. Бир кой бергиле, болбосо баарыңдарды түрмөгө салам, -дейт.

Жайлоодогу чабандар карышкырдын калпын байкашат.

— Макул эмесе, сенин өтүнчүндү орундалаты, сен биз менен чогуу бар! -деп карышкырды иттердин арасына алып барып аябай токмоктошот. Моянундагы конгуроону чыгарып алып өзүн кууп жиберишет.

Карышкыр тұлқунүн жанына барып, окуяны төкпой-чачпай айтып берет. Эки дос укук қызматкеринен коркуп токайдун ичине жашынышат.

Ошол күндөн бери тұлқу менен карышкыр конгуроонун үнүн укканда коркушуп, токайду көздей жылт коюшат экен.



7-май



Ит менен мышык эмне үчүн өч?

Кытай жомогу

Илгери бир үй-бүлөнүн сыйкырдуу алтын шакеги болгон экен. Бирок шакектин сыйкырдуулугун эсси билбейт. Ошентип жүрүп оор абалда алган учурда шакекти сатып жиберишет. Андан кийин ал үй-бүлөдагы жакырланып, ачкачылыкты баштарынан өткөрүшөт. Алардын үй жандыктары ит менен мышык да алар көргөн кыйынчылыкты көрүшөт.

Мышык менен ит эң жакын достордон эле. Алар үй ээлеринин абалын кантип кайрадан жакшыртбыз деп ойго батышат. Ит шакектин сыйкырдуу экендин сезип, аны кайра алып келишибиз керек, -дейт. Мышык:

— Айткында калет жок, шакекти кайра алып келишибиз керек, бирок кантип муну ишке ашырабыз. Азыркы ээлери шакекти дайыма кутуда сакташат экен, -деп итке суроолуу карайт. Ит:

— Сен бир чычкан карма, ал кутуну кемирисин, андан кийин биз шакекти ала-



быз, -деген сунуш киргизет.

Чычкан карман алып экөө жолго чыгышат. Алдыларынан бир дарыя чыгат. Ит мышык менен чычканды жонуна мингизип дарыядан өтүшөт. Болжолдонгон үйгө жеткенде ит чункур казат. Макулдашкандай чычкан кутуну кемирип, шакекти алып чыгып, мышыкка берет.

Мышык шакекти алар замат чуркап жөнөйт. Дарыядан кайрадан мышык менен чычкан иттин жонуна минип өтүшөт. Дубалдарды ит айланып өтсө, мышык дубалдардын үстүнөн өтөт. Үйгө жакындан калганда мышык алдыга чуркап кетет. Мышык иттен мурунураак келип, шакекти үй ээлерине кармата салат.

Алар кубанышып, мышыкка ыраазычылык билдиришет. Үйгө жашаганга уруксат беришп, очоктун жанына атайдын мышык үчүн орундук даярдашат.

Ит келгенде аны жемеге алышат:

— Мышык иш менен алектенип, биздин койгойбүздү чечип жүрсө, сен сайрандап каякта жүрөсүн. Сага үйгө кириүгө таптакыр тыноу салынат. Эшикте гана жашаганга уруксат беребиз, -дешет алар.

Ушул окуядан кийин ысык-суукка карабай ит байкуш эшикте жатчу болот. Ал эми мышык жылуу-жумашак үйдөн орун алат. Ит мышыктын мындай эки жүздүүлүгүнө аябай ачууланат. Ошол күндөн бери ит мышыкты көрсө кыжыры кайнап, душманын көргөндөй атырылат. Артынан сая түшүп кубалап жөнөйт. Мышык болсо эски күнөөсүн сезип, иттин бетин карабай качып жөнөйт экен.



8-май



Көк чөө

Индус жомогу

Индиянын алысқы болугундө жайгашкан токойдо бир чөө жашаган экен. Ачкачылыктын айынан шаарга барып, жээрge бир нерсе таба-йын деп ойлойт.

Шаардын кире беришинде торт итке жолугат. Иттер чөөнүн жытын сезип, аны кууй башташат. Күйругун буттарынын арасына кыстарып алып шаарга кирип кетет. Абдан тез чуркагандыктан, иттер ага жетпей калат.

Коркуп катуу чуркап бараткан чөө сүрөтчүнүн бакчасындағы боёкко малынып калат. Сүрөтчү көк асмандын сүрөтүн тартып жаткан экен. Чөө ал жерден

көпкөк түскө бөёлуп чыгат. Көчөгө чыкканда кайра эле иттерге жолугат, бирок иттер ийилип, эттин мыктысын ага беришет. Алар аны Гималайдын ит тенири “көк ит” деп ойлошот.

Чөө жымыңдан сүйүнөт да токойго барып, айбанаттардын падышасы экендигин жар салат.

Арстан, жолборс, карышкыр ийилип көк чөөгө жакындашат. Баары анын падышалыгын таанышат. Чөө арстанды министр, жолборсту эшигинин астына кароолчу, жапайы мышыкты ашпоз, карышкырды элчи кылып дайындайт. Чөө башка чөөлөргө кызмат бермек турсун аларды эстеп да койбoit.

Арстан алып келген олжолорду болуштуруп, эң жакшысын өзүнө алат. Чөөнүн иши абдан жүрүшүп жаткан кезде, бир күнү башка бир чөөнүн улуганын угуп калат. Уйкусу жакшы ачыла элек болгондуктан, улуп кирет.

Арстан, жолборс жана карышкырлар падыша деп ойлоп жүрүшкөн бул жандык, кадимки эле чөө экенин сезип калышып, жазасын бермек болушканда, бардык күчү менен качып кутулат. Эттеп токойдон алытайт. Ошол маалда жаан жаап, бөёктөрүнүн бардыгы жуулуп, кадимки чөө абалына келген экен.



9-май



Өтүкчүлүк да кесиппи?

Эстон жомогу

Илгери откөн заманда бир кедей дыйкан болгон экен. Ал айылдын попунан абдан көп акча карыз алып, кайрып бере албай шаарга барып иштегени жөнөйт. Ал жерде кыска убакытта өтүкчүлүк өнөрдү үйрөнөт. Өтүкчүлүк кылып, акча таап айылына кайтат. Попко карыздарын төлөгөн-дөн сырткары өздүк дүкөнүн да ачып нет.

Поп абдан тан калат. Өтүкчү болуп эле ушунча көп акча тапса, анда мен дагы өтүкчүлүк менен алектенейин, -деп ойлонот. Акыры керектүү буюмдарды алып өтүкчүлүкке киришет. Айылдагы адамдар попко тантакыр бут кийим ондотушпайт. Анткени анын бут кийим ондой ала турганына ишенишпейт.

Бир күнү айылга бейтааныш бирөө келет. Өтүгүнүн таманы тешилип калгандыктан, өтүкчүнүн күркөсүн көрүп сүйүнүп кетет. Поп анын бут кийимин алып калып, кечке чейин ордуна өзүнүн бут кийимин бере турат.

Поп бут кийимдин таманын чыгарат, бирок тешикти жамай албайт. Колу тешикке батпайт. Бут кийим тар болгондуктан, ушундай болуп жатат деп ойлоп тешикти бир аз чоңойтот. Кайра-кайра кесе берип, етүктөн эчтеке калбайт. Поп етүктүн ээсиненabdan коркуп, бут кийимин бир сумкага салып, аялына берип жатып:

– Отүктүн ээси келгенде, менин бул жерде жок экенимди айт, -дейт.

Отүктүн ээси келгенде поптун аялы эшикти ачып, жолдошум үйде жок эле деп, бут кийим салынган сумканы колуна карматат.

Кардар поптун берген бут кийимин чечип, акысы канча деп сураганда поп чыга калып колун узатып иет.

Ангыча сумканы ачып, бут кийимин көргөндө, попко акча бермек турсун, ачууланып, аны токмоктоп кирет. Кардар поптун берген өтүгүн кийип алып айылдан алыстайт.

Поп оной көрүнгөнү менен ар бир кесип тажрыйба, эмгек талап кыларын түшүнөт. Поп күркөсүн жаап, чиркөөдөгү ишин улантат.



10-май



Аюу, маймыл жана донуз

Немец жомогу

Пиемонте Италиянын бир аймагы. Бул аймактын калкы аюуну ойно-тууда чебер келишет. Бул тууралуу эл оозунда төмөндөгүдөй уламыш бар.

Күндордүн биринде Пилемонте аймагында жашаган бир киши аюу карман алат. Аны багып чоңойтуп, музыканын ыргагы менен бийлегенди үрөтөт. Андан соң Италия аймактарын кыдырып, чоор чалып аюусун бийлетип, оокатын өткөрөт. Аюусу abdan жакшы бийлегендиктен, көрүүчүлөрдүн купулuna толуп чогулган акча барган сайын кебөйт. Аюу токойдон алыс, тамак табам деп убара тартпайт, көңүлү көтөрүнкү, жашоосу керемет экен.

Адатта, аюулар башка жандыктарга салыштырмалуу тез үрөнөт. Ал аюу өзгөчө жөндөмдүүлүктөрү, сөзгичтеги менен айырмаланып турчу. Анын бул сапаты көрүүчүлөргө abdan жакчу. Бир жолу бийлеп жатып көрүүчүлөрдүн арасынан маймылды байкап калат.



- Жакшы бийледимби, маймыл, өз оюонду айтчы, -деп сурайт.
- Чынын айтсам, сенден дагы жакшы бийлегендер бар, -деп жооп берет маймыл.
- Жок, сен мага менин кандай бийлегендигим тууралуу айт, башкалардан сөз кылбай эле кой. Маймыл:
- Чынын айтсам, теректей түптүзсүн, начар бийлейсин, бийлеген жандык ийкемдүү болушу керек, -дейт.
- Сен бий эмне экенин билбейт турбайсынбы. Буга чейин дайыма алкоолорго ээ болуп келдим. Мен көпөлөктөй эркин бийлейм. Менин бийимди көргөндөр эргишиет.
- Маймыл унчукпайт, аюу сүйлөп жатып экөөнү тиктеп турган донузду көрүп:
- Сенин оюң кандай? -деп сурайт.
- Укмуш болду. Бир да айбанат мындан жакшы бийлеши мүмкүн эмес, -дейт донуз.
- Донуз туура айтат, -деп аюу кубанган бойдон дарактын келөкөсүнө барып, - донуз мени мактады, бирок донуздун акылын элдин баары билет. Маймылды болсо бир аз акылдуу десе болот. Менимче донузга караганда, маймылга ишениүү керек го. Анткени акылдуунун сындоосу келесоонун мактоосунан дагы жакшы деген сөз бар эмеспи, -деп ойлонуп жатты...



11-май



Даугава дарыясы кантип пайда болду?

Литва жомогу

Бул жомок илгерки бир окуяны баяндайт. Ал кез абдан бардарчылык мезгил эле. Айбанаттар тамак издең табуу, үй салуу сыйктуу убаракерчиликтөрдө тартчу эмес. Каалаган нерселери кол алдыларында даяр болгондуктан, бекерчиликтиң айынан бири-бири менен урушушуп, убакыт өткөрүшчү экен.

Бир күнү пайдалуу иш кылуу, ынтымакташып жашоо максатында Даугава дарыясынан шаркыратма чыгарууну пландашат.

Токойдо жашаган кара тоок жамғырды жакшы көргөндүктөн, сууга муктаж-

дыгы жок, жамғырдын суусу мага жетишет деп кошулбай коёт. Башка бардык айбанаттар жапа тырмак ишке киришишет. Коён демилгени колго алып, шаркыратма боло турган жерди аныктоого киришет. Баарыбызга белгилүү болгондой, коён түз чуркай албайт. Астынан чыккан тоскоолдуктарды айланып отот. Ушундан улам Даугава дарыясы ийри-байру ағып калган экен.

Коёндөн кийин түлкү күйругу менен дарыянын эки тарабын бекемдеп, бычымга салат. Ал эми дарыяны терендөтүүде момолойдун ролу чоң болгон. Кундуздун эмгеги дарыянын эндүүлүгүндө зор болуптур. Алардын ичинде эн күчтүү айбанат аюу болсо жерди казгана, чыккан топурактарды ташыптыр. Даугава дарыясынын эки тарабындагы чоң, кичине дөбөлөр ошол аюу ташыган топурактарынан пайда болуптур.

Акыры дарыя калыпка келет. Кандай эмгек кылгандарын көргүлөрү келип топтолушат. Кундуз менен аюу чаң болушуптур. Аны көргөн айбанаттар:

— Эң кыйын ишти сiler кылдыңар. Иш кийимицер ошол бойдон үстүнөрдө кала берсин дешет. Ошол күндөн бери аюу менен кундуз топурак түсүндөгү кийимдерин кубанычта дайыма кийип жүрүштөт.

Оозу жана манжалары менен топуракты казган карышкырдын да ооз, манжаларынын учу кара бойдон калат. Жапайы каздар менен жапайы өрдөктөрдүн салымы чоң болгондуктан, сууда өмүр бою сузуу укугуна ээ болушат. Алардан башка көп эмгек кылбаган күштарга суусаганда гана сууга конуп ичүү укуту берилет. Сары кийимин булгагысы келбеген токайдун кара тоогу болсо, дарыяга келип эч качан суу иче албайт. Суусаса жамғырдын суусун исчин, эрте мененик шүүдүрүмдүн тамчылары менен суусундугун кандырсын дешет.

Мындан улам кара тоок дарыя жана көлдүн сууларын иче албас болот. Чан-каган кезде жамғырды чакыруу менен алек болот.

Бирок жалкоолук кылган жападан жалгыз кара тоок эмес экен. Ал мезгилдеги түктөрү аппак болгон карга да эч жардам бербептир. Иш бүткөндө баткакка оонап түсүн капкара кылыш алыптыр. Максаты-иштеген болуп көрүнүү эле. Аябай иштеген болуп көрүнүп, айланасынdagылардан мактоо алгысы келет. Айбанаттар анын куулугун аңдашат. Ага сууга кирип жуунууга уруксат бербей коюшат. Карга ошол күндөн бери капкара бойдон кала берген экен.



12-май



Апендинин эшени алдаганы

Кыргыз жомогу

Апенди үйүнүн жанында отуруп калып: “Оо кудай, жүз дилде бер. Эгер андан бир дилде ашык болсо да албайм, кем болсо да албайм”, - деп айта берчү экен. Аны кошунасы болгон эшen угуп эле жүрөт. Бир күнү эшen: “Чын айтабы, же жалган айтабы,” - деп апендини сынамакчы болот да, токсон тогуз дилдени баштыкка салып, үйүнүн үстүнөн таштап жиберет. Апенди аны алыш санаса токсон тогуз. “Мына бул баштыгы менен жүз экен,” - деп катып алат.

Эшen жүгүрүп келип: “бул дилдени кудай эмес, мен эле сени сынап таштагам. Сен токсон тогуз дилдени албайм дечү эмес белен”, -десе, “Жок, муну мага кудай тилегиме тууралап туруп баштык менен түптуура жүз кылып бериптири. Ишенбесен кудайдан сурат” - деп, апенди эшенге бербей койгон экен.



13-май



Жоогазын гүлүнө айланган шахзада

Венгр жомогу

Бар экен жок экен илгери ёткон заманда бир падыша жана анын уулу болгон экен. Бир күнү уулу атасына:

– Ата, мен сарайдан чыгып дүйнөнүн эң сулуу кызын тапмайын, кайра келбейм, -дейт. Атасы болбой жатып акыры макулдугун берет.

Ошентип, шахзада жолго чыгат. Бир күнү чытырман токойdon бутакка кыпчылып калган карганы көрөт. Аны куткарған кезде:

– Түктөрүмөн бирин жулуп алыш сактап кой. Эгер мага муктаждыгың болуп калса, аны асманга ыргытасың, кайда болсом да сага жардамга келем, -дейт.

Ал карганын түгүн куржунуна салып сапарын улантат. Дагы бир күнү соолуп калган көлгө туш келет. Көлдүн ортосунда эки учка толо турғандай суунун



ичинде бир балык тыбырчылап жаткан болот. Балыкты алып бир дарыяга көй берет. Балык:

— Сен мени олумден куткардын. Мага муктаждыгың болгондо, сага жардам берем. Жонуман бир үзүм тери жулуп ал, менин жардамым керек болгондо, аны асманга ыргытсан келем, -дейт.

Андан ары жолун улап баратып ачкачылыктан арандан зорго отурган ак сакалдуу карыяга жолугат. Күлазыгынан чыгарып берет. Жардамы учун карыя:

— Уулум, сен мени куткардын. Бул бир тал ак чачты ал, жардам керек болгондо шамал болгон тарапка ыргытып ий, мен сага дароо жардамга келем, -дейт.

Үч күндүк сапардан кийин шахзада бир падышачылыкка туш келет. Ал жердин падышасынын сулуу кызы бар экен. Бул кыз менен үйлонгусу келген адам кыз таба алгыс үч жерге жашынышы керек экендигин айтышат. Буга чейин шарт боюнча жашынгандарды кыз дароо эле тапчу экен. Шахзада аны менен үйлонгусу келгенин билдиригендө, анын да жашынышы керектигин айтышат.

Шахзада карганин түтүн асманга ыргытканда, карга миндерген каргалар менен учуп келди. Шахзаданы алып башка мамлекеттерге кетиши. Кыз ал мамлекетке барып оной эле таап алат. Экинчисинде балыктын терисин асманга ыргытат. Чоң бир балык келет да, шахзаданы жутуп алат. Кыз колундагы буюму менен балыкты да, шахзаданы да таап алат.

Үчүнчү күнү шахзада карыянын ак буурул чачын ыргытканда, ал келип шахзаданы жоогазын гүлүнө айлантып, тебетейине кыстарып алды. Кыз кечке чейин издең таба албай көёт, акыры жецилгендигин айтты. Карыя кызга келип жоогазын гүлүн берет. Кыз жоогазын гүлүн өпкөндө, ал жигитке айланды.

Экөөнүн тою жарыя кылнып, падышачылыкта жашагандар кубанычка батышыптыр.



14-май



Сага жараша болом

Литва жомогу

Жакыр адам бай адамдықына барып:

— Мырзам, курсагым ачты, жараткандын ыраазычылығы үчүн мага тамак бер, -дейт.

Бай кызматчыларына нан, сорпо алып келүүлөрүн буюрат. Кедей өзөк жалгаган соң, бай:

— Дагы каалайсынбы? -деп сурайт.

— Ырахмат, тойдум, -дейт.

Ага карабай бай кызартылып бышырылган эт тарттырат. Тойдум дегенине карабастан, бир табак таттуу бердирет. Кедей тойдум дегени менен алдына келген нерселерди жеп бүтүрөт. Бай ачууланып тура калып, кедейди жаакка тартып жиберет:

— Силер, кедейлер, ушундай калпычысынар. Тойдум деп коюп, астыңа коюлган нерсенин баарын жедин.

Кедей ачууланып байды бакчада жаткан сандыкка алып барат. Кедей сандыкты оозуна чейин таш менен толтурат да:

— Бул сандык толдубу? -деп сурайт. Бай:

— Ооба, -деп жооп берет.

Кедей бир чака кумду сандыктын үстүнү себет. Кум таштардын арасындагы ачык жерлерге кирип кетет.

— Эми толдубу? -деп сурайт.

— Ооба, -дейт бай. Анын артынан кедей бир чака суу куят. Суу да сандыккабатып кетет.

Кедей байды жаактан ары бир тартат.

— Мен курсагымдын тойгонун кандай биле албасам, сен да бул сандыктын толуп-толбогонун биле алган жоксун. Бардык нерсени билем деп ойлобо! -деген экен.



15-май

Падыша арстандын үнкүрү

Француз жомогу

Бир күнү падыша арстан тонун кийип, мамлекеттінде жашаган айбанаттардын баарын топтойт. Ал жашаган үнкүр чындаш эле кооз экен. Бирок сарайдай болгон үнкүр арстан жегенден калган калдыктарға толуп, саып кетиптири.

Тоолордун таза абасына көнгөн аюу мурдун чүйрүп көёт. Арстан муну баамдаш калып, аюуну бир чапчып жыгытат.

Аюунун катасын кайталагысы келбекен маймыл болсо, астыга чыга калып:

– Азамат, жашасын арстан падышабыз! Ал ааламдын эң күчтүү падышасы!

Арстандын сарайы аябай жагымдуу, жыттуу,- деп кыйкырат.

Арстан аны да манжалары менен мыкчып иет. Арстан жаман жылттанганын сезип турат, мындан улам жактырбаган аюуну жана жагалданган маймылды жазалайт.

– Мен чындыкты билгим келет, ким мага чындыкты айтат; – деп айбанаттардын арасынан түлкүнү издейт.

Түлкү арстандын издеп жатканын сезе калып:

– Арстаным, билсесиз канча күндөн бери сасык тумоо менен ооруп жүрөм. Мурунум жыт сезбей калды. Оорубаганда, озүмдүн оюомду айтмакмын, -деп куулугу менен арстандан кутулуп кеткен экен.





16-май



Аты жок чоң ата

Француз жомогу

Илгери өткөн заманда жаш, эр жүрөк жигит болгон экен. Ал күчтүү жана ақылдуу эле. Ал жаш кезинде эле падышанын мураскору болуп калат. Үйленө турган болгондо өзүнө татыктуу кыз таба албайт.

Бир күнү жаш кыздын сүрөтүн көрүп жактырып калат. Эмне болсо да бул кызга үйленө деп ойлон, сүрөтчүдөн кыздын дайынын сурайт.

Кызды адам баласы батынып бара албаган жайда бир жезкемпир абакка салып койгонун, анын айланасында ажыдаарлары бар экенин айтат. Канчалаган эр жүрөк жигиттер барганы менен, бир майнап чыккан эмес.

Жигит желдетин алып жолго чыгат. Чоң чытырман токойлордон өтүп бара-тып, эс алуу учун уйкуга кирет. Желдети болсо токойдан белгисиз бирөөлөрдүн сүйлөшкөнүн угуп калат. Жакшылап тыншаса “аты жок чоң атадан” бирөөлөр бир нерселер айтып берүүсүн суралып жатыптыр. Чоң атасын баяны томонкүчө экен:

“Билесицерби, бүгүн түнү жаш канзада кызды куткарғаны барат. Бирок иши татаал. Бир аздан соң бир дарыяга туш келет. Дарыядан өтүшү мүмкүн эмес. Ак таштан өзүнө, арабасынын дөңгөлөгүнө сүйкөбөсө, дарыядан өтө албайт. Жезкемпирге уйку дарысы бербесе, кызды куткара албастыгын да билбейт. Жезкемпир уктаганда, кызды качырып кетсе болот. Ал турганда байкап калып ажыдаарларын жөнөтөт. Жаш жигит ажыдаарларга жолугарын, алар менен салгылаша тургандыгынан да кабары жок”.

Желдети укканынын баарын төкпой-чачтай жаш канзадага айтып берет. Чоң ата айткандай алдыларынан чыккан дарыядан дөңгөлөктөргө ак таштан сыйип өтүп, жезкемпирге жеткенде уйку дарысын беришет. Жезкемпир уктап калып, ойгонгон соң канзаданын артынан ажыдаарларын жиберет. Бирок алардын баарын өлтүрүп, кызды алып сарайына келет. Укмуштуудай той кылышат. Желдети болсо канзаданын он колу катары өмүр сүрүп калат.





17-май



Күзгү каранган Каталин

Венгр жомогу

Kүзгү каранган Каталин аттуу кыздын көздөрү дениздин түсүндөй көк, чачтары жибектей жумшак болгон экен.

Каталин деп аталаш калганынын себеби, ал керели кечке күзгүнүн жанынан чыкчу эмес. Ал тургай эртөн менен терезени ачканда көк бантиктегим чачтарыма жараштыбы деп өзүн тиктөчү экен. Сүттү бышырарда сүттү эмес, табактан өзүнүн бетин карачу.

Жаз келгенде апасы жаңы топу сатып берет. Кийип алып күзгүнүн жанынан такыр кетпей коёт. Топуга тагылган гүлдөр абдан жарашыктуу эле. Аарылар шапканын гүлдөрүн көрүп, жаз келиптири, карагылачы, гүлдөр кандай сонун ачылыптыр, -деп бири-бирине кабар беришет.

Бирок Каталин шапкадагы гүлдөрдү эмес, шапканын ага жарашып, жараш-пагандыгын карайт. Күзгүтө барып:

– Күзгү, чынын айтчы, дүйнөдө менден да сулуу барбы? -деп сурайт.

Чон, кичине, дубалда илинген, чөнтөк күзгү - баары бир эле жоопту беришет:

– Жок, Каталин, сен дүйнөдөгү эң сулуу кызысын, -дешет алар.

Каталин ашканадан бакчага чыга калса каздар какылдап, короздор кыйкырып, тооктор кукуулуктап жаткан экен. Алардын эч бирине көнүл бурбастан күзгү издең баштайды. Итти көрүп калып:

– Көздөрүндү чоң ач! Өзүмдү сенин көздөрүндүн ичинен көройүн, -дейт. Ит:

– Бул кыз эмне үчүн өзүн мынча жактырат? Менин ишим үйдү кайтаруу, -деп басып кетет.

Сарман аттуу мышык да Каталин сымал өзүн абдан жактырчу экен. Сууга түшкөн элесине карап, өзүнүн сулуулугуна суктанып отурган болот.

Дал ошол мезгилде Каталин: “Мен дагы каранайын, мен дагы каранайын”, - деп эңкейгенде, топусу менен баткак сууга түшүп кетет.

Каталинди карап турган жаныбарлар күлө башташат. Силер дагы күзгүгө көп карангандан абайлагыла.





18-май



Кичинекей чабалекей менен чоң эне

Япон жомогу

Бир кыштактын четинде кемпир-чал жалғыз жашашчу экен. Абышка кечке токойдо отун терип күн еткөрсө, кемпирүү иштери менен алектөнчү. Бир күнү абышка чабалекей карман алыш, үйүнө алыш келет.

Чабалекей акылдуу, өнөрлүү болгондуктан, ар кыл жоруктарды көрсөтүп, ал экөөнү кубанычка белойт. Анын кылкылтары абышкага жакканы менен кемпирине жага бербейт. Үйдү чаңдатып тынчтык бербегендиги үчүн чабалекейди үйдөн кууп чыгууну ойлойт.

Бир күнү чабалекей байкоосуздан шишедеги майды төгүп салганда, кемпирдин ачуусу келип, канатынан карман туруп, терезеден ыргытып жиберет. Абышка кечинде үйгө келип чабалекейди таппайт, кемпирге ачуусу келгени менен чабалекейди келтире албай, кол куушуруп отуруп калат. Чабалекей аргасыздыктан көнүмүш жашоосуна кайтат.

Бир күнү абышка айылдан чабалекейди жолуктурат. Экөө абдан кубанышып, бири-биринен ажырагылары келишпейт. Чабалекей абышканын алаканына коңуп, ээрчитип барып, балапандары менен тааныштырат. Абышка үйгө кайтаарда ага алтын алыш келип берет.

Бул кабарды уккан кемпир аябай сүйүнөт. Эртеси күнү ал да чабалекейге барат, аны да сүйүнтүп бир сандык колуна карматат.

Сандык абдан оор эле. Кемпир үйүнө келгенде сандыкты ачса, ичинен беш жүз элүү чабалекей учуп чыгып, бөлмөнүү каптайт. Байлыкты жакшы көргөнү менен чабалекейди жактырбаган кемпир ушундайча жооп алган экен.



19-май

Арстан менен чабан

Италия жомогу

Aрстан аңчылыкка чыгат. Койлорду көрүп кубанганынан батыраак же-сем деп чуркап баратып бутуна тикенек киргизип алат.

Кечке жуук тикенек кирген буту ириңдел, оорусу чыдатпай баштайт. Тиштери менен тикенди чыгарууга аракет кылат, майнап чыкпайт. Акыры кой багып жүргөн чабандан жардам күтөт. Арстан чолондолп чабандын жанына барса, койчу коркүп кетип бир койду арстанга тартуу кылмакчы болгондо, анын массесеси башка экенин байкан калат.

Чабан тикенекти колу менен чыгара албай, кычкач, бычак алыш келип, уба-раланып жатып арандан зорго чыгарат. Дары чопту кооп таңып койгон сон, арстандын бутундагы шишик кайта баштайт.

Чабан баккан койлор падышага тиешелүү эле. Бир күнү карышкырлар койлорго тийип, жарымын кырып салат. Падыша чабанга абдан ачууланып, колу бутун байлан арстандардын суу ичкен дарыясына салдырат. Ал убакта өлүм жазасына тартылгандар арстандарга жем катары ташталчу эле. Чабан окуянын жөн жайын түшүндүрүп, жан соогаласа да укпай коет.

Чабанды дарыянын жээгине алыш барганда ары жактан бир арстан көрүнөт. Арстан чабанды таанып калып, колу бутун бошотуп, падышага асылганын көрүп тан калышат. Аттүгүл арстан чабандын бетин жалап кирет. Падышага зиян келтирбесин деп чабан аны карман калат да:

— Падышам, мен арстанга жакшылык кылдым эле, анын акыбети кайтып, арстан мага кол салуудан баш тартты. Сенин омүрүндү куткарый калайын сен дагы башкаларга жакшылык кыл, мындан кийин адилеттүү бол,-дейт. Андан кийин арстан менен белгисиз тарапка жол тартып кеткен бойдон кайтып келбептир.



20-май



Шамалдуу жомок

Немец жомогу

Бир мезгилдерде шамалдын түрлөрү чогуу бир жерде жашашчу экен. Каф тоосунун ары жагындагы дениздердин ортосунда үйлөрү бар эле. Ал жер алыс болгондуктан, күш да учуп бара алчу эмес. Ал жылдары шамал тууралуу адамзаттын кабары жок. Мындан улам дениздерде жел кайык да жок болчу.

Алыссы мамлекеттерден баалуу таш, жибек жана башка буюмдарды ташыган соодагерлер шамал тууралуу кабардар болушат. Биз аны менен жолукканга даяр болушубуз керек дешет алар. Керек болсо алардын күчүн колдонобуз! -деп ойлошот. Бир жолу кемелерине баалуу асыл таштарды, ширелүү тамакаштарды жүктөп, шамалдар жашаган аралга жөнөшөт. Аралга баруу үчүн жетимиши түн, жетимиши күн кайыктын калактары менен сууну жиришет. Жээкке жеткенде ар кыл ылдамдыктагы шамалдар жарышып ойноп жатышкан экен.

Соодагерлер жээкке чыгып шамалдардын башчыларына белектерди беришп, дасторкон жайышат. Шамалдардын башчылары тамак жеп жатканда, жаш шамалдар бийлеп турушат. Убакыттын кандай өткөнү билинбейт. Шамалдар аларды коё бергилери келишпейт. Кемечилер аларга байкаттай кайыктарына түшүп, кайра жол тартышат.

Алардын кеткенине капаланып, шамал катуу сого баштайды. Катуу шамалдан кеме болунып денизгэ чөгүп кетсе да басылбастан, жолун улайт. Ошентип алар алыссы жерлерге чейин кетип, өздөрү жашаган аралды таптай калышат. Шамалдар азырга чейин аралын издеп жүрүшүптүр. Дале соккондоруна караганда, аралдарын табыша злек сыйкантанат.



21-май



Байдын жақырдығы

Немең жомогу

Чон аталарыбыздын чоң аталары да туула элек мезгилде жакыр адам өмүр сүрүп, байысам деген үмтүтө жашаган экен. Таң аткандан кечке чейин кантип байысам ? -деген бир гана мұдөөсү бар эле.

Бир күнү ушинтип ойлонуп отурса эле, мандайындагы эшик ачылат. Анын ичинен ийри баш кийимчен эргежел чыга келет. Адам аябай коркот.

Эргежел сүйлөп башттайт:


“Мен бул үйдүн жинимин. Сен көптөн бери байыгың келип журөт, бул капчыкты сага берем. Мунун ичинде алтын бар. Бул алтынды ичинен чыгарып алаарын менен, дагы бир алтын чыга келет. Капчыктагы алтын такыр түгөнбөйт. Эми сен байсың. Каалаганыңдай жашай бер”.

Ангыча эргежел көздөн кайым болот. Жакыр адам коркконунан раҳмат да айта албай калат. Түш көрдүм деп ойлоит, бирок караса, колунда капчык турат. Титиреген бармактары менен капчыкты ачат. Анда сапсары алтын бар экен. Алтынды алып капчыкты жаап, кайра ачса, дагы бир алтын пайда болот. Бул акчалар менен эмне кылам деп ойлоно башттайт.

“Алгач бир ат араба алам. Үйдү ондотом, суу аккан тамдын чатырын ондойм. Бакчанын дубалын жаңылайм. Челектерди сары май, сыр, чучук, сурсүгөн эт, ун, шекер, жемиш жана мөмөлөр менен толтурам. Кымбат шаралтарды сатып алам. Бирок булар үчүн көп акча, колумдагыдан да көп акча керек го” деп ойлонот.

Ошентип күн сайын, жума сайын, ай бою капчыкты ачып-жаап акча топтоо менен алек болот. Үйдүн ичи, айланасы алтынга толуп кетет. Убакыт өткөн сайын алтын топтоону кондүмге айландырып алат. Карыса да, алтын топтоону улантат. Жада калса, тамак сатып алганга да акча короткусу келбейт. Акыры арыктап отуруп сөөгү эле калат.

Ошентип отуруп алтынга көмүлүп өлөт. Кошуналары келип жагдайды андашат. Үйдөгү толтура алтындар заматта топуракка айланып калат. Кошуналары алтынды колдоно албаган кошунасына абдан кейишет. Байлыгынын пайдасы өзүнө да тийбептири, байлык топтогон менен, жакырчылыкта өткөн кандай жаман.





22-май



Ақылман карыя менен падыша

Абхаз жомогу

Илгери бир падыша сырткы душмандардан мамлекетин коргоодо жана башкарууда өзүнүн жетикигү менен айырмаланып атагы чыккан экен. Ар кыл акыл таймаштарын уюштуруп, ақылман, адилеттүү адамдарга таянуу менен иш кылчы.

Бир куну падышага ақылман карыялардан бири келип:

– Урматтуу падышам, сиз улуксуз. Балким, эң ақылман падышасыз. Бирок сиздин мамлекетинизде сизден да билерман карыя жашайт, -дейт.

Падыша дароо анын ким экенин билгиси, ага жоолуккусу келгенин айтат. Ошентип ага жолугуу үчүн сапар тартат. Күш учпаган, кербендөр өтпөгөн тоонун чокусуна барышат. Тоонун кырында бир там, анын жанында жалгыз карыя койлорду жайып жүргөн болот.

Падыша карыяга:

– Мен сени издең жүрөм. Сени дүйнөнүн ақылманы деп уктум. Сага суроолорум бар.

Карыя:

– Сура, -деп жооп берет.

Падыша бул мезилге чейин уккан эң татаал суроолорду бере баштайт. Карыя буйдалбастан, жоопторду так-так табат. Падыша таң калып, дагы эмне сурасам? -деп отурганда карыя падышага суроо салат.

– Чындык менен калптын ортосундагы аралык канча?

Падыша ойлонуп жооп таба албаган соң, ақылман карыя:

– Колдун манжалары. Колунду бетине кой, көзүн менен кулагындын ортосу беш манжа. Кулагың менен уккан нерсөн жаңылыши, калп болушу мүмкүн, көзүн менен көргөндөрүн калп болбойт. Калп менен чындыктын ортосу беш манжа.

Падыша ақылман карыянын берген жообуна абдан таң калып:

– Сен дүйнөнүн эң ақылман адамы экенинде көзүм жетти, -дейт да, аны сарайына алып келип баалуу белектерди берип, сый-урматын көрсөтүп жөнөтөт.



23-май



Торгой

Кыргыз жомогу

Бир торгой учуп келе жатып эрмендин арасына топусун түшүрүп жиберип: “Эрмен, топумду алыш бер”, -десе, эрмен: “Топунду алыш бермек түтүл, бүрүмдү көтөрө албай аран турам”, -деп болбой коет. Анда торгой: “Сени эчкиге барып айтпасамбы” -деп, эчкиге келип: “Ой, эчки, тетиги жерде бүрүн көтөрө албай турган эрменди барып жесен болбойбу?” -дейт.

Эчки: “Эрменди жемек түтүл, эгиз улагымды көтөрө албай жатам”, -деди. Анда торгой: “Сени карышкырга айтып жедирбесембى” -деп, карышкырга барып айтты эле, карышкыр: “Байдын эчкисин жемек түтүл, ийнимди каза албай жатамын”, -деди. “Сени жылкычыга барып чаптырбасамбы”, -деп жылкычыга барып айтты эле, жылкычы: “Карышкырды чапмак түтүл, байдын жылкысын жоготуп таба албай жүрөмүн”, -деп койду. “Анда сени байга барып айтпасамбы”, -деп байга келип: “Ой, бай, жылкычың жылкының жоготуп, ары-бери чапкылап жүрөт, жылкычыга жакшылап көз сал десен болбойбу”, -деди. Анда бай: “Ой, айланайын, жылкымды теске салмак түтүл, өз казымды көтөрө албай аран жатам”, -деди.

“Сени чычканга барып айтпасамбы”, -деп чычканга барып айтты эле, чычкан: “Байдын казысын тешмек түтүл, ийнимди каза албай жатам”, -деди. “Сени балдарга айтып ийинице суу күйдүрбасамбы”, -деп, балдарга барып айтса: “Чычкандын ийинине суу күймак түтүл, музоомду кайтара албай эмизип, чүкөмдүү уттуруп, даакымды тыттырып, аран жүрөм”, -дейт. “Ой, балдар, силерди эненерге барып урдурбасамбы”, -деп энесине барып айтса, энеси: “Балдарымды сабамак түтүл, жүнүмдү сабай албай жатам”, -дейт. “Сени куюнга барып айттып жүнүндү учуртпасамбы?” -деп куюнга барып айтса, анын колу бош экен, куюн коктудан уолгуп келип аялдардын жүнүн учуруп, аялдар балдарын уруптур. Ошону менен балдар чычкандын ийинине суу куюп, чычкан байдын казысын тешип, бай жылкычысын уруп, жылкычы карышкырды кууп, карышкыр эчкини кууп, эчки эрменди жеп, эрмен торгойдун топусун алыш берип, ошондун кийин торгой топусун башынан түшүрбөй кийип жүрөт дейт.



24-май



Баланын жаткан төшөгү

Немец жомогу

Илгери өткөн заманда өзүнүн төшөгүн жактырган бир бала болгон экен. Адатта, балдар жаткан жерин абдан жакшы көрүшөт эмеспи, бул бала да ошентип эртең менен ысык төшөгүнөн тургусу келчү эмес.

Бир күнү бала досунун үйүнө барып, жаткан жерин көрүп абдан тан калат. Досунун жаткан жери кенен, жуурканы самандан эмес, күштүн канатынан жасалыптыр. Отурганда да жумшак экен. Абдан жактырат, бир нече күндөн кийин өзүнүн төшегүнө жатканда мурункудай болбой калат. Досунун жаткан жери оюнан кетпейт.

Ошол күндөн тартып, уктаарда ыйлай турган болот. Уйку периси анын абалын көрүп бооруп, жаткан жерин өзгөртөт. Бала жатаарда төшөгүнө барып, корғон көзүнө ишенбейт. Ал жerde жалтыраган боектор менен кооздолгон бешик турат. Бала суктанип карайт. Бешикке жатып термелгенде өзүн кемеде, саякатта жүргөндөй сезет. Ошентип уйкуга кетет. Түшүндө таштай муздак сууга түшүп жаткан болот. Абдан коркups кетип бакырып ойгонот. Уйку периси анын бешикте жакшы жата албаганын андайт. Эртеси күнү хандардын керебетиндей шартты түзөт. Айланасы алтын жана баркыт пардалар менен кооздолгон болот. Алгач жатакты бала жактырат, бирок түнү уктап жатып албарсты баскандай болуп, тура албай кыйналат.

Уйку периси кийинки күнү башка жаш баланын жаткан керебетин коёт. Анда күштүн канатынан жасалган жууркан, жаздык болот. Бирок анын ушунчалык жумшактыгынан ичине кирип кетип, мурду эле көрүнүп уктай албай кыйналат.

Уйку периси тажап, анын эски керебетин алыш келип коёт, ал түнү өмүрүнде уктабагандай терең уйкуга кирет. Ошондон баштап бала жаткан жерин мурдағыдан дагы көбүрөөк жактырып, ырахаттана уктап жүрөт дейт.



25-май



Отунчунун уулу, капчык, мүштөк жана тумак

Француз жомогу

Чытырман токойлордун биринде бир отунчу жана анын уулу жашачу. Алар кечке отун топтосо, кечинде чогуу тамак даярдашат. Андан тышкary көз менен кароолчулукка турushчу.

Бир күнү бала кароолчулукта от жагып карта ойноп отурса, жанына бир кемпир келет. Ушуп калган кемпир отко жылынып алууну сурнагат. Бала кемпирди жылынусу үчүн очокко эң жакын жерге оттургузуп, ага ысык чай берет.

Кемпир: “Жакшылык кылган жакшылык табат”, -деп балага капчык, мүштөк жана тумак берет.

– Ай, энекебай, акчам жок эле, капчыкты, тумакты алайын. Чылым чекпейм мүштөктүн кереги жок, -деп кайра сунат. Кемпир:

– Уулум, булар сен айткандай эмес, капчыгыңан алтын кем болбайт. Мүштөк тартып баштасаң хандын аскеринен дагы көп аскерге ээ болосун. Тумакты кириң менен кайда баргың келсе, ошол жакка алыш барат - деп айтып, көздөн кайым болот.

Кийинки күнү байдын кызы жолдо баратып карта ойногон отунчунун уулун көрүп калат. Карта ойногонду жакшы көргөндүктөн, үйнө конокко чакырып, аны менен карта ойноп, артынdagы күзгүдөн карталарды көрүп алыш женип алат. Бала кызга капчыгын, мүштөгүн жана тумагын алдырып иштегес.

Бардык нерселиримди жоготтум, эми эмне кылам деп башын мыкчып отуруп калат. Аңгыча кемпир кайра чыга калганда, окуяны төкпөй-чачтай айттып берет. Кемпир ага беш алма, бир шише сыйкырдуу суу берип алдырып ийген буюмдарын кантит алараын айттып берет.

Жигит сатуучу болуп сарайга кайра келет. Эки алманы кызматчыларга, учөөнү байдын кызына сатат. Канча алма жешкен болсо, ошончо мүйүз баштарына чыгат. Элдин баары корко баштайт. Дарыгерлер келип кызды айыктыра албайт. Отунчунун уулу гана дарыгердин кийимин кийип, сыйкырдуу суудан сүргүп айыктырат. Акысына капчыкты алат, экинчи мүйүзүдү жоготкондо мүштөкту алат, анын арты-

нан тумакты алып, ал жерден кетип калат. Ал эми байдын кызы болсо өмүр бою мандаидынdagы бир мүйүз менен жашап кала берген экен.



26-май



Аюу менен карыя дыйкандин достуругу

Чех жомогу

Аюу тоолордун тескейндеги жапайы токойдо жашачу. Жалгыз жашандыктан, эч ким менен байланыштай жүрүп, сүйлөгөндү да унуп калган экен. Бара-бара ойлонгусу да келбей, мээси да керектен чыга баштait. Ага карабастан, абалы жакшы, конулу көтөрүнкү экен.

Тоонун күнгөйүндө болсо улгайып калган бир дыйкан жашачу. Бул дыйкан адамдар менен жакшы мамиле түзө албагандыктан, тоого кочуп келген эле. Үйүнүн жанына бир бакча ёстүрүп, өзүнө жете тургандай мөмө-жемиш топточ, жашосун мыкты еткөрүп аткан.

Бир күнү аюу да, дыйкан да жалгыздыктан тажашат. Алар бири-бири менен жолтугушушат. Алгач дыйкан аюуну көргөндө коркуп кетет. Аюу болсо сүйүнүп:

— Жүрү мени менен, -дейт.

Бирок дыйкан тааныбаган аюу менен бир жерге баргандан коркуп:

— Аюу, сени үйүмө чакырайын. Сага тамак берейин. Эмне болсо бөлүшүп жайли. Анан эс алалы, -деп сунуш киргизет.

Аюу макул болуп, дыйкандин артынан жөнөйт. Дыйкан аюуга эт бышырат. Эттин артынан аюунун топточ келген бүлдүркөнүн жешет. Бири-бирин тиктеп, көп деле сүйлөшпөй отуруп калышат. Акыры аюу ийинине кетет.

Ошол күнден баштап дыйкан менен аюу дос болуп калышат. Аюу күнүгө дыйкандин үйүнө келет, экөө чогуу тамак жешет. Аюу таап келген олжолорду дыйкан бышырат, жемиштерден салат жасайт, чогуу ушинтип күн көрүшөт.

Тамак жегендөн кийин карыя дыйкан бир аз уктачу экен. Аюу болсо досунун жанына отуруп, чымындан коройт.

Бир күнү айдаса болбой эле кайра келип конгон чымындын сазайын берем деп, таш ала калып карыянын чекесине конуп турган чымынга катуу урган экен, чымын өлүп калат. Таш катуу тийгендиктен, карыя дыйкан да бул жашоо



менен кош айтышат.

Ошондөн кийин “Келесоо достон көрө акылдуу душман артык” деген сөз калган экен.



27-май



Үкүлөр ырдаганды кантип үйрөнүштү?

Эстон жомогу

Илгери күштардын баары бирдей сайрачу экен. Көгүчкөн сүйгөнүм мени чакырып жатат деп учуп барса, бүркүт сайрап жаткан болот, байкабастан барып алыш анын тырмагынын алдында калат.

Күштар мындай баш аламандыктан тажашып, бул маселени чечели дешет. Миндеген дарактын жалбырактарына мин түрлүү күштүн сайроо ноталарын жазышат. Ар бир күш бирден жалбырак сууруп алат. Ким кандай нота жазылган жалбыракты алса, мындан кийин ал күш жана алардын кийинки муундары дал ошондой сайроосу керек деген эреже киргизишет.

Бул чогулушка бардык күштар келип, бир гана күндүзү уктаган үкү келбей калат. Үкүлөр бир аз уктап алалы, кантсе дагы бизге бир жалбырак алыш коюшар деп ойлошот. Кечке жуук үкүлөр барса, сандыкта жалбырак калбай калган болот. Ар бир күш өзүнүн нотасын алыш, сайрай башташат. Үкүлөр таарынышып отуруп калышканда, алардын эң картаны:

— Капаланбагыла, биз да өз энчибизди алабыз, өзүбүз үчүн ыргак табабыз, -дейт. Эч ким негиздүү сунуш айтпагандыктан, үкүлөрдүн улуусу:

— Биз сайраганды аламдардан үйрөнөлү. Алар бизден дагы акылдуу, кыштактарына баралы, -деп сунуш киргизет.

Кечинде кыштакта той бар экен. Үкүлөр дарактарга конуп карап турушса, күйө бала ичимдик ичип ырдай баштайт. Арасында сүйүнгөнүнөн “ха ха ху ху” деп кыйкырат.

Үкүлөр ошол күндөн бери аны туурап, “ха-ха, ху-ху” деп сайрап калышкан экен.



28-май



Ат, тұлқу жана арстан

Грек жомогу

Aт аябай карып калған кезде ээси аны бosh кооп:

– Мага жардамың тийбеген соң сени эмне қылайын, каалаганыңдай жаша. Эгер арстан алып келсөн сени багам, болбосо ката болбо, -деп сыртқа чыгарып иет. Ат мындай жағдайга ката болуп, токойго барат. Токойдо жүрсө, алдынан тұлқу чыгып:

– Досум, эмнеге ыйлап жатасың? -деп сурайт. Анда ат:

– Мен ыйлабаганда ким ыйлайт, -деп арманын тұлкүгө айтып берет.

-Сен бул ишти мага кой, тәэтиги дарактын тұбұнө барып өлүмүш болуп уктап кал, -дейт.

Тұлқу арстанға барып:

– Ырысқы жаныңызға келиптири, бир ат өлүп жатат, бир буту эле бир жумага жетет,-дейт.

Арстан атты шыр эле жемек болот. Бирок тұлқу аны токтотуп:

– Арстан падышам, токойдун ортосунда жеп кирсек, башкалар да жетип келет, үйңұзғо алып барып жейли, -дейт.

– Килейген немени кантит алып барабыз? -деп тұлкұну суроолуу карайт.

– Атты күйругуна байлап сүйрөп барсак кандай болот? -деп, атты арстандын күйругуна бекем байлап жатып аттын кулагына шыбырайт:

– Эми калған ишти өзүн кы!

Ат секирип туруп чуркап жөнөйт. Арстан анын артынан сүйрөлгөн бойдон кетет. Ээси аттын мындай эрдигин көрүп, эмне дәэрин билбей туруп калат. Өзүнүн туура эмес айтканын эстеп, ыңгайсыз боло түшөт. Ошол күндөн тартып ат ээсинин эң жакшы көргөн жандыгына айланган экен.



29-май



ЖЫЛДЫЗ КӨЙНӨКТҮҮ КЫЗ

Немец жомогу

Илгери бир жетик кыз болгон экен. Ата-энеси өлгөн соң колунда бир сындырым наны менен үстүндөгү кийиминен башка эчтекеси жок эле. Кыштакта эчтекем болбогон соң, эмне кылам деп, колунда бир сындырым наны менен жолго чыгат. Баратып чарчанкы, оорукчан бир карыяга жолугат. Ал карыя:

— Балам, аябай ачкамын. Үч күндөн бери эчтеке жебедим. Бир сындырым нан берчи, -дейт.

Кыз боору ооруп, колундагы бир сындырым нанды карыяга кармата салат. Андан ары жолун улап баратып үшүп калган бир кызды коруп, башындагы топусун бере салат. Баратса, бир кемпир астынан чыгып:

— Мени сыртка кууп чыгышты, мага койнөгүндү бер, үшүп жатам, -дейт. Өзү үшүгөнүң карабай, мен жашмын чыдайм деп, койногүн чечип берет. Андан кийин бут кийими жок тилемчи чыга калса, бут кийимин чечип берет.

Карангы кирип калганда бир үн:

— Мага кийим бергилечи, жылаачымын, -деп кыйкырып жатыптыр. Кыз ага карабай акыркы койнөгүн чечип ыргытат да, карангыда мени ким корет эле деп жолун улантат.

Асманды караса, жылдыздар жылтырайт, бир жылдыз асмандан түшөт, артынан дагы бири, ошентип отуруп жылдыздар жамғырдай жаай баштайды.

Алар гулдей болуп кызды ороп калышат да ага койнек болушат. Жакыр кыз ачка калбай, жылдыздардын белектери менен бардарчылыкта жашап, өмүрүн откөрүптүр.



30-май

ЫСЫК-КӨЛ

Кыргыз жомогу

Азыркы Ысык-Көл турган жерде ырайымсыз хан жашап туруптур. Ал элди катту эзип, бей-бечара, кембагалдарга зулумдук кылчу. Аларга чексиз чыгым салып, күнөөсүздөрдү жазалап туруучу экен. Ошондо колунда малы жок, үйүндө дүнүйөсү жок бир кедей чал кандын алдына барып: “Ханым, эмириң адилетсиз, бийлигин катту, өзүндө ырайым жок, элдин убалсообу болот. Элге женилдик бер, эмириңди жумшарт”, -деген экен. Анда кан: “Бир жолкунду кечирдим, эгер экинчи ирет дагы ушинтип келе турган болсон, башынды алам!” -деп каарданып кубалап чыгыптыр.

Элдин ақыбалы ого бетер начарлап, кан өзүнүн ырайымсыздыгынан баш тартпаган соң, алиги адам чыдан тұра албай, кандын алдына барып жогорку сезүн екинчи ирет айттыптыр. Калмактын ханы тақтысында наша чегип отуруп: “өзү әртөн даргага асылсын, аял-балдарын кескилеп өлтүргүлө”, -деп буйрук берип, ал кишинин бир көзүн чукуп салат. Хандан чыгып мусапыр чал үйүнө келип, аялы менен баласына: “Бүгүн түндөн калбай качуубуз керек. Сiler эки шүдүнгүт тапкыла да, бала-бакыраны мингизип, тоону өрдөп чыга бергиле, мен шаарға сел кантатып, адилетсиз хандын өзүн да, шаарын да жок кылам”, -дептири.

Баласы атасы айткандай, эки шүдүнгүттү даярдан, бардык кедей-кембагалдарга кабарлап, тоого качып чыгып кетишет. Чал болсо ошол шаардагы бир чоң кудукка келет да, тулпарын байлап коюп, колуна кетменин алып, кудуктун түбүнө ақырынданап түшүп барат. Издең жүрүп каканактай болуп чанач кейип-тенген бир нерсени таап алат. Көрсө ошол кудуктун суусун тосуп турган нерсе экен. Эгер шаардын каны адилетсиздигин күчтө берсе, бир күнү өзүнөн-өзү жарылып, шаарды кантап кетчү селдин кабыгы экен. Чал селдин кабыгын кетмени менен бир чаап жарат да, өзү канаттуу тулпарга минип, алыс тоону карай качып кетет. Ошентип, калмактын ханы бүтүндөй шаары, малы-жаны, байлыгы менен жердин түбүнө кетет. Кудуктун суусу ашып-ташып селге айланып, шаарды кантап, Ысык-Көл деген көл ошондон пайды болгон экен.



31-май



Карга мурун бала

Румын жомогу

Aдам женил, желти жашай албаган жерде бир кедей өз үй-бүлөсү менен күн өткөрчү. Анын үч кызы жана уулу бар эле. Баласынын мурду узун жана ийри болгондуктан, балдар ага “Карга мурун” деген ат коюшкан. Ал абдан акылдуулугу менен башкалардан айырмаланып турчү.

Бир күнү алардын үйүнүн жанында “тык-тык” деген үн угутат. Эң улуу кызы ким деп эшикти ача салганда, көздөн кайым болуп кетет. Экинчи кызы эмне болуп кетти деп терезенин жанына барып, ал да жоголот. Үчүнчү кызы да ушундай окуяга туш келет. Карга мурун терезеден карабастан, ылдамдык менен сыртка аттайт. Ал эжелерин сүйрөп бараткан үч ажыдаардын алыштан баратканын көрөт. Бул ажыдаарлар үч, жети жана тогуз баштуу жырткычтар эле.

Карга мурун ажыдаарлардын артынан түшөт. Алдынкы экөө алыштан көрүнбей калат. Ал эми үч баштуу ажыдаарды өзү жердеген жез токоюнда кармайт. Ал карга мурунга курч канжарын ыргытат, карга мурун сабынан тосуп алыш, чебердик менен өзүнө карай ыргытканда, айланып ажыдаардын үч башын тен бирдей кесип кетет. Ошентип, эң улуу эжесин ажыдаардын чөнгелинен куткарат.

Жети баштуу ажыдаарды жети күндөн кийин күмүш токоюнда жолуктурат. Экөө беттешкенде Карга мурун анын ортоңку башын карман жулуп алат. Анын жети башы тен топуракка көмүлүп калат. Ортончу эжесин ушинтип куткарат.

Тогуз баштуу ажыдаарды тогуз күндөн кийин алтын токойdon издең табат. Ажыдаар Карга мурунга:

— Дөңгөлөк бололу да жарышалы, сузушөлү, ким сынса, ошол жеңилет, -дейт. Ажыдаар темир дөңгөлөк болуп кубулса, Карга мурун болот дөңгөлөккө айланат. Экөө сүзүшкөн мэгзилде темир дөңгөлөк чорт сыннат. Карга мурундун мурду бир аз кыйшаша түшөт.

Эң кичинекей бир тууганы менен үйүнө кайтышат. Эжелеринин баары турмушка чыгат. Карга мурун да сүйгөнү менен баш кошуп, бактылуу өмүр сүрөт. Карга мурун тынчтык жашоого өтүп, балык уулоочулук менен алектенет. Ал мэгзилден бери ажыдаарлар көрүнбөйт, а балким, алар тантакыр жашаган эмстиир.



Июнь



Июнь

- 1-июнь. Мышык ашпоз болгондо. Немец жомогу.
- 2-июнь. Кара күш. Немец жомогу.
- 3-июнь. Кутуда эмне бар? Венгр жомогу.
- 4-июнь. Арстан менен адам. Италия жомогу.
- 5-июнь. Түркүн үйлөр. Венгр жомогу.
- 6-июнь. Арстандын ырахматы. Африка жомогу.
- 7-июнь. Ойнобаймун. Англис жомогу.
- 8-июнь. Арстан адилеттікти кантип орнотту. Француз жомогу.
- 9-июнь. Шкафтын түшү. Венгр жомогу.
- 10-июнь. Мышык менен чычкандар. Кыргыз жомогу.
- 11-июнь. Тозокко кетчү казы. Норвегия жомогу.
- 12-июнь. Бир столдун жомогу. Венгр жомогу.
- 13-июнь. Арстан менен чымын. Француз жомогу.
- 14-июнь. Пальма менен лилия. Португалия жомогу.
- 15-июнь. Кичи пейил булбул. Немец жомогу.
- 16-июнь. Алтын. Венгр жомогу.
- 17-июнь. Он эки ай. Грек жомогу.
- 18-июнь. Каркыра менен түлкү. Кыргыз жомогу.
- 19-июнь. Элик. Венгр жомогу.
- 20-июнь. Мышык, түлкү, аюу жана карышкыр. Кыргыз жомогу.
- 21-июнь. Арстан күчүгүн асыраган мышык. Африка жомогу.
- 22-июнь. Түлкү менен карышкыр. Кыргыз жомогу.
- 23-июнь. Куу түлкү. Венгр жомогу.
- 24-июнь. Чечен келин. Кыргыз жомогу.
- 25-июнь. Калдуу донуз. Фин жомогу.
- 26-июнь. Суусар менен тыйын чычкан. Африка жомогу.
- 27-июнь. Үлүл менен карышкырдын жарышы. Венгр жомогу.
- 28-июнь. Кедейдин ун мүшөгү. Румын жомогу.
- 29-июнь. Чиркей, чабалекей жана жылан. Кыргыз жомогу.
- 30-июнь. Балыктар жана карангылык. Африка жомогу.





1-июнь



Мышык ашпоз болгондо

Немец жомогу

Aйбанаттардын падышасы арстандын ашпозу кетип калат. Арстан оор абалда калат. Айбанаттар ага ашпоз болуудан коркушат, ал тургай жанына батынып бара да алышпайт. Акыры арстан мышыкка барып:

- Туутаным, мага ашпоз боло аласыңбы? -деп аялуу карайт.
 - Кандай кызмат кылышым керек?
 - Түштө жана кечинде мага тамак жасайсың.
 - Керектүү каражаттарды кайдан алам?
 - Сага эмне керек болсо, мага айт, кызматчыларыма алдыртам, -дейт арстан.
- Мышык сунушка макул болот.
- Кийинки күнү карышкыр келип мышыктан эмне алыш керек деп сураганда:
- Боор, боор! -дейт мышык.

Карышкыр барып жаш козунун боорун көтөрүп келет. Мышык фартукту та-
тынып, баш кийимин кийип ишке киришет. Карышкырды: “Бутка чалынбай, бул
жерден кеткинин,” - деп кууп жиберет.

Бир аздан соң, даярдаган тамагын арстанга алып барат. Арстан тамакты анча
жактыра бербей:

- Бул эмне?-дейт.
- Куурулган боор.
- Кызык. Кartoшка даамданган боорду таптакыр жеп көрө элек элем.

Кийинки күнү карышкыр мышыкка дагы боор алып келип берет. Алып келген
таза жаны боордон дагы тамак бышырып алып барса, арстан дагы тамакты жак-
тыrbай коёт, бирок мышыкка да бир нерсе дей албайт. Анткени мышык ашпоз-
дукту таштап кетип калса эмне кылам, деп коркот.

Учунчү күнү да эч боорго оқшобогон башка тамак алып келгенде, арстандын
ачуусу келет. Тамак жасап жатканда ашканага кире калса, мышык отуруп алып
карышкыр алып келген боорлорду тамшанып жеп жаткан экен. Оттун үстүндө
болсо чөптөр кайнап жатыптыр. Арстан ачууланып, мышыкка карай жулунат.
Мышык ачык турган терезеден секирген бойдан качып жоголгон экен.



2-июнь



Кара күш

Немең жомогу

Илгери өткөн заманда жакыр кемпир-чал болгон экен. Үйү, бакчасы, атүгүл кепеси да жок. Жайында сыртта, кышында карда калып жүдөшчү. Акыры бир бош кепе таап жашап калышат. Бир күнү кара күш келип конуп калат. Ал бүркүттөн качып жүргөн экен. Бүркүт кеткен соң, кара күшкүш жем беришет.

Кара күш кетип баратып: “Силер мага жакшылык кылдынар, эгер жардамга мұктаж болсоңор, үч жолу алаканыңарды чапқыла, келе калам”, -деп учуп кетет.

Кара күштан эмне сурасак деп ойлонушат. Алгач: Короо-жайы, бакчасы менен үйүбүз болсун, -дешет.

Алакан чапқандай кара күш жетип келип, алардын каалаган тилегин ишке ашырат. Үйлүү болуп кубанышат. Бирок күн өткөн сайын кемпирі бул үйдөн тажай баштайт.

Чалына:

– Чоң сарайда жашасак, алдыбызды кызматчыларыбыз болсо, жибек кийимдерди кийип, баалуу таштарды тагынып конокко барсам, -дейт.

Чал колун үч жолу чаап, кара күшту чакырат. Жомоктогудай сарайда жашап калышат. Бирок кемпирди дагы тажап, башка нерселерди самай баштайт. Мен ханыша, сен хан бол, -дейт.

Колдорун чапқылашса, кара күш учуп келет. Алар каалоолорун айтып бүткүчө сарайдын үстүн кара булат капитайт. Кара күш:

– Силер кепеге ылайык экенсиңер, -деп белги берет. Кемпир-чал баарынан кол жууп, кайра эле кепелеринде жашап калышкан экен.





3-июнь

Кутуда эмне бар?

Венгр жомогу

Бир бала жолдо барытп кичинекей кутучча таап алат. Ал ачкыч менен бекитилген, кооз кутучча экен. Бала аны мық, учтуу нерселер менен ачууга аракет кылат, майнаш чыкпайт. “Бул кутучанын ичинде эмне болушу мүмкүн, мындай кооз кутуда баалуу нерсе катылган болуш керек” деп ойлонот. “Балким, ичинде азем буюмдар, алтын, күмүш бардыр, алмаздан жасалган билерик, таажы болушу да мүмкүн. Дүйнөдө жок эгиндин уруктары болуп журбөсүн? А балким, дүйнөдөгү эң сулуу кыздын сүрөтү болсоочу. Эч кимге белгисиз, мөөр коюлган таасирдүү кат, же кен байлык катылган алтын кенинин кире турган эшигинин картасы болушу да мүмкүн. Бала андан ары оюн улантат. А бул кутунун ичинде жин бар болсоочу? Ал чыга калып мени белгисиз дүйнөного алып кетип калсачы... Абайлашым керек.”

Мунун ачкычын табуу керек, кутучча бул жерден табылганына караганда, ачкычы да ушул тегеректе болушу мүмкүн деп издең баштайт.

Бала топуракты ары-бери сыйдырып, чукулап баштайт. Ошентип атып ачкычтардын топтомун таап алат. Ал ачкычтардын ичинен болжолдор бирөөнү салып көрсө, дал өзү болуп чыгат. Акырын ачып жатып колун салып, сыйдырып көрөт. Коркунучтуу эч нерсе сезилибендиктен кутунун оозун толугу менен ачат. Ачаар-ачпас “мени ким сынады, акмактар” деп, кыйкырып, кутуну ыргатып жиберет. Көрсө, кутунун ичинде чычкан салыныптыр.

Чычкандын куйругуту абдан кыска экен, бир аз узун болгондо, биздин жомогубуз да бир аз узунураак болмок беле...



4-июнь

Арстан менен адам

Италия жомогу

Aнчы токойдо мергенчилик кылып күн көрчү экен. Эч качан колу куру кайтчу эмес. Бир күнү элик, бир күнү жапайы донуз, болбоду дегенде бир ердөө менен кайтчу.

Бир күнү дагы токойго барат. Аңчылык кылып жатып, курал жарактарын жерге кооп, өзү обочорооок барып турат. Андан бир аз мурун капканын кооп жатканда арстан анын кыймылына көз салып байкап турган. Бир маалда артынан келип, арстан алдынкы бутун аңчынын жонуна кооп:

– Колума түштүн, адам, өзүндү султанмын деп ойлойсун, кана, көрөлүчү ким айбанаттардын падышасы экен, -дейт.

Арстан буларды айтып жатып, алдынкы буттары менен чаап жиберет. Адам күү менен бадалдардын арасына кирип кетет, көздөрүнөн от чыгып, жаны көзүнө көрүнө түшөт. Бир нерсе ойлоп таппаса, арстандан кутула алчудай эмес.

– Сен менден өзүндү дагы да күчтүүмүн деп ойлоп жүрөсүн, а чын чынына келгенде, мен сенден билегим менен эмес, акылым менен күчтүүмүн.

Арстан бул сөздөрдү уккан соң, манжасы жумшара түшөт.

– Эмне дегин келип жатат?

– Мобул кайырмакты көрдүнбү, кандай ичке. Сен анын ичинен өтө албайсын. А мен болсо бул кайырмактын ичинен өтө алам. Эгер буга ишенбесең алгач мен өтөйүн.

Арстан макул дээр замат, аңчы жипти жогору көтөрүп, астынан өтүп кетет.

– Эми кезек сенде.

Арстан дагы кайырмакка карай чуркайт. Жип ичке болгон менен абдан бекем экен, арстан жулкунгган сайын ороло берет.

– Көрдүнбү, ким күчтүү? Мен сени көтөрө албайм, бирок досумду чакырып капаска сала алам. Аナン сени цирккө алып барып сатабыз. Сенин эң чоң кемчилигинц - күчтүү акылдан жогору койгондугуңда, -деген экен.





5-ионы



Түркүн үйлөр

Венгр жомогу

Kошуна бакчасында ойноп жаткан Палко:

– Палко, бери келчи, сага бир нерсе айтайын дедим эле, -деп чакырат. Чөптердүн арасынан бир нерсе издемиш болуп жаткан Палко жок дегенсип, башын чайқап көёт.

– Эмнеге келбейсии?

– Мен үлүлдердөн трамвай жасадым. Трамвайды айдал баратам, айдоочу жүргүнчү менен сүйлөшконгө болбойт,-дейт.

– Айдоочу жаңгак жегенге да болбойбу?

Палко сүйүнүп кетип, чуркап келе калат да:

– Жок, айдоочу жаңгак жесе болот деп, колун сунат.

– Токто, анчалык шашылба, алгач бул жерде канча үй бар экен, ошону айтчи, канча үйдү санасан, ошончо жаңгак берем.

Ушул бириңчи бөлмө, бул екинчи бөлмө деп, колдору менен санай баштайт.

– Токто, мен бөлмөлөрдүн санын эмес, үйлөрдүн санын сурап жатам.

– Үй бирөө эле экен, -деп капаланат Палко.

– Туура эмес, карачы, тамдын башында канча чабалекейдин уясы бар? Төрт бурчта төрт уя бар экен.

– Мына сага төрт жаңгак. Анткени чабалекейдин уясы да бир үй болуп саналат. Палконун көздору ойноп кетти.

– Анда чычкандын уясы да үй, баканын турган жери да үй болот да, ээ?

– Ооба, ал айткандарың да үй болот.

Палко уучун эмес, шапкасын аңтарып апасына сунат. Анткени шапкасына көп жаңгак батаарын билчү.

– Муну толтурушун керек.

– Эмнеге?

– Анткени, айлана үлүлдергө толгон. Үлүлдер үйлөрүн дайыма көтөрүп жүрушот.

– Жаңгактардын баарын Палкоға беришим керек болуп калды. Ойлонуп, мени женип алды, -дейт апасы.



6-июнь



Арстандын ырахматы

Африка жомогу

Бир мезгилдерде машина, кеме, самолёт, поезд болгон эмес. Адамдар үчүн зарыл нерселерди кербендер ары-бери ташышчу. Ошол мезгилде тайманбас бир кербенчи жашаган экен. Күш уча алғыс, кербендер өтө алғыс жерлерден өз кербенин эң қыска убакытта алып өтүп, бара турган жерине жеткирип турчу.

Бир күнү бийик тоодогу кыя жолдун ортосунда жаткан арстанга жолугат. Арстан бир бутун жалап жаткан экен.

Кербенчи арстандын жанына жакындал:

– Сага эмне болгон? -деп сурайт.

– Бутума бир ти肯 кирип кетти. Ириңдеп, баса албай жатам.

Мен сага жардам берем дейт да, төөнүн үстүндөгү куржунун чыгарып, май алып чыгып сүйкөп, байлан коёт.

Андан соң кербенчи азыгын ачып, нанын чыгарып арстан менен чогуу жейт.

– Мен кетишим керек, өзүңө жакшы кара, арстан!

– Жолун ачык болсун, кербенчи, -дейт арстан.

Кербенчи жолуна түшөт, кайра тартып келатып, дал ошол жерден эс алып калат. Караса, мандарайнан бир арстан чуркап келаткан болот. Бул баягы арстан болуп чыгат.

– Сен эмнеге мени карап чуркап келе жатасын? Мен сага жардам берген кербенчимин.

– Анда менин артыман кел, чокуда менин үнкүрүм бар, -дейт.

Чогуу жогору чыгышат. Арстандын үнкүрү абдан кенен экен. Ичи толтура баалуу таш. Арстан:

– Бул мүлктүн баары мага тиешелүү, сен төөлөрүндү бул жерге алып кел. Алып кетишинче жүктө!

Кербенчи төөлөрүнө казынадан жүктөп мамлекетине келет. Ушул окуядан кийин кербенчilik кылуудан баш тартат. Арстандан алган байлыгы өзүнө эле эмес, укум - тукумуна жетээрлик болгон экен.



7-июнь



Ойнобоймун

Англис жомогу

Бир үйдүн бакчасында күрөн күчүк, ак мышык, боз коён жана түктөрү жаңы эле чыга баштаган бир карганын балапаны достукта жашашчу. Бул төрт дос күнүгө чогуу ойношуп, кеч киргендө өздөрүнүн үйлөрүнө кайтышчу.

Күчүк үйдүн кире беришиндеги кичинекей кутуда очоктогу отундардын тырсылдаган үнүн утуп уктачу экен. Мышык отун жыйылган жердеги самандардын арасына кирип кетчү. Коён болсо нымдуу топурактан өзүнө ийин казып алган. Топурактын жытын абдан жактыргандыктан, таң аткыча топурак жыттап уктачу. Карганын балапаны дарактагы уясында жалбырактардын желбира-генин көрүп жатчу.

Күчүк бир нерсе таап ыргытса, мышык барып кармап келет. Карганын балапаны жалбырактарды жыйнап топ жасачу. Алар бири-бири менен кубалашмай ойношчу. Бир куну:

– Эми жаны оюн табалы,-дейт күчүк.

– Эмис оюн табабыз? -деп мышык жамбаштап отуруп суроолуу карайт. Коён да ага кошулат.

– Бир аз ойлонолу, -дейт балапан.

Күчүк:

– Таптым, бүгүн түнү ар бирибиз жата турган жерлеребизди алмаштырып уктайбыз.

Күчүк айткандай, мышык карганын уясына, күчүк коёндүн жердин астын-дагы ийинине, коён болсо очоктун жанындагы күчүктүн ордуна барып жатат. Карга самандын арасына сойлоп кирип кетет. Түн кирип, шамал башталат, андан кийин жаан жаайт. Күчүк уктай албай коёт. Жердин алды абдан эле нымдуу экен. Жамгырдын добушу да тынчтык бербейт. Коён корккондон тышкary, үшүп такыр уктай албай коет. Мышык да уктай албайт. Ага дарактын ары-бери термелгени аз келгенсип, жалбырактар да тынчтык бербейт.

Карганын балапаны болсо, самандардын ичинде дем ала албай кыйналат.

Түн ортосунда төргөө тен бир ооздон “Ойнобоймун!”- деп кыйкышат.



Баары ордуларынан туруп бакчага чыгышат да, ар кимиси өз үйлөрүнө чуркап жөнөшөт да ар кимиси өз ордуларына барып, жыргап уйкуга киришет.



8-июнь



Арстан адилеттики кантип орнотту

Француз жомогу

Токойлордун падышасы арстан бир күнү айбанаттардын баарысын чакырат. “Сilerдин эки жүздүлүгүнөргө эми чыдай албайм. Киминерге жакындасам биринер ийинге жакып, биринер даракка чыгып, дагы бирөөнөр жердин алдына кире качат экенсинар. Мен сilerдин адилеттүү падышанар катары калыс башкарғым келет. Ошондуктан келе жаткан жумада жыйын откерөбүз. Ар киминер сунуш, арман жана даттанууларындарды ошол жерде айтасыңыз,” - деп айтат.

Бир жума откон сон, айбанаттардын баары топтолот. Арстанды ортосуна алышып, калгандары уй мүйүз тартып отурушат. Арстан чогулушту ачкандан кийин, баары эле абал жакшы деп сөз кылышат. Эч бир даттануу жок. Түлкү, карышкыр, чөө, бүркүт сыйктуу жандыктар да ой бөлүшүп, абалдары жакшы экендерин айттып отушот.

Акырында эчки сез алат.

– Мен да, жалпысынан, абалдын дурус экендигин айтамын. Бирок, арстан курсагы ачса эле бизге келет. Мезгил-мезгили менен башка жактарга да барып турса - деген сунуш киргизет.

Андан сон сөздү кой алат.

– Чындыгында, мен да кубанычтамын. Бир гана жери арстаныбыз эмнегедир койдун этин ашыкча жакшы корот. Бул өтө жакшы көрүнүш эмес.

Анын артынан музоо улантат:

– Бул токойдо баары жайында, бирок арстан менин апамдын кайсы күнөөсүүчүн жок кылды? Ошону билгім келет, -деп сезүн бүтүрөт.

Ушундай жалпы пикирлерди уккандан кийин, “жыйын жабык” деп жарыялалат. Бир жума откон сон кайрадан жыйын уюштурулат. Арстан сез алып:

– Откон жумада сilerдин даттанууларындарды уктум, эми мениниң уккула.

Ар бир нерсе адилеттүү болушу керек. Козу бакчамдагы чөптөрдү тебеледи,





музоо болсо бүлдүркөндөргө зыян келтирди. Мен бул токойдун падышасы катары мындаи адепсиздикке жол бербейм. Булардын жазалары силердин оюнарча эмне болушу мүмкүн?

— Буларга эң оор жаза берилиш керек, -деп кыйырыт жолборс.

Козу, эчки, музоо өлүм жазасына тартылат. Алардын кандай жазалангандыгына токойдогулардын бардыгы күбө болушат. Алар чындыкты айтып, акыйкат издегендиги үчүн өмүрлөрүнөн айрылган экен.



9-июнь



Шкафтын түшу

Венгр жомогу

Yйдө элдин баары уктап жаткан эле. Болгону дубал саатынын үнү угулуп жаткан. Шкафтардын уктаганын уккан жок белениз? Шкафтар да укташат, алар да түш көрүштөт. Мен сизге бул үйдөгү шкафтын көргөн түшүн айтып берейин:

“Кызыл тумшуктуу сары буттуу күш учуп бараткан эле. Устүндө буулттар, астында шамалга оролгон жалбырактар бар экен. Күш айланасына карап, эс алуу үчүн эч бир дарак таппайт. Күш аябай чарчайт. Эртеден бери тогуз дарыя, үч чоку, токсон үч суунун үстүнөн өтүптүр. Канаттарын бир аз эс алдыргысы келет. Бирок айланада коно турган эч нерсе көрүнбөйт.

Ал жангак дарагын издең жаткан эле. Дүйнөнүн эң кооз жангак дарагына жетип конууну кыялданат. Бир маалда жангактын жалбырагын көрүп калат:

- Кайда баратасың, жалбырак?
- Коншу аймактагы жангак дарагына.
- Ал жакта эмне жумушуң бар?
- Кожоюнум жөнөттү, ага салам айтып жиберди.
- Сенин кожоюнүң ким?
- Менин кожоюнумду билбейсиби, ал дүйнөнүн эң чоң жангагы.
- Анда сен мен издең жүргөн жангак дарагынын жалбырагы турбайсыңбы. Аны кантып тапсам болот?
- Бул жерден сол жакка карай уч. Эч токтобо. Бир аздан кийин ага жетесин. Тогуз жүз токсон тогузга чейин сана. Мин дегенде ошол жерде болуп каласын.

Жалбырактын айтканындай болот. Күш атактуу жангак дарагына жетип келет. Күштардын падышасы дагы мындаи кооз дарак көрбөсө керек”?

Шкаф түшүнүн так ушул жерине келгенде күлүмсүрөйт. Анткени бул шкаф жангак дарагынын бир болүгү эле.



10-июнь



Мышык менен чычкандар

Кыргыз жомогу

Мышыктын карылыгы жетип, чычкан кармап жешке кудурети келбей калды. Бир күнү ойлонуп отуруп, чычкандарга барды да:

— Кымбаттуу туугандар, мен карыдым, арыдым. Откөн-кеткен күнөөм болсо кечирип койгула. Жаш кезде түшүнбөстүктөр болот экен, эми таттуулашалы, тууган болуп жүрөлү. Бири-бирибизге чондук, зордук кылбай тынч жашайлы. Кай бир иштеримди эстеп, өзүм да уялчу болдум. Мындан ары сilerге тийбейм. Сопулукка баш койдум. Эгер ынтымакка келсөнөр, күндө үч маал жанымдан чубап өтүп, алымды сурап тургуга. Мен да сilerге жардамдашып турайын, -деди.

Чычкандар мышыктын бул сөзүнө кубанышып, күндө чубап өтүп алын сурап турушту. Мышыктын амалын чычкандар эч бир сезишкен жок. Ал бурчка тынч отуруп алыш, чычкандарды чубатып откоруп жиберет да, эң акыркы чычканды басып алыш жеп көт. Күндө үч маал үч чычкан жеп, өз ишине ыраазы болуп жата берет.

Күндердүн биринде чычкандардын мыктысы Шылк-мурун менен Былк-мурун өздөрүнүн көбөйбөй эле азайып баатканын сезип, мышыктан шек сана-шып андып калышат. Бир күнү Шылк-мурун алдыга, Былк-мурун артка түшүп, бардыгы өтүп бүткөндо бири-бирине үн чыгарууга убада кылышып, мышыктын алдынан чубашты. Отут бүткөн кезде алдыдагы Шылк-мурун:

— Барсыңбы, Былк-мурун?-деп кыйкырды.

— Мен баратам, түгөлбүз! -деп Былк-мурун жооп берди. Мышык Былк-мурунду жей албай калды. Арадан дагы көп күндөр өттү. Мышык бир да чычкан кармай албай, ачкадан өлмөй болду. Акыры анын ачуусу келди да, эң артта келаткан Шылк-мурунду качырып сала берди. Алды-артын абайлап жүргөн Шылк-мурун булут берип, ийинге кире качты. Аны көргөн чычкандар мышык-



тын алдамчы экендигин билишти. Ошондон кийин чычкандар жолобой көюп, мышык ачкадан өлгөн экен.



11-июнь



Тозокко кетчү казы

Норвегия жомогу

Илгери өткөн заманда адилетсиз казы жашаган экен. Ал жакыр адамдардын жашоосун ого бетер оордоткон казы болгон дешет. Ага калыстык сурал баргандардын маселесин чечүүдөн мурун, алардын жашоо абалын билгенге аракет кылчу. Калыстыгы эмес, паракорлугу менен элге таанылган адам эле. Эгер даттанып келгендердин экөө тен кедей ўй-булолөрден болсо, аларды ишке салып, кандай гана болбосун пайдаланып калуунун амалын жасачу.

Казынын паракорлугун ал аймакта жашоочулардын бардыгы жакшы билишсе да, казыны көргөндө корккондорунан ага ийилip салам беришчүү. Аны көргөндо:

– Тозоктун жолундасын, шайтандын досусун, -деп ага угузбай сүйлөнүп калышчу.

Калктын нааразычылыгыabdандуктөн, алардын үндөрү шайтанга жетет. Шайтан чындан эле бул казыны коройунчү деп ылдыйга түшөт. Аны көргөн сон алыш кетүүнү чечет.

– Кана, казы мени менен тозокко барасыңбы?

Казынын байлыгынан ажырагысы жок. Шайтан менен соодалаша баштайт. Акыры шайтан казыга бир күн убакыт берет. Эгер бул күнү кыштакта бирөө экинчисин тозокко кет деп, жан-дили менен айтса, ошону алыш кете турган болуп макулдашышат. Чогуу айылды айланып жүрүштөт. Кыштактын чаң жолдорунан бир үн чыгат.

– “Эй, тозокко кеткир десе” бул кой каякка жоголуп кетти.

– Ах,- дейт казы. -Менин ордума ушул койду алыш кет,- деп шайтанга карайт.

– Болбойт,- дейт шайтан. Аял коюн издеп журуп, чарчагандыгын айтты. Анын коюн тозокко алыш кетсем,abdандапаланат.

Дагы бир аз жүргөндөн кийин, бир аялдын баласына ачууланып урушуп жат-



канын угушат:

— “Тозокко кеткир десе, мен сага канча жолу гүлдөрдү аралап ойнобо” деп айтам!

Казы шайтанга “ошол баланы алыш кет” дейт.

— Жоок, апасы бул сөздү айтып көнүп калгандыктан айтып атат. Ал бул сөздү чын-дили менен айткан жок.

Алыстан айылдык бирөө казы менен шайтанды көрүп калып:

— “Бул адилетсиз, арам ойлуу казы, шайтандан дагы жаман ниеттеги адам. Анын жайы - тозокто” -деп акырын сүйлөнөт.

— Бул чыныгы каргыш. Эми жолубузга түшөлү - деп, шайтан казыны алыш жөнөгөн экен.



12-июнь



Бир столдун жомогу

Венгр жомогу

Бир уйде бөлмөнүн так ортосунда кооз оймо салынган стол турчу экен. Бул столдо он эки киши тамактанчу. Анын үстүндөгү жибек кездемеси столго өзгөчө көрк берип туар эле. Стол дубалга тагылган күзгүдөн өзүн карап, суктанып бүтгүч эмес. Кечинде он эки адамдын баары чотулуп, алтындан жасалган баалуу идиштерден тамактаныша турган. Ар кыл суусундуктар хрусталь идиштерге куюлчы.

Убакыт зымыран учуп, столдун эскилиги жетет, боёктору кетет. Стол взун абдан жакшы көргөндүктөн, мындаи өзгөрүүлөрдүн болуп кеткендигин да сезбей калат. Бир күнү кечинде өзүнүн карыганын байкайт. Түш көрүп жатам го деп ойлойт. Бирок бул түш эмес, чындык эле. Бир нече күйдөн кийин жупуну кийинген кемпир-чал столду үйүнө алыш барышат. Алар столго жабуу жабышпайт, чопо идиштерде тамак ичиштэй экен. Бара- бара жээрge тамак жок, стол пайдаланылбай туруп калат.

Бир күнү бир адам келип, столду кесип кирет. Стол алгач эмнеге мындаи кылып жатканын түшүнбөйт. Бир кылка кесилип очоктун жанына алышып келинет. Таптакыр колдонулбай калгандан көрө жардылардын керегине жарап, аларга жылуулук бере тургандыгына кубанат.

13-июнь

Арстан менен чымын

Француз жомогу

Aрстан курсакты тойгузгандан кийин үнкүрунде жатса бир чымын учуп келет. Чымын айланып учуп жүрүп, арстандын мурдуна конот.

Арстан:

– Жоғол, балит чымын! -деп кыйкырат.

Чымын мындай сөзгө чычалай түшөт. Арстандын аны “балит” дегени намысына тиет.

– Мени менен миңтип сүйлөшө албайсың! Мен сенден кичинекеймин, бирок сага согуш ача аlam, -дейт чымын.

Арстан мыйыгынан күлүп коёт. Жаткан жеринен козголуп да койбoйт. Чымын болсо жогору көтөрүлүп, канаттарын чырпып даярдана баштайт. Арстандын башына бир эки жолу катуу тээп, терисинин ичке жерин тиштегилеп, кытыгылап кирет.

Арстан ачууланып ордунан тура калат.

– Жетишет! -деп кыйкырат арстан.

Чымын украй учуп-конуп, тиштегилеп, арстанды жудөтө берет. Арстан чыдабай кыйкырып кирет. Чымынды кармоого аракет кылат. Ал бир жерге турбай, ары-бери секирип карматтайт. Бир маалда арстандын мурдунаң тиштеп алат. Арстандын жаны кашайып катуу кыйкыргандыктан, токайдогу бардык айбанаттар өз ийиндерине кире качышат.

Күрөш ушинтип бир топко уланат. Арстан чымынды кармай деп ары-бери чуркап жатып чарчайт. Кичинекей чымындын аны ушунчалык убара кылган-дыгына ачуусу келет. Бир маалда чымын арстандын кулагына кирет да ызылдап баштайт, анысы аз келгенсип, кулагынын ичин тиштеп алат. Арстан эмне кылаарын билбей, ары-бери жулкунуп, астынкы буту менен тырмана баштайт. Чымын кулактан чыккан соң, арстандын мурдуна кирет. Арстандын ачуусу күчөп, чымын өлсүн деп дубалга урунуп атып, башы жарылып, жатып калат.

Айбанаттардын падышасын өлтүрдүм, эми айбанаттардын падышасы менмин деп, кыйкырып жар салып кирет. Ошентип дардаландап атып, жөргөмүштүн желесине илиннип калат. Арстан жайлай албаган чымындын түбүнө жөргөмүш жеткен экен.





14-июнь



Пальма менен лилия

Португалия жомогу

Португалия тоолорунун башында бүркүт уясы сымал бир чеп бар экен. Ал Шовельер Барконун жери экен. Қөргөндөр таң калып, бул чептин кантип курулганына баштары жетпей көёт.

Барконун еки кызы болот. Алардын аттары Пальмие менен Лиляя. Пальмие атасынынabdan сүймөнчүктүү кызы эле. Таанымал жигиттер андан көзүн албайт. Ал атка ээrsiz минет, кыlyч колдонуунун чебери, ок атууда да алдына киши салбайт экен.

Кичинекей Лиляя болсо, тескерисинче, паҳтадай жумшак, назик жан эле. Токайдо сейилдегенді жактырат, дарактар, гүлдер жана айбанаттар менен достук куруп, алардын тилинде сүйлөшө алат. Ичке тулку бойлуу Лиляны эжеси менен достору шылдында берчу.

Барко улуу кызы Пальмиени мамлекеттеги мыкты мырзага күйөөгө берүүнү ойлойт. Кызыма үйлөнө турган адам, кызындан да күчтүү жоокер болушу көрек деген талапты көёт. Күйөө балдары Пальмие менен беттешип, жекеме-жеке чыгышат. Кызына үйлөнгүсү келгендердин бардыгы ар кыл жоокерлик өнөрдөн женилип калышат.

Бир күнү мамлекеттеги эң таанылган чыгаан адам, уулун ээрчитип келет. Барко кызын ага бергиси келет. Ал күнгө эч нерсе тоскоолдук кылбасын, баары ойлогудай болсун деп, Лиляны да бир жакка жонетүп иет.

-Тиякка, биякка басып жүрө бербе, кечинде келээрсін, -дейт.

Лиля abdan капаланат. Эч ким мени жактыrbайт- деп, ыйлап токойго барат. Tokoidogu бардык достору анын айланасына топтолот.

Элик, козу, көгүчкөн, коён Лилянын көнүлүн ачuu үчүн ар кыл кызыктуу оюндарды корсөтүштөт. Аларды карап көнүлүн ачып отурса, дагы бир адам келип алардын катарына кошулат. Ал Пальмиеге келген данктуу мырза болуп чыгат.

Түштөн кийин кезек беттешүүгө келет. Мырза Пальмиени жеңет. Бирок Баркодон отүнот:

“Кызыңыз Пальмиени жеңдим, бирок мен ага ылайык эмесмин. Мен дүйнө-

нү жүрөгүнө батыра алган Лиляяга үйлөнгүм келет”, - дейт.

Ошентип мырза Лиляяга үйлөнет.



15-июнь



Кичи пейил булбул

Немец жомогу

Эске түшүшү кыйын илгерки убактарда дүйнөнүн бардык айбанаттары достукта жашашып, эч ким эч кимге зыян алып келчү эмес экен. Балыктар сууда, калган айбанаттар кургакта, күштэр асманда жашачу. Акырын бул аймакта терс көрүнүштөр орун алып, адамдар бири-бирине ор казчу болот.

Күштэр, кимибиз эн жакшы сайрайбыз деп чырлаша башташат. Аны тактоо үчүн токойдо мелдеш еткөрүүнү чечишет. Кайсы күш эн көп добуш алса, ошол эң жакшы сайраган болуп кабылдансын. Ар ким өзүн жакшы сайрайм, -деп аттарын кагазга жазышат.

Күштардын ичинде менин үнүм жагымдуу эмес деп ойлогон кичи пейил бир күш болгон экен. Ал өзүнүн атын да, башка күштүн атын да жазбай кагазды бош берет.

Акырында жыйынтыкты айтуу үчүн тоңкулдак менен кара тоок ортого чыгат. Эмне болуптур дебейсинербى? Күштардын ар бири: чабалекей, талаа күшу, каргабаары бирден гана добушка ээ болушат.

Күштардын баары бирден добуш алышты, арабызда такыр добуш албаган бир рөө бар. Демек, биздин арабызда эң жаман сайраган сенсин. Мындан кийин сен такыр сайрабайсын. Сага тыюу салабыз, - деп булбулга жабыльшат.

Булбул аябай таарынып, үйүнө кетип калат. Кеч кирип, бардык айбанаттар уйкуга киришет. Бирок булбул уктабайт. Уясында жатып алып тынчы кетет. Бир маалда жылдыздар чыккан мезгилде сайрай башттайт.

Булбулун сайраганы жылдар бою уланат. Күн тоолордун артына жашынып, ай асманга көтөрүлгөндө, жылдыздар асмандан жылтырап корунгөн кезде сайрай башттайт. Булбулун сайраганын уккандар тан калат.

Үкү сымал түнкү күштэр булбулга туура эмес чечим чыгарылгандыгын сезишет. Бирок чечим бир гана жолу чыккан. Эч ким аны кайра өзгөртө албайт.

Булбул да эч чара көрө албайт. Ушундан улам булбулдар күнчүз сайрабастан, түнү гана сайрап калышкан экен.



16-июнь



Алтын

Венгр жомогу

Катика кичинекей айнек чойчөгүн колуна алып, акырын бөлмөсүнөн чыкты. Аябай эттияттап баскандыгы учун тилин сыртка чыгарып алганын байкаган жок. Колундагы жөнөкөй чейчөк эмес. Бул идиште Катиканың эң жакшы көргөн кичинекей балыгы бар эле, анын аты-Алтын.

Аны Катикага атасы жети жашка чыкканда белек кылган. Ал күндөн бери Катика кайда барса, Алтынды кошо ташып журчу. Кечинде уктаарда да төшөгүнүн жаңындагы столго койчу.

Буга чейин Алтын башка балыктар менен чогуу чоң көлмөдө жашачу. Ал жер кооз жана ынгайллуу эле. Бирок Катикага келгенден бери ал анын сүймөнчүктуү балыгына айланган.

Катика балыгы менен Марикага баратты. Ал анын классташы эле. Алар бир партада отургандыктан, Марикага күнүтө айта берип, бүтүн аны көрсөткөнү баратты. Марика суук тийип калгандыктан, үйүндө жаткан. Катика менен анын балыгын көрүп абдан кубанды. Айнек чейчөктүү алып бир топко дейре тиктеди. Балыкты жакшы көрүп, мыкты сыйпаттарды айтты. Катиканың үйүнө кайта турган убагы жакындалды. Кеч кирип бараптат, анын үстүнө апасынан бир саатка гана суранып келген эле. Марика алтынды бир түнгө таштап кетүүсүн суранды. Катика укмаксан болуп койду, себеби алтындан бир күн да айрылгысы келген жок.

Катика көчөгө чыкканда каар жаап жаткандыктан, жолдор ным, суу болуп турган. Сууну жээктеп басып баратып, бир баланы көрүп калды. Баланын желкесинде кооз totu күш кондурулган экен. Ал:

— Аба суук, аба суук, -деп сүйлөп жатыптыр.

Катика totu күштү тиктеп таң калды. Балыгымдан көрө ушундай сүйлөгөн totu күшум болсо деп ойлоп койду. Баланын totu күшүнүн өнөрүн дагы көрүү учун алардын артынан түштү. Дал ошол мезгилде буту тайып кетти. Колундагы айнек чойчөгү жерге кулап түштү. Алтын кардын үстүндө секирип жатты. Ал эки уч секундада дарыянын сууларына кошулду.

Балыкты жоготкон Катика аябай капаланды. Мунун ордуна totu күшум бол-

со деп ойлогону үчүн да уялды. Бүтүн балыгымды Марикага эле таштап койсом болмок экен деп өкүнүп калды. Бирок эми кеч болуп калган эле.



17-июнь



Он эки ай

Грек жомогу

Илгери өткөн заманда эч кимиси жок жалғыз бой кемпир жашаптыр. Күн-дүзү токойдо дары өсүмдүктөрдү топтол, аларды кыштакка алып барып сатып, күнүн көрчү. Ал токойду, өсүмдүктөрдү жана айбанаттарды жакшы көргөндүктөн, аларга зиян кылчу эмес.

Бир күнү токойдо чөп топтол жүрүп үнкүр көрүп калат, ичинде эмне бар болду экен деп караса, он эки бала отурулуп. Алар жылдын айлары экен. Он эки жаш бала. Биринин кийими ак болсо, экинчисиники сары, үчүнчүсүнүку жашыл экен. Балдар кемпирге:

- Биздин кимибиз сулуу экенибизди айтасыңбы? -деп кайрылышат.
- Январда кар жаайт, февралда жамғыр, марта дарактар бүчүр алат, менимче, баарынар сулуусунар.

Балдар бул жооптон улам ордуларынан турушат.

– Чоң эне, ичкериге кир, -дешет.

Чоң эненин колундагы себетин алып, ичине бир нерселерди салып жөнөтүшөт. Кемпир үнкүрдөн чыкканда себетин караса алтын, күмүш жана баалуу таштар салыныптыр. Сүйүнгөн бойдан үйүнө барат. Жакырчылыктан кутула тургандыгын ойлоп, көнүлү абдан жайдары.

Үйүнө жакын калганда урушчаак кошунасына жолугуп калып, ага окуяны текпей - чачпай айтып берет. Ал да шыр эле токойду көздөй бет алат. Үнкүргө киргендө он эки бала айлардын кайсынысы жакшы деп сураса:

- Мен кайдан билейин. Январда сүүкка тоңбуз, инодун ысыгында күйөбүз. Февралда отун-көмүрүбүз түгөнөт. Мартта жамғыр жаайт, ўйлорду сел каптыйт, апрелде күн күркүрөйт. Менимче, эч бирин жакшы деп айттууга болбайт -дейт.

Балдар аны үнкүргө чакырып сумкасына бир нерселерди салышат.

Кемпир чыгаары менен сумкасын ачып караса, толтура тикенек жана чалкан толтуруп коюшуптур. Балдардын эмне үчүн анын сумкасына алтын салбаганды-

тын түшүнө албаптыр.

А чын-чынына келгенде, жакшылык жана сүйүү эки тараалтуу болот экен. Балдар, силер кандай ойлойсунар?



18-июнь



Каркыра менен тұлқу

Кыргыз жомогу

Kаркыра менен тұлқу дос болушту. Алар бири-бирине жакын конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапандарын чыгарғандан кийин тұлқуге келип:

– Тұлқу дос, мен балапандарыма жем таап келейин. Сенин убактың болсо, аларга көз салып турсан, -деп суранат.

– Каркыра досум, эч нерседен кам санабай бара бергин. Мен сенин балапандарыңды өзүмдүн балдарымдай эле карап турам, -деп макул болот.

Каркыра кеткенден кийин, анын бир балапанын жеп, аナン калп эле ыйламсырап отуруп калат. Бир убакта каркыра келип:

– Тұлқу дос, эмне ыйлап отурасын? -деп сурайт.

– Кара көзүм кашайып, бир балапаныңды айрыкуйрукка алдырып жибердим, -деп ого бетер онғұрөп ыйлайт.

Алгач каркыра тұлқуге ишенет. Балапанынын жоголгонуна кейип, бирок тұлқуну сооротуп:

– Буйрукка айла барбы, тұлқу дос. Калган балапандарым аман болсун. Эми ыйлаба, -деп тигинин ыйын басат.

Дагы бир күнү каркыра адатынча балапандарын тұлқугө каратып коюп, жем издең кетет. Бул жолу дагы тұлқу бир балапанын жеп, адатынча жолун тосуп ыйлап отурған болот.

– Кара көзүм кашайып, дагы көрбей калыптырмын. Узун моюн балапандарыңдын бири жок, -деп адатынча онғұрөп ыйлап киред.

Ошондон кийин каркыра тұлқудөн шектенип, калган балапандарын алып, башка жакка көчүп кетиптири.





19-июнь



Элик

Венгр жомогу

Cуу куюп ичкен чейчөктөй чондуктагы элик көз жоосун алат. Чын-чынына келгенде, ал болгону фарфордон жасалган айкел эле.

Ал дүкөндүн текчесиндеги эң мыкты буюм катары турчу. Күнде бул жерден өткөн балдар бул эликтги карап, суктанып өтүшүү. Андан тышкary дүкөндүн көчө жакты караган айнек терезесинен көрүнгөн текчеде китең кармаган бир баланын айкели да бар эле, бирок ага эч ким көнүл бурчу эмес.

Элик да балдарды абдан жактырчу, алар келип анын келбетине суктанып карап турган маалда маашырканып, мактантысы келет, бирок кыймылдай албайт.

Балдардын арасында көзү көк, сары бала эликтин жанына келип, кеткиси келбей күнде тиктейт, ал тургай кармагысы да келет. Бул бала абдан көнүл куюп карагандыктан, эликтин кыймылдагысы келгенин, буттарынын баскысы келгенин билчүү.

Бара-бара сары бала келбей калды. Күн сууктап калган кез эле. Дарактардын жалбырактары саргайып, жерге түшө баштаган. Мурункуга салыштырмалуу эрте кеч кире баштагандыктан, текченин жанына турганга балдарда убакыт калчу эмес. Элик да үшүй баштады.

Бир күнү дүкөндүгө сакалдуу адам келди. Ал дүкөндүн ээси менен сүйлөшүп, эликтى алып кутучага салып, сынбасын деп кездеме менен ороду.

Элик сакалдуу адамдын чөнтөгүнөн чыккан кезде бир үйгө барып калганын байкады. Бурчтагы тошкото отурган баланы көргөндө, досун көргөндөй сүйүнүп кетти.

Бала ооруп калган эле. Эликтги такыр коё бергиси келген жок. Ошентип экөө күндөрдү, айларды чогуу өткөзүштү. Ноел жакынdagанда, кар жаады. Бир күнү кечинде бала уктаганда элик дагы анын алаканында уктап кетти. Түшүндө досунун булуттардын үстүндө учуп жүргөнүн көрдү. Кичинекей досу аны кол булгалаپ чакырып жаткан экен.

Элик асманга карай учту. Өзүн чыныгы элик катары сезди. Булчундуу, күчтүү буттары менен сүйүктүү досуна карай чуркады. Абдан кубангандыктан, жүргөгү тез-тез сокту.



20-июнь

Мышык, тұлқұ, аюу жана карышкыр

Кыргыз жомогу

Mышык бир күнү иттен качып бара жатса, алдынан тұлқұ чыкты.

Мышык: “Мен азуулуу айбандардын падышасымын, сенин үйүн кайда, сага конокко келдим”, - деди. “Менин үйүм мына”- деп тұлқұ ар жагына бир чыгып, бер жагына бир чыгып, жылмаңдан бир ийинге ээрчи-тип барат экен. “Сен азуулуу айбандарга кабар кылғын, мени жакшылап конок кылышсын”, - деди мышык.

Тұлқұ жасоол болуп, азуулуу айбандарга бара жатса, алдынан карышкыр чыкты. Карышкыр: “Сен кайда бара жатасың?”-деп сурады. “Биздин үйгө азуулуладын падышасы мейманга келип калды, тамак камдагын деп жиберди”, - деди. Карышкыр бир кой жетелеп алды. Тұлқұ андан ары жүтуруп бара жатса, алдынан аюу чыкты. “Тұлқұ, сен кайда чаап бара жатасың?”- деп сурады аюу. “Биздин үйгө азуулуладын падышасы мейманга келип калды. Тамак камдагын,” - деп тұлқұ аюуга айтты. Аюу бир торпогун жетелеп алды.

Аюу, карышкыр, тұлқұ үчөө мышыктын үстүнне келип: “Падышага көнө түшкөн сен тамак бергін,” - деп аюу менен карышкыр торпогун, коюн өлтүрүп тұлқуғо беришити. “Падышаны ыраактан көрөмүн,” - деп аюу карагайдын башына чыгып кетти. “Мен мына бул жерден көрөмүн”, - деп карышкыр ийиндин оозундагы чөпкө жашынып жатты.

“Падыша аке, сыртка чыгып тамак жениз” -деп мышыкка тұлқұ кабар берди зе, ал ийинден чыгып тамакты қырылдан жей баштады.

Аюу карагайдын башында турса дагы коркуп отурду. Падышаны көрөйүн дегендей карышкыр чөпту қыймылдатып койду эле, мышык чычкан экен деп жутунуп калды. Карышкыр: “Мени көргөн экен”, - деп былк этпей калды. Карышкыр чыдай албай чөпту қыймылдатат. Мышык секирип барып басты эле, карышкыр тұра качты. “Баяғы мени кууган ит экен”, - деп мышык карагайды көздөй чыга кочты. “Мени көрүп койғон экен”- деген ой менен карагайдагы аюу качам деп учуп өлдү.



21-июнь



Арстан күчүгүн асыраган мышык

Африка жомогу

Бир мышык каңып жүрүп өлүп жаткан арстанды көрүп калат, жанын-дагы күчүгүн бооруна кысып, эмизип асырап алат. Убагы келип, күчүк азуулуу чон арстан болуп чоңойот. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү курсагы ачкан арстан өзүн асырап чоңойткон мышыкты жемек болот. Мышык тигинин жаман оюн сезип, талдын башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка:

— Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да ыйыксың. Болгон тажрыйбандын баарын үйрөттүн эле, эмне үчүн ушул тал башына чыкканды үйрөткөн жоксун?-дейт.

Анда тал башында турган мышык:

— Алда айланайын, кайрымдуу балам. Сени кичинекейиңен боорума басып чоңойттум. Билген өнөрүмдүн баарын үйрөттүм. Бирок кулкунундан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем, туура кылганымды эми түшүндүм, - дептири.

Ошондон улам “кулкуну жаман кууратат” деген макал калыптыр.



22-июнь



Тұлқу менен карышкыр

Кыргыз жомогу

Бир күнү тұлқу күйругун булактатып, тилин салаңдатып келе жатып жалғыз аяк жолдун таманында жаткан койдун күйругун көрүп кубанып кетти. Аны тегерене карап, салып койгон капканды көрдү да, шилекейин чубуртуп, эмне кылаарын билбей туруп калды. Ангыча желип-жортуп карышкыр келди. Тұлқу ага жагалданып:

— Каке, келинiz, келинiz, күйруктан көп жеп коюп сай кекирип турам. Тиги-ни сизге деп алыш койдум эле, -деди.

“Алдында капкан болбосун” деп шектенген карышкыр анчалык көнүлсүн-

бөй, тигиге мыкчыя тигилди.

– Кээде ушинтип кекирайип каласыз. Жебениз, өзүм үйгө алып кетейин, -деп түлкү баяги май күйрукка тап бергенде, карышкыр түлкүдөн мурда озунуп сүгүнмак болду эле, тумшугу капканга чабылып калды. Капкандағы күйрук четке ыргыды. Түлкү аны илип алды да:

– Жат, бөрү аке, жабышып,

Капкан менен кабышып!

Эртең эрте ушерден,

Эсси менен табышып! -деп шаттанып ырдан, желе-жорто жүрүп кетти.



23-июнь



Күү түлкү

Венгр жомогу

Жолборс бир түлкүнү карман алат. Түлкү күйругун булаңдатып, түмшугун жогору көтөрүп:

– Мени жей албайсың! Мен мынаабу калың токойдун кожоону болуу үчүн келгемин, -дейт. Жолборс ары карап, бери карап анын сөзүнө ишенбейт. Анда түлкү бир аз жумшагыраак:

– Жоке, ишенбесен мени менен бирге токойго баргын. Андагы бардык айбанаттардын менден кандай корко тургандыктарын өз көзүң менен көрөсүң! -дейт.

– Көрсө, көройүнчү, -деп жолборс түлкүнү ээрчиp жөнөйт.

Түлкү анын алдына түшүп алып, абайлап жүрүп отурат. Жолборсту көргөн айбанаттардын жүрөктөрү түшүп, туш-тушка качып, бир заматта жым-жым жок болушат. Канаттуу күштэр уяларынан уча качышат.

– Мына, Жоке, менден коркпой турган эч ким жок экендигине эми көзүң жеттиби? -деп жолборско карайт түлкү.

– Чындыгында, сен абдан барктуу әкенсис. Айбанаттардын баары сыйлап, абдан коркушат тура. Сени менен эрегишип, жаманчылыкка барууга болбайт – деп, түлкүдөн өзү да коркуп жолуна түшөт. Ошентип, куу түлкү куулугунан өлүмдөн кутулуп кетиптири.



24-июнь



Чечен келин

Кыргыз жомогу

Kайсы бир заманда көпкөлөң тарткан жигит жолоочу жүрүп келе жатып, кудайы конок болуп бир үйгө түшүп калат. Үйдөн сулуу келин чыга калып, коноктун атын алыш, эшик ачып үйгө киришет. Мырза жигиттин колунда куржуну бар экен. Үйгө кирген мырза бой көтөргөн мунөз менен келинге тийишкиси келип:

- Бул куржунду кайсы жерге илейин, келинчек? -деп сурап калат.
- Эгер сексен баштуу керегеден куржунуз илине турган башы калбаса, анда мойнуузга эле илип алышыз, -дейт келин да тийишип.

Жигит келиндин сөзүнө жыгылат да, таш тиштегендей болуп унчуклай калат. Үйдө кожоону жок экен. Күйөсүнүн жоктугун билгизбей коногун жакшылап сыйлап, эт бышырып алдына тартат. Мырза жигит бир жиликти алыш, мүлжүгөндөн кийин аны сындырмакча болуп, макисинин сырты менен ургулай баштайт. Аны көргөн келин бир табак сары май алыш келип, жигиттин алдына коет да:

- Издегенинiz май болсо, соокту ургулабай, мынабу даяр майдан жениз, -дейт. Жигит бул жолу да жооп кайтара албай, сөзгө сынат.

Эртеси келин конокторун отказат. Мырза жигит аттанып жөнөй берерде, ал үйдүн дөбөтү үрүп, жигиттин үзөнгүсүнө асылып кетет. Жигит аттан эңкейе түшүп, камчы менен дөбөттү тартып жиберет. Дөбөттүн башына камчы тийип, канышылап четке чыга берет. Анда баягы келин канышылап жаткан дөбөтүнүн башынан сылап:

- Кой, Мангыт, ыйлаба! Агасы инисин уруп эле койчу эзлтеден. Анын эмнесине капаланып ыйлайт элen? -деп жигитке карайт.

Мырза жигит уятынан атын катуу камчыланып чаап кеткен экен. Ошентип чечен келинден мырза жигит бир күнде үч жолу сөзгө жыгылып, сөз айтмак турсун, артын карабай качып кетиптири дейт.



25-июнь



Калдуу донуз

Фин жомогу

Илгери ичи тар, өзүн аябай жактырган, бай адам болгон экен. Бардар болгону менен эч кимге жардам берчү эмес.

Бир күнү бай жер кыдырып жүрүп, астынан чыга калган донузду көргөндө жерге жата калган бир дыйканга туш болот.

– Эмне болду, эчкилеринди жоготтуңбу? Донуздан астына бүтүлүп жата калгыныңа жол болсун, -дейт.

– Бул жөнөкөй донуз эмес, мен эртең үйлөнөм, ошого муну да чакырып жаткам, -дейт дыйкан. Бай таң қалат, бир чети сүйүнөт:

– Донуздарым да дыйкандардын сыйына татыктуу болгон экен. Кайра алыш келип бер,- деп донузун дыйканга берет.

Бир нече күн өтөт, донузунан кабар жок. Атына минип дыйкандын үйүнө бет алат.

– Байым, донузунду кайра бере алган жокмун, анткени кошуналарга абдан жакты, эми ал кошуналардын тойлорунда жүрөт. Кааласаңыз азыр алыш келип берейин,- десе

– Алыш кел,- дейт.

Дыйкан чыгып кетип, кайра келет.

– Жол алыш, ошон үчүн атынызды бере турсаңыз, барып келе калайын,-дейт.

Макул болуп атын берсе, бир аз жол жүргөн соң кайра келип:

– Байым, ал жакта бүтүн той болуп атат, эски кийим менен барсам уят. Карызга үстүнүзлөгү кийимиңизди бере турбайсызыбы.

– Макул, ал, бирок тез келгин, -дейт бай.

Дыйкан кеткен бойdon кайра келбейт, бай күтүп отуруп акыры тажаганда үйүнө кетет. Карангыда арандан зорго үйүнө кирип барса кызматчылары аны ууру деп ойлоп, карман алыш төпөштөп киришет. “Мен силердин кожоюнцаармын” деген сайын сабашат.

Чын-чынына келгенде, кызматчылары аны дароо эле таанышса да, буга чеинки орой мамилесинен улам буктарын чыгарып, очтерүн алышынтыр.



26-июнь



Суусар менен тыйын чычкан

Африка жомогу

Суусар адатта түнү анга чыгат. Анткени алар күндүзү уктайт, эс алат. Чычкан, тыйын чычкан, бака сымал кичинекей жандыктарды кармап жайт.

Бир күнү суусар күндүзү уйкусунан эрте ойгонот. Туруп караса, тыйын чычкан жангак топтол, кыш үчүн даярдыктарды көрүп жүрүптүр. Жангактарды бир жерге чогулткандан кийин, кайра дарактын жогору жагындағы уясына ташууда. Аны кармап жеш үчүн акырындан жакындей баштайт. Жетейин деп калганда ал байкап калып, бакка чыга качат. Суусар да бакка жакшы чыккандыктан, бир топ жерге чейин чыгып барат. Тыйын чычкан улам жогорулап отуруп, башына чейин чыгып кетет. Суусардың башы айланып, жерге кулап түшөт. Ошентип тыйын чычкан шамдагайлыгы жана амалкейлүгү менен аман калган экен.



27-июнь



Үлүл менен карышкырдын жарышы

Венгр жомогу

Үлүл туугандарын конокко чакырмакчы болот. Туугандары алыста жашагандыктан, аларды чакыруу да бир топ убакытты алчудай.

Ал туугандарына баруу үчүн үч башка токойдон, тогуз кечүүдөн ётушү керек экен. Кантит барсам деп ойлонуп отуруп, эч жолун таппайт. Акыры токойдун мұдүрү карышкырга барат.

– Урматтуу мұдүр, мен туугандарыма барайын дедим эле, бирок мындай ылдамдық менен аларга жете тургандай эмесмин. Сиздин мага жакын турганиңизга карабастан, жарым күнде араң келдим. Сиздин коёндорунуз тарткан араба менен барып келсем болобу? Менин да сизге жардамым тиийп калар.

Карышкыр күлүп:

– Мага сенин кандай жардамың тиймек эле, андан көре менин сунушумду

ук. Экөөбүз жарышалы, эгер сен алдыда келсөн, мұдурлуктү сен аркалайсың, коёндор тарткан араба да сеники болот, -дейт.

Ұлұл капаланып үйүнө келип, аялына окуяны айттып берет. Аялы:

— Сен әч капаланба, карышқыр менен жарыш, андан ашуунун жолу бар. Мен азыр жарыштын бүтө турган жерине жөнөйүн. Эртең менен ошол жерде болуп калам. Сен болсо карышқыр менен чогуу жарышка түш. Карышқыр жарыш бүткөн жерге барганды, мен ошол жерде болуп калған болом. Карышқыр экөөбүздү ажыратада албайт. Биз женишке жетишкен болобуз, -дейт.

Ұлұл жарышам деп карышқырга макулдугун берет. Эртең менен экөө жолутушат. Карышқырдын белги бериши менен жарышып башташат. Карышқыр эттекеге карабай чуркап жөнөйт. Марага келип караса, ұлұл ошол жерде турат. Карышқыр:

— Миндай болбойт. Эми кайрадан артка чуркайлы. Менден ашсаң, женген болосун. Ошентип кайра жарыш башталған жерге чуркап барса, ұлұл ошол жерде турат. Карышқырдын башы жетпейт. Бирок амалы калбайт.

Токой мұдурлугүн ұлұлға тапшырат. Ошентип ұлұл коёндор тарткан араба менен туутандарынықына барып, конокко чакырып алған экен.



28-июнь



Кедейдин ун мүшөгү

Румын жомоғы

Илгери өткөн заманда бир кедей өтө жакыр жашачу экен. Үйүндө бир аз уну болсо, андан бир аз камыр кылып, калғанын сактап көёт, кәэде ачка отурчу. Кедей болгондуктан, кол сааты да жок. Бир күнү талаадан кайтып келе жатса, пери кыздар ойноң журүшкөн болот. Салам бергиси келип, күтмандуу таңынар менен десемби же күтмандуу түнүнөр менен десемби деп, кайсы убакыт экендигин биле албайт. Акыры:

— Силердин маанаиынардын дайымға ачык болушун каалайм, -дейт.

— Тенирим сага да ыраазы болсун, унүң әч бөксөрбөсүн, -дейт пери кыздар жооп кылып.

Бул бир кедей үчүн әң жакшы тилек, анткени мүшөгүндөгү ун түгөнүп, жубайы акыркы ундан наң кылып аткан. Нан түгөнгөндө эки-үч күн ачка калуу

коркунучу бар эле. Үч күндөн кийин аялы:

- Нан жасаганга ункалган жок, -дейт.
- Мүшектү карачы, -дейт күйөөсү.

Караса, чындаң эле бир аз ун турат. Аялы нан жасайт, бирок ундуң кантит пайда болгонун күйөөсүнөн сурай берет. Перилерге эч кимге айтпай тургандыгы тууралуу убада берген эле. Кедей чыдабай кетип, аялына сырды ачып коёт. Ошол күнү ун түгөнöt. Кедей сырды сактай албагандыктан, берекеттен, турктуу олжодон куру жалак калат.



29-июнь



Чиркей, чабалекей жана жылан

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери жер жүзүн топон суу каптаганда Нух пайгамбар: “жанжаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн”, -деп ар уруу жандыктын бир эркек, бир ургаачысын алыш, кемеге салган дешет. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, суу кире баштайды. Көрсө, аны чычкан тешкен экен. Нух пайгамбардын айласы кетип: “Ким бул тешиктен суу откөрбөй жата алат?” -деп жар чакыртканда, жылан: “мен жата алам”, -дейт. Айтканындай топон суу токтолгончо даам татпай, бир тамчы суу откөрбөй тосуп жатат. Ошентип, топон суу токтолуп, кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жыланды чакырып: “Акыңа эмне аласың?” -деп сураганда, жылан: “Дүйнөдө эмне таттуу болсо ошону алам”, -дептир. Ага Нух пайгамбар макул болуп: “эмесе, ар бир жан-жаныбардын, жемиштин даамын татып, кайсынын таттуу экенин билип кел” -деп чиркейди жумшаптыр.

Чиркей ааламды бүт кыдырып, кайра кайтып келе жатканда анын алдынан чабалекей тосуп чыгып: “Чиркейим, эмне таттуу экен?” -дейт. Чиркей: “Адамдын каны таттуу экен”, -дептир. Анда чабалекей: “Тилиң кандай болуп калыптыр, тилинди көрсөтчү?” -дейт да, чиркей тилин сұна бергенде, анын тилин сууруп алыш, кошо жөнөп, экөп Нух пайгамбарга келишет. Нух пайгамбар: “Кана, чиркейим, жер жүзүндө эмне таттуу экен?” -деп сурады эле, чиркей “кын-кың” этип, әтчеке айта албай койду. Анда чабалекей: “Баканын каны таттуу экен деп жатат”, -деди. Чабалекейдин сөзүнө жыландын ачуусу келип бир чапкан экен,

чабалекей учуп кетип, күйругу экиге бөлүнүп, ошондон улам эки ача болуп калыптыр.

Нух пайгамбар болсо чабалекейдин сөзүнө ишенип, баканы жыланга буюрттур. Ошондон улам жылан баканы соруп калат. Эгер чабалекей болбогондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен. Жылан менен чабалекейдин өч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышы ошондон улам дешет.



30-июнь



Балыктар жана караңғылық

Африка жомогу

Aзыркы мезгилде айдын айланасында жылдыздар кантеп тегеректеп жүрүшсө, илгери күндүн да дал ошондой коштоочулары болгон дешет. Алардын баары кичинекей күнгө окшош болгондугу үчүн нурлары күндүн нурларына кошуулганда аба аябай ысып кетчү.

Адамдар ысыктан үйлөрүнөн сыртка чыга албай, тамак жасай албай ачка калышчу экен. Ошондуктан адамдар арман кылышчу.

Ай бир күн адамдарга жардам бергиси келип, күнгө барат:

– Экөөбүздүн төң балдарбызы көп, булар адамдар үчүн көйгөй жаратууда. Кааласан аларды капка салып, сууга коё берели деген сунуш киргизет. Бирок ай күндү алдан капка таштарды толтуруп келет, күн чындал эле балдарын салып келген болот. Экөө төң кантарды сууга ташташат.

Кеч киргендегү күн асманда айдын балдарынын аны тегеректеп жүргөнүн көрүп ачууланат. Эртөн мен да балдарымды алып келем,- дейт. Бирок балдарына суу абдан жагып калган болот, алардын такыр суудан чыккысы келбейт, чыгарса кайра эле сууга качышат. Ошентип алар суудан чыкпай коюшат. Суудагы балыктар ошолордан пайда болушкан экен.



Июль



Июль

- 1-июль. Жашыл император. Румын жомогу.
- 2-июль. Алданган дөө. Немец жомогу.
- 3-июль. Буурчак менен бийкеч. Дания жомогу.
- 4-июль. Хамелеон түсүн кантит өзгөрттү? Африка жомогу.
- 5-июль. Бадыранды жакшы көргөн түлкү. Венгр жомогу.
- 6-июль. Акылдуу чабан. Немец жомогу.
- 7-июль. Карга менен бүркүт. Француз жомогу.
- 8-июль. Кеселиби же кеспейлиби? Япон жомогу.
- 9-июль. Табышмак катканды жактырган бийкеч. Норвегия жомогу.
- 10-июль. Акылдуу Мадрид. Италия жомогу.
- 11-июль. Карышкыр менен арык ит. Грек жомогу.
- 12-июль. От кантит табылган? Африка жомогу.
- 13-июль. Тенирлердин чатагы. Индус жомогу.
- 14-июль. Элик менен таш бака. Индус жомогу.
- 15-июль. Карыя менен небереси. Немец жомогу.
- 16-июль. Түлкү, таш бака жана чапкене. Кыргыз жомогу.
- 17-июль. Иштерман келин. Уйгур жомогу.
- 18-июль. Таруу машактарынын учу эмнеге кызыл? Япон жомогу.
- 19-июль. Төө кантит түрү суук болуп калды? Туркмөн жомогу.
- 20-июль. Аксал абышка менен хандын вазири. Казак жомогу.
- 21-июль. Алгач ким сүйлөдү? Япон жомогу.
- 22-июль. Түлкү менен кийиктин келишими. Чех жомогу.
- 23-июль. Кызыл шапкечен бакалар. Польша жомогу.
- 24-июль. Адамдар жыландарды эмнеге жек көрөт? Австрия жомогу.
- 25-июль. Мажүрүм талдагы уста. Венгр жомогу.
- 26-июль. Бакчасын бейиштей кылган багбан тууралуу жомок. Уйгур жомогу.
- 27-июль. Сулуу кыз менен падыша. Япон жомогу.
- 28-июль. Чатыр-Көл. Кыргыз жомогу.
- 29-июль. Жапайы каздар эмнеге катар-катар болуп учушат? Литва жомогу.
- 30-июль. Мактанчаак ат жана чарчаңкы эшек. Грек жомогу.
- 31-июль. Илегилек жана анын окуучулары. Орус жомогу.



1-июль

Жашыл император

Румын жомогу

Жашыл императордун сол көзү ыйлачу экен. Он көзү болсо тынымсыз ачылып жабылып, ааламдагы абалга боору ооруган немедей карачу экен. Анын үч уулу болуптур. Бир күнү улуу баласы атасынын алдына келип:

– Атаке, сенин сол көзүн эмнеге дайыма ыйлап турат? -деп сурайт.

Император жооп бербестен тура калып, баласына канжар ыргытат. Баласы жанын куткаруу учун качкан бойdon кетет. Дале качып баратыптыр.

Ортончу уулу ошол эле суроону бир күнү атасына берет.

– Атаке, сенин сол көзүнөн эмнеге жаш агып турат?

Баягы окуя кайра кайталанат. Дагы бир күнү кенже уулу:

– Атаке, сенин сол көзүнөн эмнеге жаш агып турат? -деп сураганда, атасы ага да ачууланып канжарды ыргытканда, ал канжарды тосуп алат да, алыш келип кайра атасына тапшырат. Атасы:

– Сен коркпос жигитсин, уулум. Алтын канаттуу булбулду көрө албагандыктан көзүмдөн жаш агат. Эгер аны көрсөм, сол көзүм күлөт, аны менен кошо он көзүм да күлөт,- дейт атасы.

– Мен сага алтын канаттуу булбулду карман келип бере алам, бирок анын кайда экенин билишим керек, -дейт кенжеси.

– Көк императордун сарайында туткун болуп жатат.

Ошентип кенжеси көк императорунун сарайына бет алат. Жети күн, жети түн жол жүрөт. Акыры көк императордун сарайына барат. Сарайдан алтын канаттуу булбулду алыш чыгып бараткан кезде кызматчылары карман алышат да, императорго алыш барышат. Ал:

– Ууру! Айткының, сенден кырк камчыбы, же кырк таяк алышсынбы? – деп сурайт.

– Мендей жигитке убал болот! Урматтуу император! -деп жооп берет ал тарынбастан.

– Өзүнө абдан ишенет экенсин. Менин сүйгөнүмдү сары император алыш кетти. Эгер аны алыш келсөң сени көб берем, аттүгүл, алтын канаттуу булбулду

да берем, -дейт.

Жаш жигит атка минип жол тартат. Жетимиш жети күн, жетимиш жети түн жол жүрөт. Сары императордун сарайына барып тыт дарагына чыгат. Бийкеч уктап жаткан бөлмөгө кирип, аны алып жөнөйт. Жигиттин минген аты эки киши менен токсон тогуз күн, токсон тогуз түн жол жүрөт. Бийкечти көк императорғо тапшырат. Көк император убадасы боюнча жигитке алтын канаттуу булбулду берет. Жаш жигит булбулду атасына алыш барат.

Ошол күндөн тарта жашыл императордун сол көзү каткырып, он көзү болсо жылмая баштаган экен.



2-июль



Алданган дөө

Немең жомогу

Илгери өткөн заманда Ирландияда Фингел аттуу өзүнө ашыкча ишенген бир дөө жашаган экен. Шотландияда ага тең келе турган дөө бар экендиги тууралуу көнтер айтылат. Ал бир күнү Фингел менен беттешейин деген максатта жолго чыгат.

Суулардан дениздерден өтүп, Ирландияга келет. Фингел анын келе жатканынан кабардар болот. Анткени, шотландиялык дөөнүн абдан күчтүү экенин билчүү. Мындан улам үйүнө келип, аялына тошөк салдырат. Ал:

– Шотландиялык дөө келгенде, тошөктө жаткан уулум деп айткын, -деп көрсөтмө берет.

Дөө Фингелдин үйүнө келгенде аялы аны көрүп таң калат, анткени ал сүйлөгөндө асман күркүрөгөндөй үн чыгып, шамал жүрүп турчу экен.

– Акырын, баламды ойголосун? -дейт Фингелдин аялы.

– Кайсы бала? -дейт ал суроолуу карап.

– Тошөктө Фингелдин көнжө уулу уктап жатат.

Дөө тошөктөгү дөөнү тиктеп, эгер уулу ушунча болсо, өзү менден да алыш болсо керек, -деп ойлонот да, үйде Фингелдин жок экендигине сүйүнгөн бойдан жолуна түшот. Фингел болсо аны алдаганына мөокумуу канып, каткырып кала берет. Азыркыга чейин каткырыгы басыла элек дешет.





3-июль



Буурчак менен бийкеч

Дания жомогу

Илгери өткөн заманда бай падышаның бир уулуптур. Жаш жигит үйлөнүү курагына келгенде, кыз издей баштайт. Көптөгөн мамлекеттерге, алыс жерлерге барып ойдогудай кызды таба албай коёт. Көптөгөн бийкечтер менен жолугуп, алардын кулк- мүнөзүнөн, сүйлөгөн сөзүнөн кынтык табат. Акыры ойдогудай кыз таппай сарайга кайтат.

Күндөрдүн биринде сарайдын эшигин кагып бирөө келет. Кызматчылар эшикти ачса, жаанда башынан ылдый суу болгон кыз турат. Ал алыс жерден келе жатканын, каттуу шамалда жолун таба албай калганын айтат.

Падышанын аялы кыздын ханзаада болуп, болбогонун билүү үчүн жууркандардын астына бур буурчак кооп коёт.

– Эртең менен кызга кандай уктадың? - деп сурашканда:

– Таң аткыча уктай албай койдум, анткени астыма бир нерсе өтүп жатты, - деп жооп берет. Падышанын аялы кыздын чындал эле ханзада экенин баамдайт. Анткени он жууркандын астына коюлган буурчакты катардагы адам сезе албайт.

Бийкеч менен жигит үйлөнүп, кырк күн той өткөрүшөт. Буурчак казынага салынып, жаш ханзаданын жубайы чыныгы бийкеч экенин тастыктаган буюм катары сакталып калган экен.



4-июль



Хамелеон түсүн кантып өзгөрттү?

Африка жомогу

Tенир Ниамже адамдарды, айбанаттарды чогултуп, ар кимдин каалоолорун орундашып жатты. Ал бардыгына:

– Ар бириңер тилегинерди айткыла. Тилекти бир жолу айткандан кийин өзгөрткөнгө болбойт! -деген эреже киргизди. Алгач адамзат:

– Мен айылда отурукташып жашагым келет. Талаа иштери менен алектенин, мөмө-жемиш эгейин, -деди.

– Тилегиң ишке ашсын!

Айбанаттар:

– Биз болсо токойлордо жашагыбыз келет. Адамдардан алысыраак болуп, альбыз жеткен жандыктарды кармайлы, -дешет.

– Силердин да тилегинер ишке ашсын!

Хамелеонго карап:

– Сенин кандай тилегиң бар?

– Мен бардык жерде, айылда да, токойдо да болгум келет.

– Макул, сенин да тилегин орундалсын, -дейт жер жүзүнүн тенири Ниамже.

Ошол күнден бери адамзат айылдарда отурукташса, айбанаттар токойлордо жашашат. Хамелеон болсо жашаган аймагындагы түскө карата түсүн өзгөртүп, токойдо жапжашил, боз талаада боз түстө боло алат. Анткени Ниамже тенири анын тилегин да орундастан экен.





5-июль



Бадыранды жакшы көргөн түлкү

Венгр жомогу

Бакчамда бадыран өстүрчүмүн. Жай келгенде бышкан бадыранды кудук-тан чыккан таза сууга жууп, туздан сээп жегенди абдан жакшы көром. Бул адамды аябай сергитет. Мунун ырахатын биз эле эмес, түлкү да билип алып, түн катып келип, бадыранды жеп кетчү болду.

Буга бир чары көрбөсөм болбойт деп, план түздүм. Бадыранга жип байлап, анын бир учун чөптүн арасына бекиттим. Түлкү түнү келип, бадыранды жегенде жип тамагына бадыран менен кирди. Түлкүнү өзүмдү карай тартып алдым.

Түлкүнү жетелеп алып шаарга жөнөдүм. Окуяны түшүндүрүү үчүн шаардын башчысына алып барууну чечтим. Башчы иттей байланган түлкүнү көрүп таң калды.

Ал:

— Муну кайдан таптың? Кантып колго үйрөтүп алдын? -деп сурады.

Мен бадыранымды уурдаганын, кандай жаза бериши керек экендигин сураганы алып келгенимди айттым. Башчы таңгалып:

— Мен түлкүлөрдүн бадыраң жегенин эч уккан эмесмин.

— Ооба, мен да уккан эмесмин. Бирок бул түлкү бадыраң жейт.

Ошол маалда түлкүнүн оозунан жип чыгып, ал качкан бойдан кетти.

Мен үйгө баратып, шаарга барбай эле койсом болмок экен деп ойладум. Шаар башчысы да мага ишенген жок.

Бирок түлкү бул окуядан кийин бадыранга келген жок.



6-июль



Ақылдуу чабан

Немец жомогу

Илгери өткөн заманда Каф тоосунан алыс жерде ақылдуу чабан жашаган экен. Ар бир суроонун жообун билгендиктен, атагы алыска угулат. Атактуу Жашыл дарыянын падышасына чейин ал тууралуу кабардар болот. Ал вазирлерин жана илимпоздорун топтоп, жаш чабандын ақылдуулугу тууралуу сурайт. Алар:

— Айтылгандар куру сөз болсо керек, эчтекени билбegen, билимсиз, дайыма койдун артынан ээрчиp жүргөн чабан кантип ақылдуу болсун, -дейт падышанын даанышмандары.

Падыша чабанды сарайына чакыртып:

— Сага үч суроо берем, баарынын жообун тапсан белек-бечек тартуулайм, -деп убада берет.

— Туура жооп бергенге аракет кылайын, -дейт чабан.

Сарай жымжырт болуп, учкан чымындын үнү угуда баштайт.

— Денизде канча тамчы суу бар?

— Эсептесе болот, бирок ал үчүн сиз денизге төккөн дарыялардын куймаларын токtotунуз, мен санап баштайын.

— Асмандағы жылдыздарды санап бере аласыңбы?

— Жарайт, бирок бир кагаз менен калем бергиле,-дейт.

Алып келер замат кагаздын бетине сан жеткис чекиттерди кооп:

— Муну даанышмандарыныз эсептесин, канча болсо жылдыздар да ошончо, -деп айткан экен.

— Чексиздик канча минутага барабар?

— Померания мамлекетинде бир тоо бар. Тоо жалан алмаз таштан турат. Ага жылда бир күш келип, түмшугу менен чокуп кетет. Күш чокуп отуруп тоону түтөткөндө чексиздиктин бир минутасы толо түшөт, -деп жооп берет.

— Азаматсың! Сен даанышмандарыман да ақылдуу экенсің. Мамлекетимдин жарымын сага тартуулайм, мұраскорум деп жарыялайм. Бүгүндөн баштап хандын сарайында жашайсың, мамлекетти чогуу башкарабыз, -деген экен.



7-июль



Карга менен бүркүт

Француз жомогу

Э зелтен карга бүркүттү көрө алчу эмес. Карганын ою боюнча бүркүттүн айбанаттар арасындағы кадыр-барқы көтөрмөлөнгөн. “Мен деле бүркүт сымал күшмун. Ал мага караганда бир аз чоң, канаттары олдоксон, тырмактары ийри, ушулар да артыкчылыкпыш?”. Бүркүттүн тамак табуудагы чебердин, олжосуна жетүүдөгү чагылгандай тездигин, ал тургай козуну да көтөрүп кете турган балбандыгын көрө алчу эмес. Өзү болсо башкалардан калган калдыктарды жейт, бул анын ачуусун келтирчү. Карга бүркүт кылган ишти мен да кыла алам деп, анын артынан сая түшүп, байкоо жүргүзөт.

Бүркүттү туурап, таза этти алып келип башкалар да мени көрүшсүн дейт. Бардык айбанаттар мени карашат деп кыялданат. Бүркүт козуну ала турган болсо, мен койго аңчылык кылайын деп чечим чыгарат.

Бүркүттөй асманга көкөлөп бийиктейт. Алыстан койлордун бирин тандап турup, аны көздөй качырып сала берет. Тырмактарын окшуп окшуп, аны көтөрүп кетүүгө аракет кылат. Өзүнөн отуз эссе чон койду кантип көтөрө алсын? Атутүл, кой аны тоготуп да койбойт.

Карга койду таштап качууну ойлойт, бирок анын жүнүнө тырмактары оролушуп чыкпай калат. “Каак, каак” деп какылдаганда чабан келип карганы кармап, капаска салат.

Каргалар узун өмүрлүү болушат эмеспи. Ал карга дагы эле капаста “мен эмнеден жаңылдым?” - деп ойлонуп отурат дешет.



8-июль



Кеселиби же кеспейлиби?

Япон жомогу

Tокойго жакын бир айылда отунчу карыя жашаган экен. Ал бир күнү токойго дарак кескенге баратып, үндөрдү угуп калат:

– Кеселиби же кеспейлиби? Кеселиби же кеспейлиби?

Отунчу айланасына карап эч кимди көрө албайт. Дарактардын арасындағы үндөр бара-бара катуу чыга баштайт.

– Жетишиет, кесе турганыңды кес, кеспей турганыңды кеспе!

Муну айтып бүтөрү менен жогорудан алтын, баалуу таштар түшө баштайт. Алар күзгү жалбырактай төгүлөт. Отунчу үстүнө түшкөн алтындын оордугуна арандан зорго чыдайт. Баштыктарын чыгарып, алтындарды топтоп үйүнө карай бет алат. Үйгө барып алтындарын төгүп, кемпири экөө бири-бирин кубанычтуу карайт. Дал ошол чаекта кошунасы терезеден көрүп, угуп калат.

Кийинки күнү кошунасы да токойго барса, ар кандай үндөр чыга баштайт:

– Кеселиби же кеспейлиби? Кеселиби же кеспейлиби? Арам ойлуу кошуна:

– Кес, кес! Баарын кес, мен бул жердемин, -деп иет.

Чындал эле дарактардан бир нерселер түшө баштайт. Сүйүнгөн бойдон каптарга толтуруп үйүнө алып барат.

Бирок дарактардан түшкөн алтын жана баалуу таштар эмес, карагайдын тобурчактары экен. Очоктун жанына келип төгө калганда, от алоолонуп бардык мүлкү өргтөнүп кетет.

Көрсө, дарактар адамдардын ниетине карап кесилишет экен.





9-иуль

Табышмак катканды жактырган бийкеч

Норвегия жомогу

Түндүк мамлекеттердин биринде табышмак катканды жактырган бир кыз болгон экен. Бирок ал бийкеч сулуу болгону менен, ою бузук эле. Уйлонуу үчүн анын колун сурап келгендеге алгач табышмак каттырчу. Кимисинин табышмагынын жообун таппай калса, ошого турмушка чыгууну ойлойт. Эгер табышмактын жообун таап алса, анда ал жигитти өлүмгө тарттырат. Мындан улам бул мезгилге чейин келген токсон тогуз жигиттин башы альнган болот.

Кошуна мамлекеттин ханзадасы кыздын колун сурап баргысы келет. Апасы тоскоол болот. Бир күнү апасы ойлонуп бийкечтин билбegen табышмагы жок, анын колунда уулум өлгөндөн коро сарайда өлсүн деп, уулунун тамагына уу коштурат.

Ханзада тамакты ичпей жерге төгүп салат. Уу ушунчалык күчтүү болгондуктан, атынын бутуна төгүлөөр замат аты өлөт. Ал аттын этин жеген эки карга да өлөт. Эки карганы салдырып, желдетин алып сапарга чыгат.

Карангыда баратып жалтыраган жарыкты көрүшөт. Көрсө, ал хайдуттар курган лагерь экен. Каргаларды аларга бергенде жеп алышип өлүшөт. Жанындағы желдети:

— Мырзам, кандай табышмак катууну таптым. Бир өлүмдөн эки, экиден он эки өлүм. Бул эмне? -деп сурайлы дейт.

Бийкечке барып табышмакты айтканда, жандырмагын табуу үчүн үч күн суралып, ойлонуп жатып, эч бир жооп айта албайт. Акыры бийкеч:

— Мени жендин. Сага турмушка чыгууга макулмун,-дейт.

— Жок, мен сага үйлөнөйүн деген ниетим жок. Мен токсон тогуз жигиттин атынан оч алууга гана келдим,-дейт.

Бул табышмакты ойлон тапкан дагы мен эмес, желдетим. Кааласаң ага турмушка чык, -дейт.

Бийкечтин ачуусу келет. Алар андан ары жолун улаган экен.



10-июль



Ақылдуу Мадрид

Италия жомогу

Илгери Франциянын борбору Париже жашаган италиялык менен испаниялык жигит дос болгон экен. Экөөнүн аттары абдан узун болгон-дуктан италиялыкка Рим, испаниялыкка Мадрид деп ат коюп алыштырып.

Мадридин картан ак боз аты, Римдин болсо кара тулпары бар экен. Бир күнү эки дос жатарга жер таптай, көчөдө түнөп калышат. От жагып жылынып, бир идиш таап күрүч бышырып жешет. Жатарга келгенде аттарга ким кароолчулук кыла тургандыгын талаша башташат. Мадрид:

– Менин атым ак боз ат, уйкудан ойгонуп карасам эле көрүнөт, -дейт.

Уйкусу келген Рим атын Мадридин атына алмаштырып жиберет. Мадрид макул болот. Рим эми уктайм деп атса:

– Менин атым карангыда көрүнбөйт, асманда ай дагы жок. Сеники ак боз ат, ууру келсе, сенин атынды корот,-деп башкача айтат.

Рим тулпарын кашаң атка алмаштырганы аз келгесин, таң аткыча уктабай чыгат. Мадридке кантип алданып калганына башы жетпей түнү бою ойлонгон экен.



11-июль



Карышкыр менен арык ит

Грек жомогу

Ач карышкыр жээрge эч нерсе таптай болуп журсо, алдынан арык ит чыгат. Ит ушунчалык арык эле, эки капиталындагы кабыргалары бири-бирине жабышып калгандай.

Карышкыр колуна тийген жандыктын арык семизине карай тургандай абалда эмес эле, итти качырып кирет. Ит:

– Токто, досум, арыктыгымды көрбөй турасынбы?

– Көрүп турам, бирок эмне кылайын? Курсагым ачка.



– Бүгүн эптеп курсагымды тойгузам деп эртенки сонун тамактан куру каласын, -дейт ит.

Карышкыр түшүнбөй токтоп калат.

– Биздин үйдө эртен той бар. Кожоюнумдун кызы күйөөгө чыгат. Тамак-аш жайнайт. Майлуу эттер, сөөктөр мага берилет. Оңолуп, толо түшөм, кабыргаларым көрүнбөй, жаны кийим кийгендей эле болом. Ошондо мени жесен, эки жума ток жүрөсүн.

– Эмне кылайын анда? -деп карышкыр иттен сурайт.

– Тойго катышып, жечүмдү жейин, андан соң экөөбүз жолугалы, анан билгениңди кыл, -дейт.

Карышкыр сүйүнүп кетет. Тыңшаса, үй тараантан бака-шака үндөр чыгып жаткан болот. Иттин көп тамак жеп семиргенин элестетип шилекей ага түшөт. Ошентип макулдашышат.

Эки күндең кийин карышкыр итке келип, чакырса:

– Келатам, жәнним тайганды да өзүм менен кошо ээрчитип алдым, -дегендө, карышкыр токойду карай качып жөнөйт.

Эки күн мурун итти жебегенине өкүнсө да, бул жолу өзү кутулганына сүйүнөт.



12-июль



От кантип табылган?

Африка жомогу

Oттун эмне экенин адамзат биле элек кезде бардык нерсе чийки бойдон желчү экен. Айылдын балдары уйларын оттотуп журуп зээригишип, ок, жаа жасап ойношот. Балдардын бири окту даракка сүртүп, ысытат. Ысыгын окту досторуна карай ыргытат.

Октун ысыгы кеткенде кайрадан даракка сүртсө, түтүн чыгат. Балдардын баары тегеренип карап турушат. Сүртүлүү абдан күчтүү болгондуктан, от пайды болуп, айланадагы кургак чөптөрдү күйүзүп иет.

Балдар абдан коркушат. Буга чейин көрбөгөн жылтыраган, ысык нерсе алоолонун баштайт. Табы ысыгын сайын чытыр-чытыр үн да чыгарып баштайт. Балдар карап жатып “vo-o-boo-boo” деп калышат, оттун аты “во-во” деп аталып

калат.

Айылдагы адамдар буга чейин мындаи нерсе көрбөгендүктөн, ким ойлоп тапты деп сурашат. Балдар окуяны башынан баштап ирети менен айтып беришет. От алоолонуп жыйылган чөпкө чейин жайыла баштайт. Бул алоолонгон оттон тамактарын арандан зорго куткарлып калышат. Бир аз кызырып калган тамактардын даамын татып көрүшүп, жактырышат.

Адамзат оттун жоо болгонунан сырткары, тамакты даамдуу кылууда зор ролу болгонун андашат. Атүгүл, кечинде жарык кыла тургандыгын да түшүнүп, колдонушат.



13-июль



Тенирлердин чатагы

Индус жомогу

Жолдуулуктун тенири Лакшми менен жакшылыктын тенири Багхия бири-биринин өзгөчөлүгүн сурал жаткан экен. Экөө тен адамдарга пайдасын айтып бутүрө албай жатышыптыр.

Акыры булардын мындаи абалына тенирлердин тенири Индра чыдабай кетип:

– Өзүнөрдү сынағыла, киминер кыйын экенсиснер? -деди.

Экөө барып кедей адамды тандашып, ага алгач жолдуулуктун тенири Лакшми алтындан кирпич карматып:

– Буга өзүнө үй, буюм, унаа ал, -деди.

Кедей абдан сүйүнүп, үйүне келип жубайы менен базарга чыгууну пландашат. Кошуналары байкап калып, түнү уктап жатышканда, алтынды уурдал кетишет.

Кедей эртен менен алтындын уурдалганын көрүп абдан ызаланат. Лакшми экинчисинде чоң алмаз ташты карматат. Кедей сүйүнүп келе жатып алмазды дарияга түшүрүп ийип, таппай калат.

– Эми кезек менде, -дейт жакшылык тенири. Ал кедейге:

– Адам, элге жакшылык кыл, кайтармы болот, -дейт.

Кедей үйүнө баратып, жакши көргөн досуна жолугуп калат. Чөнтөгүндөгү акыркы акчасына балык алып, досун тамакка чакырат. Үйгө кирип баратып кошунасын көрүп калат, аны да тамакка чакырат. Кечинде конок келерге аз кал-

ганды, тамак жасайын деп балыктын ичин жарса жоготкон алмазы чыгат. Сүйүнүп кетип:

— Алмаз ташымды таптым, эми жараткан мага алтынымды да таап берет, -деп кыйкырганда, кошунасы коркуп кетип, алтынды алыш чыгып берип, кечирим сурайт.

Кедей алтынын, алмаз ташын таап сүйүнүп, кийинки күнү жакшылык тениринин астында ийилип:

— Эң улуу тенир сенсин, бул дүйнөдө адамга жакшылык кылбаган жакшылык көрбйт, жолдуулуктан көп пайда келе бербейт, -деген экен.



14-июль



Элик менен таш бака

Индус жомогу

Илгери таш бакалардын буттары түз, тырмактары курч болгондуктан, тез жана түз басышчу экен. Эликтердин буттары иири болгондуктан бат чуркай албай арстандарга жем болушчу.

Бир күнү элик менен таш бака суу жээгинде жолугушуп калышат. Суусундуктарын кандырган соң, таш бака жактырган бут кийимин сууда жууп баштайт. Элик ага:

- Кандай сонун бут кийимин бар экен, кийип көрсөм болобу?-дейт.
- Болот, кийип көргөндө эле эскирип калбайт, -деп жооп берет таш бака каамырабай.

Элик анын бут кийимин кийип жатып, иири бут кийимин таш бакага берет.

Элик таш баканын бут кийимин кийип алгандан кийин, качып кетип калат. Таш бака алданганына такыр ишенбей, дала суунун жээгинде эликтى күтүп отурат имиш.





15-июль



Карыя менен небереси

Немец жомогу

Kарыя абдан карып, көзү көрбөй, кулагы укпай, буту жакшы баспай калган экен. Ал тургай колдору да кашыкты кармаганга каруусу жок. Келининин алып келген тамагы сакалына, дасторконго жарымы жерге төгүлчү экен.

Уулу менен келини карыяга ачууланышса да көтөрүшчү. Бир күнү келини:

– Сиз столдо тамактана албай калыптырысыз. Мындан кийин бакчада тамактанасыз, -дейт.

Ошол күндөн баштап сыйник табакка бакчада тамак бериле баштайт. Тамактын кебүн төгүп салат деп азайтып бере башташат. Тамактансып атканда үйдөн чыккан шат-кулкуну тыңшап, жалғыздығы жаңына батчу экен. Карыя бир күнү тамак салынган табакты сыйндырып алганда, келини ага жыгач табакты астына коюп:

– Мындан кийин ушул табакта тамак берем, муну ыргытсаң да сыйнбайт, -деди.

Бир күнү карыянын келини менен уулу тамактансып жаткан кезде төрт жаштагы баласы жыгачтарды тооптоң, бир нерсе жасоо менен алек эле. Ата-энеси эмне оюн ойноп жатканын аңдай албаган соң, баласынан сурашат:

– Уулум, эмне ойноп атасың?

– Силерге кийин тамак бергенге идиш жасап жатам. Тоокторго да ушундай табакта суу беребиз го, атүгүл чон атамдын табагы да ушундай, -деп жооп берет.

Жасаган иштерине аябай уялышып, атасынан кечирим сурашып, үйгө алып киришет. Ошол күндөн баштап карыянын төгүп-чачып жегени анчалық чон ма-селеге айланбай калган экен.





16-июль

Тұлқұ, таш бака жана чапкене

Кыргыз жомогу

Тұлқұ, таш бака, чапкене үчөө шерик болуп әгин экмей болушту. Тұлқұ жайлоого чыгуучу, таш бака әгин бағуучу, чапкене оруучу болду.

Тұлқұ аштық даяр болғондо жайлоодон түшүп келип: “Буларга әгиндин әмне кереги бар, әттеп алдап әгинди өзүме алайын” деп ойлоп: “Шериктер, мунун несисин болұп убара болобуз, жарышалы, ким бириңчи келсе, әгинди бүт алалық”, - деди. Тұлқұ аксакалдың сөзүн таш бака менен чапкене макул көрүшту.

“Чуркайлы” деп убадалашкан жерге барышты да, үчөө катар турушту. Ал арада чапкене тұлқүтө жабышып, кулагына чыгып алды. Чуркап жөнөшту.

Тұлқұ аштықтын жанына келип бир силкинді эле, чапкене түшүп, аштықтын так эле төбөсүне чыгып алды. Эми әгин меники го деп тұлқу аштықты касаса, анын үстүндө чапкене олтурат. Анын жүрөгү болк этип: “Качан келдин?” - деди. “Мен келгендегі бир далай болду, аштықтын үстүнө чыгып, сilerди қарап турбаймынбы?” - деп койду. Ошентип, байгени кичинекей болсо да, чапкене алып кеткен экен.



17-июль

Иштерман келин

Уйгар жомогу

Илгери отқон заманда тоолордун ары жагындағы белгисиз мамлекетте бир бай жашап, анын жалғыз уулу болғон экен. Уулу ақылсыз чыгат. Бир нерсе айтса, арандан зорго жасап, ақылы көп нерсеге жете берчү әмес. Уулун жакшы билген бай иштерман келин керек деп ойлонот. Андай кызды табуу оной әмес. Бир күнү бай уулун чакырып, колуна үч тыйын берип:

– Уулум, шаарға барып бул тыйынга өзүбүзгө тамак-аш, тоок менен уйга жем алып кел - деп, сыноо үчүн жиберет.

Базарга барып бааларын карап көрүп колундагы тыйынга өздөрүне гана тамак-ашка, же тоокко тарууга, же уйга жемге аран жеткидей экен. Көчөнүн ортосуна отуруп алыш ойлоно баштайт. Бир кыз анын ойлуу отурганын көрүп:

– Сен эмне, кылар ишин жокпу? Башыңды мыкчып отурганыңа караганда кеменди жоготтунбу, же койлорунду жоготтунбу? -дейт.

– Мен атам берген уч тыйынга өзүбүзгө тамак-аш, тоокторго таруу жана уйга жем алуум керек. Эмне кыларымды билбей отурам, -деп жооп берет.

– Ушул да кыйынбы, дарбыз ал акчана, ичин жейсинар. Данектерин тооктор, ал эми кабыктарын уй жайт. Атанын айтканындай болот.

Чоң дарбыз алыш үйнүн барганда, атасы көрөр замат аябай сүйүнот. Сураганда бир кыздын сунуштаганын айтат.

Кийинки күнү бай менин уулума ылайыктуу кыз экен деп шаарга түшүп кыздын атасына куда түшөт. Алардын макулдугун алыш, кырк күн кырк түн той кыльшат. Экөө абдан бактылуу жашап калышат. Балким, дале жашап жатышкан чыгаар.



18-июль



Таруу машактарынын учу эмнеге кызыл?

Япон жомогу

Илгери өткөн заманда кемпир-чал жашаган экен. Булар такыр балалуу болушпайт. Экөө жашоосун токойдогу дарактарды кыркуу, үй тиричилигин кылуу менен өткөрүшүптур.

Бир күнү кемпир суунун жээгинде кир жууп жатып, агып бараткан дарбызды көрүп калат. Үйүнө алыш барып так ортосунан бөлүп, чалын күтүп жатса, дарбыздын ортосунан бир кичинекей кыз чыгат. Экөө мууну бизге жараткан жиберди деп сүйүнүп, багып алышат. Кыз бара-бара супсулуу болуп чоноёт.

Бир күнү майрамда кызын да көчөгө алыш чыгуу учун камынышат. Салт боюнча кызды арабага салып чыгарышчу. Кемпир-чал кызын үйгө калтырып, эшикти эч кимгө ачпагын деген көрсөтмө берип, базардан араба киреге алуу учун жөнөштөт.

Алар кетер замат үйгө жаман ойлуу Аманояку келет.

– Сага бир нерсе айтайын дедим эле, эшикти бир аз ач, -дейт. Ачаар замат үйгө кирип, кызды бакчага алыш чыгып кийимдерин чечип, өзү кыздын кейпин

кийип алат.

Кемпир-чал кыз кейпиндеги Аманоякуну алыш арабага отургузуп, жолго чыгышат. Чыгар замат кызынын кыйкырганын угуп калат. Арабада отурган кызы эмес экенин түшүнүп, үйүнө чуркап барып орогун алыш келет. Талаа эгиндеринин жанынан етүп баратышып Аманоякуну орок менен чапканда, анын каны таруу талаасына чачырайт. Ошол күндөн бери таруу машактарынын учу кызыл болуп калган экен.



19-июль



ТӨӨ КАНТИП ТҮРҮ СУУК БОЛУП КАЛДЫ?

Түркмөн жомогу

Илгери откөн заманда төө эң сулуу жаныбарлардын катарына кирчү. Анын сонун күйругу жана көркүү, калың мүйүзү бар болчу. Бир күнү ал дарыядан суу ичкени келип, марал менен жолугуп калды.

– Биз тойго барагабыз - деп, ат күйругун, марал мүйүзүн сурап алды. Төө экөөнө төң макул болуп, мүйүзү менен күйругун берип койду. Ат менен марал качып кетишти. Төө күн батканга чейин дарыянын жээгинде экөөнү күттү. Экөө төң келген жок.

Марал тайгага биротоло жер которуп кетип калды. Ошентип мүйүзү маралда калды. Ал эми ат болсо төөнүн күйругун тагып жүргөндүктөн, аны көргөн сайын жанына жолобой качып кетчү болуптур. Ошол убакыттан бери төө түрү суук жана ачуусу чукул жандык болуп калыптыр.





20-июль



Аксал абышка менен хандын вазири

Казак жомогу

Илгери откон заманда Аксал деген карыя жашау экен. Ал хандын вазири менен кошуна турчу. Бул вазир адамдарды шылдыңдаганды жакшы көрчү. Ўйунө келген ар бир адамга вазир табышмак катып, ким табышмактардын жандырмагын туура эмес тапса, аны камчы менен жазалачу.

– Ким табышмактын жандырмагын туура тапса, ал адам мени камчы менен сабайт деп, мыйыгынаң күлчү экен. Бирок эч ким табышмактардын жандырмагын таба алчу эмес. Келген адам таяк жеп кетчү. Аксал абышка абдан ақылдуу карыя. Бир күнү таяк жеген адамдарга боор ооруп, вазирдин үйүнө барат:

– Абышка, сен менин зрежелеримди билбейсизби? Мен үйүмө келген ар бир адамга табышмак катам, жообун тапса, мени камчы менен сабайт, таппаса, мен аны сабайм.

– Мен сени угуп жатам. Суроолоруна жооп бериш үчүн даярмын, -деди Аксал.

– Ошончолук кайраттуусунбү? Тиги тоону көрүп жатасынбы? Анын чокусунда ак атчан бар. Барып ал атчандан кайсы жерден жана качан келгенин, кайсы жерге жана качан кетерин сура, -деди вазир.

– Болуптур, баарын билип беремин,-деди абышка.

Андан соң ал тоого барды. Бирок ал тоодо эч ким жок болчу. Абышка кайра вазирдин үйүнө келди. Вазирдин үйүнүн жанында эл чогулду, алар иш эмне менен бүтөрүн сабырдуулук менен күтүп жатышты. Вазир колуна камчы карман үйүнөн чыкты да абышкага:

– Ии, билип келдинбি?

– Ооба, билип келдим.

– Ал сага айтып бердиби?

– Ооба, мага баарын айтып берди. Вазир коркуп кетип, сурады:

– Аナン эмне деп айтты?

– Ак атчан күздө жогорку жактан келгенин жана жазында асманга учуп кетерин айтты.

Баары анын жандырмагын түшүнүштү. Вазирге жакындалап башташты. Вазир

үйүнө качты, бирок адамдар аны карман алышты. Абышка камчыны алыш вазирди сабады. Ошону менен бардык кембагалдар үчүн өч алды.

Ушул окуядан баштап вазир табышмак катканын токтотту.



21-июль



Алгач ким сүйлөдү?

Япон жомогу

Илгери өткөн заманда эч кимге жамандыгы жок, жакшы ниеттүү төрт кечил бир үнкүрдө жашашчы. Алар эч кимге зыян алыш келбей, адамзатка жардам берүү максатында үнкүргө келип жашап калышат. Үнкүр адамзаттын буту баспаган, күш учпаган, кербен өтпөгөн жерде экен.

Бир адам аларга күнүтө суу, тамак-аш алыш келип, үнкүрдү тазалап кетип турчу.

Бир күнү төрт кечил бири-бири менен сүйлөшпөстөн, адамзатка кандай пайда алыш келе алабыз деп ойлонушат. Үч күн сүйлөшпөй отурушуп, эң кенже кечил:

– Эй, тууган, каранты кирди, чыракты күйгүзүү кезеги сага келди, -дейт. Анда экинчиси:

– Карабы, эрежени буздун, эми кайрадан башташи керек, -дейт.

Үчүнчүсү болсо:

– Эмне мынча сүйлөөксүңөр. Оозуңарды жапкыла! -деп аларды тыят. Анда эң улусуу:

– Менден ернөк алсанар боло. Мен эч сүйлөгөн жокмун, -деген экен.



22-июль



Түлкү менен кийиктин келишиими

Чех жомогу

Түлкү токойдо баратып, кийикке жолугат. Кийик астынан чыккан жандыкты көрүп, тайган го деп чочуп кетет. Анын эң корккон душманы тайган эле.

– Ой, түлкү досум, сени тайган деп чочуп кетпедимби. Анда түлкү:

— Сен менден коркпой эле кой, а тұтұл, тайғандан да коркпо. Бойлуу, сала-баттуу жаныбарсын. Буттарың да суктанаарлык. Тайғанды алдагы мүйүзүң менен бир сұзсөн, кабыргасы кайышып, үйүнө жеткенде араң дем албайбы, -дейт. Анда кийик:

— Мени тайғандарга айбат көрсөт деген тұрасыңбы? -дейт. Анда тұлқү:

— Сен тайғандарды эле эмес, аңчыны да жеңе аласың. Аны бир чапчысаң, колундагы мылтық ырып кетет, -деп акыл үйрөтөт.

— Чынын айтсам, бул мезгилге чейин ит менен аңчыны далай көрдүм, араңдан зорго качып күтүлуп журом, -дейт кийик. Тұлқү:

— Сен келесоосун! Жараткан берген мүмкүнчүлігүндү колдонбайсун.

Анда кийик:

— Досум, сен акылдуусун, мен күчтүүмүн! Кел экөөбүз биригип, ит менен аңчынын сазайын колуна берели,- дейт. Тұлқү:

— Анда аңчылар корккондорунан мергенчиликке чыкканды токтотушат,- деп киялданып калат.

Ошол маалда тайғандардың үргөнү угулат. Кийик убадалашкандай айбат бергенге даярданып калат. Аңгыча сөзмөр тұлқү артын карабай качып жеңейт. Аны байқаган кийик тұлқунүн сөзгө кыйын болгону менен иш жүзүндө коркок экениндигине көзү жетип, өзү да токойду карай качып жеңөгөн экен.



23-июль



Кызыл шапкечен бакалар

Польша жомогу

Жашыл талаалардын биринде еки кичинекей бака жашай турған. Экөө тәң жашыл тұсту жактырышчу эмес. “Токой, чеп, суу, ал тур-гай, өзүбүздүн койнектөрүбүз да жашыл болсо, анан кантит жакши көрөбүз”, -дешет алар. Бул жашыл койнөгүмдү абдан жаман көрөм,- деп улуусу кеп кылса, -мен дагы, бирок арға канча башка койнөгүм жок, -деп кичүүсү аны улайт.

Бир күнү еки бир тууган ойлонуп отуруп, бир той уюштуралы да, кызыл койнокчондөрдүн бардығын чакыралы деген чечимге келишет. Экөө мындаидай идея тапкандарына аябай сүйүнүшет.



Өздөрү даярдаган кулактандырууну токойдун бардык жерине илишет. Улгай-ган бакыракай көз бакага алардын бул кылганы такыр жакпайт.

— Койсонор болбойбу, балдарым. Убаракерчилик тартпагыла, -дейт ал. Бирок элирип алган балдары аны уккулары жок.

Той күнү бириңчи тонкулдак, анын артынан айланкөчөктүн үй-бүлөсү келет. Көгүчкөн бир туугандары менен келсе, алардан кийин бал аарылары келип калышат. Той ойдогудай уланып атканда илегилек келет.

— Менин да буттарым кызыл, силерге кошуулуп, даам татып, шаан-шөкөткө катышкым келди, -дейт. Бакалар илегилекти көрөөр замат коркундуктан сууга секирип киришет да, кайра чыгышпайт. Той ошону менен токтойт.

Бакалар кызыл түсө кызыгуусун улантып, кызыл түстөгү шапке тиге баштасшат. Шапкелери кыпкызыл жана кооз болгондугу үчүн алыстан көрүнүп турат. Илегилек суудагы кызыл түстү алыстан байкап, жетип келет. Бакалар жан соогалап онго-солго качып жөнөштөт. Алардын ичинен кутула албай калгандар да болот. Кария бака:

— Кызыл шапкелеринди башынардан чыгаргыла. Илегилекти чакырган силердин шапкенер, -деп кыйкырат.

Бала бакалар жашыл түс алардын негизги коргоочусу экендигин ошондо түшүнүшүп, кызыл түсө кызыкканын токтолушуптур.



24-июль



Адамдар жыландарды эмнеге жек көрөт?

Австрия жомогу

Aсмандағы ай адамдар түнү уктаган кезде жерге түшүп жакшы көргөн жандығы жыландар менен ойночу. Жыландардын ичинен эң жакын достору кара жылан, кара чаар жылан жана кобра экен. Булар эң уултуу жыландар. Бир күнү ай асмандан жерди карап турса, ден уруусунан он эки желдет суудан өтүп бараган болот. Жыландар ошол маалда суунун аркы ойүзүнөн етө албай жаткан экен. Ай:

— Ээй, желдеттер, менин жыландарымды аркы ойүзгө өткөрүп койсонор, силердин каалаганыңарды аткарам, -дейт. Желдеттер:

— Ай, сен кантип бизден мындай нерсени суранасың. Булар уултуу, аркы ойүз-

гө откөрүп жатканда бизди чагып алышат.

— Алар сilerди чагышпайт. Сilerди өлүмсүз кылам, кайрадан тирилтем, -дейт.

— Улуу ай, биз бул айтканынды кыла албайбыз,- деп желдеттер айдын тилин укпай кетип калышат.

Ай өзү түшүп, жыландарын аркы ойүзгө откөрүп, анан адамдардын жанына келип:

— Силер колунардан келе турган ишти жасабадынар. Мен да сilerге жакшылык кыла албайм. Силер жашаган жерлерде жыландар да сilerдин жүргөгүнөрдүн ушун алып коркутушат.

Ошол күндөн бери ай жерге такыр түшкөн эмес экен. Жыландар болсо адамдар жашаган жерлерде жашап, алардын жек көргөн жандыгына айланган имиш.



25-июль



Мажүрүм талдагы уста

Венгр жомогу

Yйүбүздүн жанында мажүрүм тал бар эле. Ал үйге жакын болгондуктан, терезеден колумду созуп, бутактарын кармай алчумун. Күнүтө даракты карап, кызыктуу нерселерге күбө болор элем.

Бир күнү мажүрүм талдын жалбырагынан жибек курту көрдүм. Ал онго-солго бурулат, кээде башын көтөрүп “бул дарактын ээси менмин” дегендей түр керсөтет. Жибек курту суюктук чыгарып, жалбыракты үстүнөн байлады. Жалбырактын бир тиягына, бир биягына өтүп тиктеп коет, дасыккан устадай көрүнёт.

Барып карасам, жалбырактын ортосунан тешкен экен, таң калдым, өзү баскан жерди эмнеге тешти деп ойлодум. Жибек курту ал жалбырактан экинчи жалбыракка түшүп, аны да тешти. Андан кийинки жалбыракка өтүп, аны да тешкенде, соргок экен деген тыянакка келдим.

Бир - эки күндүн инчиде жибек курт абдан чоңойду, жашыл кийим кийинди. Эки жалбыракты бириктирип, өзү чыгарган жип менен байлады. Андан кийин арасына кирип, бир нерсени күткөндөй отуруп калды. Эмнени күтүп жатканын түшүнбөдүм.

Күндөр өтө берди. Бир күнү үстүнө жууркан камдап алганын байкадым. Дагы бир нече күндөн кийин жибек курту таппай калдым. Анын ордуна башка жибек курту пайда болуп калыптыр. Ал кичинекей тыбылтай көрүнду. Аны болменүн ичине алып келип койдум. Үч күндөн кийин карасам, андан көпөлөк пайда болуп, учууга аракет кылып жатыптыр. Ошентип көпөлөк тууралуу үйрөндүм.



26-июль



Бакчасын бейиштей кылган багбан тууралуу жомок

Уйгур жомогу

Бир багбан бакчасына түркүн-түркүн гүллөрдү, чөптөрдү отургузуп, адам караганда суктана тургандай кылат. Бул бакчанын эң кооз жери гүлдөр болгон жер экен. Ар түрдүү гүллөр ачылып, жыпар жыттар абага анкып турчу.

Багбан естурғон гүллөрүн тиктеп, кыялданып отуруп, булбулду көрүп калат. Булбул бир гүлгө конуп сайрап, кээде ал гүлдү чокуп коёт имиши. Багбан ага ачууланып, бир ууч буудай менен энгеп алдап булбулду кармап алат да, капаска салат. Булбул сайрап жатып, адамча сүйлөй башттайт.

– Эмнеге мени капаска салдың, эмнеге мага азап чектирип жатасың? Менин сайрагандан башка жамандыгым жок. Менин уям да бул бакчанын ичинде. Бул экөөбүздүн бакчабыз болушу керек. Бир бакчада отурган достор бололуу, -дейт булбул. Эгер сага каршы бир туура эмес иш кылсам айт! Катамды ондоюн.

– Демек, сен эмне ката кетиргениңди билбейсин. Ачылып турган гүлүмдү чокудун.

– Сен бир гүлүң үчүн ушунча мени кыйнап жатасың. Мендей сезимтал жандыкты ушунчалык кыйнагандын жазасы эмне болушу мүмкүн?

– Булбул туура айтат – деп, багбан капастан чыгарат.

– Сен мага жакшылык кылдың, мен да сага жакшылык кылайын. Сен турган дарактын түбүн казсан, бир сандык алтын бар, казып ал! -дейт.

Багбан казса, чындан эле бир сандык алтын чыгат. Булбулдун мынчалык маалыматтуу экенине багбан таң калат. Булбулга карап:

— Досум, топурактын астындагы нерселерди да баамдайт экенсин, бирок сени оной эле бир ууч будайга карман алганым таң калам, -дейт.

Булбул:

— Кээде эн маалыматтуу адам да кичинекей нерсени байкабай калышы мүмкүн,- деген экен.



27-июль



Сулуу кыз менен падыша

Япон жомогу

Илгери өткөн заманда Осунарадагы Фудзияманын этектеринде бамбук камышын кыйып, базарга сатып күн көргөн бир кедей үй-булө жашачу. Бир күнү камыш чогултуп жатып, бир кыз таап алышат. Ал кыз күлгөндө, айланага кадимкидей нур чачырайт экен. Кемпир-чал абдан сүйүнүп аны бағып алышат.

Кыз чоңойгон сайын сулуулугу артат. Бул сулуу кыз тууралуу аныз кеп падышага да жетет. Жан-жөөкөрлөрүн аны алып келүүгө жиберет.

Алар болжонгон үйгө барышса, чырактын ордуна үйдүн ичин кыздын нуру жарык кылып турганын байкашат.

Кыз аларга макул болбой барбай коёт. Бир күнү падыша өзү келет. Бирок ал келгенге чейин ата-энесине кайрылып:

— Силер мага мээриминерди төктүнөр, бирок мен кетишими керек, менин жашаган жерим Фудзияманын эн чокусунда, -дейт.

Ата-энеси кетүүсүн каалабайт. Бирок кыз ыраазычылык билдирип, көздөн кайым болот.

Падыша кыздын кайда кеткенин билген соң, Фудзияманын чокусуна бет алат. Ага жеткен кезде кыз астынан чыгып:

— Мени менен биргө болгунү келсе, артымдан ээрчи, -дейт. Бир маалда экоо тен көздөн кайым болушат, андан кийин алар эч кимге көрүнүшпөптүр.



28-июль



Чатыр-Көл

Кыргыз жомогу

Aк-Сай жайлосунда Чатыр-Көл деген эң сулуу көл бар. Чатыр-Көл жер үстүндө жок эң кооз жана тунук көл. Анын суусу да ичимдүү, даамы да жакшы. Тоого чыгып карасан, тикken чатырдай болуп көрүнгөндүктөн, Чатыр-Көл аталса керек. Дүйнө жүзүндө канча түрдүү күш болсо, ошонун баары жайында ушул көлгө конот. Ошол көл жөнүндө мындай уламыш бар.

Илгери бир жолоочу Кытайга баратып, ушул көлгө туш болот. Кыши мезгили болгондуктан, көлдүн үстү тонуп калыптыр. Ал киши жолду кыскартту ниети менен, эшекчен муздун үстү менен өтүп кете берет. Ангыча орто жерине барып калганда муз жарылып, эшеги көлгө түшүп кетет. Жолоочу өзү эпте аман калат.

Арадан эки-үч жыл өтүп, баягы киши Ысык-Көлгө келет. Көлдү бойлоп баратса, бир аксакал карыя көлдүн жээгинен эшектин чомун таап алып, аны карат отурган болот. Жанагы өтүп бара жаткан жолоочу өзүнүн эшегинин чомун тааный коюп:

— Аксакал, алдагы менин эшегимдин чому экен. Мен мууну мурдагы жылы Чатыр-Көлдөн жоготком. Эшегим кышында сууга түшүп кетти эле. Мууну кайдан алдыныз? -деп сурайт.

— Сен жинди болгон немесин го. Чатыр-Көлдө чомун билүү Ысык-Көлгө келип калгыдай канаты бар беле? -деп чунандап уруша кетет.

— Ишенбессиз, оң жаккы тигишин сөгүп көрүнүз. Эки жамбы алтын чыкса менини, -дейт жолоочу киши.

Аксакал карыя менен жолоочу эшектин чомунун оң жаккы тигишин сөгүп көрүшсө, чын эле эки жамбы алтын чыгат. Жолоочунун сөзүнө ишенген аксакал кандайча болгонун сурайт. Жолоочу кантип Чатыр-Көлгө барганын, эшеги чогүп кеткенин айтып берет. Жакасын карманган экөө:

— Ой, тобоо, Чатыр-Көл менен Ысык-Көлдүн байланышы бар турбайбы. Ортосунда кошуулуп турган агымы аркылуу эшектин чому Ысык-Көлдөн чыккан тура, -дешип таң калышат.

Мунун канчалык чындыгы бар экенин ким билет, бирок бул уламышка карап, чын эле экөөнүн ортосунда байланышы бардыр деген ойго келесин.



29-июль



Жапайы каздар эмнеге бир катар болуп учушат?

Литва жомогу

Бир айылда көл жээгине буурчак эгишет. Түшүм жакшы болуп, калк токчулукта жашачу экен.

Дыйкан бир күнү талаага келсе, белгисиз бирөөлөр талааны таптап, тебелеп кеткен болот. Издер кимдикى экени белгисиз. Аны билүү үчүн дыйкан кечинде сазга жашынып күтүп отурат. Карапты кирери менен жапайы каздар учуп келишет. Алар эгинди тебелеп-тепсеп, курсактарын тойгузушат. Дыйкан:

— Эмне кылсам? -деп бир саамга ойлонот. Таш менен соксом бирөөнө гана тиет. Калганы учуп кетет. Таак менен куугандан пайда жок. Ошентип аларды ал күнү жайына коёт.

Эртеси күнү бакчасына бир шише ичимдик менен бир чойчөк бал алыш келет. Буурчактарды бир жерге топтол туруп, бал менен ичимдик аралаштырып сээп чыгат.

Кеч киргенде жапайы каздар кайра учуп келишет. Алар топтолгон буурчакты чукуп жешет. Бир маалда баштары айланып, ар кайсы жерге жыгылып калышат.

Дыйкан ар биринин бутунан жип менен байлап чыгат да, бир учун өзүнүн бутуна байлап алат. Каздарды союу үчүн бычагын издейт. Ал бычагын таппай аткан мезгилде каздар соолуга түшүшөт. Баарысы бирдей талпынып, учуп жөнөшөт. Өздөрү менен кошо дыйканды да асманга көтөрүшөт. Токойлордун, көлдөрдүн үстүнөн өтүшөт. Дыйкан коркуп секиргенге ынгайлуу жер издей баштайт. Бир маалда саман жыйылган жерге келгенде секирип түшөт.

Оордуктан кутулган жапайы каздар дагы бийиктешет. Бирок буттары бирине байлануу болгондуктан ошол күндөн бери катар-катар тизилип учуп калышыптыр.

● ● ●
30-июль
● ● ●

Мактанчаақ ат жана чарчаңкы эшек

Грек жомогу

Дыйкан жыйнаган мөмө - жемиштерин борбордогу базар ачылган күнү ат менен эшегине жуктөп алыш барып сатчу экен. Дыйкан атын аяган-дыктан, жүктүн көбүн эшекке артчу. Эшектин бели ийилип базарга аран жетчүү. Ат эшектин жүгүн белүшмөк тургай, аны тенине да алчу эмес. “Эшектер жүк ташуу үчүн жаратылган. А мен болсо жарыштарга катышам, коюонумду үй-бүлөсү менен зарыл жерлерге алыш барам. Кожоон мени менен сыймыктанат. Эшекти мактап, эшеги менен сыймыктанган адам көрдүн беле? Эшек жүк ташыгыч, а мен болсо тулпармын”, -дейт ал мурдун көтөрүп.

Бир күнү базарга жүк ташып бараткан эшек абдан чарчап, дарманы кетет. Атка:

– Досум, калыстык кыл, жүгүмдүн жарымын көтөр. Көрүп турасын, абдан чарчадым, -деп жалбарат.

– Болбойт, дайыма ташып жүргөн жүгүндү өзүн көтөр, -деп жооп берет ат.

Эшек айласыз жолун улайт. Бир маалда тайып жыгылат да, ошол бойдон турбайт. Кожоон аргасыздыктан жүктүн баарын атка артат. Жүк аз келгенсип, эшектин терисин да кошо артат.

Ат болгон жүктү жалгыз ташып баратып:

– Эшекке жардам бергенимде мынчалык оор жүк үстүмө артылбайт эле, -деп кейийт.

Ошол күндөн баштап дыйкандын мөмө-жемиштерин базарга алыш баруу милдети аттын моюнуна жүктөлгөн экен.



31-июль



Илегилек менен анын окуучулары

Орус жомогу

О кумуштуу илегилек токойдо мектеп ачмакчы болот. Айтканындай кичинекең жандыктарды чогултуп мектеп ачат. Алар парталардан орун алышып, талапчыл мугалимин карап отурушат. Илегилек борду алыш, тактага сөз жазат.

– Эми, келгиле, бул кыска сөздү муун менен окуганды үйрөнөбүз. Менин артымдан кайталагыла: А-па.... Баары оозуна суу толтуруп алгандай унчукпай отуруп калышат. Илегилек козуну тургузуп:

– Кана, сен айтчы.... Козу канчалык аракет кылбасын “Ме-ме” деп башка үн чыкпайт. Илегилек андан кийин улакка барат. Улак “Бе-бе” -деп үн салат.

Илегилек көз айнегин түздөп, бир аз коркуп отурган күчүктү тургузат:

– Кана, сен айтчы! Күчүк оозун ачып: “Вав вав”! -деп үрүп кирет. Мугалимдин кабагы бүркөлө түшөт:

– Э-э сенден да эчтеке чыкпайт, эч кимиңдики туура эмес!

Кезек балапанга жетет. Балапан: “Чыйип чыйип” деп чыйылдап кирет.

Таранчы “Чирик-чирик”!

Музоо “М-муу”!

Каздын балапаны “Га-га-га”!

Мышыктын баласы “Мяу”!

Чочконун баласы “Хрю-хрю”!

Окумуштуу илегилек башын тырмап, бир аз ойлоно түшөт да, бардыгына беш деген баа коёт. Анткени алардын бардыгы “Апа” деген сөздү туура айтышты. Бирок ар ким өз тилинде айтты.



Август



Август

- 1-август. Коён менен таш баканын жарышы. Немец жомогу.
- 2-август. Үч пайдалуу кенеш. Кытай жомогу.
- 3-август. Кимибиз улуубуз? Кыргыз жомогу.
- 4-август. Суусаган козу менен карышкыр. Италия жомогу.
- 5-август. Урушчаак достор. Поляк жомогу.
- 6-август. Тартиптүү улак. Венгр жомогу.
- 7-август. Түлкү менен мышык. Немец жомогу.
- 8-август. Кедей менен коён. Орус жомогу.
- 9-август. Ақылдуу дыйкан казды кантип бөлүштүрдү? Норвегия жомогу.
- 10-август. Кекиликтин эти эмнеге даамдуу? Япон жомогу.
- 11-август. Маймыл менен леопард. Африка жомогу.
- 12-август. Сыйкырдуу табак. Азия жомогу.
- 13-август. Үкү күндүзү эмне үчүн токойго жашынат? Япон жомогу.
- 14-август. Сүймөнчүктүү ит жана эшек. Венгр жомогу.
- 15-август. Тузакка түшкөн түлкү. Монгол жомогу.
- 16-август. Жыгачтан жасалган аял. Уйгар жомогу.
- 17-август. Түлкү менен илегилек. Француз жомогу.
- 18-август. Кыргый менен үкү. Кыргыз жомогу.
- 19-август. Короз менен күкүк. Венгр жомогу.
- 20-август. Ат менен камандын чыры. Грек жомогу.
- 21-август. Мураскор бака. Немец жомогу.
- 22-август. Кичинекей чабалекей учканды үйрөндү. Грузин жомогу.
- 23-август. Түлкү менен кене. Кыргыз жомогу.
- 24-август. Өгөй эненин жакшылыгы. Швед жомогу.
- 25-август. Форелдин кызганычы. Немец жомогу.
- 26-август. Тумардуу дөө. Норвегия жомогу.
- 27-август. Бакчанын эргежели менен кызыл алма. Польша жомогу.
- 28-август. Илегилек менен сүлүк. Француз жомогу.
- 29-август. Карыянын насааттары. Литва жомогу.
- 30-август. Сегизинчи небере. Япон жомогу.
- 31-август. Сыйкырдуу флейта. Фин жомогу.



1-август



Коён менен таш баканын жарышы

Немец жомогу

Эң катуу чуркаган коён экенин билебиз. Эн жай кыймылдаган жаныбар болсо таш бака. Бирок таш бака бир күнү коёндон ашып кетиптири. Ал окуя мындайча болуптур.

Таш бака бир күнү коёнго келип:

– Мен сенден ашып кетем, -дейт.

Коён уккан кулактарына ишенбейт. Таш баканы жаңылыши угуп алдым го деп ойлойт. Анын чын эле ошентип айткандыгына көзү жеткендөн кийин боору эзилгиче каткырып күлөт.

– Сен келесоо болгонсун го? Менден кантит ашасын?

Таш бака:

– Корксон, корком, -деп айткының. Коркпосон, кел, жарышалы, -дейт.

Коён макул болуп, жарыша турган жерди белгилешет. Жарыштын баштала турган жери менен бүткөн жерине калыс катары жаныбарларды коюшат. Кирпини башкы калыс кылып шайлашат.

Экөө “стартка” турушуп, кирпи: “баштагыла!” деген белгини берет.

Таш бака болгон күчү менен тайранцап, чуркап жөнөйт. Коён болсо ордунаң козголбойт.

– Сен чуркай бер, мен сага эки секирип эле жетем, -деп мыйыгынан күлүп көйт.

Коён таш бака узаганча курсакты тойгузуп алайын деп чечет. Бир маалда таш баканы караса анча узабаптыр. Коён:

– Мен азыр чуркасам, таш бакадан уч saat мурун жетип барам. Андан көрө бир аз уктап алайын, -деп жатып алат.

Ойгонуп айланасын карайт, өзү кайсы жерде экенин алгач түшүнө албайт. Эсине келип таш бакага көз салса, марага жестейин деп калган экен.

Коён болгон күчү менен чуркайт, бирок таш бакага жете албайт. Марага таш бака биринчи келет.

Таш бака:

– Көрдүнбү? Ар айтылган сөздүн баары ишке аша бербейт. Менсингүүнүн



аяты жакшы болбайт.

Бирөнүү кемсингүү жанылыш экендигин түшүнгөн коён уялганынаң башка жерге көчүп кетиптири.



2-август



ҮЧ ПАЙДАЛУУ КЕНЕШ

Кытай жомогу

Кытай кыштактарының биринде жашаган кедей адам акча табуу үчүн сапарга чыгат. Барган мамлекетинде жылдар бою иштейт, акча чогулат. Кайта турган мезгили келгенде ошол жердин кадырлуу адамына барып, кенеш сурайт. Ал адам: “Сага үч кенеш берем. Эгер аларды аткарасан, азантан кутуласың. Алар: биринчиден, көпчүлүк топтолгон жерден алыс бол. Экинчиiden: жапыз ескөн бактардын дагы пайдалуу экендигин унуппа. Үчүнчүсү: ачууланган зыянга учурайт, бул сөздү дайыма көнүлүнө түй”, -дейт.

Ошентип, адам мекенине жол тартат. Жолдон адамдар чогулуп турганын көрөт. Баары жердин жаракасын кызыгып карап турушуптур. Кызыгып баргысы келет, бирок биринчи кенеш эсine түшөт. Бир маалда баягы жердегилер жара-кага түшүп кетишет. “Биринчи кенеш иншке жарады”, -деп ойлон көёт.

Дагы бир күнү, катуу шамалга туш болот. Бийик чынар теректин далдоосуна калкаланайын, -деп ойлон аткан маалда экинчи кенеш эсine түшөт. Анын жа-нындагы кичинекей мажүрүм талдын түбүнө барып отурат. Бир аздан кийин чынар даракка чагылган түшөт. Адам абдан коркот, бирок аман калганы үчүн сүйүнот. Экинчи кенеш сактап калды деген тыянак чыгарат. Акыры үйүнө ба-рат. Кеч кирип калган. Терезеден аялын, балдарын көрүп абдан толкунданат. Жакшилап караса, аялы башы таз адам менен отурган болот. Демек, аялым мени күтпостон, башка бирөө менен жашап аткан экен деген ойго келет. Кирип, экоону тен сабагысы келет, бирок үчүнчү кенешти эстейт. “Ачууланган зыянга учурайт”. Акырын эшикти ачып бөлмөгө кирсе, аялы тура калып, сүйүнгөнүн ыйлап жиберет. Корсо, таз баштүү адам өзүнүн апасы экен. Буддисттин кийимин кийип алып, кайыр сурап чыккан аткан экен. Кедей акылмандын айткан кенештерин так аткарып, кырсыктардан кутулганына абдан сүйүнот. Өз үй-бүлосу менен бактылуу омүр сүрүп, жашап калган экен.



3-август



Кимибиз улуубуз?

Кыргыз жомогу

А деп жер каймактап калган кезде сөзгө чечен адам болгон экен. Ал сөздөн такыр женилбептири. Бир күнү шайтандын атасы Малкум менен айтышып, аны да женип мөөрөй алат. Ал мындай болгон эле. “Ким улуу экенин айтышалы. Ким улуу болсо, ошол жаңылыкты көп билет. Уламаны көп угат” – дешет. Мына ошентип мелдеш чогулган элдин көзүнчө башталат.

– Сөз кезегин сен алгын, чеченим, – дейт шайтандын атасы.

– Болуптур, – деп, чечен сөз тизгинин алып кеп баштайт.

– Башканын баарын айтып баш оорутуп не кылалы, жер каймактаган кезде жети жашар бала экемин – деп, элди карады.

Анда эл:

– Оо, бул улуу турбайбы, мунун алдына киши чыкпайт! -деп сөзгө алып, дуулдап калышат.

Эмки кезек Малкумдуку деп, эл чыдамсыздык менен күтүп турушат. Сөзду баштабастан, чечендин оозунан сөз чыгаары менен эле Малкум ыйлап жиберди. Өпкө өпкөсүнө тийбейт, таптакыр басылбайт. Чеченди улам карап, буркурал көз жашын көлдөттү. Отурган элдер аны далыдан таптап, сабыр кылуусун өтүнүп жатышты. Себебин айтпай Малкум аябай көз жашын төктү. Отургандар:

– Ыйынды токtot, ыйлап кутула албайсын. Мөөрөйдөн айрылдын!-деп жаалап калышты. Бир маалда Малкум чеченди кучактап:

– Жер каймактаган кезде менин жети жашар балам жоголуп кеткен, кулунум, ошол сен турбайсынбы, жаш сурашканым сонун болбодубу! -деп каткырды.

Чечен эмне деп айтаарды билбей:

– Женилдим, өзүнө да, сөзүнө да баракелде, мыкты адам экенсин! -деди.

Отургандар:

– Антпесе азезил болобу, муну улуу кылалы, бирок азгырганын токтотсун, -деп калышты. Ошондон баштап азыткы кичине ақылга кирип, өзүнө сын көз караш менен карап калган экен.

●●●
4-август
●●●

Суусаган козу менен карышкыр

Италия жомогу

Kозу аябай суусап, өзөнгө карай бет алат. Өзөндүн суусу кандай сонун, муздак, -деп ойлонот. Өзөндүн бүткөн жеринде токой бар эле. Энеси:
 – Үйүрдөн алыс кетпегин, өзөндүн жээгинде карышкыр бар, -деп далай жолу какшаган.

Козу асманды карал: Мындай күн чакчайып тийип турганда карышкыр кайдан болсун? Мен тез барып суу ичип алайын. Чоңдор кандай гана коркок, -деп ичинен ойлонуп коёт.

Сууну иччэрде жоон үндүү бирөөнүн сүйлөгөнү угулат:

– Менин ичкен суумду буллаганга кандай акын бар? Козу башын көтөрүп караса, жогорула карышкыр турган экен.

– Оо, төрөм, мен сиздин төмөн жагыңыздан ичип атамын, -деп жооп берет козу. Карышкыр:

– Баары бир сууну ылайладың. Откөн жылы да сен мага акарат кылгансын. Эсиндеби?

Анда козу:

– Откөн жылы мен туула да элек болчумун.

Анда карышкыр:

– Сен болбосон, сенин туугандарын, балким аган?

Козу: Менин агам жок - деп жооп берсе, карышкыр башка күнөө койгонго эч нерсе таптай:

– Силерден тажадым, чабаныңар тынчымды алат, ал аз келгесип итинер үрүп, жанымды жай алдыrbайт, -деп козуну качырат. Энесинин тилин албаган козу ушинтип карышкырга жем болгон экен.





5-август



Урушчаак достор

Поляк жомогу

Бул жомок кечээ жакында эле болуп өткөн окуя. Бир үйдө урушчаак Карабаш аттуу ит, наздуу Кебез аттуу мышык жана жез тандай Мончок аттуу тоту күш чогуу жашашчу экен. Үй ээси аларга эмне тамак берсе, баарын чогуу жешчу.

Бир күнү алардын кожоону үйгө күзгү алыш келип, аны үйдүн кире беринине кое тураг. Карабаш ит бул эмне деген нерсе деп кызыгып карап жатып, күзгүдөн бир итти коруп калат.

– Эй, келесоо ит, сен эмне тиштеринди көрсөтүп мага үрүп жатасын? Кет, биздин үйдөн, бул биздин үйүбүз, -дейт да, чуркап барып досторуна жеткирет. “Үйүбүзгө киргиси келген бир ит бар”, -дейт ал.

Анда Кебез күзгүгө жакындан келип:

– Мен бул жерде түктөрү сонун мышыкты көрүп жатам. Абдан назик мышык экен. Мен аны менен дос болгум келип жатат,-дейт.

Мончок күзгүгө жакындан келип:

Бул жerde ит да, мышык да жок. Бул жerde сонун бир тоту күш бар, -деп ишенимдүү айтат.

Ошентип үчөө бири-бирине сөз бербей, талашып атып, уруша башташат. Акыры чарчашып, күзгүнүн астына чогуу келишет. Ит, мышык жана тоту күш аларды тиктеп турган болот. Иштин чоо-жайын ошондо түшүнүшөт. Болбогон жерден урушкандарын моюндарына алышып, ошондон кийин такыр урушпай калышыптыр.



6-август

Тартиптүү улак

Венгр жомогу

Эчки эки улагы менен мисте дарагынын астында жашачу. Эки улак аябай тартиптүү эле. Улактар мистени аябай жактыргандыктан улуусун. Чоң мисте, кичүүсүн Кичине мисте деп чакырышчу. Аласы аларга күнде насаат айтчу:

– Конок келгенде ызы-чуу салбагыла, аларга сый мамиле кылгыла, жатаардан мурун “түнүңөр бейпил болсун”, тамактандында “аш болсун”, -деш керектигин кулактарына күйчү.

Улактар бир жерге барганды эшикти такылдатып, ичкеридегилер “кир” деме-инн кирчү эмес. Аларга жакын жердеги жаңгактын алдында тыйын чычкандын үй-бүлөсү жашачу. Алардын да эки баласы бар экен. Алар жаңгакты жакшы көргөндүктөн аларды “Чоң жаңгак” жана “Кичине жаңгак” деп чакыра турган. Алар улактардан айырмаланып аябай тентек эле. Тыйын чычкандар улактардын тартиптүү боло бергендиктерин жактырчу эмес. Ошол эле мезгилде токойдогу жаныбарлар улактарды мисал келтирip, мактай беришчү. Тыйын чычкандар мууну көтөрө алчу эмес.

Бир күнү тыйын чычкандар улактарды алдап, токойго алып барышат да, түнт жерге келгенде бутактан - бутакка секирип качып кетишет. Улактар токойду жакшы билбегендиктен, адашып кетишет. Кеч киргенде бир бактын көндөйүн табышат. Улактар бирөөнү таптып деп сүйүншөт. Чоң улак:

– Эшикти как, тууган! -дейт. Кичүүсү эшикти тарсылдатканда:

– “Бул ким?” деген жоон үн чыгат. Бир туугандар бири-бирин карашат. Бул карышкырдын үнү эле. Экө болгон күчтөрү менен качып жөнөшот. Карышкыр эшикке чыккыча, түнт жерлерди аралап кетип калышкан болот.

Күтүүсүздөн, а балким, корккондуктан, ўйлорун тез эле таап алышат. Болгон окуяны энесине айтып беришет. Энеси: “Азаматсыңар, балдарым! Силердин сылыктыгыңар өмүрүңөрдү сактап калды”, -деген экен.





7-август

Тұлқұ менен мышык

Немең жомогу

Тұлқұ менен мышык жақын дос эле. Бирок тұлқұ мышыкты тогото берчу әмес. Бир күнү тұлқұ мышыкка:

— Досум, сен чычкан кармагандан башка әмне билесиң деги? -деп мышылдуу карайт. Мышык ойлуу карап:

— Даракка чыга алам.

Анда тұлқу:

— Даракка чыгуу да кеппи. Мына мен из менен бир нерсени бат табам. Аң-чыга жеткізбей качып кете алам. Аңчы тузак салғандын канча ыкмасын билсе, мен андан кем әмес тузакка түшпөөнүн жолун билем, -дейт боюн көтерүп. Мышык:

— Сен чындығында кыйынысың, - деп бир нерсени баамдагандай онго- солго карап калат.

Тұлқу:

— Мен сага әмне деп жатам? А сен болсо эки жакка каранып, көнүл бурбайсың.

Мышык:

— Жок, мен алыстан бир үн уктум, атчан адам менен эки тайган келаткандай.

Тұлқу:

— Койсончұ, балким түш көрүп жатасың. Тұлқұ өзүн жорғору кооп, эч ким жок дегендей түр көрсөттөт. Сен мени укпай жатасың, әмне мынча тарбиясызыңсың! -деп мышыкка асылып кирет. Мышык:

— Кечирип кой, чындан эле бироөлөр келатат, -дейт да бакка секирип, жорғору чыгып кетет.

Ангыча эки тайган алар тарапка чуркап келе жаткан болот. Жүрөгү түшкөн тұлқұ күйругун кыпчып алып, качып жонойт, анын артынан тайгандар түшөт. Мышык коопсуз жерге отуруп алып:

— Досум, эми акылдуулугунду көрсөт,- деген экен.



8-август



Кедей менен көн

Орус жомогу


Бир күнү кедей чөптүн арасында эс алып жаткан чоң коёнду көрөт.

Кедей сүйүнүп:

“Кандай гана бактылуумун. Кара куурай топтойм. Андан аркан жасайм, коёнду муунбагандай кылыш байлайм. Шаарга алыш барып сатам. Анын акчасына чочконун торопойун сатып алам. Ал эки ай ичинде чоноёт да, он эки торопой тууйт. Дагы эки айдын ичинде алардын ар бири он эки торопой тууйт да, мал көбөйт деп кубанат. Ушинтип маддуу болом. Булардын баарын сатып, акчага маарыйм. Аナン үй салып, үй-бүлө күтөм. Сулуу жана иштерман кыз табышым керек. Эки уулум болот. Биринин аты Васька, экинчисиники Ванька болот. Алар чоноюп, дыйкан болушат. Мен аларга каралашам”.

Кедей андан ары кыялын улантат: “Балдарымды үйлөнтөм. Экөөнүн тоюн бир кундө берем. Мен очоктун жанында чай ичиш отурам. Келиндерим түш оогон кезде, алдымса сорпо алыш келишет. Балдарым дыйканчылык кылса, келиндерим үй иштери менен алек болот. Тогуз ай өткөндө неберелерим төрөлөт. Аларды бешикке салып терметем, кучагыма алыш эрекелетем”.

Кедей кыялында “оопа, оопа” деп неберелерин эркелетип, кыйкырганда көн качып кетет. Аны менен биргэ кыялдары да учуп кеткен экен.





9-август



Ақылдуу дыйкан казды кантип бөлүштүрдү?

Норвегия жомогу

Бир кедей адам айылдын байына эки казды белек кылып, ордуна ун алыш келет. Аны уккан бардар коншусу да байга барууну чечет. Мен байга эки каз эмес, беш каз алыш барсам, эки кап эмес, бир араба толо ун берет, оной эле байлыкка түйтүнам, -деп өзүнчө ойлонот. Жардамчыларына беш казды сойдуруп, кызартып бышыртат да, табактарга салдырып, байга барат.

– Сүйүктүү байым, сага кызартга бышырлыган беш казды белекке алыш келдим, -дейт.

Бай анын максатын түшүнүп:

– Биздин үй-бүлөдө алтообуз барбыз. Бул беш казындын этин бирдей кылып алтообузга бөлө алсан белек тартуулайм, бөлө албасан жазага тарттырам, -дейт бай. Пайда табам деп келген куупай коркуудан титиреп, алапайын таптай калат. Кантип беш казды алты адамга бирдей кылып белөм деп ойлонот. Эч бөлө албайт.

Акыры бай кедей адамды чакыртат. Ага да ошол эле тапшырманы берет. Кедей келип, болүштүрө баштайды:

– “Бир каз аялын менен сенини, демек үч болдунар. Эки балага карап: бир каз силерге, силер да үч болдунар. Эки кызга дагы бир каз. Каздар баарынарга бирдей тийди. Калгандары мага, деп болүштүрөт.

Бай күлүп, кедейге башка белек-бечкектерди берет. Алапайын таптай калган бардар коншусу болсо жаза алыш, колу бош кайткан экен.

●●●
10-август
●●●

Кекиликтин эти эмнеге даамдуу?

Япон жомогу

Илгери күштар дүйнөсүнүн эң асыл тектүүсү таранчы тузакка түшүп калат. Чоң кичине дебей күштардын баары аны куткаруунун чарасын издешет. Кекилик:

— Баарыбыз таранчы байланган жиптин үстүнө зандалы, ал бара-бара чирийт, анан таранчы бошонот, -деген сунуш киргизет.

Күштар муну туура көрүшпөйт, алар жип чиригенге чейин жүз жыл етөт. Ага жетпей эле күш өлүп калат, -деп ойлошот.

— Башка эмне кылсак болот? Булбул:

— Баарыбыз жипти керген даракка чыгалы, алгач эң салмактуубуз, анан башкаларыбыз. Бутак ийилгенде таранчы байланган жип бошойт, -деген сунуш киргизет. Алар ошондой кылышат.

Чындар эле таранчы бошонуп кетет. Күштар сүйүнүп, канаттарын жайышат. Күштардын эң асыл тектүүсү ушинтип тузактан кутулат.

Кекилик айткан оюнан уялыш калат. Аябай уялгандыктан көзүнүн айланасы кыпкызыл болуп калыптыр. Таранчы кекиликтин оюнун түз экендигинен улам:

— Башкалар сенин оюндуун ақылга сыйбай тургандыгын айтса да, аракетин маанилүү. Мындан кийин сенин этиң бардык күштардын ичинде эң даамдуусу болсун. Булбул сен болсо, бардык күштардын падышасындай сый-урматка ээ бол.

Ошол күндең бери булбул бардык күштардын ақылдуусу деп эсептелет. Кыштын ортосунда пайда болсо, демек, жакында күн жылыйт. Аябай ысыкта сайраса, жакында аба сериндей баштайт. Анткени, булбулдар бул иштерди абдан жакшы билишет экен.





11-август



Маймыл менен леопард

Африка жомогу

Токойдогу эң күчтүү айбанаттардын бири болгон леопард ачкалыктан эмне кылаарын билбей жаткан кези. Ал капысынан маймылга жолугуп калат. Курсагы аябай ачканын, ичи курулдан жээргэ эчтеке таба албай жатканын айтат.

Маймыл:

– Сен мага кошул, мен алаачык тигип, өткөн кеткенге цирк көрсөтүп күн көрөм, -дейт.

– Ал эмне, -деп таң калып леопард сурайт.

– Чатыр куруп, акылыбызды, жөндөмдүүлүктөрүбүзү элге көрсөтөбүз. Алар биздин өнөрдү көрүп, бизге акча, тамак-аш беришет. Ошентип күн көрөбүз, -дейт маймыл.

Алар чогуу кыштакка барышат. Леопард колундагы шыңгыракты чалып, элге карап: “Урматтуу коноктор, ааламда териси баалуу айбанат менмин. Мени коргөн таң калат. Өткөнде бир падыша көрүп, териме суктанды. Менин теримен мыкты кол кап жасалат. Урматтуу мырзалар, бектер, айымдар, усталар, аскерлер! Отургула. Оюн көргүлө”, - деп кыйкырды. Эч ким анын чатырына кирбей, леопардды карап кооп, кетип жатышкан.

Ал эми маймыл болсо: “Уктуум, укпадым дебегиле. Курсактын камы менен гана жүрө бербегиле. Чебер маймыл кыштагынарга чейин келди. Келгиле, көргүлө! Дүйнөнү айланым, баарын көрдүм, бир кеме менен келдим, артыман уч кеме менен өнөрүм, акылым келди. Көрүп калгыла. Түркүн өнөр менде, бул жакка киргиле. Жиптен басуу. Баасы арзан. Жактырасаңар, акчанар кайтарылып берилет”, -деп кыйкырый жатты.

Адамдар маймылдын чатырына эмне бар экен деп кызыгып атышты. Бир канча оюн көрсөттү. Адамдар толтура. А леопарддын чатырында кечке чейин бир эле оюн көрсөтүлдү.

Кечке жуук маймыл леопардга: “Досум, сен туура эмес кылып жатасын. Адамдарга сырткы сулуулугун эмес, колундан эмне келет, ошолорду көрсөтүшүн керек. Акылыңды колдонгонду билбесен, келбетин жардам бербейт” -деген экен.



12-август



Сыйкырдуу табак

Азия жомогу

Илгери откөн заманда бир жакыр адам болгон экен. Ал бир күнү Таро, Жиро жана Сабуро деген уулдарын чакырып:

— Силерге бир кеседен акча берем. Менин болгон байлыгым ушул, ар кимиңер өз алдыңарча жашагыла, өз жолунарды тандагыла, -дейт.

Үч бир тууган уч башка жолго чыгат.

Жиро, Сабуро башка тараапка кетишет. Экөө дүкөн ачып иштеп калышат. Таро болсо тоолорду ашып, балта кирбекен чытырман токойго туш болот. Бир күнү астынан эски күркөнүн жанында отурган кемпирге туш болот.

Кемпир ага:

— Адамзаттын буту баспаган жерде эмне издең жүрөсүн? -дейт.

Таро атасынын койгон шартын, ошондон улам сапарга чыкканын айтат. Кемпир Тарого: “Балам, анда мага жардамчы бол”, -деп кайрылат.

Таро макул болот. Үч жыл ага кызмат кылат, эртең менен отун топтойт, кечкиге тамак табат.

Үч жыл откөндөн кийин кемпир:

— Сен мага кызмат кылдың. Күчүмө күч коштун. Жараткан сени да кубандырсын. Сага бергенге асыл таштарым жок. Ушул сынык табакты ал, пайдасы тийип калар, -дейт.

Таро табакты алып кайра үйүнө кайтат.

-Атам менен бир туугандарым мени кантип тосуп алар экен,- деп ойлойт.

Жолдо баратып курсагы ачып, табакты карап, ушул толо тамак болсо деп коёт. Идишке ошол замат тамак толот.

Таро курсагын тойгузуп, табактын жөн табак эмес экендигин аңдайт.

Айылына кайтып барып, бардар турмушта, бакубат жашап калган экен.



13-август



ҮКҮ КҮНДҮЗҮ ЭМНЕ ҮЧҮН ТОКОЙГО ЖАШЫНАТ?

Япон жомогу

Илгери үкү колунан көөрү төгүлгөн уста болгон экен. Токойдогу жаңыбарлардын баары кийимдерин ага боётушчу. Күштәрдин канаттарын, күйүктарын көркүнө чыгарчы.

Ал мезгилде каргалардын түктөрү кардай аппак экен. Карга өзүнүн кийимин абдан жактырчу. Үкүнүн чеберчилигине муктаждыгы жок. Бирок убакыттын өтүшү менен карга бир элэ түстө жүрө бергенден тажайт. Үкүгө барып, ал үчүн да жаңы кийим жасап берүүсүн өтүнөт. Карга:

– Менин кийимим эч кимдикине оқшош болбосун, -деген талапты коёт.

Үкү каргага кандай түс жарашаарын ойлоп таба албайт. Бардык түстөр бул мезгилге чейинки күштәрдин кийиминде колдонулган. Акыры үкү каргага кара түс жарашат деген чечимге келет. Каргага жолугуп:

– Сага эч кимде жок кийим даярдадым, -дейт.

Карга капкара кийимди кийгенде айбай ачууланат. Өзүн көмүрканадан жаңы чыккандаи сезет. Башка киергө кийими жок. Ошол күндөн бери каргалар үкүлөрдү көргөн сайын ачууланып, артынан кууп жөнөштөт.

Ошондуктан үкүлөр күндүзү каргалардан коркуп, токойго жашынышат экен. Каргалар уктагандан кийин гана, түнүчүндө учуп чыгышат имиш.





14-август



Сүймөнчүктүү ит жана эшек

Венгр жомогу

Бир үйдүн эшеги итти аябай кызганчу экен. Анткени ит үйдүн сүймөнчүктүү жандыгы эле. Ал үйгө кире алат, кожоон менен ойнойт, ал тургай кучактап алып эркелетишет. Тамактын да мыктысын ага беришет. Эшек үйгө киргөнгө болбайт, аны менен ойношпойт, оор жүктөрдү ага жүктөштөт. Жеген тамагы төө тикен.

Бир күнү эшек итке:

— Досум, айтчы, сени эмне мынча жакшы көрүштө?

Анда ит:

— Анткени мен алардын тилин билем. Бир жактан келсе, куйругумду шыйпаңдатып тосуп алам. Баш кезде алар менен ойном. Чоочундарга үрүп, үйгө жолотпойм, -деп жооп берет.

Эшек да итке окшон кожоондарга жакын болгусу келет. Эртеси кожойке ашканада тамак жасап жаткан кезде үйго кирип барат. Эки бутун көтерүп куйругун шыйпаңдатат. Аларды жакшы көргөнүн билдируү учун айкыра баштайт. Эшектин бул кылыштарынан чочуган кожейкенин колунан табактары жерге ыртып, бычырап сынат. Аял бир аздан кийин эсине келип, колуна шыптыргыны алып, эшекти сабап, ашканадан кууп чыгат. Ал бир жумадай өзүнө келе албай жүрөт.

Эшек болсо уй ээлерине жагалданса да, кожоондар аны ит сымал кабыл албагандыгына таң калат.

—
15-август
—

Тузакка түшкөн тұлқы

Монгол жомогу

Kарышкыр бир күнү олжолуу болуп, короодон чыккан койду илип альп жөнөп калат. Эми жума бою эч жакка чыкпай ток жатам. Абдан жолдуу экенмин,-деп сүйүнöt.

Коншусу тұлқу койдун жытын сезип:

– Карышкыр досум, сен кандай айкөл, эр жүрөк жаныбарсың, -деп мактап кирет. Карышкыр тұлқүгө алданғысы келбей:

– Жогол, бул жерден. Эптең койдун этинен жесем деген арам оюн бар, дагы тұра бере турған болсон, сени да жеп салам, -деп тап көрсөтөт.

Тұлқу абдан арданат да, карышкырга көргүлүктүү көрсөтүүнү ойлоп чабанга барат.

Чабан алыстан тұлқуну көреору менен таягын колуна алат. Бирок тұлқунүн күйругун шыйпаңдағатканынан туруп калат. Тұлқу:

– Чабан мырза, Сизге жакшы кабарым бар. Бир үзүм эт берсениз айтамын.

Чабан бир аз эт берген соң, тұлқу:

– Карышкыр аябай ооруп жатат. Кааласаныз, аны оной эле карман аласыздайт. Ошентип, чабанды ээрчитип, карышкырдын үнкүрүнө барат. Чабан карышкыр качайын дегенде узун таягы менен жыға чабат. Терисин сыйырып үйүнө кайтат. Тұлқунүн күткөнү орундалып, карышкырдын үнкүрүнө кирип эттин калдыгынан сугунуп кирет. Даң ушул маалда иттердин үргөнү угутат. Эсенин аркасынан жолго чыккан тайгандар эле. Алар тұлқунүн жытын сезишип, үңкүргө жакындайт. Тұлқу атып чығып, качып жөнөйт. Иттер артынан калбайт. Качып баратып, акыры тузакка түшөт.

Тұлқу өзүне: “Мага чала болот. Бирөөгө аң каздым, акыры ага өзүм да түштүм” -деп арманда кала берген экен.



16-август



Жыгачтан жасалган аял

Уйгур жомогу

Илгери өткөн заманда төрт кедей жашап өткөн экен. Бирөөсү уста, экинчisi сүрөтчү, үчүнчүсү тикмечи, ал эми төртүнчүсү болсо шаман, сыйкырчы, ошол эле мезгилде дин адамы болгон экен. Бул төртөө жакын дос эле, бири-бири менен маектешип, айрым учурларда жумуш та-былбай калса ач калган күндөрү да боло турган.

Жумуш таппай ачка калган күндөрдүн биринде акылдашып отуруп, башка аймактарга барып, иш табалы, -деп чечишет. Чөлдөрдөн өтүшүп, абдан кооз жерге туш болушат. Кечке жуук дарыянын жээгинде эс алып уктап калышат. Эртең менен адамдын келбетине окшош даракты көрүшөт.

Уста балтасы менен жонуп, аял кейинне келтириет. Сүрөтчү боёкторун чыгарып, аялга түс берет. Тикмечи болсо түркүн-түркүн кездемелер менен кийим тигип, айкел аялды көркүнө чыгарат. Бул иштерди жасагыча кеч кирип кетет. Шаман болсо кеч киргендес дарактын жанына отуруп дубаларды окуп кирет. Эртең менен карашса, аялга жан кирип калган болот.

Жан кирген аялды көргөндө, төрт дос аны талаша башташат, алардын арасында уруш чыгат. Акыры ал мамлекеттин башчысына барышат. Уста бычымга салганын, сүрөтчү боёгонун, тикмечи кийим кийдиргенин, ал эми шаман болсо жан киргизгенин, ар бири аны менен баш кошкусу келгенин айтышат.

Башчы баарынын оюн уккан соң:

— Эч кимиңдердики эмес, бул аймактагы бардык нерсе меники. Бул аялга мен үйлөнөм, -дейт.

Аял мындан бүтүмдү уккан соң терен-терен дем алып, бакчага карай басат. Ошол маалда үстүндөгү кийими төгүлүп түшүп, мурунку абалына келет. Сарайдын бакчасында тамырланып ескөн дарак бойдон кала берет, аны көргөндөр дале ошол жерде турат деп айтышат. Эгер ал жерден өтүп калсанар, силер да барып көргүлө.



17-август

Тұлқұ менен илегилек

Француз жомогу

Тұлқұ жашоосунда тантакыр илегилек көрбөптүр. Бир күнү маңдайынан ичке буттуу, кызыл тумшуктуу күш чыкса, шылдындей баштайт.

– Кудай сакта, мобу күшту кара, эки бутунан башка эттекеси жок экен. Ал турғай тиши да жок экен. Жандык болгондон кийин мендей болуш керек. Жыйырма төрт тишим, жұз амалым, төрт бутум, эки кулагым, узун, жакшыннакай күйругум бар.

Илегилек бул абалдан аябай ыңгайсызданат. Андан улам узун моюнун дагы бир аз созуп көёт. Ошол убакта бир адамдын жакындан келе жатканын байкайт.

– Үрматтуу тұлқұм, көнүл бур, бул адам бизге келатат.

Тұлқұ күйругун түйүп, бадалдардын арасына секирип кирип, жатып калат. Илегилек болсо анын артынан барат.

Бир маалда корккондорунан калтырай башташат, анткени адамдын добушу жакындан калган эле.

– Жаным, тұлқұм, көзүм тұлқұм, бир нерсе кыл. Сенин төрт бутун, кооз күйругун, жүздөгөн өнөрүн бар. Бул мергенчи бизди издең жатат. Күтүлтә көр.

Анда тұлқу:

– Аны айтыш оной. Коркконумдан элүү амалым учуп кетти, -дейт. Мергенчи дагы жакындей берет.

Илегилек:

-Тұлқұ жардам бер, бизге бир чара тап. Сенин элүү амалың бар, -деп жалынса. Тұлқу:

– Мени жайыма кой. Коркконуман калган элүү амалым да жоголду,- деп кагып көёт. Мергенчи алардын жакын жерде экенин билгендиктөн улам жакындейт. Биринчи илегилекти көрөт, илегилек абдан корккондуктан эс-учун жоготуп көёт. Мергенчи анын бутунан карман, четке ыргытат. Андан кийин, жанатан бери көро албай аткан тұлқуну көрөт. Анын издеғени ушул эле. Бул кызыл тұлқунұн терисинен тон тиктирем деп жүргөн. Колундагы мылтығын ага бураят.

Ошентип тұлқуну колуна алып, бир аз мурун таштаган илегилекти ка-



раса ал өзүнө келип, качып кеткен болот. Мергенчى үйүн көздөй жол тартканда түлкү анын кабында эле.



18-август



Кыргый менен үкү

Кыргыз жомогу

Жем таап жээрge жарабай турган бир оорулуу үкү менен кыргый тааныш болот. Кыргый үкүнү өзүнөн артык кылып багат. Аягында экөө кучакташып, дос болушат. Алыска сапар жүрүшөт. Кыргыйдын эстүүлүгү, алгырылгы менен жакшы күн көрүшөт. Үкү оорусунан бат айыгып, өз тамагын табууга жарап калат.

Бир күнү: "Эми ар кимибиз өз күнүбүздү өзүбүз көрөлү," - деп кыргый менен үкү ууга чыгат. Нары учуп, бери учуп эчтеме таба албай калышат.

Анда үкү кыргыйды акырын чакырып алып, кармайт да: "Мен сени жеймин," - дейт. Кыргый акыреттик достуғун жана кылган көп кызматын айтып ыйлайт. Анда үкү: "Жакшылыкка жакшылык эшектин иши, жакшылыкка жамандык эшкендин иши". Дүнүйөдө жашамак – альшмак, күрөшмөк, алы жетишпесе ылдыйламак, айла кылмак, иши кылып, өзү жашамак", - дейт да кыргыйды чыркыратып баса калат. Темир айры өндүү өткүр текөөрү менен кыргыйды мыкчып өлтүрөт. Аны жеп тооп алып, кагынып учуп кетет.



19-август



Короз менен күкүк

Венгр жомогу

Тооккананын жанындагы тыт дарагына күкүк келип конду. Күкүктүн маанайы жайдары эле. Шандуу ырдагысы келет, бирок күкүктүн сайранынан башкача болушу мүмкүн эмес.

– Сенин үнүң кандай сонун! -дайт дарактын түбүндөгү короз. Короз буга чеин күкүктүн үнүн уккан эмес. Анын максаты өзүнүн үнүн ага уктуруу эле.

— Чындал элеби? -деп сурады күкүк.

— Ооба, сен мага сонун ырдан бердин, эми мен да сага ырдан берейин, -дейт короз.

Короз терең дем алып, башын жогору көтөрүп, көздөрүн жумуп, кекүрөгүн керип, кыйкыра баштайт. Жакшы эле көздөрүн жумган экен. Ошол күкүктүн кулагын жаап алганын көрбөй калат. Короз кыйкырып бүткөн сон, күкүк кол чабат.

— Азаматсын, укмуштуудай бир ария болду. Эми мен да сага ырдан берейин.

Күкүк сайрап баштаганда, короз чыдабай кетип, өзү да кыйкыргысы келип:

— Азамат, азамат! Кандай сонун үнүн бар, эми мени ук,- деп ал сайрап бүтө электе күрөгүн керип, кыйкыра баштайт. Көздөрүн кайра дагы жумуп алган-дыктан күкүктүн канаттары менен кулактарын жаап алганын көрбөй калат.

Короз бүтө электе күкүк:

— Укмуш, сары чымчыктықындай үнүн бар. Азаматсың! Эми мени ук!

Күкүк менен короз ушинтип бирин-бири калп эле мактап бири сайрап, экинчиши кыйкырып жатканын дарактын башына отуруп алып байкап турган чабалекей чыдабай кетип:

— Жетишет, экөөндүн тен үнүнөрдүн начар экендигин билип туруп, калп эле бири-биринерди кечке мактадыңар. Бирок муун менен өзүнөрдү алдап жатасындар, -деп чабалакей айтаар сөзүн айтып, учуп кетип калган экен. Ал эми короз менен күкүктүн андан ары эмне кылышканы белгисиз.



20-август



Ат менен камандын чыры

Грек жомогу

Илгери өткөн заманда жылкылар жапайы кезде токойдун ортосунда бир көл болгон экен. Башка жаныбарлар сымал ат дагы суу ичкенге көлгө барчу.

Бир күнү каман ысыкта көлгө түштөт. Ал ага чейин баткакта жаткандыктан көлдүн суусу ылайланип калат. Дал ошол мезгилде ат суу ичкени келген. Көлдүн суусунун булганганын көрүп, ат каманга ачууланат. Каманды бир чапчып:

— Таза көлдү ылайладың, кир айбан!-дейт. Анда каман:

— Дагы бир жолу мага минтип айтпагын! Бул көл жалгыз сенини эмес, менин да акым бар. Сен суу ичсөн, мен сууга түшемүн. Дагы бир жолу чапчысаң сени тишил салам, -деп айбат көрсөтөт.

Ат эмне кылаарын билбей, адамдан жардам сурал барат. Адам:

— Ал көл абдан эле узакта, мен бара албайм, -дейт.

— Сен баспай эле кой, мага минип ал.

— Кантин?

— Жалымды кармап туруп үстүмө мингинин.

Адам ат айткандай кылат. Көлгө тез эле жетип барышат. Каманды колундагы наиза менен бир сайгандан кийин, аттын моюнуна бир жип байлайт.

— Эмне болду? -дейт ат.

— Бүгүн жолдуумун. Бул камандын терисин сыйырып, кийим тикирем. Этин балдар менен бир топ күн жейбиз. Өзгөчө бүгүн сени минсе боло тургандыгын билдим. Мындан кийин мага кызмат кыласын, мен алыска жөө баспайм, жүгүмдү да сен көтөрөсүн, -деди ал.

Ат түйлап, канчалык бошонгонго аракет кылса да, адамдын коё бере тургандай түрү жок. Ат өзүнө-өзү: “Кичинекей нерседен оч алгым келди, бирок анын артынан өмүр бою кул болуу мажбурулугунда калдым” -деп арман кылган экен.



21-август



Мураскор бака

Немец жомогу

Илгери өткон заманда бир падышанын айтканынын баары орундалган сулуу, эрке кызы болгон экен. Бир күнү кудуктун жанындагы шиберде ойноп жатса, алтын тобу кудукка түшүп кетет. Кыз кыйкырыкты салып кирет. Аны уккан бака:

— Эмнеге ыйлап жатасын? -деп сурайт.

— Алтын тобумду кудукка түшүрүп ийдим, ошондуктан ыйлап жатам.

— Мен сага жардам берейин. Бирок мени дагы сарайга алып барасын. Бир табактан тамак жеп, бир чойчөктөн суу ичебиз. Чогуу уктайбыз, - дейт бака. Кыз тобун алуу үчүн аргасыздан макул болот.

Баканын жардамы менен топту алгандан кийин, андан кантин кутулсам деп

ойлонот. Экөө сарайга карай жөнөштөт. Бака артынан секирип секирип келе берет. Кыз аябай коркот. Атасына окуяны төкпөй-чачпай айтып берет. Ал:

— Бакага сөз берген болсон, аткарышың керек, -дейт.

Кыз баканы бөлмөсүнө киргизип, бир табактан тамак жеп, бир чайчоктон суу ичишет. Чогуу жатаарда баканын муздак денеси ага тийип кеткенине ичиркенип, аны алыш туруп терезеден ыргытып жиберет.

Бака кудукка баратып бир кыздын ыйлап турганын көрөт, ал кыз сарайдагы кызматчылардын бири эле.

— Эмнеге ыйлап жатасын?

— Апамдан калган шакакти кудукка түшүрүп ийдим.

— Мен сага шакегинди алыш берсем, бир өптүрөсүңбү?

— Макул, -дейт кыз.

Бака сугуа кирип, шакакти тиштеп чыгат. Кыз сүйүнүп, шакакти алат да, ба-
кага бетин тосот. Ошол маалда бака жигит болуп кубула түштөт. Көрсө, ал баш-
ка бир мамлекеттин мураскору экен. Бир сыйкырчынын дубасы менен бакага
айланып калыптыр. Жаш кыз денесине тийгенде сыйкыры тараап кетет. Жигит
ал кызга үйлөнүп, өз мамлекетине кайтат да бакубат жашап калышат.



22-август



Кичинекей чабалекей учканды үйрөндү

Грузин жомогу

Кичинекей Никита атасы менен саякатка чыккан. Токойдо баратып, гүл-
дергө үнүлүп карайт. Атасы ага гүлдөрдүн аттарын атап, эсине салат.
Бир маалда чанга оонап жаткан балапанды көрүштөт. Бул тумшугу ката
элек чабалакейдин балапаны экен.

— Ата, бул чыныгы чабалекей эмес ээ? -деп Никита атасына карайт.

— Жок, балам, бул кадимки эле чабалакейдин балапаны. Учканды билбейт,
уюсынан түшүп калган турбайбы.

Ата-бала айланадан чабалакейдин уюсын таба албай, балапанды уйгө алыш
келишет. Никита ага чымын карман, нандын күкүмүн сүткө чылап берет. Уба-
кыт өткөн сайын балапандын канаттары узара баштайт. Чабалекей канаттарын
жайып, учкусу келет.

— Мен сага учканды үйрөтөм, -дейт Никита. Колдорун күштүн канатындай кылып жайып, канаттарын кантит кыймылдатууну көрсөтөт. Балапан учканга аракет кылат, бирок бир аз көтөрүлгөндөн кийин кайра эле оюнчуктарга куйтайт. Демек, учканды үйрөнүш үчүн дагы бир аз убакыт керек, -деп ойлойт ал.

Кийинки күнү чабалекей дагы бир аз алысыраак, дубалдын бул тарабынан экинчи тарабына чейин учат. Үчүнчү күнү Никита чабалекейди конок бөлмөсүнө алып барат. Ал жерден оттургучтан оттургучка чейин учуруп машыктырат. Төртүнчү күнү Никита чабалекейди бакчага алып чыгат. Никита учуу аралыгынын күн сайын узарганын байкайт. Эртен толтуг менен үйрөнёт, -деп ойлойт. Бешинчи күнү чабалекей дубалды ашып, үйдүн үстүнөн айланып, даракка коңуп, сайрай баштайт.

Чабалекей эркин жашаган күш. Бирок жөн эле кетип калbastan Никитага ыраазычылыгын билдирип, абдан алкагандан кийин гана алыска сапар тарткан экен.



23-август



Тұлқу менен кене

Кыргыз жомогу

Тұлқу менен кене шерик болуп буудай айдашты. Митаам тұлқу: “Башым ооруйт, ичим ооруйт, кымыз ичин келбесем” -деп, күнде эле жайлогоо кетип калат. Кене жалғыз өзү буудайды сугарып, оруп-жыйып бастырыды. Бир күнү тұлқу үйүлгөн кызылды керүп ичинен кымындалап, кенени алдан, эзинди бүт өзү алыш үчүн:

— Кене, муну болуп убара болбойлу. Андан көрө жарышалы да, кимибиз чыксақ, ошонубуз буудайды бүт алалы. Артта калганыбыз куру калалы, -деди.

Кене ойлонуп туруп тұлқунұн айтканына көндү. Жарышчу жерге барып экөө катар турду. Тұлқу “кеттик” деди да күйругун көтөрүп, кулагын жапырып, чуркаган бойдон жөнедү. Ошол маалда кене тұлқунұн күйругуна чап жармашты.

Тұлқу қырмандын четине көлип, “кәне кайда келе жатат?” деп артын жалт карал, анан токтой калып силкингенде, кене ыргып түшүп, үйүлгөн дандын үстүнө чыгып:

— Ой, сен эмнени карап турасың? -деп кыйкырды. Тұлқу чочуп кетип:

— А сен качан келдин? -деди.

— Менин келгеним качан! Сени күтө берип эригип кеттим, -деди кене.

Тұлқу әми айласы жок, же тапкан пайдасы жок, жолго түшту. Кене өз әмгегине өзү әз болуп, буудайын кампага ташып төктү да, жыргап-куунап жатып калды.



24-август



Өгөй әненин жакшылығы

Швед жомогу

Бир кыштакта өгөй әненин колунда чоңойгон бир бала болгон экен. Өгөй баласын аябай жакшы көрүп, өз әнесиндей карачу эле.

Бир күнү бала токойдон узун бойлуу, қызыл чачтуу аялга жолугат. Экөө отуруп карта ойнап башташат. Бала картаны abдан жакшы ойнoit экен. Жезкемпир балага женилип калып, аны каргай баштайт: “Он алты жашка толғондо токойго барасын. Сага ал жерден он эки жапайы мышык, он эки жырткыч күш, он эки азоо ат кол салат. Булардан кутулсан, менин үнкүрүмө келесин. Ошондо сени көрөм”, -дейт.

Бала он алты жашка толғондо өгөй әнеси:

— Балам, тагдырдан качып кутула албайсың. Сен токойго барышың керек. Сага мышыктар үчүн эт, күштарга жем, аттарга арпа салып берейин, -дейт.

Чындал эле токойго барганда иттер асылып кирет. Аларга эт берет. Андан кийин жырткыч күштарга жем берет. Ал әми аттарга арпа берет. Акыры ал ай-баннэттардын баары муктаж учурда жардам берүүгө дайыма даяр экендиктерин билдиришет.

Токойдун ичи менен андан ары дагы терендел барып, үнкүргө түш болот. Жезкемпир муну көрүп:

— Азаматсың, демек, әр жүрөк жана коркпос жигит экенсин. Таң аткыча ук-тагын. Таң атканда сени жазалай,-деп уйкуга кетет, жигит уктабастан эки-жакын каранат. Бир маалда алтын чачтуу сулуу кызга жолугат. Кыз:

— Жигит, мени көргөнүңдү жезкемпирге айтпагын. Анда экөөбүздү тен өлтүрöt. Жезкемпир эртең менен бир жакка кетсе, экөөбүз качып кетебиз, -дейт.

Жезкемпир ойгонуп:

— Кечке чейин таштуу жерден күдүк казасың. Ал күдүгүн казан бата тургандай чон болушу керек. Казанды кармаганга жип өрсөүң. Болбосо өлөсүң, -дейт.

Жезкемпир кеткенден кийин кудукту казууга күштар жардамга келет. Алар тумшугу менен кудук казышат. Кыз аттардын күйруктарынан бекем жип ерөт. Жезкемпир келсе, кудук даяр экен. Ал жаш жигит менен кызды кудукка ыргыткысы келет. Бирок дал ошол кезде он эки ит келип, жезкемпирди талап кирет.

Кыз менен жаш жигит үйлорунө кайтышат. Бири-бирин жактырып баш кошушат. Бала-чакалуу болушуп бакубат жашап калышат.



25-август



Форелдин кызганычы

Немец жомогу

Илгери балыктар дениздердин, дарыялардын түбүндө эркин жашашчу. Каалаган тарапка сүзүшүп, каалаган жеринде токтошуп, сүйлөшүп, тамак жешчү экен.

Убакыт өткөн сайын балыктар көбөйө баштаптыр. Балыктар суунун ичинде бири-бири менен түртүшүп-сүзүшүп калышат. Бир күнү билерман балыктардын бири:

- Бул көйгөйдү кеңешин, чечели -деген сунуш киргизет.
- Ооба, ооба, бир чара табалы! -деп кыйкырышат балыктар.
- Башчы шайлап алалы, ал суунун ичинде жүрүү эрежелерин аныктасын, -дешет. Ошентип ким падыша болот?-деген суроо туулат.

Бироо: “Арабыздагы эң чонубуз, улуубуз болсун,” - дейт. Экинчиси: “Эң чон көздүүбүз болсун,” - деген сунуш киргизет. Дагы бироо: “Ургаачылардан болсун,” -деп кыйкырат. Акыры: “Эң катуу сүзгөн балык болсун,” - деген чечим чыгарышат. Бардык балыктар жарышка камдана башташат. Дениз таш бакасы аларга “башта!” деген белги берет. Балыктар октой тездик менен сүзүп жөнөштөт. Дениз да мындай жарышты буга чейин кезиктире элек эле. Күштар да кызыгуу менен карап отурушат. Кайсы балык алдыда, кайсынысы артта экендигин бири-бирине айтып турушат.

- Лосось балыгы астында барагат!- деп чулдук кыйкырат.
- Ким, ким? -деп кыйкырышат.

Эн аркада келе жаткан форелдин кебетеси өзгөрүп, ачуулангандыктан оозу кыйшыя түштөт. Ошол жарыштан кийин форелдин оозу кыйшык болуп калган имиш.





26-август



Тумардуу дөө

Норвегия жомогу

Ингеборг аттуу ханзада Тритил деген жигитке ашык болуп калат. Тритил кыштактагы жакыр жигиттердин бири эле. Ингеборго кол сунуп келгендөргө ар кандай шылтоолорду айтып, турмушка чыкпайт. Акыры падыша абалды түшүнүп, Тритилди чакыртат. Падыша:

– Менин оюмdu окуп айтып берсөң, сага кызыымды берем. Айта албасан, өлүмгө дуушар болосун. Сага бир ай убакыт берем, -дейт.

Тритил эмне кылсам деп ойлоно баштайт. Падышанын эмнени ойлонгонун кайдан билсүн? Акыры Нипу тоосундагы дөө менен акылдашуу үчүн жөнөйт.

Нипу тоосу аябай тик болгондуктан арандан зорго чыгат. Барса дөө үнкүрдө жок экен. Үнкүрдүн бир бурчуна жашынып, дөөнүн келишин күтөт.

Кечинде дөө жан-жөкөрлөрү менен үнкүргө келет. Эшиктен кирери менен:

– Адамдын жытын сезип атам, -деп эки жакты карайт. Тритил жашынган же-ринен чыгып келет.

– Сенин жаныңды кандайча алайын?-дейт. Тритил:

– Мен сенден коркпоймун, -деп жооп берет.

– Ха-ха-ха, коркпойсунбу, анда эмесе эртенкиге чейин жата бер, -деп каткырат.

Тритил коркмок тургай дөө көрсөткөн жерге жатып, эч нерсе билбей уктап калат. Эртең менен ойгонсо, мандайында дөө карап туруптур. Ал:

– Азамат экенсүн, эми мага эмне үчүн келгениңди айт,-дейт.

Тритил окуяны төкпөй - чачпай айтып берет.

Дөө:

– Падыша сени менен сүйлөшүп жатып, бул эр жүрөк неме көрүнөт, кызыма үйлонсө болот деп ойлонтур, -деген жоопту берет.

Тритил падышага келип, эмне деп ойлогонун айтат. Падыша чындал эле ошондой ойлонгонун эстеп, таң калат.

Падыша чон үлпөт уюштуруп, Тритил менен кызын баш коштурат. Тойго дөө да чакырылат. Дөө аларды куттуктап, кызды бетинен өбөөр менен жаш жигит болуп кубула түшөт. Көрсө, коншу мамлекеттин падышасынын мураскору

екен, аны жезкемпир сыйқырлап дөөгө айландырып салыптыр.

Ал әкөөн әң жакын дос болушат. Ошол күндөн баштап әки мамлекеттин дос-
тук мамилеси чыңдалган экен.



27-август



Бакчанын әргежели менен кызыл алма

Польша жомогу

Kүн чыккан кезде жапайы кездар түштүккө караң учуп баратышкан. Ая-
бай жапыз учкандыктан алма багындағы жалғыз алманы көрүп калы-
шат. Ал жапжашыл алма экен.

– Сен далае бул жердесинбі? Биздин артыбыздан кар келет, суук түшөт, -деш-
ти алар. Алма байкүш аябай коркту. Коркуудан келбети дагы да жапжашыл
боло түштү. Ал дагы кызара элек зе.

– Шамал, мага жардам берчи. Күчүндү көрсөтүп, мени үзчү, -деди.

– Менимче дагы кызара элексин, егер кааласан, үзейүн, -деди шамал.

Алма жерге түштү, ал жерде бакчанын әргежели бар зе. Жөргөмүштүн жа-
саган жесесинен кийим тикирип, башына шапка кийип алыптыр.

– Аа, сен дагы деле сырттасыңбы. Жапайы кездар каардуу кыш келе жаткан-
дыгын билдиришти:

– Сен жашынгының! -деп жабалакташты.

– Мен жашынайын, бирок дагы кызарып быша элекмин да!

– Ал маселе эмес. Азыр бир аз күткүнүң, - деди да, кургак чөптөрдөн топтоп,
жангак кабығынын ичине күн нурунун жылуулугун кошуп, чийлер менен ара-
лаштырды. Укмуштуудай кызыл түс даярдады. Алма кызыл түскө боёлду.

– Чон раҳмат! Чон раҳмат! -деди алма.

Бир аздан соң бакчага балдар келиши.

– Карагылачы, кызыл алма. Кандай жакшынакай. Алар кызығышып, колдо-
руна альшты. Кампага алып барып, алмаларга кошушту. Эң чон, әң жакшына-
кай алмалардын бири зе.

Алманын кубанычы менен сүйүнүчүндө чек жок. Эми кыш келе берсе болот!





28-август



Илегилек менен сүлүк

Француз жомогу

Илегилек ары-бери басып сазда балык уулап жүргөн. Күндүн тийгенинен улам түктөрү жалтырайт. Балыктар абдан көп, илегилемектин курсагы ток. Чоң бир сазан балыгы анын эки бутунун ортосунан етөт. Бул балык аябай майлуу экен. Анын үстүнө картан да көрүнөт. Мен мындан да мыктыларын карман жейм, -деп ойлонот.

Бир аз өтпой дагы бир балык көзүнө урунат. Балык суудан секирип чыгып, кайра кирип ойнотай. Илегилек эгер кааласа аны оңай эле лип эттирип илип алаар эле. Бирок аны да жактыра бербейт. “Бул да картан экен. Жашына турган жер издең жүргөнүнө караганда, тажыйбалуу көрүнөт. Мен өзүмө абдан даамдуу тамак табуум керек” -деп ойлонот.

Ушинтип отуруп, илегилек кечке чейин жүрөт, ар бир көргөн балыктан кемчилик табат. Кечке жуук илегилемектин курсагы ача баштайт. Кеч кирип калгандыктан, балыктар көрүнбөй калат. Караптагы кирген сайын балыктар суунун түбүнө тушушёт.

Илегилек курсагы ачкан сайын эртеден бери жактырбаган балыктарын көз алдына элестетет. Акыры жалбырактын түбүнөн бир сүлүк курт көрөт. Курсагы ачкандыктан, башка убакта карап да койбогон сүлүк кургту эн даамдуу тамакты тапкандай сугунуп жиберет.



29-август



Карыянын насааттары

Литва жомогу

Илгери өткөн заманда жаман бир адат болгон экен. Карыялар ишке жабай калган кезде токойго алып барып, жапайы жырткыч айбанаттарга таштап салышчу.

Карыяларды үйүнде кармоого тыюу салынгандыктан, эч ким картаң ата-энэ-

син үйде жашырып кармай алчу эмес, кошуналары көрүп кабар берип салат деп коркушчу экен.

Бир күнү жаш жигит атасын токойго алып барып, таштамакчы болот. Карыя, уулу, небереси чогуу токойго барышат. Карыянын колун таңып, таштап келе жатышса, небереси чон атасынын жанында куурчагын унутуп калган болот. Артка кайталы деп атасынан суранса таптакыр көнбөйт.

– Куурчагымды алам, сен карыган кезде мен сени эмне менен алып барып таштайм? -деп жооп берет.

Уулу ошондо атасынын башына келген, езүнүн башына келерин сезип, кайра кайтып, атасынын колун чечип, үйүнө алып келет. Эгин сактаган кампада багын жүрөт.

Бир күнү кыштакта малдын ылаңы жайылып, кырыла баштайт. Карыя баласына:

– Ооруган малдарды соолорунан бөл, ооругандарга чөптөн дары жасап бер!-дейт.

Атасынын кенешинен улам анын малынын көбү аман калат.

Майрам жакындаганда кыштактагылар мал союшат. Карыя баласына:

– Кыштакта мал азайды, сен бул жылы мал сойбай эле кой, -дейт.

Кийинки жылы кыштакта талааны айдаганга мал таппай калышат. Атасынын насаатын уккан бала малын пайдаланат. Жазга жуук кыштакта нандык буудай калбай калат. Эккенге да буудай жок. Талаага эмне эгээрин билишпейт. Карыя баласына:

– Самандарды жакшылап силкиле, тукумдук буудай табылып калар, -дейт.

Баласы атасынын кенеси менен буудай эккен айылдагы жалтыз адам болот. Кыштактагылар бул үйдө бир сыйкыр бар, эмне жамандык келсе, булар кутулат деп байкоо жүргүзүшүп, карыянын багылып аткандыгын билишет.

Падышага арызданышат. Падыша анын эрежени бузгандыгы пайдалуу болгондугун мойнуна алып, ал мыйзамдан баш тарткан экен. Улгайган адамдарга ар бирибиз урмат-сый менен мамилие кылабыз.



30-август



Сегизинчи небере

Япон жомогу

Суса-но деген эр жүрөк жигит бир күнү Идзумо аймагындагы Хи да-рыясынын жээгинде сейилдеп жүрүп, бейтааныш үндөрдү угуп калат. Үн чыккан тарапка барса кемпир менен карыя ортолоруна бир кызды алып, өпкүлөп, андан ажырап калғандай ыйлап жатыштыр. Каарман Суса-но иштин чоо-жайын сурайт. Карыя:

“Мен жер жүзүндөгү тенирлердин биримин. Атым Аси-Надсужи. Бул аялым Тенасужи. Бул неберебиз Куси-нада-химе. Биздин сегиз неберебиз бар эле. Булардын жетөөсүн сегиз баштуу ажыдаар алып кетти. Бүгүн бул кызыбызды алып кетет, биздин ага күчүбүз жетпейт”, -деди.

Суса-но аларга боор ооруйт. Кызды да жактырып калат, анан аларга мындай дейт:

– Мен ажыдаар менен салгылашайын, аны жеңсем, неберенер менен баш кошуга уруксат бересинерби?

Алар баталарын беришип:

– Небеберизди сендей жигитке кантип бербейли? Беребиз! -деп убада беришет.

Суса-но кызды жүз тиштүү таракка айландырат да, чачынын арасына катат. Карыялар менен бирге ачуу ичимдик даярдайт. Бул ичимдикти сегиз башка чейчөккө куюп, ажыдаарды күтүп отуруп калышат.

Ажыдаар аябай чоң болгондуктан, сегиз башы сегиз кыштакты кантагандай. Көздөрү канталап, абдан үрөйдү учура турган көрүнүшү бар эле. Ал сегизинчи небереге келе жаткан.

Ага даярдалган ичимдиктерди идиштерге куюшат. Жыланьдын сегиз башы ар бир чейчөктөгү ичимдиктен ичин, мас болуп калат. Суса-но ушуну күтүп жаткан эле. Кылышын чыгарып жыланьдын баштарын кесип, каардуу душмандын үстүнөн женишкө жетиштет.

Куси-Нада-Химе менен баш кошуп, чоң той еткөрүштөт. Алар баш кошкондо кыштактын жашоочуларынын бардыгы майрамдашат.



31-август

Сыйкырдуу флейта

Фин жомогу

Илгери-илгери жетим койчу бала болгон экен. Ал кой кайтарып жүрүп, күнүтө апасынын мазарына барып турчу. Бир күнү башын жерге салып ыйлап отурса, апасынын үнү углат. Ал:

— Ыйлаба, балам, айланана карасан үч флейта бар, алардын бириң чертсөн кусалыгын басылат, экинчисин черткенде күлкүн келет, үчүнчүсүндө бийлеп баштайсын, -дейт.

Апасы айткандай үч флейта таап алат. Бириңчисинде көңүлүк жай алса, музыканын шандуулугунан күле баштайды, үчүнчүсүндө тулку бою өзүнөн-өзү бийлеп кирет.

Ушундан кийин койчу бала флейталарын колунан түшүрбөй күндө чөртгү болот. Бир күнү падыша етүп баратып, флейтанын жагымдуу үнүн утат. Барып караса, койлордун баары бийлеп жатыптыр. Падышанын минген аты да бийлей баштайды. Падыша баланы сарайына алып келет. Падыша баланы отургуп алыш, жалгыз кызын коңшу мамлекеттин ханы күндүккө алып кеткендигин айтат. Андан жардам сурал, эгер кызымды куткарсан ғайылдың жарымын берем, -дейт.

Ал мамлекетке барса, кыз капаланып ыйлап жаткан экен. Жан-жөкөрлөр ырчы-чиорчуларды издел жүрүшкөн. Бала кыздын алдына барып, флейталарын ойноттады. Кыздын ыйы токтойт. Падыша буга таң калат.

Экинчи флейтасын ойногондо кыз каткырып күлө баштайды. Үчүнчү флейтасын черткенде сарайдагы элдин баары токтоно албай бийлеп киришет. Тынымсыз бийлей берип чарчаşканда, падыша элдин көзүнчө кызды көб берем деп сөз берет.

Кызды атасына алып барат. Кыз менен бала бири-бирине ашык болуп баш көшүштады. Бала кийинчөрээк падышалык такка отуруп, толгон байлыкка ээ болот. Бирок эн чон байлык катары үч флейтаны көзүнүн карегиндей сактачу экен.



Сентябрь



Сентябрь

- 1-сентябрь. Кызыктар чычкан менен мидия. Италия жомогу.
- 2-сентябрь. Чычкан менен мышык. Кыргыз жомогу.
- 3-сентябрь. Ақылдуу дыйкан. Орус жомогу.
- 4-сентябрь. Филиппок мектепке баргысы келет. Орус жомогу.
- 5-сентябрь. Алтын жамгыр. Япон жомогу.
- 6-сентябрь. Эр жүрөк айылдык жаш жигит. Норвегия жомогу.
- 7-сентябрь. Чыр шакирт. Венгр жомогу.
- 8-сентябрь. Жулия менен Катижа. Француз жомогу.
- 9-сентябрь. Янчо менен Яно. Венгр жомогу.
- 10-сентябрь. Аппак эчкинин кайгылуу окуясы. Француз жомогу.
- 11-сентябрь. Эки бир туугандын чатагы. Литва жомогу.
- 12-сентябрь. Карагайдын тобурчагы. Орус жомогу.
- 13-сентябрь. Бүркүт менен тооктор. Орус жомогу.
- 14-сентябрь. Сарандык муздак сууга түшүрт. Индус жомогу.
- 15-сентябрь. Булбул менен шумкарлар. Япон жомогу.
- 16-сентябрь. Хачиказуги. Япон жомогу.
- 17-сентябрь. Айды кармагысы келген эскимостор. Исландия жомогу.
- 18-сентябрь. Падыша менен шербет саткыч. Уйгур жомогу.
- 19-сентябрь. Данкуро менен Такуро. Япон жомогу.
- 20-сентябрь. Айбанаттардын чатагы. Чех жомогу.
- 21-сентябрь. Жигит акысын кантип алды? Өзбек жомогу.
- 22-сентябрь. Талаа чычканы менен үй чычканы. Грек жомогу.
- 23-сентябрь. Аюунун түшү. Азербайжан жомогу.
- 24-сентябрь. “Вызз, ондогу кыз”. Литва жомогу.
- 25-сентябрь. Коён, пил жана керик. Африка жомогу.
- 26-сентябрь. Бал аарылар менен жапайы аарылар. Монгол жомогу.
- 27-сентябрь. Булбул тууралуу жомок. Уйгур жомогу.
- 28-сентябрь. Ақыл, илим жана бакыт. Казак жомогу.
- 29-сентябрь. Түлкү кантип карышкырга тон тики? Орус жомогу.
- 30-сентябрь. Түлкү менен турна. Венгр жомогу.

●●●
1-сентябрь
●●●

Кызыктар чычкан менен мидия

Италия жомогу

Дениз жээгиндеги балыкчылардын кыштагында чычкан да өз күнүн көрүп жүрүптүр. Бул чычкан кудайдын эркеси эле, керели кечке каалаган нерсесин жейт, эч кимден коркпой ээн-эркин журот.

Бир күнү кечинде балыкчы менен аялы тамактанып отуруп, мидиянын этин аябай макташат. Чычкан ушундан кийин мидиянын этин жесем дегенде эки көзү төрт. Башка чычкандардын тилин албай мидиянын этин жеш үчүн, ашкана да бардык амалды кылым көрөт.

Бир күнү балыкчынын аялы мышыкты алып конокко кетет. Чычкан алар кетери менен мидия эти салынган себетке барат да:

- Эй, ким бар бол жерде? – деп мидиянын кабыгынын ичин карайт.
- Мен бармын, -дейт мидия.
- Кабыгыңды ач, таанышалы.
- Жок, мен тааныбагандар менен сүйлөшпөйм.
- Кааласаң сени денизге алып барам, -дейт чычкан.

Мидия аябай сүйүнүп кетип:

– Чындал эле алып барасыңбы? Эгер алып барсан, мен сага толтура белек берем.

Мидия кабыгынын ичинен кыймылдай баштаганда чычкан чыдабай кетип кармап алайын деп жуткунат. Мидия кабыгын жаба коёт. Кызык тарабы чычкандын мурду анын ичинде калат. Мидия алдамчы чычкандын мурунун кечке чейин чыгарбай коёт. Балыкчынын аялы үйгө келгенде гана мидия чычкандын мурунун бошоткон экен.



2-сентябрь



ЧЫЧКАН МЕНЕН МЫШЫК

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери өткон бир убакта алгырлыгына сөз жетпес таргыл мышык болуптур. Мезгил өтүп, ал таргыл мышык да күч - кубаттан кетет, көзү жакшы көрбөйт. Ал буга аябай капа болот. Эмне кылаарын билбей ойго батат. Өзүнүн таш боор, мыкаачы кездерин эстеп, жини келип, анан кайра өзүн-өзү соорото баштайт. Эми чычкан менен сүйлөшөйүн деген чечимге келет. Таргыл мышык келип:

— Чыке! Аз айып, көп күнөөм болсо кечирип кой. Мен карыдым. Тынч жашаганды самайм. Көптөн-көп өтүнөөрүм такыр кек санаашпайлыш. Мен мындан ары карай силерге тийбегенге ант берейин. Уу жалап берейин. Мени өтө жакын адамыңар катарында санагыла, итке айтып, тукора көрбөгуло. Силер менин астыман үч жолу чубап өткүлө, силерге такыр тийбеймин. Мага ишенип койгула, -деп жалооруйт. Жалдырап, жашып да кетет.

Таргыл мышыктын ыйламсырап айткан сөзүнө, берген убадасына бечара чычкандар ишенишет. Күнүтө убада боонча катар катар тизилишип, мышыктын алдынан чуркап өтүп, анын көңүлүн ыраазы кыльшат.

Таргыл мышык көзүн жумуп, комдонуп отуруп, өтө сабырдуулук менен чычкандардын баарын алдынан өткөрөт. Бирок эң аяккысын акырын жеп көт. Ошентип карыган шайтан күнүнө үчтөн чычкан жеп, өзүнүн талкан амалына ыраазы.

Бир күнү чычкандардын жалпы жыйналышы болот. Ошондо алардын эстүү башчысы мындай дейт:

— Биздин тукум күндөн күнгө азайып баратат. Таргыл мышык бизге убада бергени менен өзүнүн билгенин жасап жатса керек, бул абалга чыдан турганга мүмкүн эмес. Эми экөөбүз баарысын чубатып өткөрөбүз. Биз андан жазгырып, ийинге кире качабыз. Ошентип мышыктын абиририн кетирили, таргыл мышык ачкадан өзөрүп өлсүн, -дейт.

Чубап баратып, бир шылуун чычкан мышыктын көзүнө күм чачып өтөт. Мышык карай албай отуруп калат. Акыры ачкалыктан өлөт. А чычкандар болсо тынч жашап калышат.



3-сентябрь



Ақылдуу дыйкан

Орус жомогу

Падыша кыштакты айланып жүрүп, арык казган дыйканга жолугат.
Ага кайрылып:

— Акчаны көп табасыңбы? -деп сурайт.

— Мага жете турганчалык табам, улуу падышам,— деп жооп берет, дыйкан.
— Канча?
— Карыздарымдан кутулам. Кийинки жылга бир бөлүгүн калтырам. Күнүгө
бир кесе ысык тамак жейм.

Падыша катардагы дыйкандын акчаны бир канча багытта пайдаланганына
таныркап:

— Акчаны кантип болуштуросун? -деп сурайт.
— Атамды карайм, бул эски карыздарымды төлөгенүм. Уулумдун келечегине
кам көрүп, окутамын. Андан тышкary капустадан ысык тамак жасайбыз, ал да
тамактардын катарына кошулат. Менин жашоом ушинтип өтөт, улуу падышам,
-деп жооп берет дыйкан.

Падыша анын берген жоопторуна ыраазы болот.

Сарайга барып дыйкандын айткандарын табышмак катары билермандарына
айтат. Бирок эч кимиси анын жообун таба албайт. Акырында бир жаш аскер
жоопту туура табат. Падыша аны аскер башчылыкка көтерөт.

Ал эми дыйканга эмне болду экен? Ал мурункудай эле жерин иштетип, жа-
шоосун өткөзүүдө. Атасына, баласына кам көрөт. Эң негизгиси, дыйкандын
маанайы дайыма жарык.



4-сентябрь



ФИЛИПОК МЕКТЕПКЕ БАРГЫСЫ КЕЛЕТ

Орус жомогу

Илгери өткөн заманда Филипок деген бала болгон экен. Күнүге агасы Костя менен мектепке баргысы келет, бирок ага апасы уруксат бербейт.

— Мектепке барғанга жашың али жете элек, -дейт ал.

Атасы күндө әртең менен талаага иштегени барат, апасы болсо агасын мектепке жибергенден кийин, өзү да ишке жөнөйт. Ал эми Филипок соң энеси менен үйдө калат, зеригет.

Кыштын бир күнү үйдөгүлөрдүн баары кеткендөн кийин Филипок зериге баштады. Соң энеси мештин түбүндө уктап калганда үйдөн качып чыгып, мектепке жөнөдү. Мектепке кайсы жол менен бара турганын да билчү. Иттерден гана коркчу. Үйүнө жакын иттер аны тааныгандыктан үрүшкөн жок, узап кеткендөн кийин чоочун иттер аны көргөндө үрүп жатты. Бир маалда алдынан бир адам:

— Кайда барагасын, чечек?-деп сурап калды.

Ал адам менен баарлашып атканда, корккон иттерден өтүп, мектепке жетип алды.

Мектепке баарын барды. Мугалим мени кабыл алабы же жокпу деп кире албай мектептин оозунда турду. Бирок кайра үйгө кайтпастан класстын ичине кириүүгө болгон өжөрлүгү да бар эле. Ошентип отуруп бир класска кирип барды. Мугалим тактада бир нерселер айтып жаткан жеринен Филипокту көрүп, суроолуу карап туруп калат:

— Сен кимсин?

— Ал Филипок— Костянын ииниси, -деп балдар чурулдап ийишти.

— Эмне кылып жүрөсүн, Филипок?

— Менин дагы окуп жазгым келет. Мен байкемден тамгаларды үйрөндүм. Бирок дагы коп окутум, үйрөнгүм келет.

— Демек, сен тамгаларды тааныйсыңыбы. Сенин атына колдонулган тыбыштарды айта аласыңыбы? -дейт мугалим.

— Ф И Л И П О К .



— Азаматсын. Апаң менен эртең сүйлөшөйүн. Сени да мектепке жөнөтсүн!
Сен абдан ақылдуу бала экенсин!

Филипок ошол күндөн баштап Костя менен мектепке бара баштады. Кыска убакыттын ичинде Костядай, жада калса, андан да жакшы окуп калыптыр.

Анткени Филипоктун окуйм деген каалоосу абдан күчтүү эле.



5-сентябрь



АЛТЫН ЖАМГЫР

Япон жомогу

Алыстагы бир аралда жашы улгайып калган, ашыкча мал-мүлкү жок адам жашачу. Маңдай тери менен тапкандарын ичип-жеп күн өткөрчү. Бир күн борборго соода кылганы барат. Базардан бир жагы кертилип калган табакты арзан сатып алат да, үйүнө келет. Аны мончонун төбөсүндөгү тешигин бүтөө үчүн керектемек. Ал жерге идишти көмкөрөсүнөн кооп, тешикти жаап коет.

Түнү ал киши түш көрөт. Түшүндө асмандан алтын жаап жаткан болот.

Эртеси бакчада иштеп жатып, түшүндө көргөн алтындарды эстейт. Бир маалда кетмени бир нерсеге такалганын байкайт. Таш деп ойлоп караса, бир кумара толтура алтын чыгат.

Түшүмдөгү алтындар мага асмандан түштү эле, булар жерден табылды, демек, мага тиешелүү эмес деп, кумараны алтындары менен ордуна көөмп салат. Аны көрүп калган коншусу таң калат.

Дыйкан үйүнө кеткенде коншусу жерли казып, кумаранын ичин караса толтура жылан чыгат. Коркун, кумараны кайра жаап коёт. Коншусу аттайын ушундай күлдү деп кек сактап калат. Буга бир кызыкты көрсөтөйүн дейт да, кумараны алып, дыйкандын тешикти жапкан тепшиси менен алмаштырып коёт.

Карыя мончодо жуунуп жатып мончонун чокусундагы тешиктен куюлуп түшкөн алтындарды таап алат. Карыя аябай сүйүнүп, мен түшүмдө асмандан жааган алтындар ушуулар, өткөндөгү менини эмес болчу деп үйүнө альп барат. Алтындарды керегине жаратып, бардарчылыкта, бакубат жашап калыптыр.

❀❀❀
6-сентябрь
❀❀❀

Эр жүрөк айылдық жаш жигит

Норвегия жомогу

Aйылдын четинdegи талаада дыйканчылық кылган адамдардын көңүлү чөгүнкү эле. Бул адамдардын ата-бабалары суу перисин кана кылган-дыктары үчүн бул үйде эч качан Ноел түнү өтпөй калыптыр. Ошол күндөн тартып, бул үй-бүлө Ноел түнүн сыртта откорушчү.

Бир күнү дыйканчылыкка жардам кылуу учун, жаш жигитти жалдашат. Ал коркпос, эр жүрөк экен. Ноел түнү үй ээлери талаага баратышса, ал мага эчтеке болбойт, -деп үйде калып калат. Алар кеткен сон бир аз коркот. Бирок шкафтын ичине кирип алат. Туура кылган экен, анткени көп өтпөй сырттан үндер угутлат. Эшик ачылып, эргежелдер кирип келет.

Алар столго отурушуп, алып келген сумкаларынан бир нерселерди алып чыгышат. Алтын-күмүштөн жасалган идиштерди чыгарып тамактанышып, чер жаза башташат.

Кээде бир эки киши сыртка чыгып, кайра кирет. Бири-бирине “дагы жарык кире элек” деп айтышат.

Жаш жигит эргежелдердин жарыктан корко тургандыгын түшүнөт. Шкафтан чыга калып, кыйкыра баштайт:

– Жарык кирди, күн чыкты, бул жерде калып калдынар!

Эргежелдер ар кимиси ар жакка качышат. Алып келген буюмдарын алганга үлгүрбөй калышат. Эртең менен кожоюну келгенде окуяны төкпөй-чачпай айттып берет. Дыйкан эргежелдерден кутулганына сүйүнөт.

Мындан кийин Ноел түнүн үйүндо тосо алат. Эргежелдер алып келген алтын жана күмүш идиштерди жаш жигит үйлөнгөндө энчилеп беришет.

Ал да өз алдынча жер алып, дыйканчылык менен бакубат өмүр сүргөн экен.



7-сентябрь



Чыр шакирт

Венгр жомогу

Бир тикмечинин шакирти чыр, жумурткадан кыр чыгарган адам экен. Ал аз келгесип, жашоосуна да нааразы эле.

Күн аябай ысыган кезде:

– Ушундай да ысыбы, эсим ооп калса эмне болот? Жок дегенде кичине жел же шамал болсо, -дейт. Ошентип айтып бүтөөр менен шамал башталат. Ал ошол күнү агасына бармак эле. Жолго чыгаарда шамалды жактырбайт.

– Ушундай шамалда кантип эшикке чыгам? Суук сөөгүмө етөт го.

Ошол маалда шамал бычак менен кескендей токтойт да, күн чыгып, жылый баштайт. Ал жолго чыгып токойго чейин барат, ал жерде бир аз дем алайын деп, дуб дарагынын түбүнө барып:

– Курсагым ачты, ачка болгондо адамдын уйкусу да качып кетет экен, -деп отуруп калат.


Так ошол маалда бутунун астында дарбыз турганын көрөт. Чөнтөгүнөн макисин чыгарып, дарбызды кесип жейт. Дарактын түбүнө чалкалап эс алыш жа-тып калат. Өзүнчө ойго батып:

– Бул дүйнө абдан эле кызыктай. Ушул дардайган дарактын ар кайсы жеринен саландап турган шагынын кичинекейлигин карагыла. Ал эми дарбыздын чондугун кара да сабагынын ичкелигигин карагыла. Ушундай да дүнүйө болобу...

Дал ошол мезгилде дуб дарагынын шагы түшүп, мурдунан кан кетет. Мурдунун ооруганына карабастан сүйүнө түшөт, ушундай кичинекей нерсе каттуу сыздатса, дарбыз башымга түшсө эмне болот эле?

Ошол күндөн баштап, болоор-болбос нерсеге башын ооруптай калган экен.





●●●
8-сентябрь
●●●

Жулия менен Катижа

Француз жомогу

Жулиянин апасы жаш куракта эле кайтыш болгондуктан, ал атасы менен жалгыз калат. Белгилүү убакыттан кийин атасы кыштактагы сулуу, бирок тажаал аялга үйлөнөт. Бул аялдын мурунку күйөөсүнөн өзүнө окшош тажаал Катижа аттуу кызы бар экен.

Катижанын апасы Жулияга орой мамиле кылчу. Кечке Катижа эшикте ойносо, Жулия бакчада иштечү. Түштөн кийин үй иштерин жасайт. Жайында бакчага, кышында сарайга уктачу. Атасы кызын аяганы менен, кийлигише алчу эмес.

Бир күнү тамактан кийин Жулия кайра эле идиштерди жууп бакчага чыгат. Асманда толгон айдын жарыгында бакчанын көрүнүшү абдан кооз экен. Жарык Жулиянын абдан кубандырат. Кудуктун жанынан өтүп баратып суудан кичинекей кызды кучактап отурган аялды көрөт. Аял Жулиядан кызынын чачын тараап беринин суранат. Жулия кыздын чачтарын колу менен сылап тараап берет.

Кыздын апасы:

— Сен абдан жакшы кызысын! Мындан кийин сен сүйлөгөн сайын оозунан алтын чыгып турсун! -деп бата берет.

— Чындан эле ошол күндөн баштап Жулия сүйлөгөн сайын оозунан алтын чыгып турат.

Өгөй энеси Жулиянын мындай абалын көрө албай, өз кызын да кудукка жиберет. Бирок Катижа сабырыз, мүнөзү катаал кыз эле. Ага да кызынын чачын тараа дегенде кыздын чачын жулмалап, ачыштырып тарайт.

Анда кыздын энеси Катижага:

Сен начар кызысын! Мындан кийин сен сүйлөгөн сайын оозунан таш ыргып турсун, анткени сен ошого ылайыксын, - деп бата берет. Катижа апасы менен кыштактан коччү мажбурдугунда калат. Жулия болсо атасы менен бактылуу жашап калат.



9-сентябрь



Янчо менен Яно

Венгр жомогу

Янчо жетим бала эле, ошондуктан жаштайынан өз камын көрүп иштей баштайт. Кыштактагы чайканачы Янчону шакирт кылып алат. Янчо чайканадан тышкary анын үйүндөгү иштерди да аткарат. Бир күндүк акысына үч жумуртка, анан бир кесим нан гана берчү. Андан тышкary жылына бир жолу башкалардын эски кийимин жана бут кийим алып берет.

Янчонун Яно деген эң жакын досу бар эле. Ал Янчонун кожоюнун ач көздүгүнө жана ырайымсыздыгына ачууланып, Яного:

– Бул ишти таштагының! Бул адам сага жакшылык кылбайт! -деп дайыма айттып жүрчү.

Янчо бир күнү тажаганынан жумушка барбай коёт. Кийинки күнү Янону из-деп келет. Чайкананы тазалоо, отту жагуу кандай машакаттуу иш экендигин түшүнөт. Янчо таптакыр макул болбой койгондуктан, кыштактын казысына барып шакирттин жамандап кирет:

– Биз бул бала менен макулдашкан элек. Менин жанымда шакирт катары иштеп аткан. Мен бир жылдан бери аны багып жүрөм. Кийим сатып берем, андан тышкary күндө курсагын тойгузам,- деп санап кирет. Эгерде күндө жеген үч жумурткасын чогултсам минден ашмак. Ал жумурткаларды тоокко бастырсам канча тоогум болоор эле!

Янчо ага карши өз оюн билдирийн десе, казы аны уга тургандай түрү жок. Ошол маалда Яно чөнтөгүндөгү бир ууч бышкан буурчакты жерге чачып жиберет.

Аны байкап калган казы:

– Уулум, сен эмне кылып жатасын, бышкан буурчак өнбөйт да? -дейт.

– Сууга бышкан жумурткадан балапан чыкканына караганда, бышкан буурчактан да өнсө керек деп ойлон жатам, -дейт.

Казы Янонун бул мыскылын туура кабылдап, Янчонун кадамы туура болгон деген чечим чыгарган экен.



10-сентябрь



Аппак эчкинин кайгылуу окуясы

Француз жомогу

Бир күнү “кардай аппак” деп аталган эчкини ээси бакчасына аркандалап коёт. Анда эчки:

– Улуу төрөм, мени бош кой, тоолорго кетким келет, -дейт. Ээси:
– Сен келесоосунбу мени таштап тоого кеткидей! Кааласаң, арканды дагы узартайын. Анда эчки:

– Жок, аркан маселе эмес, мен аркандан тантакыр бошонуп, тоолорго барып, оюн салып секиргим келет, -деп жооп берет. Ээси анын дымагын басандаткысы келип:

– Сен бул дүйнөдөн кабарың жок. Ач карышкырлар сендейлерди качан көзгө илинээр экен деп андып отурат. Откөндө качып кеткен кызыл эчкинин таң аткыча карышкыр менен алышып атып, акыры ага жем болгонун унуттуңбۇ?

– Кызыл эчкинин өлүмүн унугткан жокмун, бирок кандай болсо да мен тоолорго барып, эркин жүргүм келип жатат.

– Болбойт! -дейт кожоону.

Бир күнү аппак эчки терезеден секирип чыгат да, тоону көздөй качып кетет. Тоолордугу бак-дарактар аппак эчкинин сулуулугуна таң калышат. Дарактардын бутактары таазим эткендей ийилет. Чычырканактын мөмөлөрү “мени же, мени же” дегенсийт. Көздүн жоосун алган гүлдөр, кызгалдактардын арасында моокуму канганча секирип ойнойт. Тоонун таза абасынан кере-кере дем алып, тунук сууларынан жутат. Кечке жуук кара булут каптап, шамал башталат. Үй-лөрүнө кайткан малдардын мөюнундагы шынгырактары угулат. Бийикте каалгып учкан бүркүт жүрөт. Бир маалда:

– Ууу..., -деп карышкырдын улуганы угулат. Аппак эчки:
– Кыштакка кетсембى? -деген оюнан дароо баш тартат. Мындан ары туткунга түшкөн немедей болуп жашай албайм!

Карышкыр улам жакындан отуруп анын жанына келип калат. Эчкини басып калууга даяр түрү бар. Эчки чыйралып, мүйүзү менен тап бере баштайт. Болгон күчүн колдонуп, жыйырма жолу карышкырга тап берип, жанына жолотпойт. Акыры алы кетип чарчай баштайт. Аппак эчки:



– Батыраак таң атса. Мен да кызыл эчкідей таң атканча каршылық көрсөтүп атып өлемүн,- деп тиринет.

Таң атып, күн чыкты. Ак эчкинин дарманы кетип, каршылық көрсөтө албай калат.

Ал эркиндикти биринчи орунга койгон жандык болгон экен.



11-сентябрь



Эки бир туугандын чатагы

Литва жомогу

Илгери эки бир тууган жашаган экен. Бирөөсү - жакыр, экинчиси - бай.

Бир күнү жакыры байга барып:

– Жардам бер, тууганым. Ўйде балдарга бир сындырым нан да калган жок.

Бай агасы макул болуп, өлөйүн деп жаткан уюн берет да:

– Эти сеники, териси меники, -дейт. Иниси үйүнө уйду алып барып, сойгусу келбей жакшылап бағып, айыктырып алат.

Натыйжада уйдун сүтү нан менен кошо балдарына азық болот.

Агасы угуп калып, инисине ичи тарып:

– Уйдун терисин алып келбейсінбі, -деп кекетет.

– Мен сага өлбөгөн уйдун терисин кантит берем? Ўй өлгөн жок, -деп жооп берет иниси.

– Мен билбейм, бас, казыга барады, -деп экөө казыга барышат.

Казы экөөнү тен угуп, бир чечимге келе албай, силерге үч суроо узатам, ким жооп берсе уй ошонуку, -дейт.

– Дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне?

– Бал.

– Уйку.

– Эң чарчаганды билбegen адам ким?

– Эң көп әмтектенген адам.

– Кызганаача адам, ал кызганычтыктан уктай да албайт.

Эки суроонун тен жообун иниси туура айтат.

– Дүйнөдө эң жолсуз адам ким?



- Менмин, уюмду алдырып ийдим.
- Инисине тери эмес, саан уй бергенин тана албаган адам жолсуз, -деп жооп берет иниси.

Казы инисинин айткандарын туура көрүп, уйду ошондо калтырган экен.



12-сентябрь



Карагайдын тобурчагы

Орус жомогу

Илгери эки бир тууган жашаган экен. Улуусу соода кылып бардар турса, инисинин колунда жок жакыр турчу экен. Улуусу кыштактан арзан баада мал-мүлк топтолп, Москвага алып барып сатчу. Ошентип өзүнүн аймагында таанылган бай боло баштыйт.

Бир күнү бай чочколорду базарга алып барып сата албай, кайтып келе жатса алдынан жакыр тууган чыгып:

- Соода кандай?-дейт.
- Начар.
- Эмнеге?
- Бүгүн чочкого кардар жок экен.
- Анда эмнеге кардар көп экен?

Бай чарчанкы, жактырбаган кыязда:

– Элдин баары карагайдын тобурчагын сурап жатты, ал менде жок эле да, -деп жооп берди.

Иниси үйүнө барып, аялны:

– Москвада карагайдын тобурчагына талап көп экен, топтолп сатып келели, -дейт. Экөелеп күндөр бою мол тобурчак топтошот.

Арабага жүктөп, Москвага барышса, эч ким карап да койбойт.

Ошол маалда шаар башчысы карапайым адамдын кийимин кийип, элди арап-лап, базарда жургөн болот.

– Карагайдын тобурчагын эл алат -деп сага ким айтты эле? -дейт шаар башчы. Анда ал:

– Агам айткан, ал дайыма Москвага келип, мал сатып кетет, таанымал адам, -деп жооп берет.





Шаар башчы ал соодагерди таанычу, эки жүздүү экенин да билчү экен. Кедейге карап:

— Сен ойлонбо, ким келсе да, ар бир тобурчакты бир күмүш акчага саткынын, -дейт.

Шаар башчысы сарайына барып:

— Мага бүгүн ар биринер бирден тобурчак алыш келгиле! -дейт.

Сарайдагы кызматчылар, аскер адамдары базарга чуркашат.

Кедейдин арабасынын жанында кезек болуп кетет. Кечке чейин бир араба тобурчак түгөнөт. Жакыр адам бир сандык акча менен үйүнө кайтат.

Агасы элден бардык акчасына тобурчак сатып алат. Ондогон арабага жүктөп, Москвага сапар алат. Бирок тобурчакты караган киши жок.

Ошентип соодасы жүрүшпөй, ал тургай байлыгынан да кол жууп, текеберчиликтин жазасын ушинтип тартат.



13-сентябрь

Бүркүт менен тооктор

Орус жомогу

Жаз күнүнүн биринде бала короздор кыйкырганды үйрөнүп, өрдөк-төр сууда сүзүп жүргөн чагы. Үч тоок тооккананын кырындагы таранчы менен сүйлөшүп калышат.

Таранчы:

— Менин бийик-бийик учканымды билесиңер. Бирок бүркүттүн учканын көрө элексиндер, ал силерге көрүнбөйт дагы, -дейт. Өмүрүндө бүркүт корбөгөн тооктор таң калышат. Алардын бири:

— Мен да бүркүттөй уча алсам, -деп кыялданып коёт.

Экинчиси:

— Мен бүркүт болсом, булуттардын үстүнөн да уча алат злем. Үчүнчүсү болсо:

— Өкүнүчтүүсү, мен эч бүркүт көргөн эмесмин, -дейт.

Дал ошол маалда тоокканага бир нерсе конот. Калдур-кулдур боло түшөт.

Таранчы бүркүт конгонун байкап, тоокторго кабарлайт.

— Атагы чыккан күш ушулбу? -дейт биринчи тоок.

— Ушуну да мактайсыңарбы? -дейт экинчиси.

— Анын да биздикиндей эле эки канаты, эки буту бар экен, -дейт үчүнчү тоок.

Бир маалда бүркүт аткан октой асманга тик учуп көздөн кайым болот. Тооктор оозун ачкан бойдан кала беришет.



14-сентябрь



Сарандык муздак сууга түшүрөт

Индус жомогу

Дениз жээгинде абдан бай адам жашаган экен. Бай болгонуна карабастан кичинекей бир нерсе сатып алса да, кечке соодалашып, аябай арзандып алчу.

Бир күнү жангак жегиси келип, базарга барат.

— Уч тыйын, -дейт сатуучу.

— Эки тыйынга бересинби?

— Бул эн арзан баа, -деген жоопту алат.

Ары жакта майдараак жангакты бир тыйындан саткан адамга барып, бекерге алгысы келет.

Сатуучу:

— Дениздин жээгиндеги бактан барып терип ал, мен бере албайм, -дейт.

Сарап сүйүнүп кетет. Ал жакка барып, жангак дарагына чыгат. Эң башындағы жангакты көрүп калат. Бир маалда буту тайып, жыгылганы калат.

Кантип ылдый түшөөрүн билбей өтүп бара жаткан жолоочуга:

— Жолоочу. Мени куткар. Сага он тыйын берем, -дейт.

Ал пилин дарактын тубұнө жакындастып, сарап байды кармап түшүрүгө аракет кылып атканда пил басып кетет. Жолоочу саранды, сарап жангакты кармап туруп калышат.

— Жангакты көө бербе, мен сага мин тыйын берем, -дейт жолоочу саранга.

Сарап базардан миң тыйынга беш жүз жангак алаарын эсептеп чыгат да, анда мен эмнеге бир жангакты кармап турал? -деп, бутакты көө берет. Экөө тен сууга кулайт.

Сарап ошентип жангактан, акчадан да кур калып, муздак сууга түшүп шалбырап кала берген экен.

•••
15-сентябрь
•••

Булбұл менен шумкарлар

Япон жомогу

Aйтыла келген уламыштарға караганда булбұл да шумкарлардын катарына кошуулуптүр. Ал кандайча болгондугун тыңшап турғула. Илгери шумкарлар шаан-шөкөт үюштуруп калышат. Дастроңкоң тамак-аш суусундуктун баарын коюшуп, көңүл ачышат. Булбұл мени да кошуп алғыла, -дейт.

Шумкарлар:

— Бизге кошууу үчүн донузду өлтүрүшүн керек, -деген шартты коюшат.

Булбұл токойдо донуз издең жүрүп, дарыянын жээгинен жолуктурат.

Булбұл шыр барып эле анын кулагына кирип кетет.

Ал чыдай албай өзүн аска зоого ургулап жатып, жан берет. Булбұл анын кулагынан чыгып, шумкарларга кабарлайт. Шумкарлар келип караса, чындан эле донуз жаткан болот. Ошентип шумкарлар аны өз катарапарына кошуп алышат.

•••
16-сентябрь
•••

Хачиказуги

Япон жомогу

Kавачи мамлекетинде бир бардар адам жашаган экен, анын бир гана арманы баласынын жоктугу болчу.

Жылдар өтүп, бир кыздуу болушат. Бирок бебек төрөлгөндө эле башиңда кумара кийилүү болот. Ата-энеси кызынын жүзүн көрө алышпайт. Ошентсе да кыздуу болгондоруна кубанышат. Кызга ат койгондо айылдагы кадырлуу адамдар ақылдашып, кумарачы маанисин түшүндүргөн Хачиказуги деген ат беришет.

Кыз он үч жашка чыкканда энеси кайтыш болот. Атасы башка бирөөгө үйлөнёт. Өгөй эне кызга күн көргөзбөгөндүктөн, ал бир күнү дарыяга барып, өзүн таштайт.



Кумарага толгон аба кызды куткарып калат. Балыкчылар аны таап альшып, падышага жеткиришет. Кыздын башынан кумара чыкпайт.

Падыша кызды сарайга кызматка алат. Падышанын торт уулунан үчөө үй-лөнгөн, төртүнчүсү бойдок экен.

Ал Хачиказуиге ашык болот. Экөө сарайдан качууну пландайт.

Танга жуук Хачиказути даярданып, падышанын уулун күтүп отурганда, башындагы кумара сынып кетет. Ошол маалда караңғы болгонуна карабастан айланага нур чачырайт. Тиштери мончок тизгендей тегиз. Кумаранын ичинен алмаз, бриллианттар чыгат. Булардын баары көк асмандин жакыр кызга берген белеги эле.

Экөө падышага барып, баш кошо тургандыктарын билдиришет. Падыша мындей сулуу жана бай кыз менен баласынын баш кошушуна каршы чыкпайт.

❀❀❀
17-сентябрь
❀❀❀

Айды кармагысы келген эскимостор

Исландия жомогу

Бул окуянын күбөлөрү Исландияда жашаган эскимостор болуп саналат. Ай толгон мезгилде бир эскимос балык уулап жатып, асмандагы айды карап:

“Тоонун башына чыгып айды кармап, кыштакка алып барсам, кандай сонун болоор эле. Баарыбыздын шам чырактарбызы түгөнсө да эч коркпос элек. Шам чырактардын ордуна асмандагы айды колдонмокпуз” -деп ойлонот.

Жаш эскимос абдан ак көнүл эле. Ал кыялдана баштайт. “Баарыбыз чогулуп, чоң үй курсак, анын үстүнө айды кооп койсок, кандай сонун болот”. Ошентип кыштакка барып, айылдагы бардык балдарды топтол:

– Тезирээк жүргүлө, ай бизге айбай жакын келип калыптыр, айылдын четин-деги тоого чыксак эле кармап алабыз, -деп сүйүнчүлөп жүрдү.

Балдар жарышып, бири-бирин кууп, тоонун башына чыгышып, колдорун сошшту. Бирок айга жете альшкан жок. Айрымдары таштын үстүнө чыгып, секирип жатты. Курдаштардын бири:

– Балдар, таптым! Тетиги тоого чыксак жетебиз, ал айга жакыныраак экен. Жүргүлө, -деп астыга түшүп жөнөп калды. Төмөнгө кыялап түшүп, бийик тоо-

го тыным алып отуруп, арандан зорго чыгып барышты. Бирок үмүттөрү акталған жок. Ай дале абдан алыста эле. Колдорун сербендетип сунушту, секиришти, ары бери чуркашты, эч майнап чыкпады.

Ошентип отуруп, бир канча чокунун башына чыгышты, бирок айга жете алышкан жок.

Акырында биз жакындаган сайн ай бизден коркуп алыстап жатат. Ага ырдап берсек, бизге жакындайт деген чечимге келишти. Баары чогулушуп, ырдан башташты:

“Сулуу ай, жаныбызга келгинин, кубанычка баталы.

Дасторконду жаялы, таттуу нандан алалы.”

Айдын аларга жакындайын деген түрү жок. Балдар түздүккө түшсө, ай тоонун башына чыга калат, алар тоого чыкса асманга көкөлөйт.

Айды кармайбыз деп, кечке чуркап жүрүп чарчаган балдар кыштакка кайтышты. Баланын демилгеси менен чоң үй курабыз деген ойлорунан баш тартышты. Эскимостор ошондон бери чакан-чакан үйлөрдү курушуп, балыктын майынан жарык кылуучу шам чырак жасашып, күн көрүшүп келишиүүде.

Алардын айды кармай албай калганы абдан жакшы болуптур. Анткени ай баарыбызга керек да. Кандай дейсинер, балдар?



18-сентябрь



Падыша менен шербет саткыч

Уйгур жомогу

Шаардын чет жакасында жашаган адам шербет сатып, эптеп күн өткөрчү. Ал адамдын башкаларда жок бир нерсеси бар эле. Ал-анын аялы. Ал аймакта андан сулуу эч ким жок. Аймактагы аялдардын эң сулусу деп эл оозунда айтыла турган.

Алар жакыр жашагандыгына карабастан, бири-биринин көңүлүн калтырбай абдан ынтымактуу эле. Шатман маанайда өмүр сүрүшчү.

Бир күнү аял бақчаны сутарып атса, падышанын жан-жөкөрлөрү аны көрүп калышат, айран калышып, анын сулуулугуна суктансышат. Падышага барышып:

— “Бул аймакта бир кедейдин айдай сулуу, күнден жарагандай татына аялы бар экен. Ал сулуу аялга сиз гана ылайыксыз. Алып келели, -дешет. Падыша

бул кабарды укканда абдан чыдамы кетет:

– Тез арада ал аялды алып келгиле! -деп буйрук берет. Алып келишкенде анын сулуулугуна суктанып, ага ашык болот.

Ошентип, кедейдин аялын тартып алат. Аял падышанын бул кылышы үчүн жектеп, эртеден кечке чейин бакчадан чыкпай, эшикти тиктеп отура берет. Падыша анын көнүлүн ачуу үчүн оюндарды уюштурат, дасторконду жайнатат, бирок аялдын кабагы ачылбайт, эч нерсеге маани бербейт.

Шербет саткан күйөөсү аялын күтөт. Бир күнү чыдабай, аялымды көрүп калаармын, -деп сарайга барат. Сарайга жеткенде:

– Шербет, шербет сатам, алтыла! -деп кыйкыра баштайт.

Аял жолдошунун үнүнөн таанып, терезеге чуркап барат, жолдошуна күлүм-сүрөгөндө сарайдын бөлмөсүнө нур чачырай түшөт. Бул окуяны уккан падыша шербетчини чакыртат. Аны менен кийимин алмаштырат да, колундагы шербетти алып: Аял отурган бөлменүн тушуна келип:

– Шербет, шербет!, Шербет сатам, алгыла! -деп кыйкырат.

Аял анын падыша экендигин билип, желдеттерге шербет саткан адамды бул жерден кууп жибергиле, -дейт.

– Мен падышаңын, көй бергиле, эмне кылып жатасыңар? -дегенине кара-бай желдеттери аны ур токмокко алып, кууп жиберишет.

Аял падышанын кийимин кийген жолдошун тактыга отургузат. Калк падышанын сулуу аялды алгандан кийин абдан жакшыргандыгын, элге кам көрүп, мээрими артканын сез кылышат. Ошентип, шербет саткыч менен аялы мамлекетти башкарышып, бактылуу өмүр сүрүп калышкан экен.

—
19-сентябрь
—

Данкуро менен Такуро

Япон жомогу

Илгери Данкуро менен Такуро аттуу эки бир тууган жашаган экен. Данкуро улуусу. Ал абдан бай, бирок акылы жок экен. Кичүүсү Такуро жакыр жашаганы менен абдан акылдуу эле.

Бир күнү Такуро үйүндө отуруп чай ичкенге суу кайнатат. Суу кайнап таша баштаганда, аны алыш тактанын үстүнүү коёт. Дал ошол маалда Данкуро кирип келет. Ал тактайтын үстүндө кайнап жаткан сууну көрөт.

– Сенин ушундай сыйкырдуу чайнегиң барбы? Суу өзүнөн өзү эле кайнап жатат го?

– Ооба, от жакпай эле чайнекке суу күярың менен өзү кайнап чыгат. Сыйкырдуу чайнек, бирок, абдан кымбат, -дейт.

– Мага сат, канча десен берем, -дейт Данкуро.

Такуро чайнекти эки алтынга сатат.

Данкуро үйүнө алыш барып, аялына мактанаат. Чайнекти жууп, ичине суу толтуруп, столдун үстүнүү коёт. Бирок суу кайнабайт. Данкуро ачуусу келип, бир тууганыкына барат. Такуро эмне кылганын сурагандан кийин:

– Сен муун аябай кырып тазалаганда сыйкыры жоголуп кетиптири. Сага аны тазалаба деп айтсам болмок экен, -дейт.

Такуро дагы бир жолу атынын кыгынын арасына эки алтын таштап коёт. Данкуро аттардын кыгынан алтын көрүп, демек, Такуронун аты алтын чычат экен, -деп ойлойт. Инисине жабышып атып, акыры атты он алтынга сатып алат.

Үйүнө баратып, мен алтын чычкан ат менен он алтынды заматта эле табам, -деп кыялданат.

Үйүнө барып, ат үчүн жаңы акыр даярдашат. Мыкты шарт түзүшөт. Атка чөп-жемден жедирин, алтын чычышын күтөт. Бирок күткөнү орундалбайт. Ал аттын кыгы башка аттардыкынан эч айырмасы жок экен.

Ачууланып бир тууганына барат: Такуро аны уккандан кийин:

– Сен тактайдан ат сарай куруултурсун. Бул атка топурактан эле керек болчу. Бир эле жолу тактайдан жасалган ат сарайда калса, сыйкыры жаңып кетет. Кандай акмаксың! Күнүгө алтын чычкан атымды бузудун! -деп өзүн күнөөлөйт. Данкуро өзүн күнөөлүү сезип, үн катпай жолуна түшөт.

20-сентябрь



Айбанаттардын чатагы

Чех жомогу

Тынч жашап жаткан айбанаттардын арасында бир күнү коогалаң чыгат. Ким күчтүү, ким кимден жогору экендигин чече алышпай урушуп жатыштыр. Ат:

– Маселени талашып-тартышпастан эле чечели, калыс дайындайлы, менин оюмча ага адам баласы ылайык келет, -дейт.

Бул сунушка сокур чычкан тантакыр каршы чыгат:

– Бул маселени чечүүдө адамдарга ишенгенге болбойт, -дейт.

– Туура, туура айтат момолой, -деп чычкан менен кирпи сөзгө кошулат.

– Болбогон кебинерди койгула, силер тизменин аягына түшүп калабыз деп ушинтип жатасыңар! -дейт ат.

Жылкы адамды чакырып келет.

Адам отуруп алып, тизмени түзүп жатса, арстан:

– Тизме түзүүдө кайсы сапаттарды эске алып жатасын? -деп сурайт.

– Мага кимиңдер дагы пайдалуусунар, ошого Карайм, -дейт адам.

– Анда эшек эң башында болот экен да, мен аяк жагында калсам керек, -дейт арстан.

Адам таарынып кетип калат. Кирпи, чычкан жана момолой:

– Айтпаңык беле,- дешет.

Арстан:

-Мындан иштин кереги жок. Силер мени тизменин эң аягына койсонор да башымды оорутпайм, мен өзүмдү кандай кабылдайм. Маселе ошондо,-дейт.

-Арстан туура айтат,- деп айбанаттар тараң кетет. Болгону эшек менен маймыл калат.

Маймыл:

– Эшек менен эргишип эмне кылам? Анын кадыр-баркы деле жок деп, ойлоп дарактын башына чыгып кетет.

Эшек:

– Баары кетти, мага эч кимиси тең келе алган жок, -деп ойлойт. Демек, мен айбанаттар дүйнөсүнде лидерлик абалдамын. Кубангынан аңгырап айкырат. Бир маалда өзүнүн үнүнүн жаңырыгынан чочуп, качып кетет.



21-сентябрь

Жигит акысын кантип алды?

Өзбек жомогу

Kыштын ызгаарында кедей жигитке байлыгына чиренген айылдашы келет да:

— Сага акча керек, менин көнүл ачкым келет. Ушул ағып аткан сууга кирип, таң атканча чыдан тұра алсан, сага жұз алтын берем, -дейт.

Жигит бир чети акчага қызығат. Экинчиден өзүн сынағысы келет да, сууга кирип. Энеси кечинде баласы үйгө келбеген сон, издей баштайт. Колундагы чырак менен издең жүрүп, сууда турған баласын көрүп калат. Айылдашы менен мелдеше кеткенин, сууда әртең мененге чейин туарын айтат.

Тан атат. Бала айылдашына барып алтынды сурайт. Ал ачууланып:

— Энен кечинде келип, сени чырак менен жылыгты. Мелдештин шартын буздуң, сага акча бербеймін, -дейт.

Жигит абдан капаланып, бул маселени айылдын аксакал адамына айтат.

Ал адам жигитти шаардын казысына алып барат.

Бай адам казыга акча берип койгон болот. Ал байдын айтканы туура деп, аларды жолго салат. Жигит кетип баратып, айылдағы дагы бир адамга жолугуп, окуяны төкпөй-чачпай айтып берет. Ал:

— Сен капаланба, әртең кел, акчанды алып берем, -деп ишенимдүү айтат.

Ал адам әртеси күнү дасторкон жайып, айылдыктарды конокко чакырат.

Козу сооп, палоого керектүү нерселердин баарын алдырып келет. Казан-казан күрүч тазалатат. Бирок казандарды бир жакка от жагылган очокторду экинчи жакка коюшат.

Кечке чейин баары конүл ачышат. Кечке жуук келген адамдардын курсактары ачып, суусашат. Бирок жегенге тамак, ичкенге суу жок.

Казы ашканадагыларга ачууланып:

— Эмне тамак бербейсинер? -деп кыйкырат.

Үйдүн ээси:

— Казым, булардын күнөөсү жок, тамак даяр эмес болсо, күнөө менде. Отту биякта жактық, казанды тиякка койдук. Бир аз күтөлү, -дейт.

— Айткенде эзели тамак бышпайт, -дейт казы.

— Бул очок тамакты бышырбаса, судагы баланы жәэктеги эненин колундагы чырак кантип жылтытмак эле? -дейт карыя.

Казы ошол жерден туура эмес чечим чыгарганын мойнуна алып, жигиттин айылдашын чакыртып, жүз алтынды төлөттүрүп берген экен.



22-сентябрь



Талаа чычканы менен үй чычканы

Грек жомогу

Tалаа чычканы менен анын жәэни үй чычканы жолугуп калышып:

- Кел, бири-бирибиздикине конокко бааралы, -деп макулдашишат.
- Алгач үй чычканы талаа чычканына конокко келет. Чон дарактын түбүндөгү үйүндө жолугушшат.

Талаа чычканы тосуп алып, карангы, сасык тешиги аркылуу үйүнө киргизет. Үй чычканы жактырбаса да, билгизбей отурат. Бир маалда тактай табакта суюк тамак келет. Анын эмне экендигин биле албаган үй чычканы:

- Бул тамактын аты эмне? -деп сурайт.
- Бул таруу сорпосу. Сонун бекен? Дагы куюп берейинбى, -дейт талаа чычканы.
- Жок, эгер мүмкүн болсо башка тамагыңыздан алайын, -деп түртүп коёт.
- Башка тамак жок, -деп жооп берет талаа чычканы.
- Ошентип талаа чычканынын сасык жерде, даамы жок тамак ичкенин көргөн жәэни ага өзүнүн шартын көрсөтүп, мактангысы келет. Үй чычканы:
- Жүр меникине, бул дүйнөдо таруудан жасалган сорподон башка нерселер да бар, -дейт. Экөө жөнөп калышшат.

Шаарга жакындаган сайын ызы-чууга талаа чычканы таң калат. Кулагы тунат. Жолдон мышык, ит көргөнде кире качып, жашырынып отуруп үйгө жетишет.

– Бул менин үйүм,- деп үй чычканы жылуу, таза бөлмөгө ээрчитип кирет. Дагы көрө турган кызыктар етө эле көп,- деп кийинки бөлмөдөгү илинин турган сүрсүгөн этти көрсөтөт. Жеп коресүнбү? Сага бир аз алып келейин.

Үй чычканы жипти кемирип этти жерге түшүрөт. Ошол маалда күтүүсүздөн эшик ачылып үйдүн ээси кирип келет:

- Жоголтур, чычкандар. Мышык каякта? -деп кыйкырат. Чычкандар тешикке



кире качышат. Үй чычканы досуна карап:

— Корктуңбу, шаарда ушундай коркунучтар болуп турат. Жакшы нерселерге жетүү оңой-олтоң эмес деп үшкүрүнөт.

— Сүрсүгөн этин жакшы, бирок мышык дайыма маңдайында. Минтип жа-шагандан көрө, өмүр бою таруудан сорпо ичкеним артык. Сага узун өмүр каалайм! -дейт да дарактын түбүндөгү үйүн көздөй жөнөйт.



23-сентябрь



Аюунун тұшу

Азербайжан жомогу

Илгери токойдо бир картан аюу жашаган экен. Кыш келгенде айбанаттар ийиндерине, үнкүрлөрүнө кирип кетишет. Аюунун жатаарга жері жок, оозго илинәрге әч нерсе таба албай жүрүп уктап қалат. Түшүнөт кирет. Бир маалда өзүнүн чүчкүрүгүнөн чоочуп ойгонуп кетип, түшүнде көргөн этти из-деп жөнөйт. Тоону ашып етүп, кой багып жүргөн чабанды көрөт. Бир козу аскага асылып калып, жүткүнүп чыгам деп жатып, төмөн кулап кетет. Ошол жерде аюу турган болот. Ал сүйүнүп:

— Аа, түшүмдө сени көргөн турбаймынбы. Мен азыр сени жеймин, -дейт.

Козу кача албай турғандығын түшүнүп:

— Аюу ага, мени ансыз деле бир күнү жешет. Андан көрө сиз жесеңиз менин арманым жок. Бир гана етүнүчүм бар, ошону аткарсаңыз болгону, -дейт козу.

Аюу жибип:

— Кандай арманың бар? Айт, айтып кал! -дегенде:

— Менин үнүм аябай уккулуктуу экенин билесиз. Өлөөрдүн астында бир жакшылап ырдан алайын, -дейт. Аюу макул болот. Козу катту маарап кирет. Чабан үндү кууп дебөттерү менен жетип келет. Аюу аларга туруштук бере албастығын билип, качып жөнөйт. Жолдо бааратып, еки койго жолугат. Алар аюуга:

— Кандайсың аюу ага? -деп кайрылышат.

— Бир жумадан бери оозума әч нерсе ала әлекмин. Экөөнди кезиктиргеним ырас болду, -дейт.

Койлордун бирөөсү:

— Аюу ага, биринчи мени же!

Ангыча экинчиси:

— Жок жок, мени же! -деп, кыйкыра башташат. Аюу:

— Экоөнөр эки жакка бөлүнүп сүзүшкүлө, кимдин мүйүзү сынса ошону жейм, -дейт. Койлор ушуну гана күтүп турган экен. Эки жакка бөлүнүмүш болуп, качып жонөштөт. Артынан чүркаган аюу деми кыстыгып, чүркай албай калат. Мында да жолу болбойт. Андан ары барса астынан эки жылкы чыгат. Аюу кубанып кетет. Козу же эки кой жегендөн көре эки жылкы чон олжо эмеспи.

Жылкылар аюунун ишенчээк экенин билишет. Алардын бири:

— Аюу, жегенинди мен көрбөйүн, таманымдан башта,-дейт. Аюу макул болуп, бутуна ийилгенде баш талаштыра бир тебет, аюунун тиштери күүлүп түшөт. Аюу ошентип тиштеринен айрылат. Андан ары баратып түлкүгө жолугат. Түлкү:

— Аюу, сага эмне болду? -деп сурайт. Аюу баарын төкпөй-чачпай айтып берет. Түлкү:

— Мындан кийин эт түш көрбөй жүр! -деп, күлгөн бойдон ал да жолуна түшөт.



24-сентябрь



“Вызз, ондогу кыз”

Литва жомогу

Илгери бир падышанын үч кызы болуптур. Алардын биреөсү өз, экөөсү өгөй экен. Карыган сайын кызынын турмуш куруусун, бактылуу болушун каалайт. Бирок күйө баланы кантит тандаарын билбейт. Акыры бир чечимге келип, кызын алам деп келгендөргө үч шарт кооп, аткара албагандардын башын алдырат.

Кыштакта бир адамдын үч баласы бар экен. Экоөсү эр жүрөк, бирок ичи тар, өзүмчүл чоноисо, учунчүсү болсо ак көңүл болуп чоноюптур. Агалары аны шылдындашип “жупка жүрөк” деп аташа турган. Алгач эки агасы падышанын койгон шарттарын аткарып, кызына үйлонебүз деп жолго чыгышат. Алар кетип баратышса алдыларынан кумурскалар чыгат. Экө кумурскалардын үйүн бузуп салышат. Сууга жеткенде өрдөктөрдүн жүргөнүн көрүшөт. Суудан өтүп бара-тып, аларды таш менен согуп кууп, бирөөнүн канатын сыйндырат.

Сарайга жакындаганда аарынын уюгун көрүшөт. “Бал жейбиз” деп алардын жасап алган үйүн бычыратып салышат. Падышага келгендө анын шартын аткара албай экөөнүн төн башы алынат.

Аларды күтө берип тажагандыктан, ииниси жолго чыгат.

Жолдон бузулган кумурскалардын үйүн көрүп суу менен ылайды аралаشتырып ондоп коёт. Өрдөктүн сыйган канатын өзүнүн кол аарчысы менен танат. Аарылардын да уясын ондоп, андан ары жолун улайт. Падышага барган мэгилде анын астына үч кап дан коёт, аларда буудай, арпа жана таруу аралаштырылган эле. Падыша:

— Таң атканга чейин үчөөнү бөлүп үч башка капка сал, болбосо өлөсүн, -дейт.

Баланын жардамга муктаж экендигин билишип, кумурскалар бул ишти танатканча аягына чыгарат.

Экинчи шарты көлгө ташталган ачкычты табуу эле. Бул ишти өрдөктер аткарат. Учүнчү шарты бардык кыздарды окшош кийинтип, алардын арасынан менин кызымды тап, -дейт.

Ошол маалда бир аары кирип, “вызз, ондогу кыз” -деп кулагына шыбырап кетет. Ошентип бала аарынын жардамы менен кызды таап алат. Кырк күн үйлөнүү той еткөрүшүп, бактылуу жашап калышат.



25-сентябрь



Коён, пил жана керик

Африка жомогу

Илгери Африкада жаныбарлар баары ынтымакта жашачу экен. Күш түлкү менен дос болушса, элик карышкыр менен сейилге чыгып, коён болсо пилдер жана кериктер менен ынак экен.

Бул жомогубуз коён, пил жана кериктин ортосунда болуп еткөн окуя жөнүндө болмокчу. Бир күнү пил коёндү конокко чакырат. Пил абдан даярданып капуста, сабиз алдырат. Салаттын түрлөрүн жайнатат. Коён аларды жегенче, пил өзүнө деп камдап койгон бир боо чөбүн жет. Тамактанып отуруп, экөө эзилишип маек курушат.

Коён кетип баратып:

— Меймандостугуна рахмат! Тамактарың да аябай даамдуу болуптур. Мен да сени конокко чакырамын. Сага кериктей болгон саман даярдан коём, -дейт.

Дагы бир күнү керик да коёндү конокко чакырып, абдан коноктойт. Керик коёнго шалгам, мөмө-жемиштерден мол даярдан коноптур. Коён абдан сүйүнүп конок болот. Керикти да пил келе турган күнгө чакырат.

Жолдо баратып, бир эмес эки конок чакырдым. Экөө тен дөөдөй немелер, мен

аларды кантин тойгузам? -деп ойлоп, саман топтой баштайт. Канчалык аракет кылбасын экөөнү тойгуза тургандай азық топтой албайт. Эртеси күнү пилге жолтуп, анын оозуна жип байлайт да:

– Досум, бул жиптин аркы учунда керик толтурулган саман бар, сага тартуулайм, -дейт. Андан кийин керикке барып, жиптин экинчи учун ага байлап:

– Досум, бул жиптин тигил учунда пилдин көлөмүндөй саман бар, сага менин бере турганым ушул, -дейт да езү качып кетет.

Пил менен керик бир топтон кийин жиптин учунда жетип, аз жерден экөө сүзүшүп ала жаздашат. Коёндун экөөнү төң алдап кеткени белгилүү болот. Коёндун сазайын берели деп, эки жагын карашса, эчак эле качып кеткен экен.



26-сентябрь



Бал аарылар менен жапайы аарылар

Монгол жомогу

Бир күнү дарактын жанындагы бал чөлөкке жапайы аарылар келип, ээлик кылышып, балды жей башташат. Алар:

– Бул чөлек биздики, -деп башкаларды кийиришпейт.

Бал аарылар келишип:

– Бул биздики, биз бал алыш келгени кеткенбиз, -деп ызылдашат.

Эки жактын төң чегине турган түрү жок. Жаныбарлардын катышуусунда, үкүнүн башчылыгында бул маселе карала баштайт. Катышуучулардын ичинен бирөө:

– Мен көрүп калчумун, дайыма вызылдаган кичинекей жандыктар учуп келчү, -дейт.

Дагы бир бейтааныш:

– Мен да көрчүмүн, байкаганым боюнча, жонунда сыйыгы бар болчу, жапайы аарыларга окошо эле,-дейт.

Үчүнчү катышуучу:

– Аарылар башка жакка учуп барып, ар кимиси өз алдынча эмгектенишсин. Кимиси ушундай бал топтосо, бал ошолордуку, -дейт.

Бал аарылар буга макул болушат. Бирок жапайы аарылар бул пикирге тапта-кыр каршы чыгышат. Акыркы сөздү айта турган үку:

– Сунушту кабыл аласыңар, болбосо бал чөлек бал аарыларга берилет, -дейт.



Бал аарылар бал челеекти алышат, жапайы аарылар белин бүккөн бойдон ал жерден алыстап кетүүгө аргасыз болушат.

Анткени, алар бал челеекти толтура алышпайт экен да...



27-сентябрь



Булбул тууралуу жомок

Уйгур жомогу

Илгери бир соодагер булбулду карман алыш үйүнө алыш келди. Алтындан капас жасатып, баалуу таштар менен кооздотту. Атайын адам дайындап, ал капаска булбулду бактырыды. Эч нерседен кем кылган жок. Күндө бир маал келип булбулун сайраганын угуп турду. Бир күнү күштүн тилин билген адамды таап келип, булбулдун үнүн угузса ал:

— Бөтөн жерде алтын капаста жаткандан көрө, өз мекенимде эркин жүргөн-дүгүм артык, -деп күндө сайрай тургандыгын кабарлады. Бул окуя соодагерди ойго салып, акыры булбулду көй берди. Күштүн тилин билген адам менен соодагер атка минип, булбулун артынан барышса, ал өз мекенине келип, мекенин жана эркиндикти данктап, абдан жагымдуу үн менен сайрайт. Соодагер таң калып:

— Мен аны алтын капаста бактым, тамак-аштын ширелүүсүн, азыктуусун бердим, баары бир ыраазы болгон эмес экен да? -деди.

Жанындағы адам соодагерге:

— Эркиндик жана мекен бардык нерседен артык тура. Булбул да өз жеринде эркин жүргөндү абдан сагынштыр, -дейт.



28-сентябрь



Ақыл, илим жана бакыт

Казак жомогу

Акыл, илим жана бакыт кимибиз күчтүүбүз? -деп талашышат. Бул маселени чече албай бийге барышат. Бий бакытка карап:

— Бакыт, сен өзгөрүлүп турасын, кээде керек болбогон жерде жүре-



сүн. Адамдарга бакыт тартуулап, толкундантып, анан кайра кетип каласын.

— Илим, сен күчтүүсүн. Кара ташты как жарасың, ааламды антарасың, кээде күтүлбөгөн жерден бир нерселерди эчтекеге жарабас кылып коёсун. Акыл менен көнешип турушун керек.

— Акыл, адамга эң жакыны керектүүсү сенсин! Бирок кээде адамга эң зарыл болуп турганда аларды таштап кетип калган учурларын болот, ошондо жамандыктарга жол берилет. Кийин кайтып келип, кемчиликтерди жойгонго аракет кыласың, кээде кечирээк болуп калат, -дейт.

Акырында бий:

— Акыл, сен адамга, илим атка, бакыт кутка айлансын! Ошондо баары жакшы болот, -деген экен.



29-сентябрь



Тұлқу кантип карышкырга тон тикти?

Орус жомогу

Kарышкыр токойдо баратып, тоңкулдакты көрүп калып:

— Даракты тоңкулдатып деле өзүңө үй кура албадын-десе,

Тоңкулдак:

— А сенчи, канча кой жедиң, өзүңө бир ичик тикире албадын, -деп жооп кайтарат. Карышкыр чын эле деп ойлонун калат.

Тұлқүге барып:

— Мага бир ичик тигип берчи, мен сага бир кой алып келем. -дейт.

Тұлқу макул болот.

Ошентип карышкыр: бир кой, еки кой, үч кой алып келет, ичинден дайын жок. Тұлқу койду жеп, терисин базарға алып барып сата берет. Карышкыр тұлкүге барып:

— Качан ичик даяр болот? -десе, тұлқу:

— Бүгүн даяр болот, бүтүп калды. Айғырдын күйругун жулуп келе деп карышкырды жумшайт. Карышкыр айғырдын күйругун жулам деп атканда, аны чекеге бир тебет. Карышкыр ошол жерден жан берет. Тұлқу ичик тиккенден күтулат.



30-сентябрь



Тұлқу менен турна

Венгр жомогу

Тұлқу менен турна дос болушат. Бир күнү тұлқу турнаны конокко чакырат. Жасаган боткосун табакка салып берет. Табактан турна чокуп жей албай кыйналат, тұлқу болсо жалап жуктап жеп коёт.

Кийинки күнү тұлқу турнанықына конокко барат. Турна кумарага сорпо күят. Тұлкүнүн тумшугу кумарага батпай коёт. Турна башын салып ичин алат.

Ошол күндөн бери экөө дос боло албай калышынтыр.





Октябрь



Октябрь

- 1-октябрь. Жакыр бала менен тилемчи. Француз жомогу.
- 2-октябрь. Петрике менен аюу. Румын жомогу.
- 3-октябрь. Эки көгүчкөн. Немец жомогу.
- 4-октябрь. Мыкты чалгычы. Норвегия жомогу.
- 5-октябрь. Жапайы эшектер эмнеге эт жебейт? Грек жомогу.
- 6-октябрь. Пал аттуу чабан. Румын жомогу.
- 7-октябрь. Татына ашкабак. Немец жомогу.
- 8-октябрь. Кедей жигиттин шапкеси. Норвегия жомогу.
- 9-октябрь. Ак жолтай менен кара жолтай. Кыргыз жомогу.
- 10-октябрь. Дыйкан менен донуз. Кыргыз жомогу.
- 11-октябрь. Падыша. Эстон жомогу.
- 12-октябрь. Туз. Кыргыз жомогу.
- 13-октябрь. Тойбос балыкчы. Немец жомогу.
- 14-октябрь. Шамалды сөкпе. Кыргыз жомогу.
- 15-октябрь. Кимдин иши дагы да татаал? Орус жомогу.
- 16-октябрь. Коёндор менен пилдер. Тибет жомогу.
- 17-октябрь. Чучук жамғыры жааган күн. Норвегия жомогу.
- 18-октябрь. Бурана. Кыргыз жомогу.
- 19-октябрь. Семиздиктин дарысы. Литва жомогу.
- 20-октябрь. Кыз-Күйөө. Кыргыз жомогу.
- 21-октябрь. Чыпалак бала жана анын достору. Венгр жомогу.
- 22-октябрь. Каргалардын казысы. Италия жомогу.
- 23-октябрь. Жез кемпирдин уулу Фирозет. Француз жомогу.
- 24-октябрь. Жер энс менен эки куржун. Француз жомогу.
- 25-октябрь. Шамал корозу. Польша жомогу.
- 26-октябрь. Бир буудайдын икаясы. Венгр жомогу.
- 27-октябрь. Алтын жумуртка. Немец жомогу.
- 28-октябрь. Эргежелдер падышасынын бүлдүркөн бакчасы. Немец жомогу.
- 29-октябрь. Топтой бөжөк. Түрк жомогу.
- 30-октябрь. Жүзүнчүсү сен болосун. Венгр жомогу.
- 31-октябрь. Тыйын чычкан менен карышкыр. Орус жомогу.



1-октябрь

Жакыр бала менен тилемчи

Француз жомогу

Каф тоосунун аркы тарабындагы мамлекетте бир жакыр бала жашаган экен. Анын өгөй энеси тамакты да дурустап бербестен, кой кайтарсын деп кууп жиберчү. Бир күнү түш оогондо куржунундагы нанды сууга жибитип жеп отурса, тилемчи жанына келет. Тилемчиге нанынан беришип, экөө чогуу тамактанышат.

Нанды жеп бүткөн соң тилемчи:

– Мен тилемчи эмесмин. Сен каалаган үч нерсенді айт! Мен аларды ишке ашырамын,-дейт.

Жакыр бала:

– Бирөөнү караганымда өнгүрөп ыйласын. Экинчиси бир огум болсун, аны кайсы жакка атсам, элдин баары ошол жакка чуркасын. Үчүнчүсү бир музыкалык аспабым болсун, мен аны черткенде элдин баары токтоно албай бийлесин...

Кечинде жакыр бала ўйгө кирээри менен өгөй энеси кыйкырып уруша баштайт. Бала ага бир жалт карап койгондо токтоно албай, ыйлап баштайт.

Таң атканча токтоно албай ыйлап чыккан өгөй эне кийинки күнү падышага барып өгөй баласын жамандайт. Падыша желдеттерине баланы алып келүүсүн буюрат.

Баланы алып барышканда падыша гүлзарда отурган экен. Баланы жазалоону буюрмакчы болгондо, ал огун алып гүлзар тарапка атып жиберет. Падыша баш болуп бардыгы ошол жакка чуркашат. Андан кийин бала аспабын чыгарып черте баштайт. Ал жердегилер токтоно алbastan бийлеп киришет. Колу, буттары гүлдөрдүн тикенектерине батат. Падыша койчу балага жалынып-жалбарат:

– Аспапты черткенинді токтот, каалаганыңды оруннатамын.

Бала аспапты ойногонду токтоткондо чарчагандыктан бардыгы сүй жыгылышат. Падыша өгөй энесинин эки жүздүүлүгү, ырайымсыз болгондугу үчүн жазага тарттырат. Андан тышкary өгөй балдарга начар мамиле кылгандарды жазалоо тууралуу мыйзам чыгарылат.



2-октябрь



Петрике менен аюу

Румын жомогу

Петрике он жаштагы чабан бала. Ал жашоосунда биринчи жолу чоң аюу менен мандай-тескей келгенин төмөндөгүчө айтып берди:

— Карпат тоосунун этегинде жашачубуз. Бул жерлер токойлуу эле. Койлорду токойлордун ортосундагы түздүккө бакумун. Токойдо аюулар көп болгондуктан, атам мага токойго кирбегин деп, дайыма эскертуу.

Бир куну эс алыш отуруп, дарактагы күштүн уясын көрүп калдым. Чыгып барып балапандарды көргүм келди. Балапандарды көргүчө, койлордун бир бөлүгү токойду арапал кетпеспи. Шашып-бушуп бакттан түштүм да койлордун артынан жөнөдүм. Алар арчалардын түбүндө оттоп жатышкан экен. Ошол маалда күрөн аюу пайда болуп күрөн койду бир чапчып жыкты.

— Тийбегин, ал менин коюм! -деп кыйкырдым.

Аюу мени жалт карады да кууп, жөнөдү. Коркконуман даракка чыга качтым, ал да даракка тырмышып, мага жакындей баштады. Жүрөгүм оозума келип:

— Апааа! -деп кыйкырып жибериптирмин. Аюу үнүмөн корктубу, же дарактын бутагы аны көтөрө албай калдыбы, айтор, тарс-турс этип жерге кулаг түштү. Мен дарактан түшүп койлорумду топтолп, уйгө кайттым да атама болгон окуяны төкпой-чачпай айтып бердим.

Атам мылтыгын алыш, мен айткан жерге барды. Бирок аюу эчак эле ал жерден кетип калыптыр.

Токойдо ошентип аюу менен кездешкем.





3-октябрь



Эки көгүчкөн

Немец жомогу

Жашыл токойдун четинде бир үй турчу. Бул үйдүн чатырында эки көгүчкөн жашачу. Үйлөрү ыңгайллуу. Айланада тамак-аш кенен. Айтор жашоолоруна ыраазы. Бир күнү кичүүсү көнүл ачкысы келип:

– Бул жерлерден тажадым. Күндөрбүз, жеген тамактарбыз, жада калса, жактан жерибиз да бири-бирине окшош деп арызданып калат.

Экинчи көгүчкөн:

– Эч жакка кетпе. Дүйнө кичинекей. Душмандар көп. Эч болбосо бүтүн жолго чыкпа, карачы, асманда булат каптап келатат. Катуу шамал болушу мүмкүн, -деп суранат. Элирип алган неме:

– Болбойт, -деп бала көгүчкөн айтканынан кайттай жолго чыгат.

Чындал эле көп өтпөй катуу шамал боло баштайды. Көгүчкөн шамалдан улам уча албай эптеп дарактын бутагына жашынат. Шамалдын артынан күн күркүрөп, жаан жаайт, тулкусу былчылдан суу болот.

Таң аткыча титиреп үшүйт, күн чыкканда ысынуу үчүн абага көтөрүлөт. Ошол маалда буудай талаасы көзүнө урунат. Ал тургай ошол жакта бир көгүчкөн буудай терип жүрүптур.

Жакын барганды ал жасалма көгүчкөн экендигин баамдайт. Абдан кеч болуп калган болот, буттары тузакка илинет. Бошонуп чыгууга аракет жасайт, аргасы түтөнөт. Акырында кан-терге малынып отуруп эптеп бошонот.

Кутулганына сүйүнүп, учуп баратып, ак чардак көрүп калат. Андан болгон күчү менен качып, бирок манжаларынын алдында калганын сезет.

Дал ошол мезгили бүркүт ак чардакка кол салат. Экинчи бүркүт ал олжону талашып, эки алгыр күш тебишие баштайды. Ушул маалда көгүчкөн бошонуп, учуп кетет.

Абдан чарчаган көгүчкөн бир үйдүн бакчасына консо, бир бала таягы менен качырып сала берет. Бир маалда таш түмшүгүнүн учунан шуу деп өткөнүн байкайт. Бардык күчүн жыйнап, эптеп үйүнө жетет. Кубанычы койнууна батпай сүйүнүп, мындан кийин белгисиз аймактарга баргандын токтоткон экен.



4-октябрь

Мыкты чалгычы

Норвегия жомогу

Скандинавия аймагындағы бир айылда мыкты чалгычы бала бар экен. Айылында анын кызматына талап болбогондуктан, башка жерге иш издең жөнөйт. Даңай тоо ашып, бир канча сууну, чыгырман токойлорду басып еттү. Бир күнү түнт тумандын ичинде калды. Жай мезгили болгонунуна кара-бастан кар жаады. Үшүп киргендиктен бир үнкүр таап, жылыныш үчүн от жакты. Жол азығын чыгарып тамактанды. Даң ошол мезгилде иттин үргенү угулду, ал да абдан үшүп калыптыр. Жигит үнкүргө алып кирип тамак берди, жакын жerde жашаган адам жок, бул ит кайдан пайда болду? -деп ойлон жатып уктап кетти.

Ал уктап жатып түш көрдү, түшүндө бир сuluу кыз ага чалгы берди. Берип атып:

— Бул чалгыга сенин колуңан башка эч кимдин колу тийбесин. Анын түсүнө да кызылпагын, -деген көрсөтмө берет. Ойгонсо баяты ит жок, жанында бир чалгы пайда болуп калганын көрдү. Түшүм жөн болгон жок, бул чалгы эски болсо да дайыма жанымга алып жүрөйүн деп колуна алды.

Жолун улап журуп отуруп, бир күнү адам боюнан кем эмес чөп ескөн талаага келди. Жергилиткүү жашоочулар чалгычы издең жүргөн экен. Ал эгин талаасы ошол айылдагы кадырлуу аялга таандык жер экен. Ал аялдын шарты боюнча ким андан жакшы чапса, ошого гана акы төлөчү, бирок чөп чабуу боюнча анын астына эч ким чыга алчу эмес.

Жигит эми өзүмдү сыйай турган кез келди -деп, чөптү чаап кирди. Анын баяты чалгысы, үч чалгычы ала турган жерди бир алат экен. Кеч кирип, уктаган мезгилде кыз кайра түшүнө кирди. Таң атканда эгин эгэ турган жерге барып, беш чалгыны чөптүн башына коюшу керек экендигин айтты. Эртеси аял да беш чалгы менен келгенин корду. Ал чалгыларды бирдей аралыкта эгиндін тушуна койгон мезгилде кадимкидей чаап кирет. Жигиттин чалгылары да ошондой кыймылдарды кайталайт. Кечинде чөптүн көлөмүн карашса, жигит алда канча көп жерди чапкан болот. Бул окуя айылдын элине уу-дуу болуп балага болгон урмат-сыйы артат. Ошентип жигит ошол айылда калып, очор-бачар болуп жашап калган экен.



● ● ●
5-октябрь
● ● ●

Жапайы эшектер эмнеге эт жебейт?

Грек жомогу

Илгери жапайы эшектер да арстан, жолборстор сымал жырткычтардын катарына кирип, эт жешчү. Аңчылык кылганда дайыма эле жолдуу боло берчү эмес.

Ал бир күнү арстандын жанына барып:

– Сен олжону бат эле карман аласың, мен жакшы чуркайм, кааласаң экөөбүз чогуу аңчылыкка чыгалы. Сен букутурмага жат, мен жандыктарды сен тараапка айдайм, -дейт. Арстан макул болот. Айткандай жапайы эшек арстан жаткан тараапка элик, кийик жана жапайы донузду айдал барат, арстан болсо баарын кармайт.

Арстан ал олжолорду үчкө бөлөт дагы, жапайы эшекке карап: “Бул менин энчим, эмнеге көп десен, мен арстанмын, айбанаттардын падышасымын, экинчи бөлүк да меники, анткени, биз экөөбүз макулдашкандай төң жарымын мен алмакмын. Үчүнчү бөлүктүү сен меники деп ойлобо, аны сага бермек түрсун, мен сени да жеп коюшум мүмкүн” -дейт.

Жапайы эшек өз үлүшүнөн үмүт үзүп, эптеп өзүн куткарат.

Ошол күндөн бери эттен баш тартып, чөп жегенге өтөт. Андан тышкary өзүнөн күчтүү айбанаттар менен чогуу иш кылганды токтотот.



6-октябрь

Пал аттуу чабан

Румын жомогу

Илгери падышанын малы абдан көп болгондуктан, анын малдарын он-догон малчылар кайтарчу. Бир күнү Пал аттуу жетим бала падышага койчу болуп жалданды. Зиректиги, акылдуулугу менен малчылардын арасында тез эле кадыр-баркка ээ болду.

Бир күнү кой жайып жүрсө, Савита аттуу сүйгөн кызы келип калат. Экөө сүйлөшүп отуруп, кеч кирип кеткенин байкабай калышат. Карангыда койлорун топтоял албай кыйналат, чогулткандан кийин санашса кем болуп чыгат. Падыша каарданып, Палды зынданга салдырып коёт.

Ошол мезгилде коншу мамлекет Пал жашаган мамлекетке кол салып басып алат. Анын мал-мүлкү тонолуп, падышасына өлүм жазасы өкүм кылына турган болот. Женген тарап падыша учу суроого туура жооп берсе жазага тартылбайт деген шартты коёт:

– Биринчи суроом: Колумдагы таяктын кайсы учу дагы оорураак? Ушуну тапчы? -дейт.

Падыша эртен мененкиге чейин ойлонууга убакыт сурайт. Бирок, канчалык ойлонсо да акылы жетпейт. Акыры Палга киши жиберип, акыл сурайт. Суроонун жөн-жайын айтышканда Пал:

– Падыша таякты асманга ыргытсын! Кайсы учу биринчи жерге түшсө, ошол учу оор, -дейт.

Экинчи күнү падышага тубу тешик казан алыш келип коёт. Бир күндүн ичинде казанды кынтыксыз кылыш бүтөшүн талап кылат.

Падыша бул кез да Палдын акылынан пайдаланат. Бардык нерсе тескериси-нен жамалат. Алгач казанды тескерисинен көмкөрүп беришин сурансын деген кенешин айтат. Акыркы шарты сорпо ичин аткан мезгилде таяк менен урганда колундагы сорпо төгүлбөсүн деген талапты коёт. Падыша бул жолу да Палга кайрылат. Бирок Пал зындандан бошотулушун талап кылат. Алар кечки тамакта отурганда столдун астына чыга калып женген падышаны таяк менен башка чабат. Падыша катуу запкы жеп, ошол жерден өлөт. Ал падышанын желдеттери да андан кутулганына сүйүнүп, өз жерине кетишет. Палдын падышасы аны урмат-сыйга бөлөп, байлыгынын жарымын ага берген экен.



7-октябрь



Татына ашкабак

Немец жомогу

Илгери бир жесир аял жана анын баласы бар эле. Апасы башкалардын үйлөрүн тазалап, кир жууп акча тапчу. Күнде тапканы бир күндүк тамакка жетчү. Бала апасына кантит жардам берем? деп дайыма ойлончук.

Бир күнү бала жолдо баратып, ашкабак таап алат. Ашкабак чоң болгондуктан арандан зорго үйүнө алыш келет. Апасы кечинде балама ашкабактан таттуу та-мак жасап берем, -деп сүйүнөт. Бир маалда ашкабакка тил бүтүп, сүйлөй баштайт:

– Мени бышыргагыла!

– Анда эмне кылалы?-дайыма баласы.

– Ичимди оюп, мага көз, ооз жасагыла! Ичиме шам жайгаштырып, ал шамды жандыргыла! Андан соң мени бут кийимдин үстүнө кооп, жанымга эки мээлей таштап койсоңор калган ишти мен өзүм жасайм, -дайыма.

Бала ашкабактын айткандарын кылат. Ашкабак кыймылдан, эшикке чыгып көздөн кайым болот. Жок болуп кеткенден кийин апасы менен баласы тынчсыздана баштайт. Ашкабак жебегендери аз келгенсип, бут кийим менен мээлейден айрылдык, -дешет алар. Бирок белгилүү бир убакыт откон соң эшик кагылат.

Бала эшикти ачканда ашкабактын кайра келгенин көрүп таң калат. Ашкабактын жанынdagы мээлейлер чоң нанды кармап турган экен. Ашкабак нанды таштап ичиндеги күйгөн шамды күчтөтүп кайра кетип калат.

· Бир аздан соң эшик кайра ачылат. Ашкабак бир чучук менен келет. Чучук ушунчалык чоң болгондуктан, мээлейлер арандан зорго кармап туруптур. Чучукту таштап, ашкабак кайра кетет.

Кайра келгендеги бал алыш келет.

Ушинтип отуруп эт, бут кийим, сүт, шекер алыш келет. Аларды зарыл нерслер менен толук камсыздайт. Танга жуук, чарчадым деп, ашкабак жатып калат. Ичиндеги шам чырак да өчөт. Бала аябай капаланат. Жаз келгенче ашкабактын уруктарын сактап коёт да эгет. Уругунан ашкабак өсүп чыгат деп үмүттөнөт, бул ашкабактын сыйкырдуулугуна ушунчалык ишенгендиктен дагы деле күтүп жүрөт имиш.



❀❀❀
8-октябрь
❀❀❀

Кедей жигиттин шапкеси

Норвегия жомогу

Kыштакта той болуп жатты. Эки бай балдарын үйлондуруп күштүн сүтунөн башкасын дасторконго жайды. Айылдагы кедей жигит бул тойго келип курсагын тойгузгусу, тойго катышкысы келди. Бирок шымынын тизелери жыртык, бут кийими жок, кемсели жамак болгондуктан, тойго келе албайт. Ошондуктан тамактын жытынан алыстоо үчүн тоого чыгып кетет. Чар-чап таштын үстүндө отурса, бир үн угулат. Ал үн:

– Менин баш кийимим каякта, силер кандай калксынар? -деп кыйкырып жаткан. Кедей жигит үн чыккан үнкүрдү таап алат да:

– Эй, ким бар бол жерде, мага да баш кийим бергилечи? -дейт.

Үнкүрден эч ким көрүнбөйт, бирок баш кийим ыргып келип, колуна түшөт. Кедей аны кийип үйүне жөнөйт. Жолдо аялдарды көрүп салам берсе, алик алышпастан, үн чыккан жакты “ким бул көзгө көрүнбөгөн?” деп, жалт карап куюшат. Кедей башындагы сыйкырдуу баш кийим экендигин, аны кийген адам көзгө көрүнбөй кала тургандыгын ошондо түшүнөт. Түз эле тойго барып, курсагын тойгузат. Курсагы тойгон соң, бийлегиси келет. Бийлеп жаткан кезде бир адам байкабай анын шапкесине колу тийип, баш кийими жерге түшүп кетет. Кедей жигит жылаңайлак, жыртык кийимдери менен тургандыгы башкаларга көрүнөт.

Алар аны ким дегиче болбой, тойдон чыгып, үйүнө жөнөйт, ал да тойго катышып, курсагын тойгузуп алганы үчүн кубанычта эле.



9-октябрь



Ак жолтой менен кара жолтой

Кыргыз жомогу

Илгери өткөн заманда эки дос болуптур. Анын бири Ак жолтой, экинчилиги Кара жолтой экен. Ал экөө бакыт издең, жандарына азық -түлүк камдашып, жолго чыгышат. Жети күн, жети түн жол жүрүп, жол азыктары тутонуп айласы кетет. Экөө сүйлөшүп отуруп, Ак жолтойдун атын союп жолго камдап, экөө бир атка минип жолго чыгышат. Ал жылкынын эти түгөнүп кезек Кара жолтойдун атын сооуга жетет. Кара жолтой куулук кылып:

— Менин атымды жесек, экөөбүз жолдо калабыз, андан көрө сенин бир көзүндү оюп жейли, -дейт. Ак көнүл Ак жолтой макул болот. Анын көзүн шимип, үч күн үч түн жол жүрүшөт. Кара жолтой Ак жолтойдун экинчи көзүн сурайт. Ак жолтой ага да макул болот. Өтө ак көнүл болгондуктан, Ак жолтой минген атынан жана эки көзүнөн ажырайт. Карасанатай Кара жолтой доссун жолго таштап кетет. Байкуш Ак жолтой жерди сыйпалап отуруп, бир үнкүргө келет. Кеч кирип калган кезде бир жерден жагылган оттун жылуулугун сезет. Ал жерде карышкыр, түлкү жана аюу сүйлөшүп отурган. Алардын сөздөрүн Ак жолтой утуп калат. Карышкыр:

— Мен арыктап өлгөнү калдым. Анткени биз жашаган айылдын четинде бир бай бар, анын миң кою бар, бирок койлорду караган абдан чоң ити бар. Эгер аны ким өлтүрсө ал соопко калат. Анын эң негизгиси, иттин өтү айыкпас ооруга дары, -дейт.

Аны уккан түлкү да өз сырын айтат.

— Мен ишенген жалгыз булак бар. Анын сырсы сокур адамдар булак суусун ичсе көз бүтөт, ал жерде бир жылан бар. Ал жылан эртең менен күнүтө алтындарды сыртка чыгарып, кайра жер астына алып кирип кетет, -дейт.

Ошентип таң атып калат. Жаныбарлар: Эми дагы кездешебиз, сөзүбүздү эч ким укпасын, эми тарайлы, - дешет.

Ак жолтой угаар замат булакты карай бет алат. Суусун ичкенде ага көз бүтөт. Аюу айткан жерге танга маал келип жетет. Ал айткандай, жылан алтынды жер бетине чыгарып жайнатып турган экен. Ак жолтой жыланды өлтүрүп, алтындарды алып кетет. Ал жакшы жашоо баштап, баласыз жашаган кемпир - чалга

бала болуп калат. Бир күнү чал үйгө көнүлсүз келет. Анын уккан сөздөрүн тыншап отуруп:

— Мен аны жакшы кылуунун жолун билем, -дейт.

Алтындарын алып, айыл четинdegи байдын үйүнө келет. Байга алтындарын берип, итин сурайт.

— Эмне кыласын?-деп сураганда:

— Хан айыклас ооруга чалдыгыптыр, ага даба сиздин итиңиздин өтү,-дейт. Бай макул болуп итин берет. Хандын жалгыз кызына үйлөнүп шаарды башкарып калат. Муну уккан Кара жолтой Ак жолтойго келет. Ал мындай бакытка кандай жол менен жеткенин сурайт.

— Ишенген досум мени оор абалда жолго таштап кетти, бирок кудай мени таштаган жок. Кудайдын буйругу менен мен калган жerde түнү жаныбарлар сүйлөшүп калышты. Алардын сезүн угуп, ушул даражага жеттим, -дейт.

— Кара жолтой аны угаар замат жолго чыгып үнкүрдүн жанына келет. Түн ортосу болгондо жаныбарлар дагы жолугат. Карышкыр семирип құлуп отурат, аюу ыйлап отурат. Түлкү сездү баштайт. Менин булагыман бир адам суу ичиp кетиптири десе, аюу:

— Менин алтындарымды бирөө алып кетиптири.

Карап жатышып Кара жолтойду карман алышып, өлтүрүп салышат.

— Менин итимди бирөө өлтүрүп кетиптири, мен жыргап жатам, -дейт. Түлкү:

— Балким сезүбүздү бирөө угуп жүрбөсүн, эки жагыбызды карайлы, -дейт. Карап жатышып Кара жолтойду карман алышып, өлтүрүп салышат.

Оной жол менен баюу жана бакыт таап болбос. Бакытка сабыр кылган адам гана жете алат. Ак жолтой эки көзүнөн айрылды, ээн талаада калды. Досу жанына келсе, аны капа кылбай кантип мындай абалга жетишкенин айтып берет. Кара жолтой да ошентип өз жазасын алган экен.





10-октябрь



Дыйкан менен донуз

Кыргыз жомогу

Бир дыйкандин эгини жакшы чыгып, жайкалып келгенде донуздар келип эгинди тебелеп, тумшугу менен каза берүүчү болду. Бир канча жолу дыйкан донуздарды кууп чыгып, “Эми жолобос” деп ойлоду. Бирок донуздар эгинди ойрондой берди. Бир күнү донуздардын азуулуу чонун кармал алды да, терекке бек байлап таңды. Чоң таякты колуна алып: “Өзүң айдаган эгиндей эле жеп жатасын, жазда, кош айдаган кезде кайда элен?” -деп кулак түпкө келтирип туруп бир чапты. Донуз коркулдап чыңыра баштады.

“Тукум сепкенде кайда элен?” -деп андан да каттуу чапты. Донуз чарк айланып, жер-сууну бузуп чыңырып тегерене баштады.

Бирок дыйкан анысына карап, боору ачыган жок. Андан бетер ачуусу менен дем ала албай ура берди: “Эгинди сугарганды кайда элен, яя!..”

Ошентип, донуз; “Мындан кийин кирбейм”, -деп каттуу убадасын берди.



11-октябрь



Падыша

Эстон жомогу

Сүүктап калган күндөрдүн биринде падыша жан жөкөрлөрү менен баратып, талаада иштеп жаткан кедейди көрөт. Аттарын токтолуп, кедейден:

– Беш жетиге жетпейби, -дэйт.

Кедей бир аз таң калып, жооп кайтарат.

– Жок, падышам, жетпейт. Анткени отуз эки муну күтпейт.

Падыша кедейдин эмне дегиси келгенин түшүнбөйт, кийинки күну кедейди сарайына чакыртат. Кедей коркуп жатып, сарайга барат.

– Сенден эмнени сураганымды түшүндүнбү?-дэйт падыша.

Кедей:

— Ооба түшүндүм, беш айда иштегеним, кышында жети айлык жашоомо жетпі— жетпегенин сурадыңыз.

Анда падыша:

— Ооба, бирок сен эмне деп жооп бердин?

— Мен отуз еки тишилди айттым. Беш айда иштеген эмгегим жети айга жетпейт. Миңдан улам жети айда да иштешим керек,-дейт.

Кедейдин сөзү падышага абдан жагат.

Ага бир кесе алтын берет. “Эки ай, еки жумадан соң бул алтындарды иштесин. Башкача айтканда, мени сегиз жолу көрбөй бул алтындарды иштете албайсын”, - дейт. Кедей чыдай албай алтындардан коротуп баштайт. Бир кафеге барып тамактанат. Падыша окуядан кабардар болуп, кедейди чакыртат.

— Мен сага эмне дедим эле. Мени сегиз жолу көрбөй туруп, кантип алтындарды корото баштадын, -дейт. Кедей:

— Жок, падышам, мен сизди сегиз жолу көрдүм. Алтындардын бетинде сиз барсыз. Алтынды иштеппей туруп, аны сегиз жолу айлантым.

Падыша күлүп, кедейге дагы бир кесе алтын берген экен.



12-октябрь



Тұз

Кыргыз жомогу

Өтмүш заман ичинде аты— жөнү билинбеген бир падышалык болгон экен. Аны башкарған падышаның үч кызы боло турған. Эркек баласы болбогонуна байланыштуу, хан өзүнүн тактысын кыздарынын бирине калтырууну эп көрүп, кимисинин ага күйүмдүү экенин сыйнап көрүнү чечет.

Бир күнү кыздарын алдына жыйнап:

— Мени кандай жакшы көрсөңдер? -деп суроо салат.

Улуу кызы:

— Мен сизди балдай жакшы көрөм. Анткени, бал абдан таттуу, балды кандай жакшы көрсөм, сизди да ошондой жакшы көрөм,- деп жооп берет. Ортончу кызы:

— Мен сизди жайкалып өскөн тоо гүлүндөй жактырам. Гүлдү канчалык жакшы көрсөм, сизди да ошондой жакшы көрөм,- деп жооп берет.

Эн кичүүсү болсо:

— Мен сизди тузду кандай жакшы көрсөм, сизди да ошондой жакшы көрөм, -дейт.

Хан улуу эки кызынын жообун жактырып, эң кенже кызына ачуусу келип, сарайдан кууп иет. Башына түшкөндү көтөрбөсө арга таппай, кенже кыз тентип жүрүп, коншу хан сарайына барат да, үй кызматкери болуп жашап калат. Кызды хан сарайдагы карыган кызматчылар тарбиялап, түркүн даамдуу тамактарды жасоону үйрөтөт.

Хандын уулу бир күнү жакшы, даамдуу токоч бышырган кызга үйлөнөм деп жарыя кылат. Канчалаган хандардын, падышалардын кыздары токоч жасап келишет, бирок ханзаада эч бирин жактырбайт. Ошентип, башы катып отурган ханзааданын дасторконуна башына саман топу кийген кыз токоч коюп чыгып кетет. Ханзаада токочту жеп көрүп абдан жактырат, бирок ким алып келгенин такыр билбейт. Кызматкер жасап алып келген токочту да жактырабаган ханзаада бул токочту абдан жактырып калат. Карыган кызматчы аял токочту сарайдагы күң кыз жасаганын айтат. Ханзаада кызды көрүп жактырып калып, ага үйлөнүп, дүнгүрөгөн той кылып, тойго коншу хандарды да чакырышат. Тойдун ардактуу коногу да кыздын атасы эле. Конок болуп келген хандын астына коюлган тамактын тузу аз болгондуктан:

— Бул эмне даамсыз, начар тамак, - деп нааразы болот. Ошондо кыз бет жабуусун ачпастан туруп, мындай дейт:

— Көрдүнүзбү ата, адамдардын тузга болгон муктаждыгы күчтүү. Ошондуктан сизди туздай жакшы көрөм дегем, -деп айтат.

Кызынын үнүн тааныган хан кетирген катасын түшүнүп, кызынан кечирим сураган экен. Хан өлгөн соң, тактыга кенже кызы келет. Ошондон улам калкта “акыл жашта эмес, башта”, “алысты жакын кылган кыз, ачууну таттуу кылган туз” деп бекеринен айтылып калбаптыр.





13-октябрь



Тойбос балыкчы

Немец жомогу

Илгери абдан эмгекил балыкчы болгон дешет. Таңдын атышын улай балык улоого чыкчу. Алгач сомон балыгын кармайт. Кармаган балыктарын мажүрүм талдын бутактарына тизет.

Андан кийин көлгө барып, сазан балыгына ууга чыгат. Аларды үйүнө алып келген соң, аялы базарга алып барып сатат. Жолдошу эс алуунун ордуна киинки күндүн камылгасын корөт. Кыска убакыттын ичинде байып, жанына жардамчылыкка эки кишини кызматка алат. Башкы максаты бакчасына балыктар секирип ойногон чарба куруу эле. Акыры журуп, максатын ишке ашырат. Байлыгынын күчү менен дарыянын агымын үйүнө чейин киргизип, балыктар сүзгөн чарбага айландырат. Балыктарды төлдөтүп аябай кебйтот.

Ошентип, балыкчы мансап күтөт. Кыла турган иши жок. Бакчасында кызматчылары бар. Алар бардык иштерди аткарышат. Бир күнү жубайлар чарпаяда отурушса, балыктар ойногон жасалма көлчүккө асмандан жылдыз тушет. Балыкчы:

— Үйдө эмнебиз кем деп отурдук эле, асмандагы жылдыз келип, эшиктин алдындагы сууга түштү. Кандай гана бактылуубуз, -дейт. Балыкчынын кызматчылары кожоундун буйругу менен асмандан түшкөн жылдызды суудан издең башташат. Бирок такыр таба альшпайт.

Балыкчы жылдызды табуу үчүн сууларды агыза баштайт. Ичиндеги балыктар да суу менен кошо агып кетет. Натыйжада, женил олжого туйту нам деп атып, өмүр бою кылган эмгеги текке кетет. Акыры эч кандай баалуулугу жок капкара бир ташты табышат. Чыныгы жылдыз адамдын эмгеги менен келе тургандыгын балыкчы толук түшүнгөндөй болот. Бирок "баары өттү кетти, эми кайрадан башынан баштоого туура келет" деген чечимге келет.



14-октябрь



Шамалды сөкпө

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери бир карыя адам болуптур. Ал адам бир күнү өгүзүнө эки кап буудай артынып, тегирменге жөнөйт. Тегирменден кайткан маалда катуу шамал согуп, абышканын башындагы тебетейин учура кетет. Өгүзү да үркүп кетип, ага артылган каптын оозу ачылып, ун төгүлүп кетет. Ачууланган абышка шамалды аябай тилдейт. Чыдабай кетип, периштеге барып арызданат:

— Айлананайын, периште, шамалыңды жыйнап алчы же аны тыйсан боло. Тегирменден келе жатсам тебетейимди учурup кетти. Аны алайын десем өгүзүм качып кетип, каптын оозу ачылып кетип, унумду учурду,-деп даттанат.

Периши шамалды чакырып:

— Тентек шамал, бул эмне кылганың. Бечара адамдын тебетейи менен унун эмне учурдуң? Эми бул пендеге төлөп бер, -дайт.

Шамал: “Адам озү күнөөлүү, тебетейин баса кийип, каптын оозун бекем байласа, анан дагы мени сөкпөсө, мындай болбойт болчу. Мен эрке баламын. Эмне жасасам өзүм билем. “Тузумду төкпөсөн, шамалды сөкпөсөн” деп жараткандин айтканын билбейт бекен”, - деп жооп бериптири.



15-октябрь



Кимдин иши дагы татаал?

Орус жомогу

Kыштактагы жашоодон тажаган аялы менен күйөөсү бири-бири менен уруша башташат.

Экөө өздөрүнүн иши дагы да татаал экенин айтып бүтө алышпайт. Күйөөсү:

— Бир да жолу талаага иштегени барган жоксун. Сен иштин татаал экенин билбейсин. Кышында суук, жайында ысык, курсагың ачат, тамагыңды муздак бойдон жейсис. Астыңан жырткыч айбанаттар чыгат, жаан-чачында каласын. Сен бул жашоонун кыйындыгын кайдан билмек элэн?

Аялы:

— Сен бир күн дагы үй иштерин кыла албайсын! Кааласан, бир күнгө иштебизди алмаштыралы, -деген сунуш киргизет.

Кийинки күнү аялы талаага кетет. Күйөөсү үйдө калат. От жагылган, үй ысык, адам жыргап отурган кези.

Нан жасоо учун камыр жууруп кооп, суга кетет. Бирок ал кайтып келгиче камырга кумурска толуп кеткен болот. Андан кийин күрүчтөн тамак жасагысы келет. Майдын ордуна башка майды куюп алат. Бир маалда балдары чырылдап курсактары ачып ыйлап башташат. Тамак бышканда, жерге төгүп алышат. Шыптырлып жатса бир баласы туздалган бадыран салынган бочканы антарып иет. Дал ошол мезгилде мышык сыр салынган идишке кирип кеткен болот. Адам аябай ачууланып, аялы менен ишин алмаштырганына бушайман болуп отурса, короодогу ач калган малы да мөөрөп кирет. Адам уйду бакчага чейин алып баргандан эригип, үйдүн жанындағы чөптөргө коё берет. Качып кетпесин деп мойнуна жип байлап, экинчи учун бөлмөгө алып кирип өзүнүн бутуна байлайт. Үй бир жерде турбайт, бир мезгилде жипти катуу тартып жибергенде буту тайып, жыгылып түшшөт. Аял үйде бир нерселер болуп жатканын талаадан байкап калат. Эгер баары жайында болсо, үй мынчалык мөөрөбөйт эле.

Келип күйөөсүн, уюн куттарат. Мышыкты сыр салган идиштен, баланы бадыран туздалган бочкадан чыгарып, баарын өз ордуларына коёт. Күйөөсү ушундан кийин үй иштери женил деп такыр айттай калган экен.



16-октябрь



Коёндор менен пилдер

Тибет жомогу

Токойдогу дарактар адамдын чачындай түнт кезде Вашагар аттуу чон жана күчтүү пил жашаган экен. Ал пилдерге башчылык кылчу. Керек учурларда жол көрсөтүп, талаш-тартыш маселелерди чечүүгө жардамдашы.

Пилдер ар күнү кечкисин, токойдун ортосундагы көлгө барып, салкын сууга жуунуп, эс алына турган. Көлгө келип кожоюндук кылган пилдерден коёндор тажайт. Алар келген сайын коёндордун ўйлерүн бузуп кетишет. Бир күнү коёндордун узун кулак карыясы:

— Бир чара көрөлү, өмүр бою коркуп жүре берсек болбойт, -дейт.

Ар бир коён өз оюн айткан соң акыркы созду алардын эң кенжеси деден кулакка беришет:

— Мен эртең Вашагарга барып, көл мындан кийин Ай императоруна таандык, эми ага түшкөнүңорду токтоткула деймин, -деп чечкиндүү жооп берет.

Кийинки күнү пилдер сууда жүрүшсө, деден кулак болгон күчү менен:

— Эй, пил, бул жерде эмне кылып жүрөсүң? -деп кыйкырат. Вашагар айланасын карап дедең кулакка:

— Мага кыйкырып жатасыңбы?

— Ооба, сага айтып жатам.

Вашагар:

— Азыр бир ўйлон койсом, дайыныңды таптай каласың, сен кайсы тооң таянып, мага кыйкырып жатасың?

— Бул жерлер Ай императоруна таандык. Мен бүтүндөн баштап бул жerde кароолчумун. Ал өзү да бул жерде, -деп көлдөгү айдын чагылышын көрсөтөт.

Вашагар суунун ичиндеги айдын чагылышын көрүп коркуп кетет. Ал бизди жазаландыруу үчүн келген го деп, пилдердин бардыгын топтойт да, көлдөн чыгарып кетет.

Пилдер ошондон бери көлгө кайтып келе элек имиши.



● ● ●
17-октябрь
● ● ●

Чучук жамғыры жааган күн

Норвегия жомогу

Илгери бир кыштакта кемпир-чал жашаган экен. Кемпир и маселелердин баарын оте қылдаттык менен чечип, чалы болсо жаш баладай ка-роого қонғон жан эле. Кыштактыктар ага “качкак” деген ат қоюшкан. Бирок кемпир-чал бири-бирин толуктагандыктан, чогуу ынтымакта жашашыптыр. Бир күнү чалы кемпирине:

– Кемпир, көзүмдүн нурусун, акчабыз түтөнүп баратат. Бир нерселер бер, базарга барып сатып келейин, -дейт.

Кемпир донуздуң майынан жасалған саланы баштыкка салып, базарга сатып келүү үчүн чалына берет. Чал аны алыш жолго чыгат. Бирок бир нече уба-кыттан кийин оордугунан тажап, жипке байлап, сүйрөп алат. Саланын жытын сезген ит артынан ээрчийт.

– Соңун жыттанат, ээ? Бирок бекер тамак жок. Акча берсөн сага берем. Болбосо жогол, -дейт итке. Бир маалда ит саланы илип алыш, качып жөнөйт. Чал артынан куүйт. Итти таптай калат. Кемпиринен коркуп издең журө берет. Кыштактагы бир үйдүн бакчасынан саланын калдыктарын көрөт, аларды алайын деп ташты көтөрсө эле астынан бир кумара алтын чыгат.

“Мына ит саланын акысын ушинтип толодү”, -деп кудундап үйүнө жөнөйт. Үйгө келип, кемпирине болгон окуяны айтып берет.

Кемпир алтынды чалы билбеген жерге катып көт да, эки чоң чучук алыш тамдын башына чыгат. Аларды кесим-кесим кылып, чача баштайт. Абышка асмандан чучук жааганын көргөндө тан калып, аларды тооптоң жайт да, “бүтүн чучук жамғыры жаады” деп эсine сактап көт.

Бир нече күндөн кийин алтын салынган кумарасын жоготкон адам казыга барат. Казы кыштакка жандарма жиберет. Жандарма элдин баарынан сурап чыгат, кезек чалга келгендө:

- Бул күндөрү сен алтын таап алдың беле?
- Ооба, бирок аны ит саланын ордуна берген мага, -деп жооп берет чал.
- Ит сага акча бердиби, качан? Кайсы күн эле?
- Ошол күнү асмандан чучук жамғыры жааган, -деп жооп берет ишенчээк



чал.

— Чучук жамғырыбы? Азыр менин сени менен тамашалашканга убактым жок, - деп, жандарма таарынып чыгып кеткен экен.



18-октябрь



Бурана

Кыргыз жомогу

Илгери жоокерчилик замандарда Баласагын аттуу капкалдуу шаар болгон экен. Анын түштүк-батышында турган дөбө “Кароол дебө” деп аталып, ал жерге тиги жагы Олуж-Ата, бул жагы Бурулдайдан тарта айланасы бүт көрүнгөн мунара курдуруп, күнү-түнү күзөт коюлуптур. Ошондун тартып Кегети буранасы сакчылардын жайы болуп, анын тегерегиндеги дебөлөрдө ар түрдүү капкалдуу жайлар курулуптур.

Жоокерчиликтин бир катуу кармашында бул шаар талкаланып жок болот да, сакчыларга курулган бурана калып калат. Бурана ыйык болгондуктан кызыл кыргын, кара сүргүндөрдө да талкаланбай, ушул күнгө чейин жеткен. Бул күнү да адам тийбейт, ыйык көрөт.

Жаңыдан орус баскынчылары келген кезде бир көпкөн аскер башчысы бурананы аттырган экен. Ошол офицер эртеси эле жин ооруга кабылып, жети күнгө жетпей көз жумган экен. Ошондун кийин алар экинчи ирет кол салышкан эмес. Замбиректен бузулган бурананын баш жагы кийинки реставрациядан ондолуп коюлган.



19-октябрь



Семиздиктін дарысы

Литва жомогу

Илгери откон заманда аябай бай адам жашаган экен. Анын мал-мұлкү, жери, акчасы мол эле. Бирок ал жеткен ач көз, өтө семиз адам экен. Ушунчалық семиргендиктен, ал үчүн жашоонун манызы деле кетиптири.

Арыкташ үчүн барбаган дарыгери, каккылабаган эшиги калбаптыр.

Айткан чөптөрүн ичин корет, дарыланат, такыр болбойт, капаланган сайын, күчүн тамактан чыгарат, семиргенден семирет.

Бир күнү бир карапайым адамға жолугуп калат. Ал:

– Сени арыктатуунун жолун билем, бирок сен мага жалғыз келишин керек,-дейт. Бай семиздиктен аябай тажагандыктан:

– Арыктатсан эле болду. Каякка десен да барам, -деп жооп берет.

Ошентип экөө болжошкон күнү ал адамдын үйүнөн жолугушушат. Карапайым адам дасторкон жайып, тосуп алат. Ал түшүнбөй эле жеп кирет, көрсө тамактардын ичине уйку дарысын кошуп койгон экен. Бир нече убакыттан кийин уктап калат.

Карапайым адам анын кийимдерин чечип, ордуна жумушчулардын кийимин кийгизип, машинага салып кесинтештерине алып барат. Ойгонгондо эмне болгонун озу да түшүнбөй калат. Жумушчулардын арасында жумушчу кийими менен жүрот. Алардын башчысы аны тындырбай иштетет. Мен кожоюнмун дегенине карабайт. Ушинтип ал бир ай иштейт. Тынбай кара жумуш кылгандыктан, курсагы ачып, аябай тамак жесе да, арыктагандан арыктай берет.

Бир күнү баяғы таанышы жолугуп, аны менен тамактанып отурганда уйку дарысын берип кайра уктатада, өз үйүне алып келет. Ал ойгонгондо өзүнө келип, мен кызык түш көрдүм,-дейт.

– Кандай түш көрдүн?

Ал адам:

– Мени бер жерге алып барып иштетиши, -дейт.

– Түш сени аябай арыктаткан окшойт, карачы, кийимиң чоң келип калыптыр,-дейт карапайым адам.



Ал оғоле арыктаганын ошондо сезип, аябай сүйүнет. Карапайым адамга убадалашкан белегин берип, ыраазычылық билдирип, жөнөткөн экен.



20-октябрь



Кыз-Күйөө

Кыргыз жомогу

Илгерки бир замандарда Ысык-Көлдүн Тоң тарабындагы бир байдын ашкан сулуу кызы болуптур. Ал кызы ошол байга жалданып жүргөн жылкычы жигитти сүйүп калат. Кызды алууга калыңы жок, калың төлөгөн күнде да бай кызын томаяк жигитке бермек эмес. Жигитти кыз да сүйүп калат. Эмне кылыштын айласын таппаган эки жаш күйүп жүрө беришет. Акыры байдын кызын күйөөгө узатмак болушат. Ошондо акыл ойлогон жигит кызды алып качмакчи болот. Бул сунушка кыз макул болот. Күн болжолу жете электе кызды кудалаган байдын уулу келип түшүп, алып кетмекчи болушат. Ошондо жигит жылкыларынын арасынан эки атты токуп минип, кызды алып качат. Жигиттин Чуй тарапта илик-жилик туугандары бар экен, ошол жакты карай бет алышат. Ангыча кыз менен жигиттин качканын туюп калышып, артынан куугун түшөт. Качып бараткан кыз – жигит Бoom капчыгайынын ичиндеги эки асканын жанына келгенде, бирөө он жаккы бетке, экинчиси сол жаккы бетке качат. Алды-артынан чыккан куугунчулар экөөнү тен ошол жерден жазалашат.

Сүйүнүн айынан курман болгон эки жаштын күнөөсүз канынан эки булак жаралып, сыйылып агып чыгып, ошол жер “Кыз-Күйөө” деп аталып калган экен.



21-октябрь



Чыпалак бала жана анын достору

Венгр жомогу

Илгери бир үй-бүлө кедей жашагандыктан, баласынын бир дагы оюн-чугу жок экен. Ага карабастан, анын ойногон сонун оюндары бар эле. Алар - өзүнүн көзү, оозу, кулагы, муруну, чачтары, моюну, эки колу жана эки буту.

Чачы шамалда желбиреп, кулактары күштардын сайраганын жана дарыянын шаркырап аккан үнүн укчу. Мурду болсо гүлдердүн жыпар анкыган жыты менен кошо апасынын бышырган тамактарынын жытын жыттачу. Эки колу менен өз алдынча ар кандай кыймылдарды жасап ойноши, буттары кечке чейин секирип жаны тынчу эмес. Көздөрү менен айланасындары кооздуктарды тиктеп, оозу менен сүймөнчүктүү суроолорду берчу экен.

Баланын жашоосу мына ушундай керемет эле. Бирок кеч киргенде айлана тынч болуп калчу. Төшөккө кирип, эки колун жуурканынын үстүнө чыгарып, чачтары жаздыктын үстүнө жайылып, эки бутун ойноктотуп жатып калчу. Анын оюнчуктары болгон көздөрү, колдору жана буттары да аны менен кошо уйкуга кетээр эле.

Эртең менен таң атканда кайра эле ошол оюнчуктары менен керели кечке ойночу. Булар анын эң жакын жана айрылгыс достору эле.



22-октябрь



Каргалардын казысы

Италия жомогу

Илгери өткөн заманда бир соодагер болгон экен. Ал Наполи деген аймакта Жованни аттуу уулу менен чогуу турчу. Жованни абдан ақылдуу жана күштарды жактырган бала болгон экен. Кичинекей болгон куржунун нандын күкүмдөрү менен буудайга толтуруп, токойго барып күштарга тамак берчү. Күштар да Жованинге көнүшүп, жемди баланын колунан

жеп, абдан ынак болуп калышат. Ошентип жүрүп бала күштардын тилин да түшүнүп калат.

Бир күнү соодагер Жованини алып сапарга аттанат. Сапардын төртүнчү күнү ата-бала деңизди тиктеп турушса, эки чардак келип конот да сайрап киришет. Соодагер баласынан: “Булар эмне деп атат?” -деп сурайт.

– Бул күштар дөөдүреп жатат. Бир мезгилде сиз менин колума суу куюп, апам экөөнөр мага кызмат кыла турганынарды айтып жатышат, -дейт. Атасы мени шылдыңдап атат -деп чычалап, баланы сууга түртүп жиберет.

Дениз аябай толкундуу болгондуктан, баланы таба албай калышат. Бала жээктен алыстап кеткен маалда бир кеме өтүп баратып, куткарып калат. Алар башка өлкөгө кетип бараткан болот, баланы алып, ошол өлкөнүн падышасына кызматка берет.

Падыша бул күндөрү абдан капалуу эле, анткени, уч карга такыр жанынан чыкпай сайрай берчү болуптур. Атүгүл, алар туну да падышанын жанынан кетпей коюшат. Жованин каргалар менен сүйлөшө башттайт. Алардан эмнеге падышанын жанынан кетпей жаткандыктарын сурайт:

– Алар падыша бизге казы болуп берсин. Биз үчөөбүз каргалардын падышасы болгубуз келет. Бирок кимибиз боло турганыбызды чече албай атабыз. Падыша кимди көрсөтсө, ошонубуз болобуз, -дешет. Падыша:

– Булардын эң улуусу каргалардын падышасы болсун, -дейт.

Падыша канаттуулардын тилин билген мындай жөндөмдүү балага ыраазы болуп, кызына үйлөндүрүп, байлыгынын жарымын берет.

Жованин калкка күйүмдүү, боорукер мураскор болуп чыгат. Бир күнү алыстан улгайган эки адам келет. Жованин алардын ата-энеси экенин таанып билет. Тамак келгенде атасы кумараны алып Жованинин колуна суу күймакчы болот, ал чыдабай кетип ата-энесин кучактап калат, алар да таанышып, кубангынан ыйлап жиберишет.

Ошол мезгилден баштап Жованин ата-энеси менен бирге жашайт. Алар күштардын сайраганынын тыңшап, маани берип калышкан экен.

❀❀❀
23-октябрь
❀❀❀

Жез кемпирдин уулу Фирозет

Француз жомогу

Илгери Фирозет деген жез кемпирдин баласы болгон экен. Кыштактын бардык кыздары Фирозетке ашык болушат. Фирозет болсо Панникадан башка кызды жактырчу эмес. Ал кыз байдын үй кызматчысы эле. Фирозет Панникага үйлөнгүсү келет, бирок энеси бай кыз менен үйлөнүшүн каалайт. Ал бай, бирок ыраны суук эле. Жез кемпир менен ал кыз Панниканы аябай кордошот. Бир күнү Панниканын колуна бир сүзгүч берип, сууга жиберишет. Панника чакаларга суу толтура албай ыйлап отурса, Фирозет коруп калып, ага жардам берет.

Дагы бир күнү жез кемпир кызга белдемчи берет. Панника аны байлайын дегенде Фирозет коруп калып ыргытып жиберет, белдемчи чоптүн үстүнө түшкөндө ал жер “жалт” деп ерттөнүп кетет. Көрсө, тийген жерин ерттөгөн сыйкырдуу белдемчи экен.

Акырында жез кемпир туңүчүндө шамдын жарыгы менен күрүчтүн ташын тазалап отурган Панниканы байкап, Фирозетке барып:

– Уулум, эртең каздын этинен тамак жегин келеби? -деп сурайт.

– Ооба, -деп жооп берет Фирозет. Ошол эле мезгилде энесинин оон билип, Панниканын жанындагы шамды алыш, акча санап отурган бай кыздын астына коюп коёт.

Башка бөлмөде сыйкырчылык кылган энеси:

– Шамдын астында турган кыз казга айлансын! -дейт.

Бай кыз казга айланып ал жерден “каак, каак” деп чыкканда жез кемпир утулганын мойнунда алат да уулуна:

– Уулум, сен жеңдиң. Мен аябай улгайдым. Сыйкыримдын да күчү кетти. Силер бактылуу болгула -деп, батасын берүүгө аргасыз болот.

Ошол бойдан башка жакка кетип, андан кийин келген жок дешет.



24-октябрь



Жер эне менен эки куржун

Француз жомогу

Жер эне кәэде урушуп, кәэде достошуп жүргөн айбанаттарды карап кызыкка батчу. Бир күнү маймылга карап:

— Кандайсын, сүйүктүү маймыл? -деп суроо салат.

— Мыктымын. Мен жакшы чуркайм, дарактарга оной чыгам. Мактантым келбейт, бирок акылдуумун дагы. Дарактар мен жей турган мөмөлөргө бай. Кудайга шүгүр. Эгер аюу болгонумда, арызданып эле журө бермекмин, -дейт маймыл.

— Эмне деп жатасын, маймыл? Мага токойдо тен келе ала турган жан барбы? Эт, мөмө, бал баарын жей берем. Даракка чыгуу эчтеке эмес. Аттүүл, сууда сүзө алам. Пил болгонумда, балким, данкайып эчтеке кыла алмак эмесмин -дейт аюу.

— Эй, ал жерде ким мен тууралуу сөз кылып жатат. Узун мурдум менен чоң дарактарды тартып жейм, токойдун мырзасы менмин. Эч бир жандык жолумду тосо албайт. Ысыкта баарынар ақактап жаткан кезде күнүгө өзүмдү серинде-тем. Мурунума суу толтуруп, бардык тулку боюмdu жууй алам. Керек болгондо каттуу да чуркайм. Кит болсом, анда башка кеп эле.

Жер эне айбанаттардын сезүнө аралжы болот.

— Баарынар өзүнөрдү жакшы көрөсүнөр. Бул мени да кубандырат.

Жер эне өзүнчө ичинен ойлонот: "Айбанаттар да адамдар сымал. Баары жондорунда эки куржун асынып алышат. Алдыңкы куржунга башкалардын кемчиликтерин коюшат. Арткыга өздөрүнүн көргүсү келбegen кемчиликтерин коюшат. Жакшы жана терс жактарын бириктирип көре альшпайт. Экөөнү чогуу бириктирип көргөн гана алдыда болот, ал табияттын мыйзамы," -деген экен.

● ● ●
25-октябрь
● ● ●

Шамал корозу

Польша жомоғы

Шамал корозу деген эмне, билесинербі? Темирден жасалып, үйлөрдүн чатырына коюлган корозго айтылат. Ал шамалдың кайсы жактан сокконун көрсөтүп турат.

Бул жомоктун негизги темасы - шамал корозу. Ал шаардагы эң чоң үйдүн үстүндө канаттарын кәккүлап, онго - солго бурулуп турат экен.

- Эй, хоп, -деп кыйкырчу. Боёк көздөрү жадырап турчы. Каңдай сонун күн бүгүн. Көптөн бері мындаш шамал да жок эле. Ал бийикте болгондуктан анын сезүн эч ким укчу да эмес.

Шамал ага:

- Бир аз ылдайга түшкүн келеби, кааласаң сени башка жерге учурайын, -дейт.

Короз:

- Жок, мен сенден бир нерсе каалап жатамбы, менин абалым жакшы. Бул жерден шаардың бардық жерин көрө алам. Дал ошол мезгилде чабалекей келип, ага күч менен бир тиет.

Чабалекей:

- Короз, кечирим сурайм, шамал каттуу соккондуктан сага бир тийдим.

- Эчтеке эмес.

Анда чабалакей андан ары сезүн улайт:

- Сенде канадай пландар. Күз жакындалап келатат.

- Билем, жалбырактар саргая баштады. Базарда кышкы кийимдер сатыла баштады. Мектептер ачылды. Баары мектепке бара башташты.

- Биз эми көчүп кетебиз. Кааласаң сен да жүр, канаттарың бар, чогуу кетели.

- Жок, мен бара албайм. Бул жерден мага кеткенге болбойт.

- Бирок каардуу кыш келет жакында, -деди чабалекей.

- Мен тоңбойм, темирденмин. Сен бул шаардың кышында канадай кооз экенин билсөн, көрсөн. Андан тышкary, мен бул жерден кетсем адамдар кантип шамалдың багытын билишет?

Чабалекей:

- Жакшы кал, короз, келе жаткан жылы кайрадан жолугушабыз! -деди да учуп кете берди.



26-октябрь



Бир буудайдын икәясы

Венгр жомогу

Kүз мезгили. Шамал буудай талаасын аралап, шуулдап турган кез. Дыйкандар эртөн буудайды чаба тургандыктарын сүйлөшүп жаткан. Кызгалдактар менен кек гүлдөр кара көсөө чөптөрдөн эртөн ажырап кала тургандыктарын ойлоп абдан капалуу. Бир кызгалдак моюнун бүгүп:

– Силерди аябай кызганып турам. Силерден кийин күштар да башка жакка учуп кетишет. Биз бул жерде кала беребиз-десе,

– Капа болбо, -деди кара соймолок. Биз учуп кетебиз, силер болсо бул талаада жылда ёсөсүнөр, -деген жоопту берди.

Эртеси күнү дыйкандар буудайды орушту. Кечке чейин дыйкандар аябай иштешти. Түшүм жыйналып, кантарга салынды. Атүгүл, саман да жыйналды. Талаада бир буудай башынан башка эчтеке калган жок. Ал атайын топуракка аралашып калып калган. Анткени кара соймолок бардык буудайлар жаргылчакка тартылып, унга айлананаарын айткан. Ал болсо буудай бойдон калгысы келип, капка түшүүдөн баш тартты. Кечээ эле буудайга толуп турган талаа бүгүн тыптынч, айланада эчтеке жок. Буга бир аз капаланды.

Акыры аябай жалгыз экенин сезди. Досторунун жанына барып, алар менен болгусу келди, бирок тегирменге чейин кантип барат? Бир нерсе кылбасам болбайт -деп, аккан суу менен ағып жөнөдү. Суудан чыгып баратса алдынан момолой чыгып:

– Кош келдин, буудай. Кышты бул жерде өткөрөсүнбү? Бул жерде кыштап, жазында кайрадан ушул жерден өнүп чыксан болот. Сенин ордун ушул жер, -деди.

Буудай аябай сүйүнүп, жазга чейин уктап туруу үчүн, топурак жамынды да, уйкуга кетти. Түшүнде жашыл талаа, шайыр кара көсөө чөп, кызгалдак көрүп жатты.

●●●
27-октябрь
●●●

Алтын жумуртка

Немец жомогу

Немец кыштактарынын биринде кедей карыя жашачу. Айылымда аны баары тооктуу карыя дешчу. Себеби анын картаң бир тоогу бар эле. Күнүгө тоогунун бир жумурткасы жана коншуларынан алган бир тилим нан менен курсагын тойгозчу.

Бир күнү тоогунун жумурткасын алса, алтын жумуртка тууган болот.

Алтын жумуртканы алыш, дүкөнгө барат. Дүкөндөгү азык-түлүктөрдүн бардыгынан таразага тарттыра баштайт. Дүкөнчү абышканы суроолуу тиктегенде, абышка анын колуна алтын жумуртканы кармата салат. Дүкөнчү омүрүндө мынчалык алтын көрбөгөндүктөн, карыя айтпаган нерселерди дагы салып берет.

Карыя азык-түлүктөрдү алыш үйгө келет. Алтын жумуртка дүкөнчүнүн сейфинен түнү чыгып, карыянын чөнтөгүнө түшүп алат. Карыя күнүгө ар кайсы дүкөнчүгө барып алтын жумуртканы берип, муктаждыктарын канаттандырат. Ўй алат, жер алыш, бакча тигет. Убакыт етүп айылдын эң бардар адамы болот.

Бара-бара карыянын алкымы бузулуп, мүнөзү өзгөрөт. Барган сайын кедейлерди тоготпой, орой боло баштайт. Ач көздүгү артат. Эшигин каккылаган тилемчилерди кууп, жакырларды мазактайт.

Бир күнү эшигин бирөө каккылап:

– Жараткандын ыраазычылыгы үчүн жакырга садага берип кой, -десе:

– Жогол тилемчи! Кепнесең кызматчыларыман таяк жайсинаң! -дейт.

Тилемчи кетери менен карыянын чөнтөгүндөгү алтын жумуртка анын артынан тоголонуп ээрчип жөнөйт. Тилемчи жумуртканы чөнтөгүнө салган бойдон кетип калат.

Ошол күндөн баштап кыска убакытта жакырлана баштаган карыя эски абалына келет. Жумуртка тууган тоогу менен “тооктуу карыя” аталыш кала берген экен.



28-октябрь



Эргежелдер падышасынын бүлдүркөн бакчасы

Немец жомогу

Кыш чилдесинин толуп турган маалында эргежелдердин падышасы үйүн көздөй бараткан. Жолдон каттуу соккон шамал менен карышкылардын улуган үнү угутат. Сарайга баргыча дагы далай жол бар. Жолоочу катарында бир ылайыгы келген үйгө түнөп калаармын деп ойлойт. Элдик салт боюнча жолоочуга ар бир үйдүн эшиги ачык. Бир маалда кыштактагы бай адамдын абдан мыкты курулган үйүнө туш келет. Үй жылжылуу, жарык жана ыңгайлуу экен. Эшикти байдын кызы ачып, самтыраган кийимчен жолоочуну көрүп, эшикти тарс эттирип жаап алат. Эргежелдер падышасы жолун андан ары улайт. Бир аз убакыттан кийин четырээктен тамтыгы кеткен бир үй көрүнөт. Ал үйден билинээр - билинбес жарык жанып тургансыйт. Бул жолу да эшикти кедейдин кызы ачып, жол жүрүп чарчап - чаалыккан жолоочунун алардын үйүнө туш келгенинне жана ага жардам берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгенүнө кубанып үйгө киризет. Астына жаны кайнаган ысык сүт жана кара буудайдан жасалган нан берет. Жатаарда сыйтуу коноктор жата турган очоктун түбүнө төшөк салып берет. Кыздын мейман - дос-тутуна ыраазы болгон жолоочу:

— Эртөн тоого чыгып, темир дарбазаны таап, мага жолук, -дейт.

Таң атканда жолоочу кетип калган болот. Эшикте кыштын каары кайтып калгандын байкайт. Кыз соз боюнча темир дарбазаны издең тоого жөнөйт. Түшкө че-йин издең отуруп, темир дарбазаны табат да, аны ачкан күзөтчүлөр падышанын жанына кызды алып барышат. Кыз темир каалгадан киргендөн кийин таптакыр башка дүйнөгө келгендөй болот. Аба ысык, бакчада бүлдүркөндөр жайнайт, падыша кыздын бир себет бүлдүркөн теришин айтат. Кыз темир дарбазанын кире беришиндеги бүлдүркөн жетиштүү болот деп топтой баштаганда, башка жерлерден да алышын айтышат.

Кыз бир себет бүлдүркөндү үйүнө алып келет. Себетин ачса, бүлдүркөндөрдүн ордуна ар кыл асыл-таш буюмдар толтура экен. Аябай сүйүншөт. Бул кабарды кыштактагы элдин баары угат. Кедейлердин күтүүсүздөн байыганы айылына тарайт.

Бул кабарды уккан байдын кызы да байлыкка маарыш үчүн эргежелдер падышасын кедейдин кызы конок кылгандай тосуп алып конок кылат. Ал да темир дарбазаны издең барган кезде эргежелдердин падышасы ага да себет карматып, бұлдұркөн толтуруп алып кетүүсүн айтат. Себетин алып үйүнө барып ачса, бұл дүркөндүн ордуна жыландар толтура болот. Кыз аябай ызаланып ыйлайт. Бирок ушинтип ар ким өзүнүн мамилесине жараша жооп алған экен.



29-октябрь



Топтой бәжек

Түрк жомогу

Kоёндун кичинекей баласы топтой тоголонуп жүргөндүктөн тааныган-дар аны “топтой бәжек” деп коюшчу. Токойго жакын жерде ата—энеси менен жашаар эле. Ата—энеси:

— Токойго кирбегин, ал жак түнт, үйдү таба албай калышын мүмкүн, -деп кулагына күят. Бирок кәэде алардын айтканын кулагынын сыртынан кетирип көёт.

Бир күнү токойго кирип, уялардын абдан көп экендигин байкайт. Уялардагы “чырк, чырк” эткен балапандар менен саламдашты. Бир маалда “так, так” деген үндү укту, караса, тоңкулдак жыгачты тешип жатыптыр. Андан ары барса бир жаныбар үстүнө үйүн көтөрүп алып басып баратат. Ал силер тааныган таш бака эле. Ушинтип жүрүп, кечтин киргенин байкабай калды, бир маалда топтой бәжек үйгө кете турган жолду таптай адашып калды. Он тараңтагы жолго түшсө, ал таптакыр башка жакка кетет экен. Ал эми сол жакка барса, токойдун ичине дагы терендең, ого бетер адаша турган.

Бир маалда маңдайынан чыккан түлкүдөн коркуп, бир дарактын артына жашынды. Түлкү аны байкаган жок. Жолдун четинdegи бир тешикке кирсе, ал түлкүнүн үйү экен. Токойго карангы киргендиктен, бардык жандыктар уйкуга кирди, бәжек да ойлонуп жатып уктап кетти. “Хууу хууу” деген үндөн улам ойгонуп, ал эмне дегиче болбой, күн көтөрүлүп жарык киргенин байкады. Жолун таап үйүнө келди. Энеси абдан тынчсыздынып аны күтүп аткан экен, мындан кийин мындаи бейбаштык кылбагының деп кучагына алды.



30-октябрь



Жұзұнчұсү сен болосун

Венгр жомогу

Бир аялдың үч кызы болғон экен. Алардың бириңчиси сөзғө чебер, әкинчеси жағымдуу, үчүнчүсү үйкучу экен.

Бир күнү кечинде апасы очоктогу отту жагайын десе, ширенке таппайт. Жакшы сүйлөгөн кызын коншунукуна ширенке алып келгенге жиберет. Ал ширенкесиз келет. Жагымдуу кызын жиберет. Ал да алып келбейт. Үйкучу кызын жиберсе, алып келе жатып, очоктун алдында отурған бир карыяны көрөт.

- Кутмандуу күнүнүз менен!
 - Кутмандуу түнүн менен, кызым.
 - Уруксат берсениз, мен сизге бир нерсе айткым келет.
 - Сени угуп жатам.
 - Сиздин чоң бутунуз бар экен.
 - Мен бул бутум менен ааламга саякатка чыктым.
 - Сиздин кулактарының да чоң экен.
 - Мен дүйнөдөгү болғон бардық нерсени угам.
 - Сиздин көздөрүнүз да өзгөчө чоң экен.
 - Мен дүйнөдөгү бардық нерсени көрүп турам.
 - Сиздин колдорунуз да алп экен.
 - Мен дүйнөдөгү бардық нерсени кармай алам.
 - Оозунуз да оғоле чоң экен.
 - Ооба, оозумду ачканда эле элдин баары эсинеп баштайт.
- Ушул убакка чейин токсон тогуз бала эсинеди. Аナン баары уктап калышты. Эми уктагандардың жұзұнчұсү сен болосун деген экен.

❀❀❀
31-октябрь
❀❀❀

Тыйын чычкан менен карышкыр

Орус жомогу

Tыйын чычкан бакта секирип жүрүп, уйкусурал жаткан карышкырдын үстүнө кулап түшөт. Карышкыр секирип туруп, аны жемекчи болот. Тыйын чычкан карышкырдан:

– Мени көй берчи, -деп суранат.

Карышкыр:

– Жарайт, мен көй берейин, бирок сен мага айтчы, тыйын чычкандар дайыма эмне мынча шайырсынар. Мен дайыма эмне кылаарымды билбей, зеригип жүрөм. Силерди карасам, ары-бери секирип, ойноп жүрөсүнөр.

Тыйын чычкан:

– Сен мени алгач көй бергинин, мен анан сага айтып берейин, азыр мен коркуп турам, - дейт.

Карышкыр аны көй берет. Ал бакка секирип чыгат да:

– Сен каардуу болгондугун үчүн дайыма зеригесин. Сенин ызакордугун жүрөгүндү кысып турат. А биз болсок, эч кимге жамандык каалабагандыгыбыз үчүн шайырбыз, дайыма көңүлүбүз жайдары, - деген экен.

Т



Ноябрь



Ноябрь

- 1-ноябрь. Кызарт. Кыргыз жомогу.
- 2-ноябрь. Чарчанкы жолоочунун жомогу. Эстон жомогу.
- 3-ноябрь. Жакшыбы же жакшы эмеспи? Дания жомогу.
- 4-ноябрь. Апенди жана ач көз кожо. Кыргыз жомогу.
- 5-ноябрь. Саткын уул. Немец жомогу.
- 6-ноябрь. Дөөдөй чоңойгон сабиз. Немец жомогу.
- 7-ноябрь. Отунчунун уулу жана токайдун ээси. Норвегия жомогу.
- 8-ноябрь. Арстан менен чиркей. Швед жомогу.
- 9-ноябрь. Качырдын баласы, түлкү жана карышкыр. Чех жомогу.
- 10-ноябрь. Баш гүл идиши. Корея жомогу.
- 11-ноябрь. Палко жана анын эшеги. Венгр жомогу.
- 12-ноябрь. Чабалекейдин жыл сүрүүсү. Италия жомогу.
- 13-ноябрь. Кара поезд. Түрк жомогу.
- 14-ноябрь. Крокодил менен тоо күшүнүн чатагы. Француз жомогу.
- 15-ноябрь. Эки тобокелчи. Немец жомогу.
- 16-ноябрь. Ит досун кантип издең тапты? Мордова жомогу.
- 17-ноябрь. Аңчы менен тайганы. Индеец жомогу.
- 18-ноябрь. Коёндор дарактарды эмнеге кемирет? Япон жомогу.
- 19-ноябрь. Кичинекей жылдыз менен ай. Түрк жомогу.
- 20-ноябрь. Таз бала менен сыйкырдуу дагара. Түрк жомогу.
- 21-ноябрь. Тыйын чычкан. Азербайжан жомогу.
- 22-ноябрь. Абышка менен дөө. Кыргыз жомогу.
- 23-ноябрь. Ким күчтүү? Башкырт жомогу.
- 24-ноябрь. Кызы менен асман тууралуу жомок. Орус жомогу.
- 25-ноябрь. Билерман кызы. Уйгур жомогу.
- 26-ноябрь. Мык кага албаган балка. Орус жомогу.
- 27-ноябрь. Акылдуу тикмечи. Армян жомогу
- 28-ноябрь. Жалкоо кызы. Башкырт жомогу.
- 29-ноябрь. Падышанын уч күлкүсү. Уйгур жомогу.
- 30-ноябрь. Ах менен ох. Өзбек жомогу.



1-ноябрь



Кызарт

Кыргыз жомогу

Илгери жайдын толуп турган, жайлоонун болуп турган кезинде айтмайрамы болот. Кызыл – тазыл кийген кырк кыз экинчи айылга айттап келиш үчүн чыгышат. Алар майрамдын кызыгына батып, эки – учайылды кыдышып, кайра кайткан мэзгилде кеч кирип кетет.

Тоо жеринин аба - ырайы бат өзгөрүлүп турат эмеспи, түш чендерги чайыттай ачык күн бүркөлүп, бат эле уйгу – туйгу бороонго айланып, белдин кырына чытып калган кыздар бороонго буюгуп, жолдон адашып калышыптыр. Жайдын күнү женил кийимчен кыздар сууктун күчүнө туруштук бере албай таң атканча тонуп калышат. Кыздардын арасында жетим кыз бар экен, ошол жалгыз аман калыштыр.

Отуз тогуз кыз тонуп өлгөн жерге сөөгүн жашырып, ошондон кийин ал жердин аты “Кызарт” (кыз ашуу) аталып калган дешет. Азыр да бөөдө өлүм болгон кыздардын бейитинин калдыктары бар, бирок алар чын эле кыздардыкыбы же башканыкыбы, ким билет?..



2-ноябрь



Чарчаңкы жолоочунун жомогу

Эстон жомогу

Кыштын ызгардуу күнүндө бир жолоочу чарчап - чаалыгып бараткан болот. Кечке жуук бир чакан там көрүп, үмүт менен ага жакындейт. Эшикти каккылан:

– Тенир жиберген жолоочумун. Мени бүтүн кала турган жер менен камсыз кыла аласындарбы?

– Албетте, биздин үйдө калсаң болот. Бирок бир шарт коёбуз, таң аткыча уктабастан, бизге жомок айтып бересин. Сен дүйнөнү кезген адамсын. Аябай кызыктуу окуяларды билесин, – дейт кожоюн.



— Макул, бирок менин да шартым бар. Мен жомок айтып жатканда эч ким жолтоо болбош керек. Бирөө жарым тоскоол болуп сөзүмө аралашса, анда шыр эле уктап калам, — дейт жолоочу.

Макулдашышат. Жолоочу айта баштайт. Жолоочу терен эсинеп, анан сөзүн баштайт. “Мен карганы тиктедим, карга мени тиктеди. Анан ал учту. Жогорудан ал мени, мен аны тиктедим. Бир нече убакыттан кийин ал жерге конду, мени карады мен аны карадым”. Кайрадан эсинеп сөзүн улайт: “Карга жогору учту, мени тике тиктеди. Мен да андан көзүмдү албадым”.

— Ох, жетет, эмне кечке ушинтип тиктешип турға бердинерби? — деди чыдамы кеткен үйдүн кожоону.

— Биз макулдашкан эрежени буздуңуз. Менин жомогум ушуну менен аяктаңды. Тұнұңөр бейпил болсун деп - уйкуга кеткен экен.



3-ноябрь



ЖАКШЫБЫ ЖЕ ЖАКШЫ ЭМСПИ?

Дания жомогу

Aйылдын бир дыйканы сүйрөмө араба менен тегирменге буудай алыш баратыптыр. Буудайды тартып, ун кылып, аялы аны нан кылат экен. Анын маңдайынан кап көтөргөн адам чыгып, экөө дем алыш туруп калышат. Тегирменге бараткан адам:

- Жол тұзбы? Тегирмен иштеп жатабы? -деп сурайт.
- Эч билбейм, ал тарапка барған жокмун. -деп жооп берет.
- Жаш жигит, сен эмне дайыма аз сүйлойсүнбү?
- Мен жаш жигит эмесмин, жыйырма жылдан бери үй-бүлөлүүмүн.
- Жакшы экен.
- Эмнеси жакшы?
- Эмнеси жаман?
- Аялым абдан картан.
- Анда жаман.
- Менимче жакшы.
- Эмне үчүн?
- Картан, бирок үйү, акчасы бар.



- Анда жакшы.
- Эмнеси жакшы. Акчасы бар, бирок азыраак.
- Анда жаман.
- Эмнеси жаман, мен ал берген акчага төрт кой алдым.
- Анда жакшы.
- Эмнеси жакшы, койлорду союп, кууруп жатканыбызда байкабай энем үйдү ерттөп алды.
- Ай, жаман болгон турбайбы.
- Эмнеси жаман. Жаны үй курдум.
- Анда жакшы, эч бир маселе калбаптыр.
- Жакшы болчу беле. Жаны үйгө көчуп жатканыбызда аялым жыгылып, моянун сындырып алды.
- Ах, жаман болгон турбайбы.
- Эмнеге жаман. Мен башка жаш бирөөгө үйлендүм.
- Анда жакшы.
- Эмнеси жакшы. Керели кечкө күзгү карагандан башка иши жок. Кирди, идишти мен жууим, үйдү мен тазалайм.
- Айтпадымбы, абдан жаман болгон турбайбы. Көрүшкөнчө! -деп жолуна түшүптур.



4-ноябрь



Апенди жана ач көз кожо

Кыргыз жомогу

Илгери-илгери бир апенди менен ач көз кожно деген болгон экен. Күндердүн бир күнүндө апенди кожого келип: “Казаныңды берип тур, тамак бышырып ичейин” -дейт.

Эртеси апенди кожонун казанына дагы бир кичине казан кошуп кожого келип:

– Ой тобоо, кожом, куданың кудурети менен казаныңыз төрөдү. Ишенбессениз мына -деп, эки казанды тен кожого берет. Ачкөз кожно апендинин эки казан бергенине ичинен тынып, сүйүнүп алып калды.

Күндин - күн отүп дагы бир күнү апенди кожого келип: “Ой кожом, казаныңызды дагы бир күн берип турунуз” -деп сурап алып барып сындырып таш-

тайт. Эртеси кожого келип: “Ой кожо, казаныңыз төрөй албай өлүп калды”-дейт. Анда кожо:

– Эмне себептен казан төрөй албай өлүп калды? Кандай болсо да, таап бөресиң. Таппасаң казыны чакыртам, -деп ачууланат. Казы жигиттерин жиберип апендини чакыртат. Казы: “Кожо, кана, эмне арызын бар?” -дейт. Кожо “өх!” деп жөлөнүп чөк түшүп отура калып:

– Таксыр, иштин башташы мындай. Бир күнү апенди келди да казанымды сурал алып кетти. Эртеси казаның сынып калды деп казанымды бербеди, -дейт.

Анда казы:

– Ай, апенди, сен айт, -деди. Анда апенди мындай деди:

– Кожонун казанын алдым да, эртеси казаны төрөдү эле алып бардым. Кош. Андан дагы бир күнү казанды дагы алып келдим эле, казан төрөй алbastan олду, -деди.

Анда казы:

– Ай кожо, казандын тууганы ырас беле? -деди.

– Ооба казанымдын тууганы ырас, -деди кожо. Казы: – Аа, анда казаның тууганы ырас болсо өлгөнү да ырас, -деп апендинин сезүн колдойт. Ошентип, апенди кожону жөнгөн экен.



5-ноябрь



Сатқын уул

Немең жомогу

Бир күнү кембагал адам аялы менен бакчасында тамак жеп жатышкан. Табакта кызартылган тооктун эти. Ошол маалда алардықына атасы келип калат. Добуш чыкканда кембагал тооктун этин артка ката салат. Атасы келип, дасторкондон бир сыйдырым нан менен бир ууртам суу ичиш, “аш болсун” деп туруп кетет.

Атасы кеткен соң кедей этти жейин деп артын карабай эле табактагы тоокту кармаса муздалап калыптыр. Караса, эт бакага айланып калган болот.

Бака:

– Сен атана тооктун этинен бергін келбеди. Ал сени өмүр бою багып келди. Сен өзүмчүлдүк кылдың, эми мени күндө тоок эти менен багасын,-дейт.

Бака дыйкандын мандашына жабышып алат. Ошол күндөн баштап дыйкандын мандашынан түшпөйт. Бака күнде үч маал "тооктун этин жейм" деп талап кылат. Тоокканады тооктордун бардыгы союлуп бүткөндөн кийин колундагы оғузүн, коюн, жылкысын сатып тоок алууга аргасыз болот. Абдан жакырданат.

Акыры чыдамдары кеткенде атасына барышып, окуяны төкпей-чачпай айтып берип, андан кечирим сурашат. Атасы:

— Балам, өзүмчүлдүк кылса да, ага жамандык каалабайм. Мен сени кечирдим. Сен абдан жүдөптурсун, балам,— деп боору ооруйт. Ошол күнү бака дыйкандын мандашынан чыгып, чөптөрдүн арасына секирип кирип, көздөн кайым болгон экен.



6-ноябрь



Дөөдөй чоңойгон сабиз

Немец жомогу

Илгери өткөн заманда эки бир тууган болуптур. Экөө төң аскерге бир күнде чакырылат. Биринчиси кызматын мыкты өтөгөндүгү үчүн курал жарак, ат жабдыктарын белекке алып, аскер башчылыкка дайындалат. Экинчиси эч ийгиликке жетиши албайт. Белгилүү убакыт өткөн соң аскерликтек кыйналган бир тууган, мындан аркы жашоосун пландайт. Эң мыктысы туулуп - өскөн айылымга барайын да, дыйканчылык менен алектенейин деген чечимге келет.

Айтканындай айылымна барып, жер алып, сабиз егет. Эккен сабиздеринин түшүмү мол болуп, айылдаштары ага суктанышат, мынчалык жолдуулугуна таң калышат. Убагы келгенде сабиздер жетилет. Атүгүл, бир сабиздин көлөкөсүнде үч киши эс ала тургандай болот.

Дыйкан сабизди эки уйга аркан байлан тартып атып, арандан зорго жулат. Ал сабиз арабага эпте батат.

Дыйкан:

— Бул сабизди эмне кылсам? -деп ойлонот. Жейин десе, өтө эле чоң, бүтө турган эмес. Сатайын десе, муун ала турган кардар чыга тургандыгы күмөн. Акыры сабизди падышага белек кылмакчы болот. Унаасына салып, падышанын сарайына алып барат. Сарайдын кароолчулары, аскерлеринин жардамы менен сабизди арабадан тушуршот. Падышанын жанына келип:





— Падышам! -деп сөз баштагыча, ал сабиздин чоңдугун көрүп таң калат, дыйканды аябай мактап, куттук айтат.

— Азаматсын, дыйкан деген ушундай болот. Ишин мыкты жасаган адамдарды мен абдан жакшы корөм, -деп дыйканга алтын, асыл таштардан турган белектерди берет.

— Падышам, -деп сөзүн улайт дыйкан. Мен сиздин мамлекетинизде аскерлик кызматымды отөдүм, бир туутаным азыркыга чейин аскердигин етөп жүрет. А мен болсо дыйканчылыкты жакшы кылганым учүн сиз берген алтын жана баалуу таштар менен заматта бай, бардар болдум.

Муну аскерлик кызматын етөп жаткан агасы да угуп калат. Падышанын иинисине берген алтын, баалуу таштарды алганына ичи тарыйт. Ал да падышага белек берип, алтын, асыл таштардан алсам деп ойлонот. Иинисинен дагы бай болгусу келет. Өзүнүн алтын, күмүштөрүнүн бир белүгүн сандыкка кооп, бир белүгүн падышага алып келет. Падыша:

— “Сен мага алтын, күмүш алып келгениңе караганда булар сенде көп болуш керек. Мен сага элде жок өзгөчө белек тартуулайын” -дейт да, кызматчыларына чон сабизди алып келтирип, ага тартуулайт. Ошентип, түшүмдүн эң мыктысы байыгысы келген агасына тийген экен.



7-ноябрь



Отунчунун уулу жана токойдун эсси

Норвегия жомогу

Бир отунчу үч уулу менен токойдун четинде жашачу экен. Алар күн бою токойдон отун кыйып, шаарга сатышчу. Токойдун эссине да пайдалан-гандыгы учун акча төлөшчү.

Отунчуну бир күнү уулдарына:

— Уулдарым, мен карыдым. Мындан кийин токойго бара албайм. Силер чонайдунар. Күнүгө токойго бирөөн баргыла. Ырысқыбыз ошентип уланып турсун,-дейт.

Эртеси баллардын улуусу токойго барат. Балтасын бүлөп, бир чынар теректи чапканда үн угулат:

— Мен бул токойдун эссимин, сен бул дарактарды эмне учүн уруксатсыз кия-

сың?

Уул коркуп, балтасын да калтырган бойдон качып кетет. Атасы ага:

– Мен сени ушинтип чонойттум беле? Бул биздин токоюбуз. Отун кыйганды-
тыбыз үчүн токайдун кожоонуна акча төлөйбүз. А сен коркуп жүрөсүн!

Кийинки күнү ортончу уулу барат. Отун кыйып баштаганда мандайынан то-
кайдун ээси чыга калса, коркконунан буту тийбей ал да качат. Үчүнчү
күнү азыгын энесине даярдатып көнжे уулу жолго чыгат.

Отун даярдан атса, токайдон кату үн:

– Токайду эмне үчүн кыясың? Сага кандай жаза берейин, өзүң танда!-дейт.

– Токайду пайдалангандыгы үчүн атам элүү жылдан бери акча төлейт, а сен
кимсин? Жогол, көзүмө көрүнбөй, болбосо сени таштай майдалап, суунду сы-
гам,-дейт көнже уул. Күл азыгынан сырды алыш чыгып, суусун сыгат.

Токайдун ээси таштан да суу чыгарган кандай күчтүү неме деп коркуп калат.
Кечинде аны үйүнө тамакка чакырат. Анын токайдун ичинде үйү бар экен.

– Кудуктан өзүңө жеткендей суу ал - деп, жигитке кайрылат. Кудуктун жа-
нынdagы казандай чондуктагы чакаларды көрүп, бала дагы куулук кылат:

– Мен суу тартып убара болбойм, кудукту бөлмөгө эле алыш келем, -дейт.
Токайдун ээси аябай коркот. Кудукту козгоп койсо, мен анын ордун кантип тол-
туралам?-деп ойлонуп калат.

Тамак жеп жатканда бала, куржунун көйнөгүнүн ичине иле калып:

– Экөөбүз жарышалы, кимибиз дагы көп тамак жейт экенбиз?- дейт.

Бала бир чымчым оозуна салганда, жин беш чымчым салат экен. Бала жеп
жаткансып, тамакты куржунуна сала берет. Токайдун ээси тооп калса да, жи-
гиттин тоё турган түрү жок. Бала:

– Досум, какап калдың окшойт, эгер жарышкын келсе бычак менен курса-
тыңды жар! Сен ашказаныңды бошоткон соң кайра жейли, -дейт.

Ал бычакты карман турган жигитти көргөндө коркуп кетет да: "Жок сен ут-
тун, бул сандыкта толо алтын бар. Алтын да, токой да сенини болсун, мага
тийбе," -деп кетенчичтей башттайт.

Отинчунун баласы бир сандык алтын алыш үйгө келет. Алтындар небере-
лерге да жете тургандай өлчөмдө көп экен. Ал күндөн баштап атасы эс алууга
чыгат. Бир туугандар муктаждыктарына жараша отун тоңтойт. Алыш келген ал-
тындарды керектеп, бай жана бакубат жашап калышыптыр.



8-ноябрь



Арстан менен чиркей

Швед жомогу

Чымын – чиркейлердин батқактарда жүргөнүн, тамакты чогуу таап жеңдиктерин уксанаар керек. Бирок биздин жомогубуздагы чымын – чиркейлер алардан башкача экен. Алар топ болуп жүргөндөн сырткары жалтыз жүргөндү, конул ачканды жана саякаттаганды жакшы корушчү экен.

Бир күнү чиркей учуп жүрүп уктап жаткан арстанды көрөт. Ал - айбанаттардын эң коркунучтуусу. Бардык айбанаттар түшүнө кирсе да коркушат. Астынан чыккан жандыкты тириүү коё бербейт.

Чиркей кылышын чыгарып, арстандын мурдуна саят, арстан камыраптойт. Арстандын калың терисинен кылышын арандан зорго чыгарат.

Дагы бир жолу качырып бир салат, далае камырабайт. Чиркей арстанды өлтүрдүм окшойт деп ойлойт. Кыймылсыз жаткан арстанды коруп, сүйүнгөн бойдан досторуна сүйүнчүлөгөнү учуп жөнөйт:

– Жениш, жениши достор! Силерге айта турган маанилүү жаңылыгым бар. Арстанды өлтүрдүм. Чиркей окуяны төкпой-чачтай айтып берет. Жүздөгөн чымын – чиркей арстан жаткан жерге учуп келишет. Карапса, чындал эле арстан кыймылдабай жатат. Чымын – чиркейлер тойлоп киришет. Арстанды өлтүргөн чиркейди алкышташат. Бардык чымын – чиркейлер арстандан очтөрүн алышат. Тиштешет, арстандын кулагына мурдуна конушуп, каалашынча ызылдашат.

Арстан терен уктап жаткан жеринен ойгонот. Адатынча куйругун бир аз кыймылдатып коет. Дал ошол мезгилде жерге чиркейлер топтолуп алган экен, жүздөгөн чиркейлер куйруктун алдында калат. Чымын – чиркейлердин жениши майрамы ошол жерден токтойт. Эмне болуп кеткенин түшүнө альшпай бир тобу качып кутулат. Ошол күндөн бери чымын – чиркейлер арстандын жанына да бара албас болушкан дешет.





9-ноябрь



Качырдын баласы, түлкү жана карышкыр

Чех жомогу

Качырдын баласы кырда ойнап жүргөн. Олжо издең жүргөн түлкү аны көрүп калып:

- Сен кимсін, мойтойғон, атсыңбы же эшкесинбі?
- Кім экенимді билбейм, атам ат, энем әшек. Экөө тен оо дүйнө кеткен, -деп жооп берет ал.
- Сенин атың кім?
- Атымды ким койғонун билбейм, бирок туулғанымда артқы тұягымдын астына жазып коюшкан экен. Окуп көрсөңдүй?
- Жоок, кереги жок,-деп түлкү жолун улайт. Баратып карышкырга жолугуп:
- Досум, тигил жакта семиз качыр жатат. Олжо сага маңдайына келиптири. Сен болсо аны байқабайсың, – дейт түлкү куулутуна салып.
- Түлкү тууган, алдайм деп ойлобо, тамашанды көтерө албайм, кечирбеймин, -деп эскертип, карышкыр түлкү көрсөткөн жакка женойт. Караса, качыр оттоң жүрүптур. Карышкыр качырды көрөөр замат оозунан шилекейи ағып:
- Сен кимсін, божурекей? Атсыңбы же эшкесинбі?
- Мен дагы билбейм, атам ат, энем әшек экен. Экөө тен оо дүйнө кеткен.
- Атың кім?
- Атымды ким койғонун билбейм, бирок туулғанымда артқы тұягымдын астына жазып коюшкан экен. Окуп көрсөңдүй?
- Көрсөтчү, көрөүн, -деп качырдын тұягына әңгейгенде, баш талаشتыра тәэп калат. Карышкырдын көзүнөн от чығып кетет. Бир топтон соң арандан зорғо өзүнө келгенде качыр әчак качып кеткен болот. Түлкү болсо карышкырды тиктеп, мыйығынан күлүп турған болот. Карышкыр:
- Мага эмне болду?
- Сен тамга таанып окуй албагандан кийин, башың айланды. Маалыматсыздық ушууга жеткирет тұра,-деп түлкү каткырып жолуна түшүптур.



10-ноябрь



Бош гүл идиш

Корея жомогу

Бир мамлекетте мураскору жок улгайган падыша болгон экен. Карыган сайын ордумду ким басат деген ой басат. Ордумду татыктуу адам басын, -деп мамлекетиндеги бардык эркектерди бир жерге топтойт. Аларга бирден гүлдүн урутун таратат. "Бул уруктардан киминер гүл естүрсөнөр менин тактыма отурасынар" деген тапшырма берет.

Ир деген адам урукту абдан бапестеп, эрежелерди сактап эксе да, гүл такыр чыкпайт. Апасы идиш которуп естүргөнгө аракет кылса да, майнап чыкпайт. Падыша айткан күн келип, жигиттердин баары ар түрдүү гүл менен сарайга келишет. Ир гана гүлсүз.

Падыша гүлдердүн баарына көз салып кыдырып чыгат. Ирге келгенде:

- Балам, сенин чөлөгүндө гүл жок го?-дейт.
- Ооба падышам, гүл такыр өңгөн жок. Өткөн жылы сиздин бакчадан мөмө уурдагам, ошондуктан гүл чыкпай койду окшойт.

Падыша аны күчактап, өзүнөн кийинки мураскордун табылганын жарыя кылат. Башкалар гүлү жок келген адам кантип мураскор боло тургандыгына түшүнө алышипайт.

Падыша:

- Мен издеген адамымды таптым. Силерге берген уруктардын баары ысык суу менен жуулгандыктан, алардан гүл өнүп чыгышы мүмкүн эмес эле. Чындыкты Ир гана айтты. Мен аны мураскорум деп жарыялайм,- дейт. Ошентип, Ир акыйкатты айткандыгы учун падышанын мураскору болуп калат.





11-ноябрь



Палко жана анын эшеги

Венгр жомогу

Бир айылда жашаган Палко аттуу баланын бир эшеги бар экен. Бир күнү Палко чыгырман токойго эшеги менен кирип баратып, эргежел бирөөнү жолуктурат. Эшек аны байкабай башындагы баш кийимин чайнап кирет. Эргежел аябай ачууланып, Палкого:

– Эмнеге эшегинди карабайсын, сенин эшегинди мен кайтарышым керекпи?

Палко эргежелдин шапкесин караса, тамтыгы чыгып кетиптири. Палко актакуу учун эргежелге:

– А сен эмнеге шапкене ээ боло албайсын? -дайт.

Эргежел абдан ачууланып:

– Мен сага каргыш айтам, мындан кийин эшегин сен эмне сүйлөсөн, баарын кайталасын, -дайт. Палко анын айткан сөздөрүнө күлүп:

– Анын менин сөздөрүмдү кайталашы мага дагы кызык эмеспи, -деп эргежелдин айтканына маани бербей кете берет. Артын караса эргежел жок. Палко таң калып, аナン эшегинин жанына барып, "кеттик" эшек десе, эшек да ага "кеттик" деп кайталайт. Эшекти ордунан жылдыра албаган соң, таяк менен сабап кирет, эшеги аны тээп баштайт. Палко:

– Жардам бергиле, -деп кыйкырган сайын эшеги да "жардам бергиле", -деп кайталайт. Токайдогу отунчулар Палкого жардам берип, бирок экинчи жардам сурагандын ким экенине ақылдары жетпейт. Палко эшеги экенин айтат. Токайчулар Палкону калпычы экен деп, хан сарайына алып барышат.

Хан Палкону абакка салдырат. Палко эргежелге жасаган мамилесинен улам ушундай абалга туш келгенин ойлонуп кейийт. Камакта эн ақыркы сөзүндү айт дегенде, эшегинен ажыраткыла дайт. Палко ханга:

– Мени түшүнүп коюнуз, менин күнөөм жок - дайт, анын артынан эшеги да ал сөздөрдү кайталайт. Хан абдан таң калып, күлкүсүн тыя албайт. Палко менен эшегин сарайга алдырып, абактан куткарған экен.



12-ноябрь

Чабалекейдин жыл сүрүүсү

Италия жомогу

Kартан күш ноябрда тааныбаган душманга жолугат. Ал коркунучтуу душман эле. Ал ким? Кандай неме? Эч ким билчү эмес. Анткени көрүнбөй келип, олжосун алып кетип турчу. Коен, чычкан сыйктуулар ага олжо болуп бирден азайып жатты. Түнү ким жалгыз калса, ал жандыктын колуна түшө турган.

Ал ким? Эки буттуубу, төрг буттуубу, күшпү? Айтор, белгисиз. Токайдун жаңыбарлары анын изин көрүү үчүн кардын жаашын күтүшөт.

Бир күнү түнү кар жаады. Эртен менен бөжөктүн жоголгону белгилүү болду. Издешти, бирок таба алышпады. Кеч киргендө бөжөктүн бутунун изин көрүштү. Анын изинин жанында чоң тырмактын издеринен башка эч нерсе байкалбайт.

— Коркуп атам, бул токойдон көчүп кетели, — деп, чабалекейдин балапаны эннесине жабышты. Ошентип дарыянын жээгине көчүштү.

Балапан:

— Бул жер жакшы экен. Душман алыстан көрүнүп турат, жашынганга үлгүреңбүз. Токайдогудай карангы эмес, жарык.

Жалбырактар конур күрөн түскө боёлгон. Кээде кар жаап, кайра ээрип кеттет. Дарыяга эртен менен суу каймактап тонуп калууда. Күштардын көпчүлүгү жер которуп, жапайы каздар көчсөкпү, же калсакпү, -деп турган мезгили эле. Дарыя тонбосо кала берели дешти, бирок барган сайын сууктап, бир жолу кар жаагандан кийин кайра эриген жок.

Чабалекейлер тынч жашап жаткан, бирок бир күнү жапайы каздардын бири жоголгондугу тууралуу кабарды укканда чочулай башташты.

Картан күш:

— Баягы душман токойго эле эмес, дарыянын жээгине дагы келген экен. Эми дагы жер которолу,— деди.

Башка күштар тажрыйбалуу күштан ноябрдан кийинки ай тууралуу маалымат алышты да, жер которушту.



13-ноябрь



Кара поезд

Түрк жомогу

Илгери токойду аралап өткөн кара поезд болгон э肯. Шаардыктар айылга ушул поездге түшүп барышчу. Токойдогу жаныбарлар анын абдан жактырар эле. Поезд токойго жакындағанда үнүн узакка созуп белги бере турган. Бардық жаныбарлар поездди көрүүгө ашыкчу. Коен жана тыйын чычкандар кулактарын дедейтип, салам беришет. Гүлдер ийилип, күштәр болсо поезд менен төң жарышышат. Поезд аларды колдоп аткандай “гууп, гууп, гууп” деп жолун улантат, бул окуя күндө кайталана тургандыктан, ар бири бул убакытты күтө турган.

Бир гана кара карга поезддин үнүн жактырчу эмес, анткени анын өзүнүн үнү да начар эле. Акыры поездге барып:

– Сенин үнүндү эч ким жактырбайт. Башты оорутуп, кыйкыра бербечи,-деп зекийт. Поезд абдан капаланат:

– Менин үнүмдү баары жактырат деп жүрсө...

Кийинки күнү бир гана жолу “гуууп” деп, токойго келгенде акырын өтүп кетет. Жаныбарлар анын үнүн укпаганы менен чыккан түтүндөн байкап калып, чуркап келишет, бирок саламдашканга жетишпей калышат.

Ушунчалык жай, көнүлсүз жүргөндүктөн айылга мөөнөтүнөн кеч барат.

Кийинки күнү поезд токойдон өтүп баратып, такыр үнүн чыгарбайт. Мындан кийин токойдогу жаныбарларды көрбөйт экенмин, -деп ката болуп, турган жеринде токтоп калат. Ушул күндөн баштап айылга поезд каттабайт. Кечээ да кечикити эле, бүтүн келбей калды. Адистер станцияга алып барып, текширишет.

Поезд жүрбөй калганда токойдогу жаныбарлар бизге таарынды го деп абдан тынчсызданышат, капаланышат, айрымдары ыйлайт. Булардын баарын байкаган карга жаңылыш иш жасаганын сезет.

Жалпы токойдо жашагандардын жыйыны өтөт, карга жасаган күнөөсүн мойнунда алат. Поездден кечирим сурай турган болот. Поездге барып болгон окуяны түшүндүрүп, кечирим сурайт. Ал абдан сүйүнүп эртең жолго чыгамын деп сөз берет.

Поезд ондогучтар тетиктерде эч маселе жок экендигин аныкташып, барды-



гын жаңылап, майлап коюшат.

Поезд токойго жакындағанда “гууп” деп, узакка үнүн чыгарып, сүйүнчүнөн кабар берет. Коёндор, тыйын чычкандар, күштар андан бетер сүйүншөт. Поезд аларды көрғөндө дагы сүйүнүп, тұтғын асманга чубатат. Ошол күнү айылга убагында жетет, ошондон бери такыр бузулбай жүрүп жатқандығын айтып жүрүшөт.



14-ноябрь



Крокодил менен төө күшунун чатагы

Француз жомогу

Бир күнү крокодил курсагын тойгузуп, дарыянын жээгинде уктап жаткан болот. Ошол маалда бир төө күшү жәэкке суу ичкени келет. Төө күшү өзүн жорғору коюп, жәэктеғи крокодилге:

– Кандайсың, жалкоо? -деп тийищет.

Крокодил ага ачууланып:

– Сенин мамилең жакшы эмес, досум. Алгач башкалар менен мамиле түзгөн-дү үйрөн, әкінчісі менин атым жалкоо эмес, крокодил,-дейт. Анда төө күшү:

– Эмне айырмасы бар, жалкоо менен крокодилдин. Кечке бул жерде жатасын. Эң жай кыймылдаган айбанатсын. Андан тышкары ыраңын да суук, -дайт.

Ошол маалда өзүнүн күйругунун кандай кооз экендигин көрсөтүү учун айланып көйт. Дал ошол мезгилде асман бүркөло түштөт.

– Койкондойбай жаңынды куткарый кал, бул аңчылардын келе жатқандығынан кабар берет. Кутула албасаң жем болосун. Мени түрү суук деп жатасын, менин кебетем - менин сакчым, -дайт крокодил. Анда төө күшү:

– Чындал эле сени эмне кылышсын? Англис айымдарынын шапкасына кооз-дукка колдонғонго да жарабайсың, -деп өзүнүн сuluулугун даназалай берет. Аңгыча аңчылар жакындал, төө күшүн курчап калат.

Бирок крокодил да акылын колдоно алган жок. Төө күшүн аңчылар карман алғанына сүйүнүп, кыйкырып жибергенде, аңчылардын мылтығынан чыккан оқ аны да куткарбайт.

Бир нече айдан кийин англис айым Лондондогу дүкөндөн төө күшунун түгүнөн жасалған тон менен шляпа тандайт. Ал биз билген төө күштүн түгүнөн жасалған экен. Андан кийин капчығын чыгарса, ал капчык биз билген крокодилдин терисинен жасалыптыр.



15-ноябрь



Эки тобокелчи

Немец жомогу

Эки тобокелчи өздөрүн сыноо үчүн сапарга аттанышат. Бир жол кеси-лишинен: “Буга чейин көрбөгөн нерсени көргүн келсе, онго бурул, ал-дындан бир дарыя чыгат. Аны отсөн, тоонун этегине келесин, ошол жерден пилдин айкелин көрсөн, аны тоого алып бар. Ал жерден таң каларлык бир нерсеге туш келесин” деген жазууну көрүшөт.

Экөө таң калып башын тырмап отуруп калышат. Бирөөсү ордунан турға калып: “Менимче, бирөөлөр биз менен тамашалашкысы келген то, бул жерден онго бурулса болот, бирок дарыяны кантип өтөбүз. Ага да макул пилдин айкели оор, же тескерисинче, абдан эле кичинекей болсоочу. Мен кошулбайм, досум, бул болбогон эле нерсө”, – деп баш тартат.

Экинчиси онго бурулуп жөнөп калат. Дарыя чындап эле чоң экен. Жакшы сүзө албаган адам чөгүп кетчүдөй. Ага карабай дарыядан өтүп жээктен айкелди табат. Ал бир пилдин баласынчалык чондукта, уйдун көлөмүнде экен.

Айкелди көтөрүп тоого бет алат. Чарчаган кезде токтой калып, шорголоп аккан терин аарчыйт. Кеч киргендө арандан зорго тоонун башына чыгат. Так ошол мезгилде пилдин баласына жан кирип, кыйкырып башттайт. Айланасына курал жарактуу толтура адам чогулганын байкап, айкелди жерге кооп, кылышын кынынан суурут. Бирок куралчан адамдардын согушайын деген ойлору жок. Алар:

– Сен эми биздин падышабыз болосун. Биз сени канча жылдан бери күтүп жүрөбүз, – дешет. Ал чечкиндүүлүгү, сабырдуулугу менен куралдуу жаштарга лидер, падыша болуп калган экен. Ким билет, дале башкарып жүргөн чыгаар...



16-ноябрь

Ит досун кантеп издең тапты?

Мордова жомогу

Илгери өткөн заманда токойдо бир ит жашаган экен. Ал жалғыздыктан тажап өзүнө дос издең жөнөйт. Анын досу эч кимден коркпос болушу керек эле. Ит жолдон коёниг жолугуп, мындай дейт:

— Коён, экөөбүз дос бололу, чогуу жашайлы.

— Макул!— дейт коён. Түн киргендө уктаарга бир жер таап жатып калышат. Түн бир оокумда алардын жанынан чычкан чуркап өтөт. Ит үрүп кирет, коён чочуп кетип, итке ачууланып:

— Эмне үрөсүн, сенин үргөнүндү карышкыр укса бул жакка келет. Аナン бизди жейт. Ит "карышкырдан коён коркот экен, бул мага дос боло албайт. Карышкыр эчтекеден коркпойт туралы" деп ойлоп, карышкырды издең жөнөйт. Карышкырга жолугуп:

— Экөөбүз дос бололу, чогуу жашайлы,-дейт.

Карышкыр:

— Макул, дос болсок жашоо кызыктуу болот, -деп жооп берет.

Экөө уктап жаткан кезде бака секирип алардын жанынан өтөт, аны көреер замат ит үрүп кирет. Ага ачуулган карышкыр:

— Сен эмне үрөсүн? Аюу үнүңдү укса келет да, бизди жейт,-дейт.

Ит карышкырдын да корккону бар турбайбы, аюу эч кимден коркпосо керек деп, аны издең жөнөйт.

Аюуга барып:

— Аюу баатыр, экөөбүз дос бололу, бирге жашайлы ,-дейт.

Аюу:

— Макул, жүр менин ийнине, -деп алып жөнөйт.

Түнү уктап жатканда бир нерсенин жытын сезет да үрүп кирет.

Аюу:

— Токтот, үргөнүндү, адам укса келет да, экөөбүздүн терибизди сыйырат,- деп урушат.

Ит мунун да корккону бар турбайбы, аны да көрөйүн деп, адамга барат.

— Адам, мени менен дос болгонго, чогуу жашаганга макулсунбу?— деп сурайт.



Адам макул болуп, иттин курсагын тойгозуп, ага өзүнүн үйүнүн жанына үй куруп берет. Үрсө ачууланбастан, тескерисинче, ыраазы болот. Ошол күндөн бери ит адам менен дос болуп калган экен.



17-ноябрь



Аңчы менен тайганы

Индеец жомогу

Илгери индеецтер ири аймакка ээлик кылган кезде бир индеец жана тайганы бир үйдү ээлеп турчу экен. Индеецтин тайгандан башка эч кимиси жок эле.

Бир куну тайганын үйүнө кароолчулукка таштап, аңчылыкка чыгат. Токойдо барытып, буга чейин көрбөгөн түздүккө туш келет, бул жер бейиш сымал экен. Аңчы аябай таң калат. Анын билгени боюнча бул аймакта өзүнөн башка эч ким жашачу эмес. Бул бакчанын эssi ким экендигин билгиси келет. Акырын бадалдарга жашынып күтүп турат.

Бир маалда үндөр угула баштайт. Дарактардын арасынан өзүнүн тайганы чыга келет. Ал бакчага келгендөн кийин үстүндөгү кийимин чыгарганда, аял болуп кубула түшөт. Бул болуп жаткан окуяга абдан таң калат. Көргөн көзүнө ишенбейт.

Аңчы кечке чейин акмалап турса, аял бакчаны кеч киргенге чейин сугарып, отто чөптөрүн жулуп, караңгы кире баштаганда кайра кийимин кийип тайганга айланып, жөнөп кетет. Кийинки куну аңчы кайра токойго бараткандай болуп жөнөп калат, бирок түз эле бакчага жөнөйт. Жакын жерге барган соң от жагып, тайганынын келишин күтөт.

Тайган келип кийимин чыгарып, бакчада иштей баштаган кезде, анын кийимин алыш отко салып иет. Аял кайра тайган болуп кубула албай калат. Индеецтердин уламышына караганда алар аңчы менен аял болуп кубулган тайгандан тараган. Алар тайгандарды аябай асырап, аздектегендиги да ушул уламыштан улам болушу мүмкүн.



18-ноябрь

Коёндор дарактарды эмнеге кемирет?

Япон жомогу

Илгери айбанаттар баштарынан көп кызыктуу окуяларды өткөрүшүп, көңүлдүү жашашчы. Ошол күндөрдүн биринде таш бака менен коён жолугуп калат. Коён:

- Таш бака кайда барагасын?
- Аба сонун, сейилдеп жүрөм. Экөөбүз жоолукканыбыз жакшы болду. Чер жазалы, – дейт таш бака.

Экөө күрүчтүн унунан нан жасай башташат, торт дагы жасайлы деп сүйлөшүшөт. Бирок коёндүн ниети бузулуп, таш баканы алдоону ойлоно баштайт. Ал мындай сунуш киргизет:

- Тортту көмөч казаны менен дарактан кулаталы, ким карман алса, ошол жесин!

Таш бака бул сунушка көнбөй атып, акыры макулдук берүүгө аргасыз болот. Таш бака торт даяр болоордо табакка жабышпасын деп суу куюп коёт. Коён тортту дарактын жогору жагына алып бараганда эле торт түшүп калат. Коён аны байкабайт. Көмөч казанды тосуп алып ичин караса торт жок. Таш бака тортту жеп отурган болот. Макулдашкандан кийин шартты буза албайт, курсагы ачка, таш бакага карат:

- Таш бака, үстүн сен же, астын мага бер, -дейт.

Таш бака:

- Коён, иши кылып, чала бышса да даамдуу болуптур,-дейт.

Курсагын кампайта тойгузган ташбака бул жарышты кийинки жылы да уланталы деген сунуш киргизет.

Ач калган коён эмне кылаарын билбей даракты караса, торттун калдыгы жабышып калганын көрүп, бактын кабыгы менен кошо кемире баштайт. Коёндор ошол күндөн бери дарак кемирип калышкан экен.

❀❀❀
19-ноябрь
❀❀❀

Кичинекей жылдыз менен ай

Түрк жомогу

Илгери өткөн заманда ай менен кичинекей жылдыз жолугуп калышат. Экөө бири– бири менен саламдашышат да, дайымкы ордуларын таап жайгашышат.

Бир күнү кичинекей жылдыз “апчы” деп чүчкүрүп ист. Ай жылдызга жа-лооруу тиктеп:

– Бүгүн түнү аябай суук болот. Жылуурак кийинип алсан болмок экен,-деп калат. Жылдыз күнөөлүүдөй:

– Туура айтасыз, бирок үйдөн чыгып баратып, чапанымды унутуп калыптырмын. Сумкам да үйде болгондуктан, үй тапшырманы аткара албайм. Ал тургай ачкычым да үйдө калыптыр, -дейт.

Эреже боюнча кечинде жылдыздар ордуларына жайгашкандан кийин, таң ат-канча ошол жерде тургуулары керек. Ай жылдызга кайра суроо берет:

– Сен эмне иштерди кыласың өзү?

Анда:

– Тиштеримди тазалайм, үй тапшырмаларды аткарам, мектепке барып келем, үйдөн чыгаарда ачкычты алам, – дейт кичинекей жылдыз.

– Болгону эки– үч ишин бар турбайбы. Ошолорду да унутасынбы?

– Мен кундө үч маал тиштеримди тазалайм да,- деп жооп берет.

Ай жылдызга жардам бергиси келип, булутка кайрылат:

– Булут, асманды тосуп, бизди далдалап турчу?

Булут акырын жылып, ай менен жылдыздын бетин жаап калат.

Ошол маалда жылдыз учкан бойдон үйнө барып, чапанын кийип, сумкасын, ачкычын алып ордуна келип калат. Бул окуядан кийин жылдыздын унутчаактығы токтол, так жүрүп калган экен. Карагылачы, балдар, асмандагы ай менен жылдыз бизге күлүмсүрөп, көздөрүн кысып жатышат.



20-ноябрь



Таз бала менен сыйкырдуу дагара

Түрк жомогу

Илгери откөн заманда бир таз бала болгон экен. Бир күнү апасынан уруксат алыш, балык уулоого чыгат. Бир нече балык кармасам, апам менен чогуу бышырып жейбиз деп ойлонот.

Түшкө жуук бир чоң, кооз балык тутуп алат. Балыкты сойсо, ичинен дагара чыгат. Таз бала абдан сүйүнүп, үйгө дагара да алыш бара тургандыгын ойлойт. Дагарага суу күйса алар, алтынга айланып турат. Дагаранын сыйкырдуу экендигин түшүнүп, апасына карай чуркайт.

Ошентип мол алтынга ээ болуп, ар кимге текебер мамиле кылыш калат. Өзүнө сарай курдурат. Ўй тиричиликтин бардыгын малайларга кылдырат. Байлыгына чиренип абдан көбөт. Апасы бил кылыхтарынын туура эмес экендигин бир канча жолу эскертет. Сыйкырдуу дагара колумда турганда, каалаганым аткарылат деп чиренет. Аны тааныгандар абдан терс жакка өзгөргөндүгү тууралуу сөз кылышат.

Бир күнү колундагы байлыкка ыраазы болбой, дагарасын көтөрүп алыш суу жээктеп келет да, суудан улам алтын чогулта баштайт. Суунун жээгине сарай курдурмақчы болот. Бир маалда алтын толуп, кеткендиги үчүн колунан түшүп кетет. Дагараны алам деп атып, чөгүп кете жаздал араң чыгат. Колундагы дагарасын жоготуп, ыйламсырап үйгө барса, буга чейин чогулткан байлыгын уурулар алыш кетиптири. Апасы:

– Үйламсыраба, ал дагараны сен өз эмгегин менен тапкан эмес злен, бул дөөлөт сени абдан көнтүрдү, мындан кийин бой көтөрбөстөн өз эмгегин менен жашагын! -дейт. Ошондон кийин бала дагара жөнүндө сүйлөгөнүн токtotкон экен.



•••
21-ноябрь
•••

Тыйын чычкан

Азербайжан жомогу

Чытырман токойлордун арасында чакан кыштакча болгон экен. Ал жерде жашаган улгайган адам жаштарды калп айтпоого, адилеттүү болууга чакыра турган. Кыштактагылардын баары аны сыйлаачу.

Карыя бир күнү ую менен коюн адаттагыдай эле, токойдо жайып журсө, шашкалактап ары—бери чуркап жүргөн адамдарга жолугат. Алардын эмне үчүн шашылып жүргөнүн сураганда бир тыйын чычкандын баласын жоготуп ийип таптай жүргөнүн айтышат. Жаныбарлардын арасында да карыянын кадырбаркы бар экен. Ал ышкырганда бир күш пайда болот. Андан тыйын чычкандын баласын таап берүүсүн отүнөт. Күш заматта асманга көтөрүлүп, “таптым, таптым” деп белги берет. Тыйын чычкандын энесине карап:

— Менин артыман ээрчигиле, — деп, жүрүп отурагат. Ошентип күшту ээрчип отуруп, жаңгак токоюона туш келишет.

Тыйын чычкандын баласы эч нерседен кабары жок, жаңгак жеп отурган экен. Энесин көрүп, мойнуна асылып, сар - санаага салгандыгы үчүн кечирим сурайт. Карыя баланы колуна алыш, калп айтуу туура эмес иш экендигин билдириет. Тыйын чычкандын баласы мындан кийин калп айтпоого сез берет.

•••
22-ноябрь
•••

Абышка менен дөө

Кыргыз жомогу

Илгери кедей абышка ар кимдин ишин иштеп, күнүн откөрчү экен. Бир күнү жолдо баратып, жумуртка таап алат. Бирок астынан бир дөө чыга калат:

— Жакшы болбодубу, жараткан сени таап кел, — деп жиберди эле, — сага жолугуп калбадымбы, — деди. Дөө да:

— Жараткан мени эмне кылат экен?- деди.



— Жараткан сарай салдырайын десе, ылайыктуу устун табылбай, сени туура көрүптүр, жүр, баралы,- деди.

Абышканын айтканына дөө ишене бербей, аны менен сынашып көрүүнү түүра көрдү. Куу тобулгунун сары суусун чыгара кармаш үчүн мелдешке киришти. Дөө кураган тобулгуну бычыратка кармады. Бирок сары суу чыкпады. Абышка да тобулгуну жумуртка менен кошо кармады эле, жумуртканын сарысы эзилип чыгып кетти. Дөө коркуп кетип:

— Айланайын, абышка, мобуну азырынча ала тур,- деп бир алтын берди.

Абышка да:

— Макул дөөнү таппадым, жаратканга барайын,- деп, алтынды алыш кете берген экен.



23-ноябрь



Ким күчтүү?

Башкырт жомогу

Илгери бир кемпир— чалдын жалгыз кызы болгон экен. Кызы чоной-гондо кандай күйөө балага кызыбызды турмушка беребиз деп ойлонушат. Дүйнөдөгү эң күчтүү жандыкка берели деген бүтүмгө келишет.

Абышка жолдо баратып, музга тайгаланып жыгылып кетет.

— Муз, сен күчтүү турбайсынбы, менин кызыма үйлөн,-дейт.

Муз:

— Мен күчтүү болсом, күндүн нурунан эрип кетмек эмесмин,— деп жооп берет муз. Анда абышка күнгө карап:

— Күн менин кызыма үйлөн,- дейт. Күн:

— Мен күчтүү болсом булут мени каптабайт эле да,-дейт.

Булут да күчтүү болбогон үчүн жамғырга айлана тургандыгын айтат. Жамғырга айтса, ал да мен күчтүү болсом топурак мени сицирип албайт эле да,— деп макул болбойт.

Топуракка кайрылса: Мен күчтүү болсом, чөп чыкмак эмес да,-дейт.

Ал да күчтүү эмес экенин, аны букалар жеп салганын айтат.

Бука: Күчтүү болсом бычак мени кеспейт эле да,-дейт.

Абышка бычакка барса: Мен күчтүү болсом мени адам каалаганындай колдоно албайт эле да,-дейт.

Абышка акырында, адам баарынан күчтүү турал деп, кызын адамга турмушка берген экен.



24-ноябрь



Кыз менен асман тууралуу жомок

Орус жомогу

Бир кыздын кыялы бар эле. Ал асманга жетсем деп эңсечү. Кыз өзүнө өзү:

— Чоңойсом, асманга сөзсүз түрдө жетемин, аз калды дечү.

Убакыт отүп, бойго жетип чоңоёт. Ар дайым таза, кек асманга карап, колун сунат. Колу менен асманга тийгиси келет. Бирок жете албайт. Кыз чоңойгон сайын асманга жете албай каламбы? — деген ойдон улам сарсанага батат.

Бир күнү кыз капаланып, эшикке чыгат да, асманга карайт.

Асман түсүн өзгортуп жиберет. Ал буга чейин тантакыр көрбөгөн түстөрдү корет. Акырындык менен асман төмөнгө түшө баштайт. Акырында кызга келип, өзүнүн назик булуттары менен аны кучагына алат. Шамалы менен чачынан сыйлайт. Ошол маалда кыз ушунчалык татынакай боло түшөт.

— Ах, акыры келдиңби, менин сүйүктүү асманым!-деп асманга колун сунат. Ошол мезгилде көпөлөк пайда болот. Ушул окуядан баштап асмандан көпөлөк түшүп, кайсы бир кыздын колуна консо, бул ошол кызга сүйүүнүн, бактылуулуктун асмандан келгендигин билдирип калган экен.



25-ноябрь



Билерман кыз

Уйгур жомогу

Илгери откон заманда бир хан жана анын акылсыз уулу болуптур. Хан улгай-ган сайын "ушул акылсыз уулума кантип тактымды таштап кетем" деп ойлоно баштайт. Бир күнү акылдуу келин алыш берейин, ошондо дурус болоор деген чечимге келет. Уулун чакырып: Сенден башка тактымды калтыраарым жок,



бирок бүгүндөн калбай жолго чык! Мага он жашар козу, жыйырма жашар карышкыр, отузга чыккан түлкү, кырк жаштагы барс, элүү жаштагы ит, алтымыш жаштагы төө таап кел! Аларды тапмайын кайтпагын!-дейт.

Акылсыз уулу элдин арасынын келип, үнүн бийик чыгарып:

– Кимде он жашар козу, жыйырма жаштагы карышкыр, отуз жашта түлкү, кырк жаштагы барс, элүү жашта ит, алтымыш жашта төө бар! Сатып алам!-деп жар салат. Уккандын баары хандын акылсыз баласынын болу кылышына каткырып күлүшот. Он жаштагы козу болчу беле. Отуз жашта кайдан карышкыр. Жашаган күндө да алардын жашын билүү мүмкүн эмес.

Хандын баласы кыйкырганын койбойт. Жолдо кыйкырып баратып, бир кызга жолугуп калат. Ал:

– Эминеге кыйкырып жатасын?- деп сурап калат.

Бала атасынын айтканын, аларды таппаса үйүнө кайта албай тургандыгын айтат.

Кыз:

– Атан сени сындаптыр. Он жашар козу бул бала. Ал козудай так секирип чуркайт. Жыйырма жаштагы карышкыр – бул жаш жигит. Анын каалаган нерсеси көп, эч нерсеге тойбогон ач карышкыр сымал. Отуз жаштагы түлкү – бул адамдын жетилген курагы, ал баарын түшүнүп көзү жетип турат, куу түлкүдөй. Кырк жаштагы барс бул кырктастыр эркектей. Бул эркектин абдан алдуу – күчтүү курагы. Элүү жаштагы ит бул элүү жашка чыгып калган адам. Бул куракка чыкканча чогулткан байлыгын, адамдык сапаттарын, күнү – түнү коргогон, короочу ит сымал. Ал эми алтымыш жаштагы төө көзүнүн курчтугү кеткен, акырның баскан адам сымал, бул куракка келген адам карый түшөт, эттияттайт,- деген экен.

Уул үйүнө барып кыздын айтканындай хандын табышмагын жандырып берет. Атасы:

– Өзүң ойлондуңбу же бироо жардам бердиби? -деп сурайт.

– Мага бир кыз жардам берди,- деп чынын айтат.

Акылдуу кыз экен. Сен ошонун көңүлүн таап ага үйлөнүшүң керек деген шартты коёт. Ошентип экоо баш кошушат, акылсыз бала хандын тактысына отуруп, акылдуу аялнынын көңөши менен элди башкарып калган экен.



26-ноябрь



Мык кага албаган балка

Орус жомогу

Илгери бир балка болгон экен. Ал балка болгонуна карабастан таптакыр мык кага алчу эмес. Ал тургай, мык каккысы да келчу эмес. Башка балкалар аны шылдыңдан күлүшүп, "балкасын, бирок мык ура албайсың" дешчү.

Бирок мыктар анын боорукерлиги үчүн аны жакшы көрүп сыйлашчы.

– Бизди эмне үчүн кагыш керек - дешчү алар.

Бизди эмнеге кир десе киребиз. Бизден суранып эле коюшсун.

Качан гана балка алардан суранган мезгилде мыктар дубалга ушунчалык тездик менен кирип, тешип ошол жерге батып калчу.

Балка башка балкалардай болуп, эч бир мыкты текке кетирбегендиги, ийбендиндиги үчүн кубанычта эле.

Демек, ал өзгөчө балка эле. Бирок балкалардын милдети мык кагуу керек экенин билчү. Бул балка сөз менен мыктарга жеткизе алчу. Башка эч бир балка мындай кыла алчу эмес.



27-ноябрь



Акылдуу тикмечи

Армян жомогу

Бир жолу падыша өз тактысында отурса, башка өлкөдөн бейтааныш адам келип анын тактысын тегерете чийме чиет да, ары барып туруп калат.

Падыша бул белгиден эч нерсени түшүнбөйт. Акылмандарын чакырат. Бирок эч ким бул нерсенин жандырмагын чече албайт. Өз акылмандарынын ичинен эч ким бул сырды чече албагандыгына абдан намыстанат. "Эгерде бул сырды чече албаса, бардык акылмандардын башы алынат" - деген катаал буйрук чыгарат.

Бул сырды чече ала турган адам издең жүргөн хандын чабармандары бир

үйгө туш болушат. Бир бөлмөгө киришсе, жанында эч ким жок болсо да, термелип аткан бешикти көрүшөт. Экинчи бөлмөгө киришсе, дагы бир бешик өзүнөн – өзү термелип аткан болот.

Чатырга чыгышса, тазаланган буудай жыйылып турат, анын түбүнө орнотулган аркан чымчыктарды кондурбай айланып турган экен. Хандын адамдары бул көрүнүшкө таң калышат. Ылдый жертөлөөгө түшүшсө, тикмечинин иштеп атканын көрүшөт. Жиптерди станоктун тийиштүү жерлерине байлап койгондуктан, тетиктер кыймылга келген сайын бешиктер менен чатырдагы арканда да кыймылга келтирип тургандыгын түшүнүшөт.

“Бул чебер адам ақылмандан кем калышпайт экен” деген тыянакка келишет.

Болгон окуяны текпөй-чачпай айтып беришет. Бул сырды эч ким чече албай жаткандыгын, барып бул сырды чечсе, хандан көп олжо ала тургандыгын айтышат.

Тикмечи ойлонуп отуруп, эки оюнчук жана тоок алыш, ханга барат. Сарайдағы бейтааныш адамды көрүп, анын алдына оюнчукту ыргытат. Бейтааныш аны көрүп, бир ууч таруу алыш чыгып сээп жиберет. Сокмочу ошол маалда тоокту коё берет, ал терип жеп коёт. Бейтааныш чапанын кийип өз жолуна түшөт. Бул бейтааныш адамдын каалаганы эмне экен? деп сурашат. Биздин хандыкты басып алганы жаткандыгын айтканы келиптir. Биздин хан аларга баш ийип бебеи же өз аскерлери менен тосуп чыгабы, ошону билгиси келүүдө. Мен анын алдына оюнчук ыргыттым. “Сiler биздин алдыбызда баласына. Оюнунарды ойногула, согушту кеп кылууну токтоткула,” -дедим. Ал ага жооп катарында уучтап таруу чачты, “Биздин хандыктын аскер саны чексиз, абдан көп” дегени. Мен ошол маалда тоокту коё бердим. “Биздин бир эле аскер, сilerдин бардык аскерлеринерди жок кылып коет” деген жоопту бердим дейт. Хан бул адамга урмат-сый көрсөтөт. Көп байлык менен сыйлайт. Вазирим бол!- деген сунуш киргизет. Ал макул болбойт. Өзүнүн кызматы учун аз гана белек алыш, падыша менен коштошуп атып: “Карапайым адамдардын арасында вазирлеринизге караганда ақылдуу адамдар кезигет, андан тышкary катардагы жумушчуларды да ким экендигин биле жургүүлө,” -деп жолуна түшкөн экен.



28-ноябрь



Жалкоо кыз

Башкырт жомогу

Илгери ёткөн заманда небереси менен чоң энеси чогуу жашаган экен. Кемпир абдан карыгандыктан ээн– эркин кыймылдай албайт. Ал эми небереси болсо аябай жалкоо эле. Чоң эне:

- Кызым, жаз келди, талаага эгин эгели деп кызына жалбарат. Анда небереси:
- Чоң эне, кереги жок! Сен күзүндө өлөсүн! Жакшы бир адам чыкса, мен турмушка чыгам. Иштеп кереги жок, -дейт.

Ошентип эткеэ зе албай калышат.

Күз келет. Элдер күзгү түшүмүн топтойт. Кемпир өлбөйт, небересин эч ким албайт. Ачка калышат.

Бир кошунасы келип: Бизден бир аз буудай алгыла,— деп кетет.

– Барып алып келе кал, – дейт кемпир небересине.

– Балким, анын буудайы начар, чоң эне!— деп жооп берет небереси.

Ар кимден жардам алып, кыштан чыгышат. Жаз келээри менен небереси талаага иштегени чыгат.

Кошуналар мазактап, күлүштөт:

– Иштеп эмне кыласың! Чоң энен картан, ал өлсө сени бироо багат,— дешет.

Небере:

– Жоок, жазында эмне эксен, күзүндө ошону аласын. Иштебеген - тиштебайт, -деп карыялар бекеринен айткан эмес экен деп ақыл кирип, талаада иштеп күштын камын көрө баштаптыр.



29-ноябрь



Падышанын үч күлкүсү

Уйгур жомогу

Падышага арыз – мунун айтып келгендердин саны аябай көп эле, алардын ичинен бирөө эч нерсе дебестен бурчта турганын падыша байкап калат. Падыша аны башын ийкеп чакырып алат. Падыша башын сылаганда, ал эңкейип туруп, колун оозуна алып барат.

Бетин сылаганда, ал тамагын сылады, курсагын сылаганда, ал бутун сылады.

– Алтын алып келип бергиле, -деп падыша буйрук кылды.

Адам алтынды алып жолуна түштү.

Падышанын он жагындағы кенешчилери түшүнө алышпай:

– Падышам, ал адамдын кандай иши үчүн мынча белек тартууладыныз? – деп, суроо узатышты.

– Мен ага үч суроо берсем, үчөөнө тен туура жооп берди, -деди падыша.

– Биз суроону да, жоопту да уккан жокбуз го, – деп алар тан калышты. Падыша:

– Көз көргөн нерсени зээндүү акыл түшүнүшү керек. Мен башымды сылап, бизди чөгөлөткөн, башыбызды ийдирген эмне? деген суроо узаттым. Ал “сөз” деп жооп берди. Кантип адам өзүнүн кадырын түшүрүп коюшу мүмкүн? деген суроо узатканымда, ал “алкымын тыя албагандар” деп жооп берди.

Адам өз курсагынын кулу эмеспи? – десем, “туура, бирок жараткан ага кол бут берди, ар бир адам эмгек кылып, мандай тери менен тапкан нерселерин пайдаланыш керек” деп сөзүн бүтүрдү.

Унчукпай отуруп калган айланадагыларга карап:

– Адамдардын ашкордугу кедейликке жол салса, буту менен колу адамга та-мак таптырат эмеспи деген экен.



30-ноябрь



Ах менен ох

Өзбек жомогу

Кожо Насирдин базарда баатып, жердешине жолугуп калат. Жердешинин көңүлү чөгүнкү. Себебин сураса, бир байга бир нече ай жалданып иштесе, макулдашкан акчасын бербей кууп жибергендигин айтат. Кожо Насирдин анын сазайын берейин деп байга барат да:

– Сага иштегени келдим, -деп жалданып алыш, үч ай иштейт. Акысын алаарда:

– Койгон шартымды аткарсаң гана акынды беремин. Аткарбасаң акынды доолаба. Жолуна түш! -деп орой мамиле кылат.

– Базарга барып “ах менен охту” алыш келесин.

Насирдин базарга барбастан, шаардын сыртына чыгып, чаян менен шыйбылчак алыш келип, баштыкка салат.

– Сатып келдинби, мен айткандарды?

– Ооба. Мынакей! – деп баштыкты сунат.

Баштыкка колун салаар замат чаян чагып алат.

“Ох, ох” деп кыйкыра баштайт.

Дагы теренирээк колунду салсан “ах ах” да бар, -деп Кожо Насирдин каткырып күлөт.

K



Декабрь



Декабрь

- 1-декабрь. Аюулар эмнеге кышында укташат? Орус жомогу.
- 2-декабрь. Кар киши менен кар аял. Немец жомогу.
- 3-декабрь. Тооктун үч жөжөсү. Француз жомогу.
- 4-декабрь. Арстандын үлүшү. Черкес жомогу.
- 5-декабрь. Ашкор таш бака. Түрк жомогу.
- 6-декабрь. Бакыттын сыры. Түрк жомогу.
- 7-декабрь. Өрдөк менен жылан. Монгол жомогу.
- 8-декабрь. Көк тиреген буурчак. Белорус жомогу.
- 9-декабрь. Ала чымчыктын жыл сүрүүсү. Италия жомогу.
- 10-декабрь. Жакшы менен жамандын күрөшү. Түрк жомогу.
- 11-декабрь. Гүлдүн жалбырагы. Япон жомогу.
- 12-декабрь. Элик, таш бака, чычкин жана карга. Башкырт жомогу.
- 13-декабрь. Бакыт бизде жайгашкан. Түрк жомогу.
- 14-декабрь. Кынататчы. Татар жомогу.
- 15-декабрь. От менен суунун маҳабаты. Түрк жомогу.
- 16-декабрь. Уку. Черкес жомогу.
- 17-декабрь. Отунчунун балтасы. Абхаз жомогу.
- 18-декабрь. Үч достун саякаты. Француз жомогу.
- 19-декабрь. Кичинекей жашыл самын. Түрк жомогу.
- 20-декабрь. Сүйлөөк күш. Кытай жомогу.
- 21-декабрь. Үч Ноел көгүчкөнү. Венгр жомогу.
- 22-декабрь. Жоголгон чабалекейдин баласы. Англис жомогу.
- 23-декабрь. Кардуу кыш күнү. Венгр жомогу.
- 24-декабрь. Сайраган ала чымчык эмнеге түстүү? Орус жомогу.
- 25-декабрь. Кара тоок менен түлкү. Литва жомогу.
- 26-декабрь. Тоголонгон чоң таш. Япон жомогу.
- 27-декабрь. Жалкоо коён. Француз жомогу.
- 28-декабрь. Булбул менен таажы гүл. Орус жомогу.
- 29-декабрь. Чакан жомок. Англис жомогу.
- 30-декабрь. Пешкалар менен башмактар. Орус жомогу.
- 31-декабрь. Кон жана Мон. Индус жомогу.





1-декабрь



Аюулар эмнеге кышында укташат?

Орус жомогу

Илгери өткөн заманда жаныбарлар ынтымактуу жашаган чакта аарылардын чөлөгүнүн ууру тиет. Аарылар жай бою иштеп, кышка бал топтошот эмеспи. Ошентип, алар жай бою чогултулган балды бирөөлөр жеп кетчү болот.

Айбанаттар чогулуп бул маселени талкууга алышат. Алардын арасында тоңкулдак, куу тулкү, элик, карышкыр жана аюу бар эле. "Ууру жазасын алыш керек" деген бүтүмгө келишет.

Чогулуштуузун кулак коён жетектейт:

– Бул жерге чогулганыбыздын себеби, аарылардын чөлөгүндеги балдын уурдалып жаткандыгында. Бирөөнү кароолчу кылып дайындашибиз керек. Бул кызматты арабызда өз каалоосу менен аткара тургандар барбы?-деп сурайт.

Жылтыраган күрөн тонун кийген аюу да алардын арасында эле. Эч кимдин кароолчу болгусу келбейт.

Акыры аюу:

– Эч ким чыкпаса, мен кароолчулук кылайын. Аябай эмгекчил аары достору-буздум түшүмүн коргош керек.

Чогулуштагылар аюунун сөзүн укканда ага абдан ыраазы болуп, колдоо көрсөтүшөт. Ошол күндөн бери аюу аарылардын кароолчусу болуп калат.

Ага карабай аарылар дале капа, эмгек менен топтогон бал дале азауда. Кечке бал топтолп, кечке жуук ченей келгенде, бал көбөймөк турсун азыып калган. Аарылар кайрадан бул маселени жакшылап талкуулоо зарылдыгын билдиришет.

Акыры көнешин отурушуп, тулкү, коён жана чабалекей аюуга да кабар бербестен, бир нече күн кароолчулук кылууну чечишет. Чабалекей дабышын чыгарбастан бактын башына учуп барып конот да көз салат. Аюу үстүнөн кароолчу бар экендигин билбестен, балдан ашап жеп коёт. Көрсө, "карышкырга кой кайтарткандай", аюуга бал кайтарткандары чекилик иш болуптур. Балды буга чейин жайлап жүргөн аюунун дал өзү тура.

Чабалекей айбанаттарга учуп барып иштин чоо-жайын айтат. Аюуну шар

кароолчулуктан боштушуп, "кышты чээнден чыкпай өткөрсүн" деген өкүм чыгарышат. Ошол күндөн бери аюулар кышкысын чээнден чыкпай укташат экен. Бирок дале болсо балды жакши көрөт. Ыгы келе калса, бал чөлөтерди чукулап, балдан ашап койгондон кайра тартышпайт.



2-декабрь



Кар киши менен кар аял

Немец жомогу

Kыш мезгилиниң ызгаарду суугунда кыштактын балдары мектептин алдына кардан адамдын сөлөкөтүн жасашты. Эки көзүнө кара көмүр, ал эми мурдуна сабиз тагышты. Башына табак кийгизишти. Кыздар болсо көлдүн жээгине кардан аял жасап, көмүрдү көз, сабизди мурун кылышып, кездемеден фартук тагышты.

Ал жумада абдан суук болуп жаткан. Бул суук кар киши менен кар аялга абдан жакты. Денелери катууланып, тулку бойлору бычымга салынды. Бир күндөн кийин мектептерде каникул башталды. Үч күнгө созулган каникулда балдар менен кыздар кар киши менен кар аялдын жанынан кетишкен жок.

Балдардын сүйлөшкөндөрүнөн улам кар киши менен кар аял бири биринен кабардар болушту. Алар бири- бири көргүлөрү келди. Балдар кечке ойноп, үйлөрүнөн кайткан кезде, кар киши аялды, кар аял кишини ойлонду.

Алардын мындаи ышкыларын байкаган кар периси, түн бир оокумунда экөөне жан киргизди. Түн бою бири-бири менен жолугутп, таңкы саат алтыда ордуларында болуп калуулары зарыл.

Экө бири- бирине чуркайт. Таңга жуук кар киши көлдүн жээгине барып алыстан кар аялды көрдү. Экө бири-бирине жакындаган учурда саат алты болуп калган болот. Экө төң көл жээгинде катып туруп калышты.

Эртең менен балдар алардын бири-бирине жакын туруп калгандарына таң калышты. Булар кантип мынчалык жакындашты? Баштары жеткен жок.

Жаз келип карлар эригенде, кар киши менен кар аял да эриди. Бири- бирин сүйгөн адамдар акыр аягы биригишкендей, эриген суу аркылуу табышышты.

❀❀❀
3-декабрь
❀❀❀

Тооктун үч жөжөсү

Француз жомогу

Kара, ак жана кызыл түстөгү тооктун үч жөжөсү жолго чыгат. Алар жолдо баратып жыйылып турган кышты көрүшөт. Кыштан чакан үй куруушат. Үй бүткөн соң алардын улуусу кара жөжө эшик жабылат бекен демиши болуп, үйдүн ичине кирет да эшикти ачпай коёт. Ак жөжө менен кызыл жөжө эмне кылаарын билбей сапарын улантышат. Түшкө жуук дагы бир кыш жыйылган жерге келишет. Экөөлөп үй салышат, бирок мурунку окуя кайталанат. Кызыл жожо ачкычты текшеримиш болуп, эшикти жабат да ошол бойдон ачпай коёт.

Эң кенже ак жөжө эмне кылаарын билбей сапарын улантат. Кеч кирип, күүгүм тарта баштайт. Карышкыр алдыман чыкса эмне кылам? -деп коркуп ыйлай баштайт.

Астынан токойдун периси чыга калып:

– Ыйлаба, жөжө, сени бир туугандарың таштап салды, бирок сен адилеттүүсүн, аларга жамандык кылган жоксун. Алар сiler чогуу курган үйлергө сени киргизишкен жок, мен сага үй куруп берем,-дейт.

Пери сыйкырдуу чубугу менен бир тобурчакка тиер замат ал үйгө айланат. Ак жөжө ал үйгө кирип, уктап кетет.

Түнү жортуп жүргөн карышкыр алгач кара жөжөнүн үйүн ачып, жөжөнү жеп салат.

Андан соң кызыл түстөгү жөжөнүн үйүнө келет. Анын да эшигин оной эле ачып, жөжөнү сугунуп коёт.

Ак жөжөнүн үйүнө келип, кечке убаралангына карабастан эшикти ача албайт. Анткени анын эшиги абдан бесем жабылган болот. Ошентип, ичинде эч кири жок ак жөжө карышкырга жем болбостон аман калган экен.



•••
4-декабрь
•••

Арстандын үлүшү

Черкес жомогу

Бир күнү арстан, карышкыр жана түлкү чогуу анга чыгышат. Арстан алар менен аңчылыкка чыкканына бир аз уялат. Акыры чарчап суунун башына келип отуруп калышат. Арстан сөз баштап:

— Эй, карышкыр! Олжолорду бөлүштүрчү!-дейт.

Карышкыр арстандын аны тандагандыгына кубанып, жапайы өгүздү алып арстандын алдына коёт да:

— Сиз биздин башчыбызызыз, олжобуздум эн чону өгүздү алыңыз. Эчкини мен алайын. Түлкүгө коёнду берели, кичирээк эмеспи, — дейт карышкыр.

— Акмак десе! Калыс боло албайт экенсиң, -деп карышкырды бир чапчып олтурет.

— Эй, түлкү, бул олжолорду сен адилеттүү түрдө бөлүштүрчү!-деп арстан түлкүгө карайт. Түлкү ордунан ыргып туруп, арстанга таазим этет да, ишти баштайт:

— Жапайы өгүз сиздин таңкы тамагыңыз, эчки түшкү тамагыңыз, коён кечки тамагыңыз болсун, -деп үчөону тен арстандын алдына коёт.

— Азamatсың, абдан адилеттүү бөлүштүрдүн. Арстан ыраазы болуп:

— Айтчы, мындай туура бөлүштүргөндүй кайдан үйрөндүн? -деп сурайт.

— Карышкырдын кандай тагдырга туш болгонунан — дейт да, түлкү шашылып арстандан алыстап кеткен экен.

●●●
5-декабрь
●●●

Ашкор таш бака

Түрк жомогу

Илгери өткөн заманда жандыктардын саны буудайдын данынан да көп экен. Кээ бири бака теректей узун, кээ бири ашкабактай тоголок. Кээ бири тып-тып басса, кээ бири асманда учат.

Ошол мезгилде Мейса жана Тисни деген бул эки таш бака абдан жакын, ынак дос экен. Мейса абдан кыймылдуу, шайыр жана доско жакын эле. Тисни болсо жалкоо, эч кимге жардам бергиси келбegen жандык болчу. Экөө дайыма болжонгон дарактын түбүндө жолугушчу. Мейса күнүгө жолдо баратып жаңы достор менен таанышат. Тисни курсагын тойгузганды жана уктаганды жакшы көрөт. Мейса Тисниге:

- Аябай семирип кеттин, бир аз кыймылда, -деп кенеш берет. Анда Тисни:
- Аңсыз деле биз жай кыймылдайбыз. Бизге айырмасы жок, -деп жата берет.

Тисни корүнгөн чөптүн баарын жегендиктен, Мейса ага “алардын арасында уулуу чөптөр да болуп калышы мүмкүн” деп далай жолу эскерткен. Бир күнү Мейса Тисниге “токойго сейилдеп келели”, -дейт. Алар бир аз баскандан кийин Тисни “чарчадым” деп отуруп алып, чөп жей баштайт. Бир убакта буга чейин көрбөгөн чөпкө козу түшөт. Алып жээрде Мейса Тисниге:

- Тисни, жебегин, эмне жемиш экенин билбейбиз,-дейт.
- Карабы, кыпкызыл сонун экен. Кел, сен да же,-деп Тисни аябай тоюп алган соң уйкуга кирет. Бир маалда ичи чыдатпай бурап кирет. Ичи ооругандан чимирилип жатып калат. Мейса эмне кылаарын билбей, кийик досун чакырат. Кийик дары чөптөрдөн Тисниге ичирет. Тисни ошол күндөн баштап, Мейса менен күнүгө сейилдеп, тамагын да абайлап, өлчөп жеп калган экен.

●●●
6-декабрь
●●●

Бакыттын сыры

Түрк жомогу

Yй-булесүн жана өзүн жактырган бир жетим кыз тууралуу бул жомок. Бир күнү өзүн аябай жалгыз сезген жетим кыз талаа гүлдөрүнүн арасында чыга албай жаткан көпөлөктүү байкап калат. Көпөлөк канчалык бошонгонго аракет кылбасын, тикенектин туткуунан бошоно албайт. Жетим кыз көпөлөктүү тикенектердин арасынан куткарған кезде ал учуп кетпестен периштеге айланат. Кыз көргөн көздөрүнө ишенбейт. Көпөлөк ага:

— Сенин жакшылыгын үчүн тиlegenди орундатам, эмне каалайсың?-дейт жетим кызга.

Кыз бактылуу болгусу келгенин айтат. Периште анын кулагына бир нерслерди шыбырайт.

Натыйжада кыз чоңойгон сайын абдан бактылуу ачык көнүлдүү болуп өсөт. Элдин баары мындай бакыттын сыры эмнеде экенин сурашат.

Кыз жылмаю менен "кичинекейимде бир периштенин айтканына макул болгом," -дейт. Кемпир болуп, төшөктө жатып калган кезде кошуналары келип, "биз да билип калалы. Периште сага эмне деди эле?"- деп сурашат.

Кемпир:

— Бардык адамдардын сага муктаждыгы болот. Атүгүл, бай, жарды баары сага кайрылышат деген, -деп сөзүн токtotкон экен.





•••
7-декабрь
•••

Өрдөк менен жылан

Монгол жомогу

Бир күнү өрдөк көлдүн жээгинде сейилдеп, бир сүйлөмдү кайра— кайра кайталап жүргөн:

– Ваак, вак, вак! Эй, жылан, сен бери кара! Дүйнөдө жандыктар көп, бирок өрдөккө эч бири тен келе албайт!

Өрдөк кайра баштайт:

– Ваак, вак, вак! Эй, жылан мага кара!

Көлдүн жээгиндеги жылан бул сөздөрдү уга берип тажай баштайт. Бул келесоо өрдөккө төцөлбейин деп, бир топко чейин өзүн карайт. Акыры чыдабай кетип:

– Жетишет! Эч кимге тынчтык бербей койдуң!-деп кыйкырат.

Өрдөк анын айткандарын угуп да койбой кайра эле кайталайт:

– Ваак, вак, вак! Эй, жылан, мага кара, дүйнөдө айбанат көп, бирок өрдөккө тен келе турганы жок!

– Келесоосун го!? Өрдөккө тен келе турган айбанат жок экенин далилдеп берчи?-дейт жылан.

Өрдөк:

– Мен кургакта да, сууда да жүрө алам. Ошол эле мэзгилде кааласам басам кааласам учам, -деп кайра баягы сөзүн кайталайт. “Ваак, вак, вак! Эй жылан, мага кара, дүйнөдө айбанат көп, бирок өрдөктүн тендеши жок!”

– Сенин мактганганаңан эле келесоо экенин байкалып турат. Акылдуулар мактанбайт, тескерисинче, кичи пейил болушат. Сууда сүзсон, кургакта жүр-соң эмне экен? Талтандал, басканыца мактанба! Кийик сенден эссе мыкты чуркайт, басат. Сууда сүзгөнүң чындык, бирок эн чабал балык да сенден жакшыраак сүзөт. Асманга учам дейсин, бирок учуш учун көтөрүлүшүң да азап, конуу дараметин да чектелген. Чымчык да сенден жакшыраак учат. Көп нерсени жарым жартылай билгенден көрө, бир нерсени жакшылап үйрөнүп албай-сыңбы!— деп сойлогон бойдон кетип калган экен.



8-декабрь



Көк тиреген буурчак

Белорус жомогу

Илгери откен заманда адамзаттын буту баспаган жерде бир кемпир-чал жашаган экен. Бир күнү кемпирдин колундагы кашыктан буурчактын бир даны түшүп кетип, укмуштуудай тездик менен өнүп, узара бастайт. Ал узарын отуруп, асманга жетет. Чал – кемпир башында эмне бар экендин көрө алышпайт. Кемпир чалга:

– Атасы, бул буурчактын эң үстүндө эмне бар, көрө аласыңбы? – деп сурайт.

Чал жол азыгын алып, буурчактын башына бир нече күн дегендө арандан зорго чыгып барат. Анын чокусунда аппак түстө чакан там бар экен. Тамдын дубалы сырдан, чатыры сары майдан жасалыптыр. Эшигин ачып кирсе, сырдан жасалган очок, керебет, стол бар экен. Чалдын курсагы ачып, очоктун, керебеттин жана стoldун жарымын жеп салат да, керебеттин алдына жатып алып, уктап калат.

Бир мезгилде үйдүн ээлери келет. Алар бир көздүү, эки көздүү жана үч көздүү эчкiler экен. Үйдөгү абалды көрүп:

– Очогубузду ким жеди? Столдун бутун ким сындырды? Жатактын бурчун ким тиштеди? – деп ката болушат. – Эртен бирөөбүз үйдө калалы, бизге зиян алып келгенді көрөлү, – дешет.

Кийинки күнү эки көздүү менен үч көздүү кетип, бир көздүү үйдө калат. Карыянын курсагы ачып, эчкиге бешик ырын ырдап берип уктатып салат да, курсагын тойгузат. Экинчи күнү эки көздүү эчки калганда, аны да уктатып, сырды жеп салат. Учүнчү күнү үч көздүү эчки үйдө калганда, карыя бешик ырын ырдаса, анын эки көзү жумулуп, бир көзү ачып калат. Карыя керебеттин астынан чыгып келе жатканда кармап алып, туугандарын чакырат. Карыяны алгач жазалоону ойлошот. Бирок аларды саап сүтүн иче турган эч ким жок болуп аткандыктан, ал ойлорунан кайра баш тартышат. Төмөн жактагы кемпирди да сырдан жасалган үйгө алып келишет. Ошол күндөн тартып үч эчки менен кемпир – чал чогуу жашап калышкан экен.

●●●
9-декабрь
●●●

Ала чымчыктын жыл сүрүсү

Италия жомогу

Эки ала чымчык көрүнбөгөн душмандан коркуп шаарга түшүштү. Алар-ды картаң чабалекей тосуп алыш:

— Бул жерге токойдун жапайы айбанаттары келе албайт. Силерге орун таап беребиз, кыш чыкканча бул жерде болгула. Кыш келе жатат. Анын устүнө азыр токойдон тамак таап жеш да оор,— деди.

— Биз көрүнбөгөн душмандан качып бул жакка келип алабызы?-деди сайроочу ала чымчык.

— Жоок, ал жактагы душманың болгону шылтоо. Силердей сайраган күштар шаарга да керек,— деди картаң чабалекей.

Ошентип ала чымчыктар шаарда калууну чечиши. Бирок шаарда токойдогудай ар бир даракта уя жок эле. Картан чабалекей:

— Шаардыктар кышкы канаттуулар үчүн дарактарга уя жасап коюшат. Тээтиги жактан көрдүм эле, барып карагыла — деп, бир үйдүн астын көрсөттү.

Ала чымчыктар барып карашса бош экен, кубанган бойдан ошол уяга жайгашты. Уя жылууланып, кебез тошөлгөн экен.

Кийинки күнү үйдүн ээсине жолугушту. Ал адам жырткычтарга аңчылык кылчу.

Бир күнү аңчы токойго барып, бир күшту алып келди. Эки ала чымчык андай күшту такыр көргөн эмес эле. Анын түсү ак, канаты узун экен. Көрсө, ал көзгө көрүнбөгөн, алардын жүрөгүн түшүрүп жургөн душман экен. Ал аңчынын колуна түшүптүр.

Ала чымчыктар “жаз келсе, токойго барып сайрайбыз” деп пландал жатышты.



●●●
10-декабрь
●●●

ЖАКШЫ МЕНЕН ЖАМАНДЫН КҮРӨШҮ

Түрк жомогу

Kария небереси менен эки иттин урушун карал отурган. Небереси чоңойғондон бери ушул ак жана кара иттин талашына күбө болуп келүүде. Булар анын чоң атасынын иттери, дебөттерү эле.

Небереси короого бир эле ит жетерин билчү. Мындан улам чоң атасынан:

– Ата, эмнеге эки ит, анысы аз келгесип бири ак, экинчиси кара түстө,-деп суроо менен кайрылат.

Чоң ата:

- Алар мен үчүн эки нерсени билдириет, балам,-дейт.
- Эмнени билдириет, чоң ата айтып берсениз деп,- небереси сураганда:
- Жакшылык менен жамандыктын символу, -деп жооп берген экен. -Алар дайыма биздин ичибизде бири-бири менен ушул иттердөй ырылдашып тытышып келишет. Мен бул иттерди көргөндө ошол ичибиздеги жакшылык менен жамандык эсиме түшөт, -деген экен чоң ата.

Небере анда булардын кайсынысы женерин сураганда:

– Мен кайсынысын жакшылап бапестеп баксам, ошонусу жеңет, -деген экен.

●●●
11-декабрь
●●●

ГҮЛДҮН ЖАЛБЫРАГЫ

Япон жомогу

Ьраакы Чыгышта бир буддист бардык сырлардын жандырмагын билчү экен. Барган адам аны менен ымдап гана сүйлөшө турган. Бир күнү ибадатканага бир чоочун киши келет. Буддист эшиктин коңгуроосу жок эле келген адамды сезип, эшикти ачса, чоочун киши бир күнгө калгысы келгенин ымдап түшүндүрөт. Буддист ўйғо кирип, идишке толтура суу алышы чыгат. Бул "бир да адам кабыл ала албайбыз" деген белги эле. Чоочун сырттагы бакчага барып, гүлдүн жалбырагын алыш суунун үстүнө таштайт.

Гүлдүн жалбырагынан улам суу ташыган жок. Буддист эшикти ачып ал адамды киргизүүтө аргасыз болот. Анткени, сууну ташытпаган гүл жалбырагына дайыма орун бар эле.



12-декабрь



Элик, таш бака, чычкан жана карга

Башкырт жомогу

Илгери жаныбарлар бири— бири менен ынтымакта жашаган мезгилде элик, таш бака, чычкан жана карга ынак дос экен. Бир күнү элик ойнап отурса, алдынан адамдын жакын досу ит чыга калат. Анын артынан адам да көрүнөт. Ит менен адам эликтин артынан түшөт.

Ошол күнү чычкан досторун тамакка чакырган эле. Баары келип бирөө жок.

— Тамакка элик эмнеге келген жок?— деп сурайт.

— Бир нерсе болгон го, болбосо келмек. Канаттарым болсо учуп барып келмекмин, — дейт таш бака. Ошол маалда карга шыр эле учуп жөнөйт. Барса, элик тузакка түшүп калган болот. Ал келип досторуна кабар берет. Элик менен чычкан таш баканы ўйдө калтырып, эликтى куткаруу үчүн жолго чыгышат. Ўйдө отура берип чыдамы кеткенде, таш бака да алардын артынан жолго чыгат.

Карга менен чычкан эликтى табышат. Чычкан тузакты кемирип, ақыры эликтى куткарышат. Аңчы келип караса элик жок. Айланадан издеп жатып, таш баканы көрүп калат да, баштыгына салып алат. Учуп бара жаткан карга таш баканын да колго түшкөнүн коруп, чычкан менен эликтке кабарлайт. Элик аңчынын астынан чыгып, качып жөнөйт. Эликтин артынан кууп баратып, колундагы баштыгын ыргытып жиберет. Чычкан жетип барып сумканы кемирип, таш баканы куткарат. Ақырында төртөө аман-эсен чычкандын ўйнө келип конок болушат. Аңчы болсо ўйнө бош кайткан экен.





13-декабрь



БАКЫТ БИЗДЕ ЖАЙГАШКАН

Түрк жомогу

Aдам баласы бактылуулуктун баркына дагы деле жете элек кез экен. Бир күнү периштөлөр бакытты катып коюну чечет. Анткени адамдар бакытты издең тапканда гана анын баркын билет, – дешет алар.

Каякка катып койсок деп ойлошот. Эвересттин чокусунабы? Океандын түпкүрүнөбү? Тажы Махалдын ичинеби? Меккенин көчөсүнөбү? Италия дастор-конунабы? Төрөт үйүнөбү? Балмұздак жасала турған жергеби? Шараптын ичинеби? Тамекинин кутусунабы? Гүл бакчасынабы? – деп отуруп, акыры адамдын ичине катып коюшат. Өзүнүн ичинен бакытты издеө эч кимдин оюна да келбайт деп ойлошот.

Андыктан, биз бактылуулукту сырттан издебестен өзүбүздөн издешибиз кепек экен, анын сыры өзүбүздө катылуу туралы...



14-декабрь



КЫЯНАТЧЫ

Татар жомогу

Bалта тие элек токойго бир адам келет. Аны көрүп калган эки дарап ыйлай баштайт. Башка бир дарап алардан эмнеге ыйлап жатканын сурайт.

Ишибиз бүттү, адам келди, баарбызыды кыйып салат,-дейт.

– Коркпо, арабызда кыянатчы болбосо, бизге эч ким тие албайт, – дейт экинчиши.

– Ооба, бирок кыянатчы арабыздан чыгыптыр, анткени адамдын колундагы балтранын сабы өзүбүздөн жасалыптыр, – деген экен.





15-декабрь



От менен суунун махабаты

Түрк жомогу

Илгери—илгери от сууга аябай ашык болуптур. Суунун агышы, ал тургай таштан—ташка урулушун да жактырат. Бир күнү сууга:

— Кел, сүйгөнүм, жашообузду жанаша бирге еткөрөлү,- деп сунуш киргизет. Суу оттун жан—дилинен айтып аткандыгын сезип, макул болот. Экөө бири-бирине жуурулуша түшөт. Акыры суу-буу, от-күл боло баштайт. Биз экөөбүз бирге боло албайт окшойбүз - деп, суу оттон алыстап кетип калат. От ачууланып токойду өрттөп, сууну издең жөнөйт.

Акыры сууну таап көздөрүн караса, таарынгандай түрү бар. Ошондон баштап суу оттон, от суудан кacha турган болот. Анткени экөө тен өзири—биринен коркот экен.



16-декабрь



Үкү

Черкес жомогу

Илгери алысъы аймактагы бир кыштакта элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон адам болгон экен. Аялыш ага бир күнү:

— Адамдар алыс жерлерден келип сенден насаат алат. Ошондуктан жакшы үйүбүз болсо, чатыры күштүн канаты менен жабылса, көргөндөр дароосунин үйүн экенин баамдап, издең отурбастан таап келишсе, - дейт. Ага аялышын айтканы жага бербейт.

— Мен бардык адамдардай эле адаммын. Эмне кааласам баары ишке ашат деп, башкалардан айырмаланып, каада күтүп жашагым келбейт, -деп жооп берег күйөөсү. Аялыш жанын койбай атып, эптеп көндүрөт.

Ал күштәрдин канаты менен жабылган үй жасатам, -деп токайдогу бардык канаттууларга кабар бердирет. Баары келип, бир гана үкү келбейт. Үкүнү “келсин!” -деп үчүнчү жолу чакырганда арандан зорго келет. Үкү:





— Абдан зарыл ишим чыгып калды. Уруксат берсениз айтайын, болбосо сиз үчүн моюнум кылдан дагы ичке, буйругунузга даярмын,-дейт. Үкү сөзүн улап:

— Дүйнө жаралгандан бери кайтыш болгон адамдар менен дүйнөгө келген адамдардын санын эсептей баштадым. Кәэде дүйнөдөн кайткандардын саны көп болсо, кәэде тириүлөрдүн саны көп чыгып атат. Башым айланды. Акыры сизге келбесем болбойт, деп жанынызга келдим.

— Эсептеп бүттүнбү?

— Ооба, эсептеп чыктым.

— Эсебиң кандай чыкты?

— Бирөөсүндө өлгөндөрдүн саны көп чыкты, экинчисинде жашап жаткандардын саны көп чыкты. Акырында жаңылыши шити билип туруп кылгандарды да өлгөндөрдүн арасына кошсом, эсеп тенме— тен болуп атат. Ошондон улам мен да жетип келдим,— дейт үкү.

Адам үкүнуни кыраакылыгынан улам өзүнүн жаңылыштыгын түшүнүп, бардык күштарды коё берип, үйүн мурункудай эле калтырган экен.



17-декабрь



Отунчунун балтасы

Абхаз жомогу

Илгери токойдун жээгинде чакан кыштак болгон экен. Бул токойдун жигиттери отун чогултуп, базарга сатып күн өткөрүшчү. Отунчулардын бирөө жалган айтпаган, ушак менен иши жок, башканын эмгегин жебеген, абдан дурус адам эле. Ал бир күнү токойго барып балтасын жерге көйп, отунга жарактуу дарак издең калат. Акыры даракты тандап, балтасын койгон жерге барып караса балтасы жок.

— Мен эми кантип отун алам? Кантип күн көрөм? -деп ыйлай баштайт. Токойдун ээси алтындан, андан кийин күмүштөн жасалган балта алып келип берсе, меники эмес, -деп экөөнү тен албайт. Акыры темир саптуу балтасын көрүп сүйүнүп кетет.

Токойдун ээси отунчунун адилеттүү экенин көрүп абдан кубанат да, баш тартканына карабастан, ага алтын, күмүш балталарды белекке берет. Ал окуяны төкпой- чачпай башка отунчуларга айтып барат. Отунчулар токойго барып,



балталарын койгон жеринен таппай калгансып, ыйлап киришет. Токойдун ээси алардын ар бирине бирден алтын балта берсе, баары алтын балталарды алып сүйүнгөн бойдон кетишет.

Токойдун ээси алардын бул кылғына ачууланып калат. Күтүүсүздөн эле алтын балталардын сабы чыгып, алардын баштарына тарса—турс урула баштайт. Натыйжада отунчулар “жан соогалашат”. Өздөрүнүн ач көздүк кылгандыктарын мөюндарына альшип, андан кийин куулук шумдуктарын токтотушкан экен.



18-декабрь



ҮЧ ДОСТУН САЯКАТЫ

Француз жомогу

Тикмеч, уста жана отүкчү үч дос жолго чыгышат. Алыска, буркустардын мамлекетине бармакчы болушат. Алардын максаты башка мамлекеттерди, маданияттарды, калктарды таануу эле.

Алардын тилин билбесек, буркустарга барсак, кантип бири-бирибизди түшүнүшөөбүз дешет.

Отүкчү:

— Алардын тилин билүү үчүн алардан уккан биринчи сүйлөмдү мен жаттайын, экинчисин уста, үчүнчүсүн тикмеч, сен жатта,-дейт. Ушинтип отуруп алардын тилин билип алабыз деген бутүмгө келишет.

Биринчи барган кыштакта базар болуп жаткан экен. Базардагы эл ал үчөөнүн четтик экенин карап туруп:

— Четтен келген үч киши,— деп кыйкырат. Отүкчү бул сөздү жаттап алат.

Базарда тоок саткан аял: “жыйырма жез акча, жыйырма жез акча” деп кыйкырып жатыптыр. Уста бул сөздү жаттап калат. Бир аздан соң тилемчиге жолгушат. Ал “Тенир сизге ыраазы болсун, рахмат, рахмат” деген сөздөрдү айтат.

Тикмеч бул сөздөрдү жаттай алат. Кыштактын аркы башына баргана эс алып отурушса, эки карыя сүйлөшүп бараткан болот, бирөө экинчисине:

— Базарга баратып, акчамды уурдатып жибердим, ичинде болгону жыйырма жез акча бар болчу. Муну ким уурдаши мүмкүн? -деп сүйлөшүп жатышса, тикмеч сүйлөгүсү келип кетип, “Четтен келген үч киши”,— деп кыйкырып иет.



Анда карыянын бириси аз эле акча болсо эмнеге уурдашты? – десе, уста “Жы-йырма жез акча, жыйырма жез акча”, -деп кыйкырып иет.

Карыялар отурган жеринен ыргып турушат. Бул четтиктөр канча акча болгонун да билишет экен, – Уурулар ушулар деп милицияны чакырышат. Милиция келип, үчөөнү алыш бараткан кезде өтүкчү: “Тенир Сизге ыраазы болсун, рахмат, рахмат”, -дейт.

Сурак берип атканда алардын тил билбекендиктери, күнөөлөрү жок экендиги аныкталип, бошотулушат. Бул окуяны уккан айылдыктар аябай күлүшөт. Ал үчөөнү мейман кылышат. Белгилүү убакыт өткөн соң бул үч дос ал жердин тилин үйрөнүп калышат. Ошентип алардын өнерүнө дагы бир онор кошулат.



19-декабрь



Кичинекей жашыл самын

Түрк жомогу

Кичинекей жашыл самын бир күнү абдан капаланып жатты. Анткени аны эч ким колдонбай жаткан. Самынды Элифтин апасы колун жуусун деп сатып алган эле. Жаңы сатып алганда Элиф бир-эки күн тамактанаардын алдында жана тамактандын кийин самын менен колун жууду. Ошол убакта самын, пайдалуу ишке жарап жатам деп кубанчу. Бирок эмнегедир Элиф акыркы убактарда колун самындап жуубай калды. Апасы колун жуудесе, сууга тосуп эле келе берчү болду.

Бир күнү Элиф душтан чыгып бара жатып, бир үндү угуп калат. Караса, жашыл самын турат, ал ыйлап жаткан эле. Ал самынды көрүп таң калды. Анын көбүктөрү мончоктой болуп төгүлүп жаткан. Элиф анын жанына барып:

– Эмнеге ыйлап жатасың? -деп сурады.

– Апан сени жуунат деп, мени сатып алды эле, алгач жуунуп баштап, эми таштап салдың. Мени уннуттун, -деди жашыл самын.

Элиф мындан кийин дайыма жашыл самын менен колдорун жууй турганына сөз берди.





20-декабрь



Сүйлөөк күш

Кытай жомогу

Илгери үнү катуу кичинекей күш жашаган экен. Ага башкалар “Бул меники” деген ат коюшкан, анткени ал талаалардын жана суулардын үстүнөн ётуп барагып, дайыма:

– Бул меники, бул меники! -деп сайрачу экен.

Бир жолу ал учуп журуп, бир дарак таап алат. Анда мөмөлөр жайнап бышып туруптур. Мөмөлөр ушунчалык көп экен, аны ал жыл бою чокуп жесе да бүтө турган эмес. Бактын тегерегинде бир да канаттуу көрүнбойт.

Сүйлөөк күш мындай табылгагаabdan сүйүнүп, бакка келип конот да, бутактан бутакка секирип, мөмөлөрдөн жеп кирет. Тез аранын ичинде курсагы тоюп калат. Бирок башка канаттуулар да бул бакты таап алып, даамдуу мөмөлөрдөн жегени келиши мүмкүн деп сарсанаага батып, сайрай баштайды:

– Бул меники, бул меники, бул меники!

Ал ушунчалык катуу сайрагандыктан, айланадагы канаттуулар эмне болуп жаткандыгын билүү үчүн учуп келишет. Ошол маалда алар ширелүү мөмөлөрдүү көрүшүп, чокуп жешет да, кайра учуп кетишет.

Ал эми сүйлөөк күш болсо бактын айланасында ары бери чуркап, сайраганын улантат:

– Бул меники, бул меники, бул меники!





21-декабрь



ҮЧ НОЕЛ КӨГҮЧКӨНҮ

Венгр жомомуг

Илгери-илгери токойдо бир кемпир жалғыз өмүр сүрчү экен. Анын эч кимиси жок эле. Дүйнөдө эмнелер болуп жатканынан кабары жок. Башкалардын да андан кабары жок. Токойдо өскөн өсүмдүктөрдү топтоң, кургатып кышка тамагын камдап алып, кышкысын эч сыртка чыкчу эмес. Бирок ушул учурда абдан тажачу. Абдан сагынып күткөн күнү Ноел күнү эле. Ал күн жакындаганда кичинекей арчаны үйүнө алып кирип, бурчка кооп кургатылган чөп, гүлдөр менен кооздочу. Кооздук үчүн колдонгон эң жакшы көргөн буюму көгүчкөндүн уясы эле, аны арчанын түбүнө койчу.

Бул уядагы үч оюнчук көгүчкөндүн балапандары уча тургандай, жандуудай корүнчү.

Бир жолу Ноел күнүнө карата арчасын кооздоп, эң үстүнө шам жагып койсо, көгүчкөндөр уяга түшүп калат. Оюнчук көгүчкөндөрү керектен чыгат. Кемпир бул окуяга аябай кайгырат, көзүнө жаш алып ыйлайт. "Көгүчкөндөрсүз кантит Ноелди тосом, бул мүмкүн эмес. Эмне кылсам," -деп, башын мыкчып отуруп калат.

Кийинки күнү арчанын төбөсүндөгү шамды күйгүзүп жатып, кемпир көз жашын төгүп, оюнчук көгүчкөндөрүн эстейт, бул жагдайга күбө болгон шамдар да боор ооруп, алар да көз жашын төккөндөй май тамызышат, ағып түшкөн майлар чогулуп отуруп, үч көгүчкөн атайын жасагандай формага ээ болот. Ый-ламсырап отурган кемпир бул көрүнүштү байкабайт. Бир аз убакыттан кийин көгүчкөндөрүн көрүп тан калып, абдан сүйүнөт. Демек, аябай каалаган нерсен сөзсүз түрдө ишке ашат тура.



22-декабрь



Жоголгон чабалекейдин баласы

Англис жомогу

Жай келгенде чабалекей балапандарын чоңойтуп, учуп—конгонду үйретүп жаткан кез. Ал чабалекейдин беш балапаны бар эле. Алар адаттагыдан абдан сезимтал, жөндөмдүү болуп чыгышты.

Алардын ичинен эң кенжеси шамдагайлыгы, чечкиндүүлүгү менен айырмалангандыгы байкалат. Ал улуу бир туугандарына салыштырмалуу учуу өнөрүн жокорку дөңгөлдөлөрдөн тараба берет. Алардын ичинен эң кенжеси шамдагайлыгы, чечкиндүүлүгү менен айырмалангандыгы байкалат. Ал улуу бир туугандарына салыштырмалуу учуу өнөрүн жокорку дөңгөлдөлөрдөн тараба берет.

Бир күнү көпөлөк кууп жүрүп, бейтааныш жерге келип калганын өзү да байкабай калат. Ошентип адашып кетет. Бир маалда алдынан жапайы каз чыгат. Балапан сүйүнүп кетип:

- Мени уяна алып барчы? – деп суранат.
- Макул, – дейт жапайы каз.
- Бирок мен сендей сайрай албайм, болгону “чык, чык” дей алам.
- Анда сени уяма ала албайм – деп, жапайы каз баш тартат.

Балапан андан ары учуп баратып көгүчкөнгө жолукту. Ага:

- Ушуп кеттим, мени канаттарынын алдында бир аз ысытасынбы, – деди.
- Макул, “тук, гук”, – деди көгүчкөн.
- Бирок мен сендей сайрай албайм, – деди балапан.
- Анда мен да сени канаттарымдын астында ысыта албайм, – деп көгүчкөн да баш тартты. Андан кийин астынан бир үкү чыкты.
- Мага бир аз тамак бересинбى. Бирок мен сендей сайрай албайм, – деди.

Үкү дагы:

- Анда мен да сага тамак бере албайм, – деди.

Балапан үшүп, курсагы ачып, титиреп туруп калды. Астынан чыккан канаттууну тааныбастан:

- Абдан чарчадым, мен балапанмын, мен болгону “чырык, чырык” деп сайрайм, мага тамак берчи, – деди.

Чабалекей балапанын уяга алып келип, курсагын тойгозуп, канаттарынын астында ысыттып, таң аткыча карап жатты. Ал анын знеси эле.



23-декабрь



Кардуу кыш күнү

Венгр жомогу

Kар лапылдал, асманды кара буулут кантап, жер жүзүнүн бардыгына кар жаап жаткансыйт. Карындашым экөөбүз эшикте жүрүп, аппак карга оролдук. Мен ошол маалда карындашымды чанага сүйрөп алыш дөңгө чыгып бараткам. Ал болсо:

– Сен атсың, мени сүйрө! -деп кыйкырып жаткан. Бир аздан кийин жогоруга чыктык.

– Кар менен согушалы. Андан кийин төмөн түшөлү,-деди карындашым. Бир маалда экөөбүз кубалашып ойнодук. Карга тоголонуп, ого бетер аппапак болуп калдык. Андан кийин ал:

– “Кел, аяз ата жасайбыз”, – деген сунуш киргизди.

Карды тоголотуп, аяз ата жасап, колун, бутун жана мурдун да тагып койдук. Жаныбыздагы көмүрдөн көз тактык. Аナン аны айланып, ырдан кирдик.

Кар лапылдал жаап жатты, биздин күндөрүбүз ушинтип кызыктуу уланыш жатты.



24-декабрь



Сайраган ала чымчык эмнеге түстүү?

Орус жомогу

Tокой кыш мезгилинде тоонуп калгандай туман. Катуу шамалдан күштар бир тараптан экинчи тарапка учуп жатып абада тоонуп калыш жаткан эле.

Токойдогу тириүү калган күштар кыштактын чиркөөсүнүн айланасынан далдоо боло тургандай орун издеп жатышты. Көпчүлүгү дартка чалдыгып, ыйламсырап жүрүшөт. Бир маалда канаттууларды чогултуп, күштардын башчысы бүркүт сөз башттайт:

– Достор, мындай жашаганга болбойт. Ызгаардуу суук дагы бир нече күнгө созулса баарыбыз тоонуп өлөбүз. Күнгө жакындал андан бир аз жылуулук



жиберишин суралышыбыз керек. Бирок бул тапшырманы ким аткара алат. Кәэ биригин буту, экинчилердин канаттары тонгон. Алардын араларында түктөрү жыдып кеткен, куйругунун канатчаларынан айрылгандар да бар эле.

Бүркүт кичинекей күштардан биригин бул иши таңда аткара ала турғандыгын ой-лойт. Булбул, чымчык аткара албастыгын айтып, чогулгандардан кечирим су-рашты.

Ошондо сайраган ала чымчык тұра калып:

– Урушпагыла, мен бара алам, -деп чечкиндүү айтты.

Ал асманга көтөрүлдү. Құнгө жакындаған сайын анын нурунун ысықтығы артып атты. Керек болсо түктөрү да күйүп жаткандай. Ал досторуна, замандаштарына сөз бергендиңтен артқа тарткан жок. Улам бийикке көтөрүлө берди. Ошентип, сууктан чыдамдары кетип бара жаткан досторунун керегине жарап, алардын үнүн құнгө жеткирди.



25-декабрь



Кара тоок менен тұлқу

Литва жомогу

Кара тоок кичинекей кайын дарагына уя салат. Убагы келгенде балапандарды басып чыгарат, алар чыйпылдай баштаганда, токойдогу күн түлкүнүн көзү балапандарда калат. Бирок уяга албай убара тартат.

Дарактын түбүнө барып кара тоокко:

– Эми төлдөө мезгили келди. Элдин баары талаада иштеп жатат. Бирок менін үйүм жок, ушул дарактан үй салсам, -дейт.

Кара тоок аябай коркуп:

– Тұлқу досум, балдарыма боор оору. Сен даракты кулатсан, балапандарым өлүп калат, анте көрбө, -дейт.

Тұлқу:

– Бир балапаныңды бер, – деген талапты коёт.

Кара тоок ыйлас, боздоп балапандарының бириң да бергиси келбейт.

– Эмне десең қылайын, мени балапандарыман ажыратса көрбө.

Тұлқу “болбойт,” -деп, куйругу менен даракты чапкылап кирет. Кара тоок эмне қылаарын билбей, аргасыздан балапандарының бириң берейин деп жат-



канда баятан бери окуяга күбө болуп отурган карга:

– Ой, кара тоок, тұлқүғе ишенбе. Анын балтасы жок. Сенин дарагынды тұлкү кантип кессин, -дейт.

Кара тоок балапаның бербей койгон сон, тұлқү ачууланып, карганын уясы турған дарактын тұбұнө барып жатып алат.

Бир нече убакыт өткөн сон, тұлқү:

– Өлгөнү жатам, ооруп жатам, -деп кыйкырып, кыймылсыз жатып калат.

Карга тұлқунұн өлүп өлбөгөнүн билүү үчүн жанына келип конот. Караса, чындан әле кыймылсыз. Карга тумшугу менен тұлқұнұ түртүп көрөт. Даl ошол мезгилде тұлқу карганы тумшугу менен илип алат.

– Сени кармадым, ишиң бұтту.

Карга:

– Макул ишим бұтту, бирок сенин чоң атаңдын менин чоң атама кылган жоругутун кайталай көрбө, -деп суранат.

Тұлқү:

– Менин чоң атам сенин чоң атаңа эмне кылыштыр, -деп сурайт.

– Бир дөңгөлөктүн ичине салып туруп, төмөн тоголотуп жиберген экен.

– Жақшы кылган экен, сени да дал ошондой кылам,— дейт тұлқү.

Чын әле бир дөңгөлөк таап, карганы салып, дөңдөн тоголотуп жиберет.

Карга да ушул абалды күтүп турғандыктан уча качат. "Мени колдон чыгардын, дагы бир жолу кармашың күмөн," -деп карга тұлқұнұ шылдыңдайт.

Тұлқұ уялғанынан башка жакка кочуп кетет.



26-декабрь



Тоголонгон чоң таш

Япон жомогу

Илгери өткөн заманда япон кыштактарынын биринде жери мол адам жашаган экен. Анын жанында Таро, Канкижи, Санзо деген жардамчылары жүрчү экен.

Бир күнү Канкижи тоодо жылкыларын кайтарып жүргөн болот. Шанзо болсо кожоюну менен чогуу шаарга кеткен. Таро талаада иштеп жатып ойноп жүргөн балдарга жолугат. Тентек балдар аарынын уюгунна кол салып, суу төгүп, чыккан аарыларды өлтүрүшүп жатыштырып. Таро жакшы ниеттеги адам эле. Ал балдарды аарылардан алыстаттуу учун колдоруна акча берип, кыштакка кетирин ийет.

Уч күндөн кийин кожоюн жардамчыларын жанына чакырып:

“Бүгүн чокудан ылдый карай бир таш тоголотом. Бул ташты кармап алган адам кызым менен үйлөнөт”, -дейт.

Канкижи менен Санзо ташты кармай тургандарына ишенишет. Күн бою кожоңгук күйөө баладай мамиле кыльшат.

Таро болсо ойлуу. Тоголонгон ташты кармагасы келет, бирок коркот. Эмне кылаарын билбей кайра талаага жөнөйт. Бир маалда аарылар учуп келет. Аарылардын ызылдаганы адамдардын үнүнө окшошо түшөт:

“Таро, Таро бизди жакшылап ук, айткандарбызызды кыл.

Жогорудан тоголонгон таш эмес, кагаз.

Аны Канкижи да Сансо да билбейт,

Таш эмес ыргытылган “вызз”

коркостон тосо бер “вызз”.

Таро кечке жуук болжошкон жерге келсе эки кесиптеши дагы келген экен. Жогору жактан сүрдүү килтейген таш тоголотулат, ушунчалык күү менен келе жаткандыктанabdan коркунучтуудай сезилет. Канкижи менен Сансо өздөрүн жандарынан коркуп, эки жака качып кетишет.

Таро колдорун жайып, килтейген ташты тосуп алат. Кожоюну кызын Тарого берет. Кожоңдун максаты уч жаш жигиттин ичинен эр жүрөктүүсүн, тайманбасын аныктоо эле. Ошентип Таро менен кожоңдун кызы бактылуу жашап кальшкан экен.

27-декабрь

Жалкоо коён

Француз жомогу

Aлыски бир өлкөдө абдан кургакчылык болуп, жамгыр жаабай, токой-догу суулар да кургап калат. Айбанаттар суусуздуктан кыйналашат, ақыры топтолуп кудук казып, суу чыгарууну пландашат. Коён бул ишке катышкысы келбей:

– Мен каза албайм, кичинекеймин, алсызмын, -дейт.

Калган айбанаттар коёндүн мындай кылыгын жактырышпайт.

– Сен кааласаң иштей аласың, – дешет.

Кудук казууга пил, элик, арстан, атүгүл, күштар да катышып катуу ишке киришишет. Коён болсо дарактардын түбүнде көлөкөдө отуруп, көзүн ачып– жаап:

– Кааласам да иштей албайм го, анткени, аябай эле кичинекеймин, – деп ойлонот. Кудуктан муздак, таза суу чыга баштаганда коёнго бербей коюшат.

Коён:

– Бербесенер бербегиле, бүгүн бербесенер эртен бересинер,-дейт.

Төө кушу:

– Коён, уялбайсыңбы? Иштегиң келбейт, бирок суу ичкиң келет. Биз деле кичинекейбиз, күшбүз, бирок оозубуз менен жер каздык,-дейт.

Арстан "коён бул түнү такыр суу ичпейт" -деп айткандыктан, леопард түнү менен күдүкка кароолчулук кылып чыгат. Коён суусуздуктан таң аткыча уктай албаптыр. Эртен менен бардык айбанаттар күдүктүн жанына барып сериндешет. Кийинки күнү күдүкка кароолчулукта пилдин кезеги келет. Коён пилди абдан жакшы көрөт. Пил мени жакшы көрөт, бир жутум суу берээр деген ой менен пилдин жанына барат. Пил күндүзү аябай иштегендиктен чарчап уктап калат. Коён пилди ойгото албай убара болуп, ақыры кулагынын түбүнде келип, болгон күчү менен кыйкырат. Пил чочуп кетип, күдүктүн айланасындағы таш топурактарды сапырып ийиптири. Ал таш топурактар күдүктүн ичине төгүлүп, кудук кайра жабылып калат. "Мындан кийин эмне ичебиз. Эртен менен айбанаттарга эмне дейбиз," -деп сарсанaa болот. Коён:

– Эчтеке эмес, чогуу иштеп кайра казабыз,-дейт. Пил анда сен алсыз, күчсүз-сүн да десе, коён:

— Мени иштегенде бир көрчү, кандай иштейт экемин,-дейт.

Пил менен көн экөөлөп кайрадан кудукту тазалап, казып башташат. Айбанттар эртөн менен турганда кудук даяр болуп калат. Пил түнкү болгон окуяны айбанаттарга айтып берет. Коёнду баары макташат. Коён сууну аябай ичет. Муруттарын аарчып, чарчаганын сезет, бул эң таттуу чарчоо эле.



28-декабрь



Булбул менен таажы гүл

Орус жомогу

Бир токайдо ырдаганды абдан жакшы көргөн кичинекей булбул жашачу эле. Эртeli кеч үн салып, мезгил-мезгили менен ырдаган учурда токайдогу канаттуулардын бардыгы маашырканып угушчу. Бир күнү коншусу таранчы адамдардын арасында ырдагандарга гүлдү белекке берүү салты бар экендигин айтат. Булбул ырдаганды кандай жакшы көрсө, гүлдү дагы абдан жактырчу экен. Таранчынын маалыматынан кийин канаттуулардын арасында гүл берүү адатынын жок экендигине бир аз ката болот. Бирок ырдаганын эч токтотпойт. Бир күнү созолонтуп ырдап бүткөндөн кийин тонкулдак учуп келип, таажы гүл тартуулайт. Булбул тонкулдактын мындай билгичтигине аябай кубанып, төбөсү көккө жетет. Тонкулдакты чыныгы мырза деп атайды. Бул күнү анын көңүлү абдан көтөрүнкү, бактылуулук сезими ашып-ташып турган эле.



29-декабрь



Чакан жомок

Англис жомогу

Tокойдо бадалдын көлөксүнде бир мамалак зеригип эки жакты карап отуруптур. Мен бир кичинекей аюумун, эмне кылсам деп отурат. Бир маалда жанына дагы бир мамалак келет.

Экөө бир саам отургандан кийин зериге башташат. Бир маалда аларга үчүнчү аюу келип кошулат.

– Бир кичине аюу, эки кичине аю, бул жакта эмне кылып отурасына?

Экөө жарыша “зеригип отурабыз,” -деп жооп беришет.

Эми үчөө да зериге башташат. Бир маалда күтүүсүздөн бириңчи келген кичинекей аюу бир чакан үй жасасак болот деп сунуш киргизет.

– Жасайлы,- деп экинчиси макул болот. Үчүнчүсү болсо чонураак мыкты бир үй салалы,-деп айтат.

Ошентип үчөө ишке башташат. Бириңчиси жыгачтарды жыгылтат, экинчиси болсо алардын бутактарын бутайт, үчүнчүсү жыгачтарды сүрүп түздөйт. Ошентип үчөө биригип мыкты үй курушат. Бул үйде бир кичинекей, эки кичинекей, үч кичинекей мамалак үчүн бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей бөлмөлөр бар эле. Бул бөлмөлөрдө бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей керебеттер бар экен. Дагы бул бөлмөлөрдө бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей отургучтар бар экен. Бул бөлмөлөрдө бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей терезелери болгон экен. Кышында суук болоорун ойлоп, бөлмөлөргө бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей очок орнотушат. Отун даярдоо үчүн токойго жөнөштөт.

Бириңчиси жыгач кесет. Экинчиси аларды тангактайт, үчүнчүсү болсо ташыйт.

Андан кийин бир кичинекей эки кичинекей жана үч кичинекей мамалак курган үйлөрүнүн жанына олтуруп алып зериге башташат.

Бириңчиси зериге баштадык деп сез баштайт.

Экинчиси:

– Ооба, биз зериге баштадык,— деп жооп берет.

Үчүнчүсү болсо:

– Биз абсолют зериге баштадык,— деп экөөнү колдойт.



— Анда зерикпеш үчүн эмне кылышыбыз керек, -деп биринчиси суроо менен кайрылат. Экинчиси: “эмне кылаарыбызды билбейм,” - деп жооп берет.

Учынчусу: “зериккен абдан жаман”- деп аларды колдойт.

Андан кийин бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей мамалак бири бири менен жарыша:

— Үйгө кетели, апабыздын жанына барагы, ал жакта биз зерикпейбиз. Бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей мамалак чогуу апаларына көздөй чуркашат. Кыш үчүн курган үйлөрүн токойдун ортосуна калтырышат. Токайдугу үй болсо бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей бөлмөгө бир кичинекей эки кичинекей үч кичинекей аюу келэр деп азыркыга чейин күтүп жатат дешет.



30-декабрь



Пешкалар менен башмактар

Орус жомогу

Бир үй– бүлөнүн эки баласы бар эле. Алардын бири эркек, экинчиси кыз. Эркек шашки ойногонду жактырса, кыз бийге барчу. Түн кирип, уйкуга киришкен маалда оюнчуктар бөлмөнүн ортосуна чыгып, өз оюндарын баштачу. Баланын шашкилери жашынмак ойногонду абдан жакшы көрчү. Алар көбүнчөсүн кыздын бийге кийген башмагынын ичине жашына турган. Ошол эле мезгилде шашкилер дүйнөнү таанып билгилери келчү. Ал эми ададар менен тез тил табышкан башмактар шашкилер менен ойногонду жактырчу. Таң атканда үйдөгүлөр бөлмөдөгү баш аламандыктын себебин түшүнө алышчу эмес. Анткени алар кечинде эле баарын өз ордуларына коюшкан.

Бир күнү эки бир тууган эмне себептен оюнчуктар эртең менен башка жерлерде туруп калгандыгын текшергилери келишти. Алар уктап калган түр көрсөтүп, көздөрүн жарым жумуп жатып калышты. Ошентип бир туугандар оюнчуктардын сырын ачты. Бирок алар бул сырды эч кимге айтышкан жок. Мындан көп өтпөй балага шахмат белекке беришти. Ал эми кызга болсо мурунку башмактары батпай калгандыктан жаны башмак алып беришти. Балдардын суранычы боюнча алардын апасы эски башмактардан шашки сала турган сумка тикти. Бул окуяга бардыгы сүйүнүшүп, төбөлөрү көккө жетти.



31-декабрь



Кон жана Мон

Индус жомогу

Илгери Кон жана Мон аттуу эки бир тууган жашаптыр. Кон жашы улуу жана амалкөй, ал эми Мон абдан жөнөкөй, ак көңүл жан эле. Аларга атасынан бир түп алма бак, бир уй жана жамынганга төшөк мураска калат.

Кон, кел тууганым, атадан калган мурасты бөлүп алалы:

– Төшөктү сен күндүзү колдон, мен түнкүсүн колдоноюн, -дейт.

Мон: "мейли," -деп макул болот.

– Ал эми алма бактын жогору жагы меники, түбү сеники болсун!

Мон буга дагы "мейли, сен айткандай болсун," -деп жооп берет.

– Уйдун башы сеники, тулкусу меники! Мон талашып отурбай ага да макул болот.

Ошентип мурасты экиге бөлгөн болушат. Мон күндүз төшөктү алат, бирок күн ансыз деле ысык болгондуктан такыр колдонбайт. Түн киргенде Кон төшөктү жамынып алып, уктайт. Мон алма бактын түбүн жумшартат, сугарат, жер се-мирткич себет. Алма бышканда Кон бирин калтыrbай үзүп алат. Уйга Мон тамак берет, Кон болсо саап алат.

Мон аябай арыктайт, кайыгыга батат, ой басат. Бир күнү тааныш кемпир жолугут калып, Мондун абалын сурайт. Мон баарын төкпөй чачпай айтып берет. Кемпир Монго боору ооруп, эмне кылыш керек экендигин үйрөтөт.

Мон эртең менен төшөктү алганда сууга чылап коёт. Кон кечинде сууга чыланган төшөктү алып, таң атканча уктай албай кыйналып чыгат.

Эртеси Кон бышып калган алманы үзөйүн дегенде Мон түбүнөн араалап кирет.

– Эй, Мон, эмне кылыш жатасын?

– Эмне кылсам өзүм билем, түбү меники да.

Кечинде Кон уйду саамакчы болгондо, Мон камчыны алып, уйдун кулагын кытыгылап кирет. Уй жөн турбастан туйлап баштайт. Кондун "токtot" деп айтканына конбөйт. Уйдун башы меники, эмне кылсам өзүм билем деп жооп берет. Кон мындан кийин Монду алдай албастыгына көзү жетет.

– Мон, кел, мындан кийин баары чогуу болсун, -деп жалбарат.

Мон макул болот. Анткени, ал эч качан кек сактачу эмес экен.

Эскермелер үчүн

365 КҮН ЖОМОК

Которгон жана түзгөндөр: Асылбек Жоодонбеков, Роза Абдыкулова

Редакторлор: Сабыр Иптаров, Батма Абдухамидова

Дизайнер: Абийбила Абдукаримов

Басууга 2015 жылдын 2-майында кол коюлду.

Көлөмү 29.5 физ. басма табак.

Ченеми 20.5x29 см.

Кагазы 80 гр. офсет кагазы.

Нускасы 500 даана.

ЖЧК “Имак Офсет” басмаканасында басылды.

Бишкек шаары, Горький көчөсү 1/2. Тел.: 0312 53 22 37



